

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ

ГУМАНИТАРДЫК ЖАНА ЭКОНОМИКАЛЫК
ИЛИМДЕР БӨЛҮМУ

Ч. АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ
ТИЛ ЖАНА АДАВИЯТ ИНСТИТУТУ

«ЭЛ АДАВИЯТЫ» СЕРИЯСЫ

ЭЛДИК ПОЭМАЛАР

15-ТОМ

Академик Абдылдажан Акматалиевдин
жалпы редакциясы менен

Түзгөн:
Гүлбара Орозова

БИШКЕК
«ПРИНТ-ЭКСПРЕСС» – 2016

УДК 821.51
ББК 84 Ки 7-5
Э 45

Кыргыз Республикасында 2014–2020-жылдары мамлекеттік тилді өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөттүүнүн улуттук программасы боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгынын (2014-ж. 2-июн, № 119) жана Кыргыз Республикасынын Өкмөттүүнүн токтомунунын (2015-ж. 6 апель, № 151) негизинде жарык көрдү.

Басмага Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун Окумуштуулар Кеңеши тарафынан сунуш кылышы.

Р е д к е н е ш:

Àéîì àðàééââ Ä.À.	Ì óþâââ Ñ.Æ.
Àâéââçéââ Ñ.	ÑââÜelâ Ô.
Ææéí àéîì ââ Ä.Æ.	Ôîéðîí àééââ È.Ö.
Ì àðâçÛéîâ Ö.	Ýðéââââ A.Ý.

Р е ц е н з е н т и К.Ибраимов – филология илимдеринин
кандидаты

Э 45 Элдик поэмалар. 15-том./Баш сөзүн жазған жана тұзгөн Г.Орозова – Б.: «Принт-экспресс», 2016. – 572 б. («Эл адабияты» сериясы)

ISBN 978-9967-12-583-4

Китепке кыргыздын «Аксаттын менен Калмырза», «Ак Мактым», «Карагул ботом», «Жалайыр жалгыз», «Ак Бермет», «Качкан кыз», «Гүлгаакы» деген нұкура элдик поэмаларынын бир канча вариантары кирди.

Китеп фольклористтерге, филолог студенттерге, жана жалпы оқурмандарга арналат.

Э 4702300200-16

**УДК 821.51
ББК 84 Ки 7-5**

ISBN 978-9967-12-583-4

© КР УИА, 2016
© «Принт-экспресс», 2016

АКСАТЫНЫҢ АРДЫНДАКИ СОЦИАЛДЫК-ТУРМУШТУК

«АЕҢАДӘҮІ І АІ АІ ӘОЕІ ҰДҖÀ» – І АОАААО ӨДÀААÄЕВÑÙ

Кыргыз элдик фольклорунда поэма жанры кеңири өнүккөн. Алардын баатырдык, социалдык-турмуштук, лирикалык (любовно-лирические) деген түрлөрү бар экени маалым.

«Аксатын менен Кулмырза» кыргыз элине өтө кеңири тараган. Поэмалынын көптөгөн варианты, нускалары, үзүндүлөрү, азыз-аңгеме түрүндөгү маалыматтар¹ бар. Булардын көбү Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун Кол жазмалар фондуусунда сакталып тұрат. Мындан сыртқары фольклор изилдөөчүлөр, окумуштуулар тарабынан әл арасынан жыйналған айрым вариантар мезгилдүү басма сөз беттерине, жыйнактарга жарык көргөн². Бул поэма әл арасында: «Мырза уул»,

¹ Еіл а. 1 644, 731, 554, 630, 722, 377, 689, 611, 169, 645, 632, 672, 650, 380, 178, 198, 246, 576 ә. а.

² А. І оғеіл ааðð. Үе ёе÷е – өі өð әаі ÷е. – О., 1982-ә., 57–71-ааððаð; Әое 1 օðçà. І аі өðеेèе өңðаңçäаððаі әæàçүі әеðаі өððеі өі ә-і өð 0ðð0ð Әаі ә Әі ә. Аеа-Өі 1, 1991-ә., 1 3, 128–19-а. Әеңаðеңі 1 әі әі Әеðе ңðçà. Нöçäаððуі Әаðі ұ әеðеңі әа әæðааі Үі ае Ӯñі әі օðеоі өі әаðеаі 0ñ. Аеаçүі әеðаі әаð А. Ө әðеаа, А. Аеоñоі әаðеі а. Әуðаңçñðаі 1 ааðаі өýðу 1987-ә. 24-ñай 0ýððу 1 39. Үеаðе 1 1 үі әеðе. Әоеі ңðçà 1 әі әі Әеңаðеңі. // 0ðçäоі Ң. Ҫаеðі а. – О., 1973-ә. 23-ааð. Аеðаðаðаæаðе өңðаңçäаððаі үеаðе 1 1 үі әаðе өі ңððаі әеðе 0ñ (үеаðеаі 0ñ әаðеëаі). 0ðçäоі Ә. Өі 1 әаðаа. – О., 1987-ә., 214–219-ааððаð. ә. а.

«Кубаттын уулу Кулмырза», «Кулмырза менен Аксаткын», «Шамамат менен Аксаткын» ж.б. аттар менен тараган жана Кулмырза менен Аксаткын тарыхта болгон адамдар катары сүрөттөлүп, турмуш чындыгын баяндаган реалдуу окуя катары айтылат. Алай тарапта болгон деген уламыштар да кезигет. Негизинен түштүк тарапта кеңири жайылган. Дегеле, кыргыздар жашаган бардык аймактарда бар.

Бул поэмалы алгач белгилүү тюрколог В. В. Радлов жазып алып өзүнүн «Түндүк түрк урууларынын элдик адабияттарынын үлгүлөрүндө»¹ жарыялаган. Ал кыскача кара сөздөн, 26 сап ырдан турат. Тексттин диалектилик өзгөчөлүгүнө караңда муну В. В. Радлов түндүк кыргыздарынан жазып алган. Поэма Памирлик, Карагиндиник, Ленинабаддык (Тажикстан) кыргыздарда да айтыла турганы маалым². Поэмалын таралуу географиясына карап бул чыгарма элдин журөгүнөн түнөк тапканын байкоого болот. Колдо бар, бизге белгилүү варианттардын, нускалардын бардыгы эле бирдей деп айтууга болбойт. Кара сөз аралашып жана жалаң ыр менен айтылганы бар. Айрымдары кыска: Аксаткын менен Кулмырзанын ортосундагы ынак сезим, экөөнүн өлүмү баяндалат. Кээде Кубат бийге кун төлөнүп, Аксаткын Кулмырзанын инисине баш кошушу менен аяктайт. Кургак баяндоо, поэтикасы начар вариантык деңгээлге көтөрүлбөй калган үлгүлөрү деле бар.

Ал эми Анаркүл Тажибаеванын, Барпы Алыкуловдун, Чал Сыдыковдун, Мамажан Зулпиеевдин,

¹ І адашоң і аðті аі і е ёеððаðаðоðү нàâðаðі үö ðþðéñéðò і еáі аі Ñі аððаі ү А. А. Даæєї аûні . ×аñòү 5. І аðð-еá аеéї еаі аі і үö ёеððаðéї а.- Ñаі ёð-І аððаðоðä, 1885.

² Эі аі аеéї аâ Э., 1 оéаі аâðаð АЕ. І аі ёðеëé-еаððаðаðеї аеé ёñððаñçäаðа.- О., Эñððаñçñðаі , 1966, 133-138-аâððаð.

М.Саитовдун, Л. Сафаралиевдин (акыркы экөө жергеталдык айтуучулар), Памирлик, Каратегиндик кыргыздардын вариантарынын көркөмдүгү жогору. Поэмада окуянын башталышы, өнүгүшү, аягы трагедиялдуу бүтүшү менен мазмун толук баяндалган. Эки жаштын ортосундагы махабат өтө курч, ошол эле учурда лирикалуу да, трагедиялдуу да берилip, чыгарманын көркөм эстетикасы окурманды кайдыгер калтыrbайт. Сөз арасында маалымат «Аксаткын менен Кулмырза» поэмасына Тоголок Молдо, А. Осмонов сыйктуу акындар да кызыгып өз вариантарын жазған.

«Аксаткын менен Кулмырза» махабат трагедиясы жөнүндө баяндалган, социалдык теңсиздикти айыптаған поэтикалык чыгарма. Поэмада элдик салтты бетке карманып (кудалашып койгондуктан) алып, караңгылыктын айынан баш кошо албай калган эки жаштын сүйүү сезими, кейиштүү тағдыры берилет. Көлөм жагынан чакан, арман, кошок формасында айтылат. Турк тилдүү элдердин фольклорунда ушундай мазмундагы чыныгы сүйүнү даңазалаган, трагедиялык мүнөздөгү чыгармалар арбын. Мисалга «Олжобай менен Кишиимжан», казактарда «Кыз Жибек», «Козу Көрпөш, Баян сулуу», өзбектерде «Тахир, Зухра», түркмөндөрдө «Саят, Хемра», дагестандарда «Казикумлактык жигит жана азайлантыйк кыз» деген чыгармаларды алсак болот. Аталган поэмалардын идеялык багыты – социалдык теңсиздикке, коомдогу түшүнбөстүккө, адамдардын караөзгөйлүгүнө каршиы протест. Каармандар өз жандарын кыюу аркылуу калыптанып калган адилетсиз терс көрүнүштөр менен күрөшүүгө үндөйт. Алардын армандуу, трагедиялдуу тағдыры башкаларга сабак болуп, аң-сезимдин өсүшүнө, коомдун өзгөрүшүнө түрткү болгон.

«Аксаткын менен Кулмырза» поэмасынын бизгеге белгилүү нускаларынын бардыгынын негизги мазмундук өзөгү, ал гана эмес айрым ыр саптары да окошош. Бардыгында окуя Аксаткындын сөзү, арман-кошогу аркылуу баяндалат. Айрым бир гана айырмачылыктарга ээ. Маселен, Аксаткын Кулмырзанын кәэде женеси¹, кәэ бир варианттарда таңжеси² деп айтылат. Б. Алыкуловдун вариантында башкаларда кездешпей турган дагы бир айырмачылык – Кулмырзанын аялы бар делет:

Алганың үйдө билбесин, досум,
Алоолоп ичи күйбөсүн, досум.
Көргөнүң үйдө билбесин, досум,
Көкүрөктөн күйбөсүн, досум,
Кыз алганың укпасын, досум,
Кызыгып ээрчип чыкпасын, досум.
Кыз алганың бар туруп, досум
Кызыгышып ойнодуң, досум,
Кыйналганың койбодуң, досум
Өз алган жарың бар туруп, досум
Өзөлөнүп ойнодуң, досум
Орттөнгөнүң койбодуң, досум.³

Поэмалын варианттарында көрүнүп тургандаидирде Аксаткындын кудалашкан жери бар деп айттылса, элдик поэзиянын алпы Барпы акын жигит-

¹ ЕІ а. 1 169 1 3 ääř öäö. Ä. Öäæèäàåäàř ûř ääđèäř öû; Е. Ñäöäđäéèäåäæí ääđeäř öû. Èèöäř öä: Åäđäåäöäéäňé èüđäñçääđäňí ýë 11 çäéè ÷ ûääđö äéäđû. – О., 1987.

² ЕІ а. 198. Ä. Äëüéöř ääöř ääđeäř öû; ЕІ а. 1 380 – Ñüäüéř åäéäř ääđeäř öû; Ñäööř å 1 ääđeäř öû ääđeäř öû. Èèöäř öä: Åäđäåäöäéäňé èüđäñçääđäňí ýë 11 çäéè ÷ ûääđö äéäđû. – О., 1987.

³ ЕІ а. 1 198.

ти үй-бүлөлүү деп айтат. Эгер мындай тоскоол-дук болбосо, эки жаш бири-бириң жакшы көрсө, ошондой эле экөө бардык жагынан төп келишип турса, анда жөн эле үйлөнө бермек. Мындай таасирдүү поэма да жаралмак эмес. Чыгармачылыктын күчү – адамзат турмушунда жолуга турган реалдуу проблемаларды көтөрүп чыгышында. Оң менен терстин кагылышын, жаман менен жакшынын күрөшүн көрсөтүшүндө. Адамдын жан дүйнөсүнө таасир этүү аркылуу аң сезимдин ойгонушуна түрткү болушунда. Айтуучулар аудиторияга (үгүйчуларга) таасир этүүчү табылгалары менен көркөм чыгарманы өлбөс-өчпөс кылып жаратышат.

Поэмалын сюжет куруучу негизги мотиви – эки жаштын ортосундагы сүйүү, маҳабат баяны. Аксаткын менен Кулмырза адеп бири-бириң көргөндөн баштап ыйык сезим жаралып:

*Ак чөлмөк ойноп, түнүндө келдиң,
Атам жок болсо күнүндө келдиң.
Селкинчек оюн жакшы экен, досум,
Сейилдеп жүрсөң бакты экен, досум.
Ак чөлмөк оюн жакшы экен, досум
Алышып жүрсөң бакты экен, досум –*

деп жаштыктын кумарлуу күндерүүн өткөрүп, «сууга барып кеңешип, султан бойду теңешип», «жылгага барып кеңешип, жылдыздыу бойду теңешип» биринен бири ажырай албай калгандай болот. Бирок Аксаткындын башында армандуу түйшүгү бар.

*Алыска кеткен дайным бар, досум,
Аркадан болгон кайным бар, досум.
Мал жандуу атам мал алып койгон,
Күржуну толо зар алып койгонун*

айтып, «Саткындын алдын торобо, сабылып мага жолобо, ашыглык ишин билбейин, азабың тартып жүрбөйүн» деп өз сүйүсүнөн баш тартууга аракет кылат. Бирок, Кулмырза «тозокко сен деп барамын, тобумдан сени аламын, ажал да болсо тосомун, акыры башты кошомун» деп катуу турат.

Кийин ошол ынак сүйүнүн азабын тартып, жигиттин жазыксыз башы өлүмгө дуушар болот: Кулмырза Аксаткынга келип, өргөөдө түнөп калат. Муну билип калган кыздын агалары (кәэде атасы жөнөткөн адамдар) Мырзауулду өлтүрүп, көң дөбөгө көөмп коюшат. Уулун издел жургөн Кубат бийге Аксаткын кошок аркылуу каймана кабар берет. Ошол замандын салты боюнча эр өлтүргөн тарап күн тлөш керек. Кулмырзанын кунун Аксаткын бычат.

*Кунундұ пычып берейин, досум,
Айыбың алтымыши, кунун жүз, досум,
Аяғың чоро, башың кызы досум,
Кызы ордуна өзүбүз досум,
Болбосун жалган сөзүбүз, досум.
Кулмырза өлсө күп болот досум,
Аксаткын өлсө жуп болот, досум¹*

деп өзүн өзү өлтүрөт.

Токтосун Байбураев менен (*Нарын обл., Тянь-Шань району, Эмгекчил орто мектебинин мугалими. И nv. № 611*) фольклор жыйноочу Жанжигит Казакбаев тарабынан 1974-жылы Дүйшөнбиеев Мырзалыдан (*Сокулук району, Шалта айылы И nv. № 645*) жазылып алынган нускаларда Аксаткынды Кулмырзанын инисине алып беришет. Мындаай

¹ ЕІ а. 198 А. Аёйеөбөй аәсің аәдөаі օң.

айырмачылык тундук кыргыздардан айтылган вариантарда гана кезигет. Түштүк вариантардын дээрлик бардыгында окуя Аксаткындын өлүмү менен аяктайт.

Поэма баштан аяк элдик лириканын нугунда айтылып, көркөм сөз каражаттары жыш колдонулат. Мисалы, поэмада Кулмырзанын сырт келбети, сыйлык сыпаа мунөзү «кара манат бөркү өзүнө жараашкан», «бек уулундай көркү бар», «султан бою тарангтан», «Жигиттин сыйлыгы», «жигиттин гүлү», «арыстан», «өткүр» деп мунөздөлөт.


Чыныгы сүйүү туурасындагы бул баян феодалдык коомдун мезгилиnde, уруулук түзүлүштүү, элдик салтты курал катары, мыйзам катары пайдаланган («Эл укса эмне дейт», «бирөө көрсө эмне дейт», деп элдин, коомдун пикири менен эсептешип, жеке адамдын тағдыры эске алынбаган заманда) оор шартта жаралып, ошол мезгилдеги акыйкатсыз көрүнүштөрдүн бир үзүмү сыйактуу элдин эсинде калган. Аксаткын менен Кулмырзанын маҳабаты Мажнун менен Лейладай кыргыз арасында легендага, дастанга айланган.

«Аксаткын менен Кулмырза» поэмасынын ыр түзүлүшүндөгү бир айырмачылык – ар бир саптын «досум» (айрым вариантарда жигит) деген сөз менен аякташи. Бул ырга лирикалуу, жагымдуу ыргак берип турат. Ошол эле учурда көөдөнгө баткыс кайгынын, армандын күүсү чертилет.

Жыйнакка поэмалык бардык нускаларын салыштырып карап, мурда жарыкка чыккандарын эске алып, окурмандар, изилдөөчүлөр учун кызыктую, керектүү жагын көздөп төмөнкү вариантарды жарыялоону туура таптык. Алгач жазылып алынган вариантардын бири катары кыргыз-

дардын элдик оозеки чыгармаларын жыйноого, системалаштырууга зор эмгек синцирген фольклорист К.Мифтаев 1947-жылы 22-августта Ноокат районунун Кеңеш сельсоветинде Котур-Булак айлында жашаган таланттуу акын Анаркул Тажибаевадан жана Чал Садыковдон жазылып алган варианттарды, көркөмдүгү жогору, сюжети толук варианттар деп эсептелген Барпы Алыкуловдун жана Сузактын Барпы селосунда жашаган Ынак Ысман уулунун варианттары, Кыргызстандан сыртта жашаган кыргыздарда айтылган варианттардын үлгүсү катары каратегиндик кыргыздардын вариантын киргиздик.





**АКСАТКЫН
менен
КУЛМЫРЗА**

(Барпы Алыкуловдун
айтуусунда)

ҚОДАМА СЫРДАРЯ

Өкөбүз өкө¹ бололу, досум,
Өкөбүз атка конгону, досум,
Абал бир баар² жаз эле, досум,
Ат бору лала³ саз эле, досум,
Жазыбыз жаңы болгондо, досум,
Жаңылап журтка конгондо, досум,
Сен Кулмурза мен Сатқын, досум,
Мен үчүн күйүп сен таптың, досум,
Мен бой жеттим эле буралып, досум,
Сен жигит болдун сыланып, досум,
Айылга келсен ар качан, досум,
Мен жүрчүмүн сенден уялып, досум,
Байкасам атың чеччүсүн, досум,
Сүйлөшө албай кетчүсүн, досум,
Ырдаган доошун укчумун, досум,
Ыргалып үйдөн чыкчумун, досум,
Айылдын үстү Акмойноқ, досум,
Акмойноктон түшчүсүн, досум,
Айран куйсам иччүсүн, досум,
Кыран бир менен түшчүсүн, досум,
Кымызды куйсам иччүсүн, досум,
Сыртымдан ашық сен жүрдүн, досум,
Сызылып күйүп мен жүрдүм, досум,
Алыстан ашық сен жүрдүн, досум.
Астейдил саңа мен күйдүм, досум,
Айылга келсөң кетпейсин, досум,
Ак Сатқын деп эстейисин, досум,
Айласы жоктон жетпейсин, досум,

Короого келсең кетпейсін, досум,
Көнүндө Сатқын әстейсін, досум,
Көнүлүн менде, жетпейсін, досум,
Бойунду сындаң тарайсын, досум,
Боордон тиқтеп карайсын, досум,
Газдай⁴ боюң тарайсын, досум,
Кашаттан тиқтеп карайсын, досум,
Качан бир сөзгө жарайсын, досум,
Торгойлор сайрайт шаңданып, досум,
Тополон тозуп камданып, досум,
Булбулдар сайрайт шаңданып, досум,
Бул жерде калба алданып, досум,
Атакем кетти жұрт чалып, досум,
Агайым кетти күш салып, досум,
Мен жасандым сүйсалып, досум,
Көч баштаган әнекем, досум,
Көч ортодо женекем, досум,
Көч артында мен болом, досум,
Алдыңқы төөм тартынчак, досум,
Арттагы төөм бакырчак, досум,
Ортосунда нар тайлак, досум,
Нар тайлак жұғұ ооптур, досум,
Ондол койсон сооптур, досум,
Оогон жүккө карабай, досум,
Орондол алдан өтөсүн, досум,
Жығылган жүккө карабай досум,
Жылмандаң алдан өтөсүн, досум,
Жұғұм бир жаман ооптур, досум,
Ондошуп койсон сооптур, досум,
Кечеси әмес күндүздүр, досум,
Тайежен Сатқын бир кыздыр, досум,
Арканды алып тартып бер, досум,
Акыйкат сырын айтып бер, досум,
Ата-әнем көрбөйт кайтып кел досум,
Кайрылбай кете бербе сен, досум,

Кадырды билген Саткын мен досум,
Артышып бердин жұгұмдұ, досум,
Көнүлүң мага тигилди, досум,
Төөмдү тартып мен кеттим досум,
Дөң айланып сен кеттин, досум,
Кылчая тиктеп мен кеттим, досум,
Кыр айланып сен кеттин, досум,
Кыз Саткынды әңсеттин, досум,
Аттанип, шашып сен кеттин, досум,
Ақ Саткынды әңсеттин, досум,
Улуу-Чат конуш жерибиз, досум,
Үшкүрөт мендей тенинiz, досум,
Таш-Булак конуш жерибиз, досум,
Дак⁵ болгон биздей тенинiz, досум,
Тааныштық берген элибиз, досум,
Тасмадан ичке белибиз, досум,
Тартынбай күндө келинiz, досум,
Ак чатыр тиктик белестеп, досум,
Алыстан көрдүм элестеп, досум,
Керилип баскан әнекем, досум,
Кереге жайган женекем, досум,
Айылдын көркү әнекем, досум,
Ашкана туткан женекем, досум,
Жайылып биздей әл конгон, досум,
Дөбөгө жыйын – әл толгон, досум,
Жогортон келдин жок сурап, досум,
Төмөнтөн келдин төө сурап, досум,
Эшиктин алды дөбө әле, досум,
Дөбөдө жыйын көп әле, досум,
Атакем чыкты сөз сурап, досум,
Эшикten үнүң угулат, досум,
Ичиме сырың чогулат, досум,
Атакем аттан түш деди, досум,
Түшкөндө суусун ич деди, досум,
Жан жанымды карасам, досум,
Жараган бала жок әкен, досум,
Эки жагым карасам, досум,

Эргенчик⁶ бала жок экен, досум,
Эргенчик бала мен болуп досум,
Элиме келген мейман деп, досум,
Атама келген изат⁷ деп, досум,
Кыз дагы болсом кызмат деп, досум,
Буралып атты мен алдым, досум,
Астыртан тиктеп сен калдын, досум,
Кантарып атын байларда, досум,
Кабыргам сыйра кармадын, досум,
Кайкалай берип токтодум, досум,
Кам⁸ экенсин деп койдум, досум,
Эңкейип эшик ачарда, досум,
Этимен чымчып кармадын, досум,
Эниле түшүп токтодум, досум,
Эркелетип тек койдум, досум,
Эси жок жээн деп койдум, досум,
Сүдүрөп килем саларда, досум,
Сөөктөн чымчып кармадын, досум,
Сүйгөнүмдөн тек койдум, досум,
Жаштыгың ушул деп койдум, досум,
Төргө бир чыгып олтурдун, досум,
Ойлонуп көнүл толтурдун, досум,
Энекем койду сой деди, досум,
Женемди кымыз куй деди, досум,
Аксаткин кызы «сун» деди, досум,
Орустан келген он айак,⁹ досум,
Нөрү бир кырган тал айак, досум,
Өзүбүздүн сар¹⁰ айак, досум,
Байтал бир бәэнин бал кымыз, досум,
Кунан бир бәэнин курч кымыз, досум,
Усталар пычып¹¹ уз тиккен, досум,
Чеберлеп пычып кыз тиккен, досум,
Четинде Саткин биз тиккен, досум,
Долоно саптуу ак пишкек¹², досум,
Толгоно берип мен пыштым,¹³ досум,
Женекем койду, мен сундум, досум,
Кымызды суна берерде, досум,

Бармагым баса кармадын, досум,
Майыша калып токтодум, досум,
Ичиме сырды топтодум, досум,
Бармагымдан кан чыкты, досум,
Көкүрөктөн жак чыкты, досум,
Шумдугун шондо билгемин, досум,
Назарыма илгемин, досум,
Камчыңды алып сен турдун, досум,
Калпагың алып мен турдум, досум,
Кантарган атты мингиздим, досум,
Калпакты кагып кийгиздим, досум,
Саткыңды анда күйгүздүн, досум,
Колунду кактың сыйпанып, досум,
Жаныңда турдум ыргалып, досум,
Суйсалган чачым чырмалып, досум,
Жоонума батпай тизилип, досум,
Кара көзүм сүзүлүп, досум,
Атына минип турғанда, досум,
Ач берүдэй торудун, досум,
Кыз мени мына тоорудун, досум,
Ичимде кыйла бикир санадым, досум,
Айылдан чыкбай айландын, досум,
Кире албай үйгө кыйналдым, досум,
Үйгө кирер-кирбес мен болдум, досум,
Кыр адыр аша берерде, досум,
Кылчая тиктеп карадын, досум,
Короодон чыга берерде, досум,
Койкоюп тиктеп карадын, досум,
Көбүнчө пикир санадым, досум,
Кен голот¹⁴ түштүн жылгалап, досум,
Кундуздан бөркүн булгалап, досум,
Капталдан түштүн жылгалап, досум,
Кара бир бөркүн булгалап, досум,
Кен колот түшүп кенештик, досум,
Султан бир бойду теңештик, досум,
Өзөн сай түшүп кенештик, досум,
Өрдөктөй бир бойду теңештик, досум,

Дүйшөмбү күнү түнүндө, досум,
Жұмабай тоюн берет деп, досум,
Жин урган оюн болот деп, досум,
Барбаган киши калбайт деп, досум,
Көнүлгө әчким албайт деп, досум,
Ышкысы¹⁵ жоктор барбайт деп, досум,
Ышкылуу балдар калбайт деп, досум,
Убаданы бир кылдық, досум,
Өрдөктөй болуп күлпүндүк, досум,
Бир жарым saat бир турдук, досум,
Мен кыздардын тунугу, досум,
Сиз жигиттин сыйлыгы, досум,
Алганың үйдө билбесин, досум,
Алоолоп ичи күйбөсүн, досум,
Көргөнүн үйдө билбесин, досум,
Көкүректөн күйбөсүн, досум,
Кыз алганың укпасын, досум,
Кызыгып эәрчип чыкпасын, досум,
Жаш алганың укпасын, досум,
Жанашып бирге чыкпасын, досум,
Жалындалп ичи күйбөсүн, досум,
Жаңжал бир кылып жүрбөсүн, досум,
Отолу¹⁶ кызмын бизге уят, досум,
Олуттуу жигит сизге уят, досум,
Чатак болсо эл туят, досум,
Бала чака тең туят, досум,
Экчелген жорго минелик, досум,
Эл туйбас болуп жүрөлү, досум,
Кара бир жорго минели, досум,
Калк туйбас болуп жүрөлү, досум,
Калкка бир галва¹⁷ кылбайлы, досум,
Катык¹⁸ бир шерттен жылбайлы, досум,
Элге бир галва кылбайлы, досум,
Өкөбүз шерттен жылбайлы, досум,
Калеми көйнөк жолжолу, досум,
Кашаттын башы болжолун, досум,
Ал болжолго келбесен, досум,

Кайрылгысыз болгонун, досум,
Бурама көйнөк жолжолун, досум,
Булактын башы болжолун, досум,
Ал болжолго келбесен, досум,
Бурулгусуз болгонун, досум,
Сыйсалган мэнмин олон чач, досум,
Сулу бир кыздар калам каш, досум,
Калам каш кызга келбекен, досум,
Кандай бир жандын боору таш, досум,
Он алтыда биздин жаш, досум,
Ойлосом барбайт жүрөккө аш, досум,
Он сегизде өзүң жаш, досум,
Токтоно элек өзүң мас, досум,
Тойго келбей сен калсан, досум,
Толкуган көнүл суз болот, досум,
Толгоно берип бери бас, досум,
Көпчүлүк элден колун тарт, досум,
Көрүнбөй көзгө боюң бас, досум,
Көнүлдү бөлбөй оюнпос¹⁹, досум,
Алтын бир жаак жез комуз, досум,
Атынды болжоп күү айтам, досум,
Ардактуу сизгэ дуба²⁰ айтам, досум,
Күмүш жаак жез комуз, досум,
Күнүгө эстеп күү айтам, досум,
Көрүнбөй жүрсөн дуба айтам, досум,
Гүлдөсөк ойноп деп жатам, досум,
Күйүттү тартып тим жатам, досум,
Кытайдан келген денседей,²¹ досум,
Кыргызда сыпаа ким сендей, досум,
Кылымда күйгөн ким мендей, досум,
Орустан келген денседей, досум,
Олуттуу жигит ким сендей, досум,
Ойротто күйгөн ким мендей, досум,
Кашкардан келген денседей, досум,
Кадырлуу жигит ким сендей, досум,
Калам каш күйгөн ким мендей, досум,
Калың бир элден ийменбей, досум,

Куваттын уулу куунагым, досум,
Кудайым кошкон ынагым, досум,
Күштарлыктан камыгам, досум,
Алтын саптуу камчындын, досум,
Чегити кызыл тилладан²², досум,
Окөбүздү пайлаган²³, досум,
Элимде көптүр кыйла адам, досум,
Эки бир күштар²⁴ тек жүрбөйт, досум,
Акыры өтөт дүйнөдөн, досум,
Айылда көптүр кыйла адам, досум,
Ажал бир жетсе өлбөстөн, досум,
Эч ким бир өтпөйт дүйнөдөн, досум,
Дүйшөмбү күнү түнүндө, досум,
Жумабай тоюн берди деп, досум,
Женекем келди чакырып, досум,
Сенин бир көнүн калат деп, досум,
Чакырып келген женемди, досум,
Катуу бир кагып кайтардым, досум,
Женайым кетти суз болуп, досум,
Жүрөктүн башы муз болуп, досум,
Күнгүрөнүп сүйлөнүп, досум,
Ачууланып гүвлөнүп²⁵, досум,
Сен кыз бийкеч мен жеңе, досум,
Женекем айтты көп жеме, досум,
Такалуу өтүк кийбей кел, досум,
Катуу бир басып жүрбөй кел, досум,
Жер билбесин басканын, досум,
Каалгалуу эшиктин, досум,
Ачкычы менин колумда, досум,
Эл билбесин ачканын, досум,
Шав шав терек, шав терек²⁶, досум,
Шав путагы²⁷ Кулмурза, досум,
Шавылдаган жыйындын, досум,
Шам чырагы Кулмурза, досум,
Шув шув терек, шув терек, досум,
Шувулдаган көп жыйын, досум,
Шувулдаган жыйындын, досум,

Шам чырагы Кулмырза, досум,
Шундай болот азалда²⁸, досум,
Кыз ынагы Күлмурза, досум,
Жылга менен жылып кел, досум,
Жыла басып кирип кел, досум,
Голот бир менен жүрүп кел, досум,
Гопшоло²⁹ басып кирип кел, досум,
Аттуу бир келбей жөө келгин, досум,
Өкөө бир келбей бирөө кел, досум,
Кулундуу бәэ минбей кел, досум,
Кулунун самап кишенейт, досум,
Үйүрдөн айтыр минбей кел, досум,
Үйүрүн самап кишенейт, досум,
Гүлдөнүн башы чекенде³⁰, досум,
Куватбек атам кекенди, досум,
Ак зоонун башы чекенде, досум,
Акаларым кекенди, досум,
Жок сурап келген күнүндө, досум,
Атамдын түшкөн назары, досум,
Аңдышат сени азали³¹, досум,
Жаныдан көрдүм жайында, досум,
Акаларим пайында³², досум,
Ажал күчтүү ок эken, досум,
Армансыз киши жок эken, досум,
Кыз үчүн жигит күймөглүк³³, досум,
Кыйналышып жүрмөглүк³⁴, досум,
Илгертен калган сөз эken, досум,
Ираси³⁵ күйүп өрттөнгөн, досум,
Ашыглык дарттин³⁶ өзү эken, досум,
Имерип мени сен таптың досум,
Ышкында күйдүм Ак Саткын, досум,
Ышкынын жолун сен таптың, досум,
Кара манат этегим, досум,
Какшатты бир сөз кечээгин, досум,
Кызыл манат төшөгүн, досум,
Кыйнады бир сөз кечээгин, досум,
Пашайы төшөк астымда, досум,

Саймалуу жаздык башымда, досум,
Курак бир жаздык баш коюп, досум,
Уктамакка дас³⁸ коюп, досум,
Жатат элем жамбаштап, досум,
Сар³⁹ алтын тумар чачимда, досум,
Санаа тартым жашимда, досум,
Катуу болдук башында, досум,
Элибиз кара кыр барып конгондо, досум,
Капталдан басып жол салдың, досум,
Капшытты тилип кол салдың, досум,
Туура кыр барып конгондо, досум,
Туурадан басып жол салдың, досум,
Туштан тилип кол салдың, досум,
Кой, кой бир десем болбодун, досум,
Койнума кирип койбодун, досум,
Жаш оюнга тойбодун, досум,
Жалынганың койбодун, досум,
Кыз алган жарың бар туруп, досум,
Кызыгышып ойнодун, досум,
Кыйналганың койбодун, досум,
Өз алган жарың бар туруп, досум,
Өзөлөнүп⁴⁰ ойнодун, досум,
Өрттөнгөнүң койбодун, досум,
Жараштырып баш койуп, досум,
Уктамакка дас коюп, досум,
Жатат элем жамбаштап, досум,
Кирип келдин эшиктен, досум,
Кимсин десем мен дедин, досум,
Жылыш бир өттүң жаныма, досум,
Таптап бир койдун далима, досум,
Эшикте жүрөт бир тавыш, досум,
Эчки, мал бекен деп жатым, досум,
Элебестен тек жаттым, досум,
Короого келди бир шаврыг⁴¹, досум,
Козулар бекен деп жатым, досум,
Козголбостон тек жатым, досум,
Эчкилер десем киши экен, досум,


Элиме тайин иш экен, досум,
Козулар десем киши экен, досум,
Коншума тайин иш экен, досум,
Короодо өкөө кенешет, досум,
Кош камчысын теңешет, досум,
Жылгада өкөө кенешет, досум,
Кош пычагын теңешет, досум,
Туруп бир жөнөп эрте кет, досум,
Авада булбул сайраган, досум,
Адам бир барбы пайлаган, досум,
Булбулдар сайрайт мукамда⁴², досум,
Жөнөчү калбай пышманга⁴³, досум,
Түшпөчү колго душманга, досум,
Тараза жылдыз батыптыр, досум,
Таң сүрүлүп атыптыр, досум,
Сопу акам азан айтыптыр, досум,
Суйулду жылдыз тыркырап, досум,
Койлор марайт чуркурап, досум,
Койчуман кулдар туйбасын, досум,
Туйуп калып урбасын, досум,
Бөөдө бир кесир кылбасын, досум,
Жылгада жылкы кишинейт, досум,
Жылкычы кулдар туйбасын, досум,
Тепкилешип урбасын, досум,
Авада булбул сайраса, досум,
Тили бир катсын деп жаттын, досум,
Тилимди албай тек жаттын, досум,
Боз торгой чарлап сайраса, досум,
Ач кыргый жесин деп жаттын, досум,
Короодо койлор мараса, досум,
Ач бөрү кырсын деп жаттын, досум,
Жылкынын болсо дұвұрту, досум,
Тели⁴⁵ болсун деп жаттын, досум,
Чандоодо төө боздосо, досум,
Чымын бир тийсин деп жаттын, досум,
Чымырканып тек жаттым, досум,
Билегин тартпай мойнумдан, досум,

Чыккың бир келбейт койнумдан, досум,
Жарық бир кирди тешиктен, досум,
Эки адам кирди эшикten, досум,
Босого бойлоп ыргыдың, досум,
Мойнуңа чылбыр асаарда, досум,
Кош алакан, кош камчы, досум,
Кошуулуп тийди соруңа, досум,
Оюлган толто ак канжар, досум,
Аябай кирди бооруна, досум,
Бөрүнүн түштү колуна, досум,
Ичегин жерде чубалды, досум,
Ыраның⁴⁶ бүтүн кубарды, досум,
Жатып калдың буралып, досум,
Ажал бир күчтүү ок экен, досум,
Армансыз киши жок экен, досум,
Самандай өнүн саргайып, досум,
Жалдырадың жалбарып, досум,
Жалдырасаң болбоду, досум,
Жарим saat койбоду, досум,
Азаптуу канжар колдонуп, досум,
Азиз жан чыкты толгонуп, досум,
Адамдар келди үйлүп, досум,
Айрылып калдым түңүлүп, досум,
Алтын бир жаның түгөндү, досум,
Көрө албай душман жүргөндүр, досум,
Акаларим сүйлөшүп, досум,
Адеп⁴⁷ кылдым барыштан досум,
Карап турдум алыстан, досум,
Гөвөрдөй⁴⁸ көзүн жайнады, досум,
Гөн тагина⁴⁹ жайнады, досум,
Күйүп бир жаным калбады, досум,
Кой деген эч ким болбоду, досум,
Алганың мендей айтабы, досум,
Азабың мендей тартабы, досум,
Күйгөнүң мендей айтабы, досум,
Күйүттү мендей тартабы, досум,
Алтын бир терек сен элен, досум,

Ачылган гүлдөй мен элем, досум,
Күмүш бир терек сен элен, досум,
Гүлдөгөн чүрөк мен элем, досум,
Алманын гүлү мен элем, досум,
Адамдын гүлү сен элен, досум,
Жигденин гүлү мен элем, досум,
Жигиттин гүлү сен элен, досум,
Өрүктө мөмө мен элем, досум,
Откүр жигит сен элен, досум,
Анжирде мөмө мен элем, досум,
Арыстан жигит сен элен, досум,
Жалындуу жүрөк силкинер, досум,
Жалдырап калды селкилер, досум,
Жаралуу жигит Кулмурза, досум,
Ажырап калды селкилер, досум,
Антташкан жардан айрылып, досум,
Жалдырап калды селкилер, досум,
Алтын бир терек ыргалбай калды,
Ачылган гүлдөр жыргабай калды,
Күмүш бир терек ыргалбай калды,
Гүлдөгөн чүрөк жыргабай калды,
Алманын гүлү гүбүлсүн, досум,
Адамдар бизден түнүлсүн, досум,
Жигданин⁵⁰ гүлү гүбүлсүн, досум,
Жигиттер бизден түнүлсүн, досум,
Өрүк мөмө ийилсин, досум,
Олгөнүндү эл билсин, досум,
Анжир мөмө эзилсин, досум,
Арманынды эл билсин, досум,
Кара жердин тагинда⁵¹ досум,
Калганынды эл билсин, досум,
Минген бир атың көк кашка, досум,
Көк кашканды кайтарсын, досум,
Элинден издеп келгендер, досум,
Көндүн тагин антарсын, досум,
Көң тагидан табылар, досум,
Ак Саткын ыйлап сагынар, досум,

Айбынды айтып берейин, досум,
Кунунду пычып берейин, досум,
Айбын алтымыш, кунун жүз, досум,
Аяғын чоро, башын кыз, досум,
Кыз ордуна өзүбүз, досум,
Болбосун жалган сөзүбүз, досум,
Минген бир атын сарала, досум,
Пейиштин жолун арала, досум,
Пейиштин жолу саз болсо, досум,
Ат жүгөрүн баралы, досум,
Кулмурза өлсө куп болот, досум,
Ак Сатқын өлсө жуп болот, досум,
Сенин кун алган атаң куунасын, досум,
Кун берген атам куурасын досум.

Кулмурза өлгөндөн кийин Ак Сатқын өзүнө пычак уруп өлөт. Ошол өкөвү өлгөндөн кийин бул өкөнүн өлүгүн эки жерге көмөт, Кулмурзаны жолдун бир жагына, Ак Сатқынды жолдун бир жагына көмөт. Ошол көмгөндөн кийин Кулмурза мурза тerek болуп чыгат, Ак Сатқын чынар терек болуп чыгат. Ошол эки теректин ортосунан Кулмурзанын аккан каны табылгы болуп теректин түбүнөн учунча чейин чыгат. Ошол табылгы азыркы увака чейин бар.





Ø - Ø - I Ä - ĐI ^a

1. *Өкө* – экөө.
2. *Баар* – эрте жаз.
3. *Лала саз* – баткак, ылай болгон мезгил.
4. *Газдай* – каздай.
5. *Дак* – ынтызар, кумар.
6. *Эргенчик* – кызмат кылганга ылайык жаш бала.
7. *Изат* – конокту урмат кылдым деген мааниде.
8. *Кам* – али жаш, чийки деген мааниде.
9. *Айак* – кесе, чыны.
10. *Cap* – сары.
11. *Пычып* – бычып.
12. *Пишкек* – кымыз бышкан аспап.
13. *Пыштым* – быштым.
14. *Голот* – колот.
15. *Бишкысы* – сезими, көнүлү.
16. *Отолу* – шөкүлөсү башынан түшө әлек, барктуу
кыз.
17. *Галва* – тополон.
18. *Катык* – катуу.
19. *Оюнпос* – оюн карак, шок.
20. *Дуба* – салам.
21. *Денседей* – сыпаа.
22. *Тилладан* – алтындан.
23. *Пайлаган* – аңдыган.
24. *Эки күштар* – эки ашык.
25. *Гүвлөнүп* – күүлөнүп.
26. *Шав, шав терек* – шуулдаган теректин үнү жөнүндө
айтылат.
27. *Путагы* – бутагы.
28. *Азалда* – абалдан, илгертен.

29. *Гопшоло* – копшоло.
30. *Чекенде* – кустарник, өсүмдүк.
31. *Азали* – эзели.
32. *Пайыңда* – артындан аңдып жүрөт.
33. *Күмөглүк* – күйүт тартат.
34. *Жүрмөглүк* – жүрүштөт.
35. *Ираси* – чын эле, ырасы.
36. *Дарттин* – дарттын, оорунун.
37. *Пашайы* – кездеменин аты, атлас.
38. *Дас* – ойлоп, даярданып деген мааниде.
39. *Сар алтын* – сары алтын.
40. *Өзөлөнүп* – өжөрлөнүп.
41. *Шаврт* – шабырт, дабыш.
42. *Мукамда* – мундуу.
43. *Пышманга* – көпкө кармалбай, тез арада (убакыт бирдиги)
44. *Тели* – жылкы тели болот (оору).
45. *Ыраңың* – өнүн.
46. *Адеп* – тартынуу, уяллуу.
47. *Говордой* – каухардай.
48. *Көң тагина* – көндүн астына.
49. *Жигданин* – жийденин.
50. *Тагинда* – астында.





АЕҢАӨЕҰІ І АІ АІ ӘОЕІ ОДÇÀ

(*Бінак Ісман уулунун айттуусунда*)

Экөөбүз экөө болгону, досум,
Экөөбүз атка конгону, досум,
Обол бир баар, жаз эле, досум,
Жалама айран аз эле, досум.
Жер чымырап көпкөндө, досум,
Тал бұчурұн берткөндө, досум.
Жайлогоо байлар көчкөндө, досум,
Өрүқ бир гүлүн төккөндө, досум.
Алты атанга жүк артып, досум,
Аргамжысын бек тартып, досум.
Көлдөлөн салдық бастырып, досум.
Үстүнөн килем жаптырып, досум.
Атакем Алай көчкөндө, досум.
Атамдын жазғы жаздоосу, досум,
Жайық бир конуш – Жазы-Кечүү, досум.
Жазы-Кечүү барып отуруп, досум,
Барып бир жүгүн түшүрүп, досум,
Жайланаңып калдық, күтүнүп, досум.
Көк ала майдан шиберге, досум,
Көнүлдүү ойноп жүрөргө, досум.
Көк майсан гүлү жайнаган, досум,
Күкүк бир улар сайраган, досум.
Салқын бир төрдүн өзүндө, досум,
Санаамдан кетпей, әсимде, досум.
Атакем ишин бүтүрүп, досум,
Энекем кымыз ичирип, досум.

Энемдин аты Айсулуу, досум,
Элимде ысмы айтылуу, досум.
Кереге жайып, уук уулап, досум,
Келберсип басып, гүлбурап, досум.
Саресеп салып, үй тигип, досум,
Савлети менен жүк жыйып, досум.
Казыгын жерге житирип, досум,
Калдайтып чатыр тикирип, досум,
Аюу бир талпак салдырып, досум,
Кымызга суусун кандырып, досум.
Жамбаштап атам жатканда, досум,
Келе бир жаттың канталда, досум.
Жок сурал келдин узактан, досум,
Кара-Кулжа, Сур-Таштан, досум.
Алтын сап камчы камчылап, досум,
Атындын тери тамчылап, досум.
Күмүш сап камчы камчылап, досум,
Күлүктүн тери тамчылап, досум.
Уругун кыргыз-кыпчактан, досум,
Уруулуу журтсун, тынч жаткан, досум.
Минген бир атың көк кашка, досум,
Милдетим сага бир башка, досум.
Канжыган қайыш ак тасма, досум,
Капаны салба бир башка, досум.
Үзөңгү бовун – бек тасма, досум,
Үшкүртпө кийин бир башка, досум.
Байбиче жайлоо, эгиз жар, досум,
Бөксөлөй атчан сен келдин, досум.
Аныктап көздү жиберсем, досум,
Башында калпак-бөркүн бар, досум,
Бек уулундай көркүн бар, досум.
Отуз бир жубан, отуз кыз, досум,
Ойлошуп бычкан ак калпак, досум,
Оң чекене чак калпак, досум!..
Азиз бир бойлуу сен белен, досум,
Ак Саткын сулуу мен белем, досум.
Алыстан угуп жүрүпсүн, досум,

Атайлап көрүп сүйүпсүн, досум.
Кара бир манат бөркүн бар, жигит,
Калк уулундай көркүн бар, жигит.
Кызылдан манат бөркүн бар, жигит,
Кыз чырайлуу көркүн бар, жигит.
Жогортон келдин жок сурап, досум,
Жолумдан тосуп, шок сурап, досум.
Төмөнтөн келдин жок сурап, досум,
Төргө бир өтүп, шок сурап, досум.
Атам бир чыгып, түш деди, досум,
Түшүп бир кымыз ич деди, досум.
Жаландап жаным карасам, досум,
Жанымда бала жок экен, досум.
Элендеп жаным карасам, досум,
Элгенчи бала жок экен, досум.
Эшиктин алды дөбө эле, досум,
Дөбөдө жыйын көп эле, досум.
Атама келген мейман деп, досум,
Энеме кылган ызат деп, досум.
Жүгүрүп туруп ат алдым, досум,
Күттүрбөстөн бат алдым, досум.
Кантарып атың байладым, досум,
Кан атам көөнүн жайладым, досум.
Эңкейип эшик мен ачтым, досум,
Эмчегим эзе кармадын, досум.
Ээлигер кези деп койдум, досум.
Сүйрөп бир килем саларда, досум.
Сүбөөмдү мыкчый кармадын, досум.
Сүйкөнөр кези деп койдум, досум.
Камчынды алып илерде, досум,
Кабыргам камтый кармадын, досум.
Байтал бир бәэнин бал кымыз, досум,
Кунан бир байтал курч кымыз, досум,
Сүйрөмө саба бүт кымыз, досум,
Сүрө бир исчен күч кымыз, досум.
Кытайдан келген кыр аяк, досум,
Кырмачы кырган сыр аяк, досум.

Бармагым баса кармадын, досум,
Баш бармактан кан чыкты, досум,
Кара бир көздөн жаш чыкты, досум,
Шоктугун шондо билгемин, досум,
Назарыма илгемин, досум.
Кымызды ичип кызыдын, досум,
Кебине ичи жылыттын, досум.
Эки жагын каранып, досум,
Эрдинди турдун жаланып, досум.
Султан бир боюң сыланып, досум,
Үйүмдөн секин сен чыктын, досум,
Артындан карап мен чыктым, досум.
Жүгүрүп барып ат алдым, досум.
Колтуктап атка мингиздим, досум,
Эки колум боорумда, досум,
Күш келипсиз дегиздин, досум.
Кундуздан бәркүн булгалап, досум,
Кокту ылдый түштүн жылгалап, досум.
Суусардан бәркүн булгалап, досум,
Суу ылдый кеттин жылгалап, досум.
Ак чөлмөк ойноп, түнүндө келдин,
Атам жок болсо, күнүндө келдин.
Селкинчек оюн жакшы экен, досум,
Ак чөлмөк оюн жакшы экен, досум,
Алышып жүрсөң бакты экен, досум.
Жылдыздуу асман көрк экен, досум,
Жигиттин көркү бөрк экен, досум.
Суга бир барып кенештик, досум,
Султан бир бойду тенештик, досум.
Жылгага барып кенештик, досум,
Жылдыздуу бойду тенештик, досум.
Саткындын алдын торобо дедим,
Сабылып мага жолобо, дедим.
Ашыглык отко күйбөгүн, дедим,
Ак Саткын кызды сүйбөгүн, дедим.
Ашыглык ишин билбейин дедим,
Азабын тартып жүрбөйүн дедим.

Алыска кеткен дайным бар дедим,
Аркадан болгон кайным бар дедим.
Мал жандуу атам мал алып койгон,
Куржуну толо зар алып койгон.
Калынга башым байланып калган,
Кайын журт көөнү жайланаң калган.
Жумабай кызын берет деп, досум,
Аркадан куда келет деп, досум,
Күтүнүп жүрөт элибиз, досум.
Сууп бир кетсин деминиз, досум!..
Тозокко сен деп барамын дедин,
Тобумдан сени аламын дедин.
АЗапка сен деп барамын дедин,
Акыры сени аламын дедин.
Ажал да болсо тосомуң дедин,
Акыры башты кошомуң дедин.
Кайынга атты байладың, досум,
Калтыrbай көөнүң жайладым, досум.
Арчага атты байладың, досум,
Антташып шертти жайладың, досум.
Алма как жедик үйлөшүп, досум,
Абыдан кандык сүйлөшүп, досум.
Коон как жедик үйлөшүп, досум,
Кумардан чыктык сүйлөшүп, досум.
Эргитип жүрөк дегдettин, досум,
Эртең деп коюп сен кеттин, досум.
Атакемдин үйүндө, досум,
Энекемдин төрүндө, досум.
Алиге турат көнүлдө, досум,
Курак бир жаздык баш коюп, досум,
Кара киш ичик жамынып, досум,
Уктамакка камынып, досум,
Эшикten кирип сен келдин, досум.
Жаштыктын чери жазылып, досум,
Жатат бир элек жашынып, досум.
Женекем келип кеп баштап, досум,
Үйдө бир жаткан ким деди, досум.

Эшиктен келди бир шарпа, досум,
Эчки бир шайтан деп жаттым, досум,
Сага айтпастан тек жаттым, досум.
Капталдан келди бир шарпа, досум,
Кара мал шайтан деп жаттым, досум,
Сага айтпастан тек жаттым, досум.
Эшикти ачты бир адам, досум,
Үйгө бир кирди үч адам, досум,
Билеги жоон күч адам, досум.
Кош алакан, кош камчы, досум,
Кош коштоп тийди сооруна, досум.
Кош канжар кирди бооруна, досум.
Эшикке карап ыргыдын, досум,
Төбөндөн түшүп шыргыдын, досум.
Иттер бир үрүп какшады, досум,
Жүрөгүм түйлап жатпадым, досум.
Таң кашкайып атканда, досум,
Эшикке чыгып карасам, досум,
Кылышын турат кының жок, досум,
Бир чымындей жаның жок, досум.
Ичегин жатат чубалып, досум,
Иренең кеткен кубарып, досум.
Жыгылып кете жаздадым, досум,
Жазмыштан көзду жаштадым, досум.
Атандын аты Аргынбай, досум,
Атагы чыккан малдуу бай, досум,
Көпчүгүм манат кундуздан, досум,
Уругум кыргыз мундуздан, досум.
Атымды койгон Ак Саткын, досум.
Кошулсаң деген максатым, досум.
Тенизбай менен Тасмага, досум,
Ашыглык иши өнөктү, досум,
Алмашпайм сага бөлөктү, досум.
Белимде чачым кулпурат, досум,
Бейбагың мундуу унчугат, досум.
Белимде чачым сыйлайын, досум,
Бейбактын алын сурайын, досум.

Капкара чачым кулпурат, досум,
Кайгылуу үнүм унчугат, досум.
Капкара чачым сылайын, досум,
Кайгынды тартып чыдайын, досум.
Карагер баштап көч келет, досум,
Карчыган шаншып ач келет, досум.
Карчыгаң менен ишин җок, досум,
Кармап бир берген кишин җок, досум.
Кызыл ат баштап көч келет, досум,
Кыргыйың шаншып ач келет, досум.
Кыргыйың менен ишин җок, досум,
Кармап бир берген кишин җок, досум.
Атаны курбум – Кулмурза, досум,
Арманга салдың сен мынча, досум.
Элине жоомарт берешен, досум,
Элесин менен кенешем, досум.
Бурулуп дайым жол тоскон, досум,
Булактын жанын болжошкон, досум,
Утурлап алдым жол тоскон, досум,
Үйкүм бир келбейт ойлонсом, досум.
Ычкыры папик кырк муун, досум,
Ышкымдан кетпейт мырза уул, досум!
Мурза уул эмес, молдо уул, досум.
Эки бир көзү жолдо уул, досум.
Карчыган боосун ким чалды, досум?
Кыз Ак Саткын шум чалды, досум,
Кыргыйың боосун ким чалды, досум?
Кылыктуу Саткын шум чалды, досум.
Карчыган боосун илип ал, досум,
Сени өлтүргөн эки акем, досум,
Калтыrbай айтам, билип ал, досум.
Карангы жайга барганда, досум,
Кара эшек кылып минип ал, досум.
Кыргыйың боосун илип ал, досум,
Сени өлтүргөн эки акем, досум,
Кыстарып айтам билип ал, досум,
Кыямат жайга барганда, досум,

Көк әшек қылыш минип ал, досум!..
Әлиме келген үч мейман, досум,
Жээрде атын асып кантарсын, досум,
Жериге дайын иш болсо, досум,
Күлдөбөнү аңтарсын, досум!..
Ашыглык иштен келди эле, досум,
Азабын тартып өлдү эле, досум.
Жашчылык иштен келди эле, досум,
Жазасыз иштен өлдү эле, досум!
Досумдан калыш бөлүнө албайм,
Тозогун тартып көрүнө албайм.
Мал жандуу атам калынын берсин,
Дүйнөкөр акем зарыны берсин!
Кунунду сенин бычайын, досум,
Кундуз бөрк кийген жүз айым, досум.
Жүз айым кызга мендирмин, досум.
Жүзүндөн сага тендермин, досум.
Аманат жанды берейин, досум,
Артындан калбай жөнөйүн, досум.
Кошогун кантип кошпоюн, досум,
Кошулбай өмүр созбоюн, досум.
– Канжарын алыш жүрөккө малды,
Калтаарыбай арнады жанды!
Ак Саткын сулуу ушинтип өлдү,
Ашыглык ишин тургандар көрдү.





ÊÓËÍ ÛÐÇÀ 1 ÁÍ ÁÍ ÀËÑÀÒËÛÍ

(Чал Садыковдун айттуусунда)

Аксаткын Иманалы кызы Қубаттын уулу Қулмырзага ашық болот. Аксаткын кыпчак уруусунан, Қулмырзанын атасы Бек найман, энеси кыпчак экен.

Ошентип Аксаткын кызга Қулмырза жээн экен. Бул мындан 100–200 жыл чамасында мурун болгон иш.

Аксаткын:

— Ата бир задин¹ Бек Найман, досум,
Чакмагың болот, кош бычак, досум,
Эне бир задин сарт кыпчак, досум.
Сыпа бир мата кызыл кур, досум,
Сыпайы өскөн Мырза уул, досум.
Кытайы жоолук кызыл кур, досум,
Кылапат жигит Мырза уул, досум.
Өйүз-өйүз өрт албай, досум,
Өрт алган жерге мал салбай, досум.
Чынжырлуу темир коргондо, досум,
Экөөбүз ашық болгондо, досум,
Ал бир баар жаз эле, досум,
Жалама айран аз эле, досум.
Куурай бир терип чыгайын, досум,
Үрдачы аван² угайын, досум.

¹ Çàäè – өзүй ең өддөн.

² Ääàí – 1 айын.

Алтындан алкак, жез сырга, досум,
Алыстан көрсөң кол булга, досум,
Кол булгасаң биз мында, досум.
Кызыл гүл лала¹ толо элек, досум,
Кызыксан ашық бололу, досум.
Мингенин буудан көк кашка, досум,
Канжығаң кайыш ак тасма, досум.
Саймалуу калпак, сары шым, досум,
Саякта барбы таанышын, досум.
Кештелүү калпак, сары шым, досум,
Кесекте² барбы таанышын, досум.
Булгаары токум, буурул ат, досум,
Бултара чапсан өр болот, досум.
Бурулуш жайда биздин үй, досум,
Буруп бир өтсөң не болот, досум.
Коён боз кулак боз аттай, досум,
Коктулай чапсан не болот, досум.
Комуздан ичке биздин бел, досум,
Колтуктап жатсан не болот, досум,
Адырдагы коёнду, досум,
Атып бир өтсөң не болот, досум.
Алмадан жыттуу койнум бар, досум,
Жатып бир өтсөк не болот, досум.
Жатпай бир өтсөң кэ болот, досум.
Медиян чөлдө не турат, досум.
Безбелдек байлан, суксур ат, досум,
Беш көкүл чачым кулпурат, досум.
Кулпурган чачты сылан өт, досум,
Бейпаян жигит Мырза уул, досум,
Бир келип алым сурап өт, досум.
Карай бир көлдө не турат, досум,
Кашкалдак байлан, суксур ат, досум,
Кара бир чачым кулпурат, досум.
Кара бир чачты сылан өт, досум,

¹ Еә ёә – æî î âàçûí .

² Еâñðê – óðóóí óí àðûí .

Кайрыкер досум, Мырза уул, досум,
Кайрылып алым сурап өт, досум.
Кубаттын уулу Кулмырза, досум,
Чөнтөгүң толгон пул Мырза, досум.
Ычкырың папик¹ кырк муун, досум,
Ышкыман кетпейт Мырза уул, досум.
Кубаттын уулу Кулдаяр, досум,
Кудайдын досу шумдай ай, досум.
Боз аттуу киши көрүнсө, досум,
Болжошкон жарым деп турам, досум.
Боз аттуу киши болбосо ай, досум,
Тулку бир боюм жерге урам, досум.
Кара аттуу киши көрүнсө ай, досум,
Кайым айткан жарым деп турам, досум.
Кара аттуу киши болбосо, досум,
Как тебөмдү жерге урам, досум.
Чакмагың болот куурасам, досум,
Уйкум бир келбейт оонасам, досум.
Аташым жигит салтанат, досум,
Кийген бир тонуң ак манат, досум,
Ак уруп жатып дак² калат, досум.
Сарайдан чыккан сарт уул, досум,
Сагынсам келбейт Мырза уул, досум.
Арс ичик кийсен diligей, досум,
Азанда чыктың желбегей, досум,
Азанда чыксан кел бери, досум.
Түлкү ичик кийдин diligей, досум,
Түндөсү чыктың желбегей, досум,
Желбегей чыксан кел бери ай, досум.
Укурук сүйрөп жылкы айдал, досум,
Урматы кайсы оюндун, досум.
Кымыз бир ичпей кыз кучпай³, досум,
Кызыгы кайсы оюндун, досум.

¹ Ы ай ёе – -а-и-и, +а+и-и ى әәи өңөи әә.

² Аәе әәәәә – аеёаңиң әәи әи әә әәәә.

³ Еօ÷и әе – еօ÷әәօաաә.

Ак-Жунус ылдый чандаттын, досум,
Ашкере сулуу мен турсам, досум,
Алейне сулуу тандаттын, досум.
Көк-Жунус ылдый чандаттын, досум,
Көрүнө сулуу мен турсам, досум,
Көркөм бир сулуу тандаттын, досум.
Мырза уул эмес молдо уул, досум,
Эки бир көзүм жолдо уул, досум,
Аташым жигит салтанат, досум,
Ак уруп жарың дақ калат, досум,
Саймалуудан сарт өттү ай, досум,
Экөөбүз ашык болгондо, досум,
Ал бир баар жаз эле, досум,
Жалама айран аз эле, досум,
Эл энкейип көчкөндө, досум,
Энекем үйүн чечкенде, досум,
Биз суу бойлоп барып конгонбуз, досум,
Мен себил калган сеп жайып, досум,
Үлкү түшкөн үй жайып, досум,
Мен кереге жайып, уук улап
Турат әлем гүл бурап, досум,
Мен ашканы түрүп, чий калап, досум
Адамдын ичин куйкалап, досум,
Айылдан чыктың гүл бурап, досум,
Сен жогортор келдин жорго боз, досум,
Дорго боз минип жок сурап, досум,
Жоготкон жогун айтканда, досум,
Энекем айтты ат ал деп, досум,
Эки бир жагым карасам, досум,
Илгенчи¹ бала жок экен, досум.
Атынды алыш байларда, досум,
Жылоондон кармарда, досум,
Сүйөнүп түштүң мен жакка, досум.
Мен шойкомун шондо билгемин, досум,
Мыйыгымдан күлгөмүн, досум,

¹ Э ёддай ÷ è (yðððay ÷ è) – æöi øi i ÷ ö áæøä.

Мен назарыма илгемин, досум.
Мен кайрылып эшик ачарда, досум,
Кабыргамдан кармадын, досум.
Энекем как баш билет деп,
Кайкалап барып токтодум, досум.
Сүйрөп бир кийиз саларда, досум,
Сүбөөмдөн кармадын, досум.
Мен сүйрөлүп барып токтодум, досум.
Байтал бәэниң бал қымыз, досум,
Кулан бәэниң курч қымыз, досум.
Қытайдан келген қыр аяқ, досум
Қырмачы қырган сыр аяқ, досум.
Илеби жука сары аяқ, досум,
Энекем куйду мен сундум, досум,
Бармагым баса кармадын, досум,
Кара бир көздөн жаш чыкты ай, досум.
Сен аттанып кеттиң бел жакка, досум
Мен чакырып алдым бер жакка, досум.
Күндүзү келбей түндө кел, досум,
Аттуу келбей жөө кел (бир), досум.
Экөө бир келбей бирөө кел, досум,
Кокту бир менен келбегин, досум,
Койчуман күлдар жүрүүчү, досум,
Коктулай шоокум салбасын, досум.
Жылга бир менен келбегин, досум,
Жылкычы күлдар жүрүүчү, досум,
Жылгалай шоокум салбасын, досум.
Оң капшыт менен кирбегин, досум,
Атакемдин үч түлөк болгон күшү бар, досум,
Этегин тийип калбасын, досум,
Шыркырап дабыш бербесин, досум.
Уйкусу каткан атам бар, досум,
Сүрүп бир шоокум салбасын, досум.
Коломто менен келбегин, досум,
Өзүмдөн кичик синдим бар, досум.
Түн ортосу болгондо, досум,
Туураланып кетүүчү, досум,

Анын балтырын басып албагын, досум.
Бакырып шоокум салбасын, досум.
Эми сен кой аралай качпагын, досум,
Коншунун уулу Конурбай, досум,
Катуу бир чаап койбосун, досум.
Аташым жигит салтанат, досум,
Ак уруп жарың дақ калат, досум.

Эми Аксаткын менен Мырза уулдун бирге жаткан түндөрү. Экөө бирге уктап жатканда, Аксаткын чочуп ойгонуп кетти.

Аксаткын:

Абада торгой сайрады, досум,
Таң атканга окшойду досум,
Козголчу менин койнумдан, досум.
Короодо койлор бышкырат, досум,
Козголчу менин койнумдан, досум.
Сопу атам азан чакырат, досум,
Таң атканга окшойду, досум,
Козголчу менин койнумдан, досум.

Мырза уул:

—Абада торгой сайраса, жаным,
Ач туруттай жолуксун, жаным,
Козголбайм сенин койнуңдан жаным.
Короодо койлор бышкырса, жаным,
Ач берүгө жолуксун, жаным,
Козголбайм сенин койнуңдан жаным.
Сопу атаң азан чакырса, жаным,
Кой оору дартка жолуксун, жаным,
Козголбайм сенин койнуңдан, жаным.

Аксаткын:

Кош камчы тиет сооруңа, досум,
Козголчу менин койнуман, досум.
Кош бычак кирет бооруңа, досум,
Козголчу менин койнуман, досум.

Ошо тапта сырттан бир киши кирип келип Кулмырзаны бычак менен бир уруп өлтүрөт. Өлтүргөндөн кийин Аксаткын арс ичигин колтуктап, түлкү ичигин чүмкөнүп алыш, эшикке чыкты да Кулмырзанын тушунда туруп ыйлады.

– Эчки бир жеген әрмендей, досум,
Энди эле болдум шермендей, досум.
Кыр-кырда басып ыйлайын, досум,
Кылыгынды сыйлайын, досум.
Ой-ойдо басып ыйлайын, досум,
Арбагынды сыйлайын, досум.
Өзөлөнүп ыйларга, досум,
Өз алган жарың мен эмес, досум.
Кызырканып ыйларга, досум,
Кыз алган жарың мен эмес, досум.

Мырза уулдун өлүгүн эшикке чыгарып, жылаңач таштады. Аксаткын өлүгүн көрүп дагы үн салды:

– Үй айланып карасам,
Түлкү ичик жатат жени жок.
Там айланып карасам,
Мырза уул жатат жаны жок.
Алапар итиң кабаган,
Кубат байдын айлына,
Азанда барды чабаган.

Анан кийин кыз атасы калкты чогултту да Аксаткынга: – Балам, сен Кулмырзага мынча күйүп ыйладың балам, мен тобуман улан жыяйын, каалаганындын атын Кулмырза коюп берейин. Калкымдан улан жыяйын балам, каалаганынды Кулмырза коюп берейин – дейт.

Аксаткын:

– Калкымдан улан жыйгандай, ата,
Кайыбас карала каймал мен эмес, ата.

Кайыта турган кара ала атан сен әмес, ата.
Тобумдан улан жыйгандай, ата,
Токтобос тору ала байтал мен әмес, ата.
Токтото турган тору ала айғыр сен әмес, ата.
Менин Кулмырзам өлсө күп болот, ата.
Таежеси Аксаткын өлсө, жуп болот, ата,—
деп Аксаткын өзүн бычак менен бир коюп өл-
түрдү.





І ОӘҖА ОӨЁ

(*Анаргүл Тажибаеваның айттуусунда*)

Илгерки убакытта Мурза уул деген жигит Ак Саткын деген женесине ашық болип, әкөнүн бир бирине кошкон ырлары:

Ак Саткын:

Атаны жигит, Мурза уул, досум,
Эки эле көзүм жолдо бол, досум,
Атандин зади* қан қыпчак, досум,
Энендин зади бек найман, досум,
Ыңшқында күйдүм бей арман, досум.
Карабап чакмак кош пычак, досум,
Атандын зади* қан қыпчак, досум,
Энендин зади бек найман, досум,
Ышқында күйдүм бей арман, досум.
Аттуу бир келбей жөө келгин, досум
Экөө бир келбей бирөө кел, досум,
Жаманды жолдош қылбай кел, досум.
Айгыр боз атын минбей кел, досум,
Аз나п доош қылбасын, досум,
Атакем туйуп албасын, досум.
Кулундуу бээн минбей кел, досум,
Чынырып доош қылбасын, досум,
Энекем туйуп албасын, досум.
Жаманды жолдош қылбай кел, досум,
Жанына пычак салбай кел, досум.
Булгаары токум буурул ат, досум,
Тулпарды чапсан өтер болот, досум,

Бурулуш жерде биздин үй досум,
Бурулуп кетсөн не болот досум.
Кашкары токум кара ат, досум,
Кайтара чапсан өтер болот, досум.
Кайрылыш жерде биздин үй, досум,
Кайрылып кетсөн не болот, досум,
Кайрылбай кетсөн көй болот, досум.
Мурза уул келе жатканда досум,
Ашкана тартып чий қалап, досум,
Турат бир әлем, сен келдин, досум,
Адамдын ичин куйкалап, досум.
Кереге жайып көз бурап, досум,
Келиниз деп сыр сурап, досум,
Эшикке келип түшкөндө, досум,
Жүгүрүп атың байларга, досум,
Әргенчи бала жок экен, досум.
Жүгүрүп атың мен алдым, досум.
Әңкейип эшик ачарга, досум
Женекем үйдө жок экен, досум.
Әңкейип эшик мен ачтым, досум
Әмчегим әзе кармадын, досум,
Әңкейе түшүп шүк болдум, досум.
Сүдүрөп* килем саларга, досум,
Әнекем үйдө жок экен, досум,
Сүдүрөп килем мен салдым, досум.
Сөөгүм камтый кармадын, досум,
Сүйөнө түшүп шүк болдум досум.
Кырмачы кырган сыраяк, досум,
Илеби жука кара аяк, досум,
Байтал бир бәэниң бал қымыз, досум,
Кулан бәэниң қурч қымыз, досум,
Әнекем куйду мен сундум, досум.
Сунуп бир турган убакта, досум,
Бармагым баса кармадын, досум
Бармагымдан кара бир кочкул кан
чыкты досум,
Кара бир көздөн жаш чыкты, досум.

Мурза уул ушул күнү жатат.

Ак Саткин:

Тан атканга окшоду уул ай,
Сопу акем азан чакырат уул ай.

Мурза уул:

Сопу акең азан чакырса жеңе, ай,
Көк жөтөл дартка жолуксун жеңе, ай.

Ак Саткин:

Короодо койлор маарашат уул, ай,
Тан атканга окшоду уул, ай.
Турчу эми койнумдан уул, ай,
Тартчы билек мойнумдан уул, ай.

Мурза уул:

Короодо койлор маараса, жеңе,
Ач берүгө жолуксун, жеңе.
Турбаймын сенин койнундан, жеңе,
Тартпаймын билек мойнундан, жеңе.

Ак Саткин:

Кызыл бир чарчы, кызыл кур,
Кызыктуу жарым Мырза уул.
Сары бир чарчы, сары кур,
Сагынган жарым Мырза уул.
Тур-тур десем, уй турат уул ай,
Уйдан да жаман эженсің уул ай.

Мурза уул:

Тур-тур бир десе, уй турса жеңе,
Уйдан да жаман әмесмин жеңе,
Уяндыгым әмеспи жеңе.

Ак Саткин:

Коп, коп бир десе, кой кобот* уул ай,
Койдон да жаман эженсің уул ай.

Мурза уул:

Коп, коп бир десе кой копсо, жене,
Койдон да жаман әмесмин, жене,
Көнүлдөгүм әмесби жене.

Ак Саткын:

Көк челек толгон көчө* бар уул ай,
Көчөдөн ич да кете бер уул ай.

Мурза уул:

Көк челек толгон көчө бар, жене,
Көчөндү ичип нетейин, жене,
Көнүлүм тапкын кетейин, жене.

Ак Саткын:

Ак чөлек толгон айран бар, уул ай,
Айранды ич да, кете бер, уул ай.

Мурза уул:

Ак чөлек толгон айраның, жене,
Айраның ичип нетемин, жене,
Алымды сура кетемин, жене.

Кишилер келип, Мурза уулду Ак Саткындын койнунан тутуп өлтүрөт. Өлгөндөн кийин анын кунун пыча албай үч күн турат. Анда Ак Саткын анын кунун мен өзүм пычып берем дейт:

Айыбың алтымыш тилла,
Кунун жұз досум,
Аяғың шаар, башың биз досум.
Чын ашық жар өлөт дейт, досум,
Чымчыктар сайрап калат дейт, досум.
Чынар терек болот дейт, досум,
Чырмалып өсүп чыгат дейт, досум.
Кулмурза өлсө күп болот, досум,
Ак Саткын менен жуп болот, досум,

Сары атына жүк болот, досум! – деп Ак Саткын пычак менен өзүн өзү как жүрөккө сайып, өлүп алат.

АЕДУІ Н^а ЧА^а ДА^а О⁻ Ø⁻ І А⁻ ДІ^а Е^а Д:

Зади – теги.

Судырөп – сүйрөп.

Коп – тур.

Көчө – көжө (суюк аш).





АЕҢАӨЕҰГ І АІ АІ ЕОЕІ ӨДÇА¹

(Каратегиндик кыргыздарда айтылган варианты
(Тажикстан, Жергетал району)

|

Экөвүз экөв болголу, досум,
Экөвүз атка конголу, досум,
Авал бир баар жаз эле,
Адыр-түз лала саз эле, досум,
Жазыбыз жаны болгондо, досум,
Жалама айран чыкканда, досум,
Кулмырза – өзүн, Саткын – мен, досум,
Кумары болуп таптың сен, досум,
Бой жеткен кезим буралып, досум,
Боз жигит әден сыланып, досум,
Айылга келсөң ар качан, досум,
Айбыгып жүрөк уялат, досум.
Байланув атың чеччүвсүн, досум.
Батына албай кетчүвсүн, досум.
Ырдаган довшун үкчумун, досум,
Ыргалып үйдөн чыкчумун, досум.
Айылдың үстү ак мойнок, досум,
Ак мойнок ылдый түшчүсүн, досум,
Айран куйсам иччүсүн, досум,
Кыштовдуң үстү қыран бел, досум,
Қыран бел ылдый түшчүсүн, досум.
Кымыз бир куйсам иччүсүн, досум.

¹ АЕ. І оғең ааада. Үе е÷е – оі оð еаі ÷е. – О., 1982.

Сыртымдан сүйүп сен жүрдүн, досум,
Сызылып күйүп мен жүрдүм, досум.
Алыстан сүйүп сен жүрдүн, досум,
Астыртан күйүп мен жүрдүм, досум,
Айылга келсөн кетпейсин, досум,
Ак Саткын кызды эстейсин, досум,
Айласын таап жетпейсин, досум,
Коровго келсөн кетпейсин, досум.
Көрүнөө мени эстейсин, досум,
Көнүлүн тартат жетпейсин, досум.
Азада¹ боюн тарайсын, досум,
Адырдан тиктеп карайсын, досум.
Кыргыйдай боюн тарайсын, досум,
Кырандан тиктеп карайсын, досум.
Алтындан түймө бүчүндөн, досум,
Айталбай сырын ичинден, досум,
Торгойлор сайрап шанданып, досум,
Топ айыл көчтү камданып, досум.
Булбулдар сайрап шанданып, досум,
Бул айыл көчтү камданып, досум.
Атакем кеткен журт чалып, досум,
Агайым кеткен күш салып, досум.
Баштаган көчтү әнекем, досум,
Ортосу көчтүн женекем, досум,
Кийини көчтүн мен әдем, досум,
Астыңы төвөм бакырчаак, досум,
Арткы төвөм тартынчаак, досум.
Орто жери нар тайлак, досум,
Нар тайлак жүгү овуптур, досум,
Ондошуп койсон совуттур, досум,
Овгон жүккө карабай, досум,
Оолжуй бир карап өтөөрдө, досум,

¹ Аçääà – ê°ðê°í , ñóéóó. Áóë ñ°ç äà ðàæèé èéèé – «î çî äà» ðàçä, äðóó, êî îç, ñóéóó, ðàðñí àéäé, æääñí àðóó, æñéäñç-äðóó ääääí ñ°çží °í . Аçääà ääääí ñ°ç êúçäàðäñí àðñ éàòàðñ äà
æî èóäà áäðä.

Жыгылган жүккө карабай, досум,
Жылмая карап өтөөрдө, досум.
Арканым алыш тартып бер, дедим,
Атанга жүгүм артып бер, дедим,
Ашыглық сырын айтып бер, дедим,
Ата-энем жокто кайтып кел, дедим.
Арканым алыш тартыштың, досум,
Атанга жүгүм артыштың, досум,
Жүктөшүп жатып жүгүмдү, досум,
Жүзүмө көзүң тигилди, досум,
Төвлөрдү тартып мен кеттим, досум,
Дөбөнү ашып сен кеттин, досум,
Улув-Чат конуш жерибиз, досум.
Үшкүрөт мендей тенинiz, досум,
Таш-Булак конуш жерибиз, досум.
Дак¹ болуп мендейт тенинiz, досум,
Ак өргөө тиктик белеске, досум,
Алагды болдук элеске, досум,
Керилип басат энекем, досум,
Кереге жаят женекем, досум.
Айылдын көркү энекем, досум,
Ашкана тутат женекем, досум,
Дүрбөлөн бүтүп әл конгон, досум.
Айылдын асты дөбө әде, досум,
Дөбөдө жыйын көп әде, досум.
Жогортон келдин жок сурап, досум,
Жорго боз минип гүл бурап, досум,
Жолуккан әлден геп сурап, досум.
Тувурдук тутуп, чий калап, досум.
Турат бир эдек жарданып, досум,
Коровдон келдин кой сурап, досум,
Адамдын ичин куйкалаپ, досум,
Астында атың булкунат, досум.
Атакем чыкты жай сурап, досум,

¹ Аàе – і ó¢, èàéáÛ, èàí à, Üçà. Аóе ñ°ç öàæèê öèëëí èí – «äî á» äâââí æî áî ðéó і ààí èäââè ñ°ç¿í óí .

Атакем айтты түшкүн деп, досум,
Түшүп бир кымыз ичкин деп, досум,
Элендеп атам карады, досум,
Эшикке келип түшкөндө, досум,
Атынды алып байлаарга, досум,
Алдына кийиз шайлаарга¹, досум.
Элгенчик² бала жок экен, досум.
Атамдан ымдат³ болду әде, досум,
Атынды алып байладым, досум,
Алдына кийиз шайладым, досум.
Элгенчик бала мен болдум, досум,
Әбин бир тапкан сен болдун, досум.
Айлыма келген мейман деп, досум,
Атамдын атын сыйлаар деп, досум,
Кыз дагы болсом кызмат деп, досум,
Колумдан келген ызат деп, досум,
Астындан атың мен алдым, досум,
Астыртан тиктеп сен калдын, досум.
Кантарып атың байлаарда, досум,
Кабыргам катув кармадын, досум,
Кайкалай түшүп тек болдум, досум,
Кантээр экен деп койдум, досум,
Энилип эшик ачаарда, досум,
Эмчегим эзе кармадың, досум,
Элиме келген мейман деп, досум,
Эниле түшүп тек болдум, досум,
Эсирген экен деп койдум, досум,
Сүйрөп бир килем салаарда, досум,
Сүбөөмдү сүрө кармадын, досум,
Сүйлөбөдүм шүк болдум, досум,
Сүйгөнүм үчүн тек койдум, досум,
Сүйкөнөр кези деп койдум, досум.
Төргө чыгып отурдун, досум,

¹ Øàééëä – éäì áíî, áäýðäíî (ééééç ñäéÜí éäì áíî)

² Yéäáí ÷éé/ ýéäáí ÷éé – êÜçí àò êÜéóó÷ó æàø áäéä

³ Üí áäö – áäéäè, éøäàäöäö, Üí áíî

Толгонтуп көнүл толтурдун, досум,
Энекем өйдө турду әми, досум,
Женемди кымыз күй деди, досум,
Ак Саткын туруп сун деди, досум,
Оогандан¹ келген он аяқ, досум,
Он аяктын ичинде, досум,
Илаби² жука сыр аяқ, досум,
Кытайдан келген қырк аяқ, досум
Қырк аяктын ичинде, досум,
Илаби жука сыр аяқ, досум,
Кызылдан боёк жылма аяқ, досум,
Байтал бир бәэниң бал кымыз, досум,
Кунан бир бәэниң курч кымыз, досум,
Женейим қуйду мен сундум, досум,
Жагалмай күштай умтулдун, досум,
Бал кымыз сунуп жатканда, досум,
Бармагым баса кармадын, досум,
Бармактан бачым канн чыкты, досум.
Байкабай қылдың курчтукту, досум,
Басынгандан шүк болдум, досум,
Шоктугун шондо билгемин, досум,
Шондо көзгө илгемин, досум,
Тескери карап күлгөмүн, досум.
Камчынды алыш сен турдун, досум,
Калпагың алыш мен турдум, досум,
Калпагың кагыш кийгиздим, досум,
Кантарган атың мингиздим, досум,
Саткынды шондо сүйгүздүн, досум,
Санаага салыш күйгүздүн, досум.
Аркамда чачым тизилип, досум,
Астында турдум сүзүлүп, досум.
Карызың барбы Саткында, досум,

¹ Түйәй аяқ – Абай – Әбәй еңбая.

² Еең – ўйдай (аоё аядаңаң нөңө өдөй аяқ еңәй өдөй, айеңдай өңдөй аядаңаң өңөй өдөй аядаңаң өңөй өдөй аядаңаң). Аоё нөңө өңдөй аядаңаң «еңдай» аядаңаң нөңәй.

Карайсың мынча үзүлүп, досум,
Атыңдын башын бураарда, досум,
Ач бөрү сымал карадын, досум,
Куткарбас болду жаш жанды, досум,
Кызыгың кантып танамын, досум,
Кыялын кыздын камадын, досум,
Айылдан чыктың аттанып, досум,
Кылчан-кылчан карадын, досум,
Кыйла бир пикир санадын, досум.
Текийем¹ манат курадым, досум.
Женемден туруп сурадым, досум,
Женейим туруп шуну айтты, досум,
Мен шордувну мұнайтты, досум:
– Жорго боз минген шол болот, кыз ай,
Журттан сулув тандаган болот, кыз ай.
Құлқұтү минип жандаган болот, кыз ай,
Элден сулув тандаган болот, кыз ай,
Кубаттын увлу Кулмырза болот, кыз ай,
Чонтою² толгон пул мырза болот, кыз ай.
Арадан уч күн өтө әлек, досум,
Арага койдуң уч киши, досум.
Уч киши әмес бир киши, досум,
Көнбөгөн менин кол башым, досум.
Көндүрө койду шу киши, досум,
Болбогон менин боз башым, досум,
Болдура койду шу киши, досум.
Күптанда келдин жылгалап, досум,
Кундуздан бөркүн булгалап, досум.
Карангы келдин жылгалап, досум,
Кара бир бөркүн булгалап, досум.
Сув ылдый барып кенештик, досум,
Султан бир бойду тенештик, досум,
Өзөнду бойлоп кенештик, досум,
Өктөм бир бойду тенештик, досум,

¹ Өдөөеә – өдәөүү.

² Ҳұғыл – ғұғыл.

Дүйшөмбү күнү түнүндө, досум,
Түн кире элек күвгүмдө, досум,
Жұмабай тою болот деп, досум,
Жыыйылган жаштар калбайт деп, досум.
Кексе бир чалдар барбайт деп, досум,
Кәңүлүн әч ким салбайт деп, досум,
Ошол бир тойго кел дедин, досум.
Оюна албайт эл дедин, досум.
Убада-шертти бир кылдық, досум.
Убайсыз кечти гүл кылдық, досум.
Негедир көңүл тынгтан жок, досум,
Нечен ой баштан жылган жок, досум.
Кезегин күтүп кеп айттым, досум.
Кенешим уккун деп айттым, досум.
Кыздардын менмин тунугу, досум.
Жигиттин сенсисң сылығы, досум.
Чыр-чатақ болсо эл туят, досум,
Чар-тарап баары тен туят, досум,
Ордолув қызынын мана уят, досум,
Олтундуv¹ жигит сана уят, досум.
Топ-тобу менен мал алып, досум.
Топуга сузуп зар² алып, досум,
Корову менен мал алып, досум,
Куржунга шықап зар алып, досум.
Кудалап койгон жерим бар, досум,
Куварган кув баш теним бар, досум,
Атакем ач көз мал жандув, досум.
Агамдар болсо зар жандув, досум.
Адамды малга алмашты, досум.
Артымдан түшүп байлашты, досум,
Билишип калса кармашат, досум.
Бейсаат³ ажал жармашат, досум.
Экчелген жорго минели, досум,

¹ І ёðоі әðа – Ӯçәððoo, óýððoo, әáèéèðäàż.

² Ҫàð – àëðñí .

³ Аðéñàðò – ó÷óðñóç, êî êóñ, °ç óáàéòñññí äà ýì áñ.

Эл туйбас болуп жүрөлү, досум.
Карагер жорго минели, досум,
Калк туйбас болуп жүрөлү, досум.
Элге бир бұлук қылбайлы, досум,
Экөвүз шерттен жылбайлы, досум.
Калкка бир бұлук қылбайлы, досум,
Катув бир шерттен жылбайлы, досум.
Бурама көйнек¹ жолжолум, досум,
Булактын бою бοолжолум, досум,
Булакка ошол келбесен, досум,
Бурулгус болуп кеткениң, досум,
Бото көз қыздан кечкениң, досум.
Каламы көйнек² жолжолум, досум,
Кашаттын бою болжолум, досум,
Кашатка ошол келбесен, досум,
Кара көз қыздан кечкениң, досум.
Сүйсалып жондо олон чач, досум,
Сулув бир қыздар калем каш, досум,
Калем каш қызға келбеген, досум,
Кандай жандын бовру таш, досум.
Он сегиз ашты сиздин жаш, досум,
Той құнұ сени көрбесөм, досум.
Толкуп бир агар көздөн жаш, досум.
Алтын бир жаак, жез комуз, досум,
Атынды жоктоп күв айтам, досум,
Алыстап кетсен дуба³ айтам, досум.
Күмүш бир жаак, жез комуз, досум,
Күнүгө эстеп күв айтам, досум,
Көрүнбөй кетсен дуба айтам, досум.
Кыргызда сыпаа ким сендей, досум,
Кылымда күйгөн ким мендей, досум.

¹ А́аðдай ә े°е́и °ә – А́аéдьи ° े°е́и °е°дьи áéð ðéð

² Э́аéдай ү े°е́и °ә – े°е́и °е°дьи áéð ðéð. Эéááðè ðàæèéé ýééí áá
éóñòàðäüé æí é ı áí áí ı àððàäàí ेéðééé «éаéдай े» áäí àðàëäàí
àðà òñòéé ðí ááð + ûááðûé:ó æäí à ñí íää æí éó ı áí áí àð éáéñü
æáðäà ñàðûé:ó. Áí áäí , े°а́дьи ° àýéäàðäà े°е́и °ә өéééäà ðóðäàí .

³ А́аðа – ñаéдай . ðàæèéé ðéééé ääâé – «äöí » – ääâäí ñ°çä°í .

Олтундув жигит ким сендей, досум,
Ойротто күйгөн ким мендей, досум.
Кубаттын увлу курагым, досум,
Кудайым кошкон ынагым, досум.
Камчыңдын сабы дилдеден, досум,
Кадырлап жүрөк сыйлаган, досум,
Касыбыз болуп пайланган¹ досум,
Калкымда бардыр кыйла адам, досум.
Эәриндин кашы дилдеден, досум,
Эт жүрөк сүйүп сыйлаган, досум,
Эбин бир таппай пайлаган, досум,
Элимде бардыр кыйла адам, досум.
Дүйшөнбү күнү түнүндө, досум,
Түн кире элек күвгүмдө, досум,
Жұмабай тою болот деп, досум.
Женайым келәэр чакырып, досум,
Айтпасмын сырым ачылып, досум,
Чакырып келген женемди, досум,
Катув бир қагып кайтарам, досум,
Жүрөктүн мизин майтарам, досум,
Кәбүрүп женем күвлөнөр, досум,
Көп жеме айтып сүйлөнер, эосум,
Женекем кетет суз болуп, досум,
Жүрөктүн башы муз болуп, досум,
Женекем кетет мен үйдө, досум.
Жетип келгин аркы үйгө, досум.
Гүлдөгөн калың чарбактын, досум,
Курагы сенсің Кулмырза, досум.
Ачылган гүлдөй кыздардын, досум,
Ынагы сенсің Кулмырза, досум.
Такалув өтүк кийбей кел, досум,
Тырсылдал басып жүрбөй кел, досум,
Билбесин жер да басканың, досум,
Эшикти эпчил ачкының, досум,

¹ Ы аéеà – аäеñ. Нöçäжí оfäóñó – ў аé. Оäаæеè оëеëеí äââè
и аé – «èç, аäеóó» ääââí нöçäöí .

Жылга бир менен жылып кел, досум,
Жыла бир басып кирип кел, досум.
Келсен-келсен келип жүр, досум,
Жогорку жолго кирбей кел, досум,
Жогорку жолго сен кирсен, досум,
Аттан айтыр¹ минбей кел, досум,
Айтыр мал жаман келүвчү, досум,
Айылга жакын калганда, досум,
Азынаш доош кылувчу, досум,
Айылым туюп албасын, досум.
Төмөнкү жолго кирбей кел, досум,
Төмөнкү жолго сен кирсен, досум,
Төвдөн бувра минбей кел, досум,
Бувра жаман келүвчү, досум,
Коровго жакын келгенде, досум,
Буркурап доош кылувчу, досум,
Атамдар туюп албасын, досум.
Ашкана жактан келбей жүр, досум,
Өзүмдөн кичик синдим бар, досум,
Чачвагын² шондо илүвчү, досум.
Шалдырап доош кылбасын, досум,
Энемдер туюп албасын, досум,
Аттув келбей жөө кел, досум,
Экөв келбей бүрөв кел, досум,
Кулундув байтал минбей кел, досум,
Коровго шокум салбай кел, досум,
Койду аралап качпай кел, досум,
Койчулар туюп албасын, досум,
Көңшуна сырын айтпай кел, досум,
Өкөвүздүн бул ишибиз, досум,

¹ Аðððàí ððéäñð – аéäñð. Аðððäå-Öäë, Ы àì èððäå èéäåðè àò ÷ðäåðó, ðéäé ï ï ðäðñø æ. á. î þí àäð éå Çèðè æäéñéüí éåéäåí àèéðäí æñééñé ëóäçí ÷° àèððäéäé ì èí èéäåí. Î øî è ç÷çí àð àäååí ñõç æñééñí àäí èñéí àä èí èäí í ðéäåí. Yäðð éýýåå àèððäéäåí æñééñ àí èñí àí û àéðä åäí èí þøéäí. Аðé ñõç ðäæéè ðèééí àååè – «аððà» аú÷ñéäåí àäååí ñõçäöí àéñí åäí.

² Øà÷ååé – ÷à÷í àé.

Айылга дайын болбосун, досум,
Айыптар болуп калбасын, досум.
Колот бир ылдый жүрүп кел, досум,
Козголо басып кирип кел, досум,
Колотко атың коюп кел, досум.
Коёндон жапыз болуп кел, досум,
Жылгага атың коюп кел, досум,
Жыландан жапыз болуп кел, досум,
Жанына бычак салбай кел, досум.
Кулундув бәэни минбей кел, досум,
Кулунун жоктоп кишенейт, досум.
Үйүрдөн айгыр минбей кел, досум,
Үйүрүн жоктоп кишенейт, досум,
Жок сурал келген күнүндө, досум,
Атамдын түшкөн көз кыры, досум,
Андышат сени ар дайым, досум,
Ашық бир болдум жайында, досум,
Агамдар жүрөт пайында, досум,
Ашыктық күтүв ок экен, досум,
Армансыз киши жок экен, досум,
Кыз үчүн жигит күймөк бар, досум,
Кыйновду тартып жүрмөк бар, досум,
Илгертен калган салт ушул, досум,
Ышкыга салган дарт ушул, досум,
Ышкыга күйгөн Аксаткын, досум.
Ышкынын отун сен жактын, досум,
Пашайы төшөк астымда, досум.
Жаткан бир элем жамбаштап, досум,
Жаш башты жалаң ой қаптап, досум,
Капталдай басып жол салдын, досум,
Капшытты тилип кол салдын, досум,
Тувралай басып жол салдын, досум,
Тушумду тилип кол салдын, досум,
Кой-кой бир десем койбодун, досум.
Койнума карай сойлодун, досум,
Жалынган менен болбодун, досум,
Жаныма карай сойлодун, досум,

Тұлқу ичик кийип желбегей, досум,
Тұндесү келдин әлебей, досум,
Туюп қалды телегей, досум,
Арс ичик кийдин желбегей, досум,
Ашкере келдин әлебей, досум.
Андып қалды телегей, досум,
Жатат әдек кенешип, досум,
Султан бойду тенешип, досум,
Туруп кет десем турбадың, досум,
Турмак тұғұл укпадың, досум,
Тұн жарым сен уктадың, досум,
Үкмуштуу түштөр толгондон, досум,
Уйкумдан чочуп ойгондум, досум,
Эшикке келди бир шыбырт, досум,
Әчки мал бекен деп жаттым, досум,
Әч күмән қылбай тек жаттым, досум,
Коровго келди кош шыбырт, досум,
Козу мал бекен деп жаттым, досум.
Козголо койбой тек жаттым, досум.
Козулар десем киши эken, досум,
Коншуга дайын иш эken, досум,
Әчикилер десем киши эken, досум,
Әлиме дайын иш эken, досум,
Коюнду жайдың эрменге, досум,
Коровмо қылдың шерменде, досум,
Әчинди жайдың эрменге, досум,
Әлиме қылдың шерменде, досум,
Коровдо экөв кенешет, досум,
Кош камчы алып ченешет, досум,
Капшытта экөв кенешет, досум,
Кан жыттuv канжар ченешет, досум,
Кор болбой кетчи душманга, досум,
Калбачы мен деп бушманга, досум,
Тараза жылдыз батыптыр, досум,
Тан дагы әчак атыптыр, досум,
Чон әнем тұндук жол тартты, досум,
Овада жылан ышкырат, досум,

Колунду тартчы мойнумдан, досум,
Абада торгой сайраган, досум,
Адамдар жүрөт пайлаган, досум,
Коровдо койлор бышкырат, досум,
Кожо акем азан чакырат, досум,
Койчуман балдар туйбасын, досум,
Туюп бир калып урбасын, досум,
Жылгада жылкы дүбүрөйт, досум,
Жылкычы балдар құбүрөйт, досум,
Туюп бир калып урбасын, досум.
«Чон энен тұндук жол тартса, досум,
Көк жетөлгө жолуксун, досум,
Овада жылан ышкырса, досум,
Орокчуга жолуксун, досум,
Таң атмактан күн чыксын, досум,
Тар төшөктү талашып жан чыксын, досум,
Абада торгой сайраса, досум,
Ач қыргый илип алсын дейм, досум,
Коровдо койлор бышкырса, досум,
Ач бөрү тилип жарсын дейм, досум,
Кожо акең азан чакырса, досум,
Көк жетөл болуп сүзүлсүн, досум,
Жылгада жылкы дүрбесө, досум,
Тели¹ деп сойсун, үзүлсүн, дедин,
Тартпадын билек мойнумдан, досум,
Турбадың менин жанымдан, досум»
Эңкейип тиктеп тешиктен, досум,
Эки адам кирди әшикten, досум.
Кач-кач деп капшыт көтөрдүм, досум,
Качалбай капшыт алдырдың, досум,
Карчытка бычак сайдырдың, досум,
Чык-чык деп чийди көтөрдүм, досум,
Чыгалбай чийди алдырдың, досум,

¹ Өләе – әңүеңүі үі ғұл әңе. Әлі әәеәүй әеð օð ÷°і әәәәәі әә
әңүеңүі үі әжө әәі әңе ÷ңеðүәүі , өеðеðәі , әәеðеүәі , өеðөøөі ,
әжәðөі °е°ð . Өзөе ғұл әәе әәі әðаеðа.

Чыкыйга бычак сайдырдын, досум,
Босого бойлоп ыргыдын, досум,
Мойнуундан жерге шыргыдын, досум,
Кош камчы тииди совруна, досум,
Кош бычак кирди бовруна, досум,
Ичегин жерде чубалды, досум,
Иренин өчүп кубарды, досум.
Тур-тур деп тушту көтөрдүм, досум,
Турбай бир тушту алдырдын, досум,
Туш-туштан бычак сайдырдын, досум.
Эшикке карап ыргыдын, досум,
Гөндөбөгө шыргыдын¹, досум,
Ак үйүмдү жандадын, досум,
Ашканамды канададын, досум,
Көк үйүмдү жандадын, досум,
Көшөгөмдү канададын, досум,
Текеден кылган сары шым, досум,
Темгил ала кан кылдын, досум,
Телегей журтка даң² кылдын, досум,
Бугудан кылган сары шым, досум,
Будур ала кан кылдын, досум,
Мындағы журтка даң кылдын, досум,
Кокту бир ылдай сүдүрөттүн, досум,
Кош кабырган күдүрөттүн³, досум.
Өрүктөн бекен ээрин, досум,
Өчөшкөн бекен жәэнин, досум,
Кайындан бекен ээрин, досум,
Касташкан бекен жәэнин, досум,
Күш салған жерин Жекенди, досум,
Кулмырза өлүп калды деп, досум,
Кубатбай атаң кекенди, досум.
Ичегин калды иргеде⁴, досум,

¹ *Ө* үдәү – өөрөө, аәнәүө.

² Ааң – әәғәң, әөөәдә, әәөәөөүү.

³ Еңәң – өңөдә, нөңөңүү, өәөәәәіі оо

⁴ Еңәң – өңәң

Илгертен көвнүм бирге эде, досум.
Калпагын калды иргеде, досум,
Кадимтен көвнүм бирге эде, досум,
Такыян калды төрүмдө, досум,
Дараачы¹ тапчы көрүндө, досум.
Кара кыр башын күн чалды, досум,
Карчыга бовун ким чалды, досум?
Кара бет бейбак шум чалды, досум,
Кызыл кыр башын күн чалды, досум
Кыргый бовун ким чалды, досум?
Кыз кара бет шум чалды, досум,
Жетимиш баштув ак өргөө, досум,
Жетпей кетти таламга², досум,
Бир келбедин саламга, досум,
Алтымыш баштув ак өргөө, досум,
Азанда кеттин талаңга, досум,
Бир келбедин саламга, досум,
Кулмырза өлдү, хуп болду деп, досум,
Тенирим журтка даң болду, досум,
Алты адам келди жыйылып, досум,
Азиз жан калды қыйылып, досум,
Агамдар турду сүйлөшүп, досум,
Ар кимге ақыл үйрөтүп, досум,
Күл дөбө казып жашырды, досум,
Күйүттү шунтип батырды, досум,
Күйүп бир жаным калбады, досум,
Койгун деп эч ким барбады, досум,
Адамдар мендей айтабы, досум?
Азабын мендей тартабы, досум?
Күйгөндөр мендей айтабы, досум?
Күйүтүн мендей тартабы, досум,
Жоктошуп келди элинден, досум.
Жогорку айыл жеринден, досум,
Жоктошуп келип тапкан жок, досум,

¹ Аада-ұ – ææé, ðÚí ÷ðÚê.

² Өәєәі – ı é, ðèéäé, ı àéñàò, ðàéäàí .


Жоругу мана жаккан жок, досум,
Сурашып келди әлинден, досум,
Сумсайып калган жеринден, досум,
Сур дәбә казып тапкан жок, досум,
Атакен алыш топ атчан әлди,
Асылын сурал бүгүн да келди.
Өлтүргөн кимдер, өлгөн ким, досум?
Өлүгүн дөңгө ким көмгөн, досум?
Айтайын азыр калкына, досум,
Ачык бир болсун жалпына, досум!
Өлгөнүн бүгүн эл билсин, досум,
Өйдөтөн соккон жел билсин, досум!
Ажалың бүгүн эл билсин, досум,
Алыстан соккон жел билсин, досум?
Минген бир атың көк кашка, досум,
Көркөмү малдын бир башка, досум,
Көк атты элге кайтарсын, досум,
Күлпөтүн¹ издең келгендер, досум.
Күл дәбә казып антарсын, досум.
Күл дәбә казса табылат, досум,
Күлустөн жүзүн жаңырат, досум!
Кубатым канча ченейин, досум,
Кунунду бычып берейин, досум!
Алтымыш айып, кунун жүз, досум,
Аларга кошо сулув кыз, досум,
Кыз десе элин өзүбүз, досум,
Кун берген атам куврасын, досум!
Кун алган атан жыргасын, досум,
Адырда аркар бар дешет, атей²,
Атып бир келип сен салғын, атей!
Аркар бир гөшү³ ширин дейт, атей!
Сен туврагын мен жейин, атей!
Мен туврайын сен жегин, атей!

¹ Е̄э̄ӣ ө̄ – ө̄э̄, ө̄э̄ө̄ө̄ ń̄о̄ә̄.


² А̄ә̄ә̄ – ә̄ә̄ә̄ ў̄é.

³ Ә̄ө̄ – ў̄о̄. Ө̄ә̄ә̄ә̄ ө̄ә̄ө̄ө̄ – «ә̄о̄ө̄» ә̄ә̄ә̄ ń̄о̄çǟо̄

Эне айымдан¹ мен сулув, атей,
Мен тиийейин, сен алгын, атей,
Адырда аркар бар дешет, акей⁵,
Атып бир келип сен салгын, акей,
Аркар бир гөшүн шириң дейт, акей,
Сен туврагын, мен жейин, акей,
Мен туврайын сен жегин, акей,
Жене айымдан мен сулув, акей!
Мен тиийейин, сен алгын, акей!
Талаанын гүлү күбүлсүн, досум,
Тирүвлөр бизден түнүлсүн, досум.
Жигденин гүлү күбүлсүн, досум,
Жигиттер бизден түнүлсүн, досум.
Алманын гүлү күбүлсүн, досум,
Адамдар бизден түнүлсүн, досум.
Кулмырза өлүп күп болду, элим,
Ак Саткын менен жуп болду, элим.
Канжарды уруп Ак Саткын өлдү,
Күрбулук күчүн тургандар көрдү.
Ак шамшар салып Ак Саткын өлдү,
Ашыктын күчүн адамдар көрдү.



¹ *Айым* – эне. Бул сөз Орто Азиядагы «афгони» деп аталған әлдин тилиндеги ойим «эне» деген сөздөн. Сыягы, бул сөз илгерилгери эле жергиликтүү тилге синип, бара-бара мұчөгө айланып кеткен өндүү.



АК МАКТЫМ



«АÊ 1 АÊОÜ1 » АЕАÍ А ЭАЕÍ АÊ ÄÍ Í ĐÓ

Кыргыз эли сүйүп уккан «Бегарстан тайчы», «Он Бегарстан», «Отуз эки Бегарстан», «Тайчы», «Мактым» деген уккулуктуу, кайрыгы мунга толгон, угучуну бирде толкундатып, бирде муңайтып, бирде шерденткен классикалык күүлөрдүн жаралышына негиз болгон поэма – «Ак Мактым» поэмасы. Аталган поэма «Мактым»¹, «Мактым»², «Мактым сулуу»³, «Мактым сулуу Бегарстан тайчы»⁴, «Ак Мактым»⁵, «Тайчы, Ойчу»⁶, ж. б. вариантынын жана «Кыз Мактымдын арманы»⁷ деген ыр, жөө

¹ ЭДÓЕАÍ Üí ×. Аёðи àòî á àòüñí ääåû Öèë æäí à ääàäàèýö èí ñòèðòðòðи óí Èí èæçì àëëð öí í äöñö. Èí á. 1 378 1 9-ääí öäð. 1947-æñëü Èí. I èöðäàéí á I íí èæð ðæéí óí ää Öí èöði ðåaaâ Áää-ðäèí ääí æäçüí àëääí ;

² Èí á. 1 379 1947-æñëü Á. ×í ðí ääââ Í ø íáë. Nóçæå ðæéí-í óí Èñçüé Ööð ñ/ñí ääðèí ää æäøäâäí Áíñòíí íâ P èääøðäí æäçüí àëääí .

³ Èí á. 1 554 1 3-ääí öäð. Öí èüéëí ðèñö Í . Èðèñí á 1969-æñëü I íí èæð ðæéí óí óí Næëââà àòüñí ääåû èí èöði çäí æäøäâä Èäði ûðæå АЕÍ øäââââäí æäçüí àëääí .

⁴ Öí èüéëí ðèñö Ö. Ääåñðäéóí í á 1979-æñëü АЕæë ñí åöî çóí á èäðäðòðòðи Èí ø.-Ä°äº àéñëüñí ää æäøäâäí Í ðí çí àòî á I àòèñàèðäí æäçüí àëääí .

⁵ Èí á. 1 601 1 7-ääí öäð. I . Çóëí èäââæí âàðèäí öû Í ø íáë. Èäí èí ðæéí ó. Ööði ääé àðäëñðòðäû í óñèäëð 1 515, 731, 165 èí ääí ðäðëäðää ääð.

⁶ Èí. Èí áí àëëââ, АЕ. I öéäí ääââ. I àí èðëëë-éàðäðââéí àëë èñðäñçäâðä. – О.: Èñðäñçñòðí . 1966-æñë. /АЕäðââðäé ðæéí í óí Èàðø ñí åöî çóí ää æäøäâäí Èäí íàòî á Øàðèí öéí âäðèäí öû.

⁷ Öí áí èí èí I íëäí./x Ùââðí àëäðñí üí ýëë öí I äöê æñéí ääû. I öí I .

жомок, уламыш түрүндө жашап, Мактый сулуу жөнүндөгү элдик тарыхый аныздын учугун сактап келет.

«Ак Мактый» поэмасы боюнча алгачкы кенири изилдөөнү фольклорист окумуштуу, ф. и. к. Турдубай Абыракунов¹ жазган. Ал кыргыз, хакас, уйгур версияларын салыштыруу аркылуу сюжеттин жалпылыгын, айырмачылыгын анализдеген. Ошону менен бирге поэманын жаралуу, калыштануу доору, тарыхый чындык менен байланышы, идеялык багыты, композициялык түзүлүшү тарыхый-салыштырмалуу планда изилдөөгө алынган.

Поэмада XV–XVII кылымдардагы калмак кыргыздын ортосундагы карама-каршылыктарга байланыштуу окуя чагылдырылган. Муну тарыхта болгон окуя катары кароо талаш маселе. Калмактар менен кармаш Орто азия элдеринин далай эпикалык чыгармаларынын жааралышына өбөлгө болгон. Ошондой эле бирде кыргыздар, бирде калмактар үстөмдүк кылып, кыргын-сүргүн болуп турган убакта кыргыздын сулуу кыздарын калмактар олжолоп алыш кеткен убактар болгондур. Ушундай эле көрүнүш кыргыздар тарабынан да болушу мүмкүн. Жоокерчилик заманда мындай окуялар көп кездешкенин тарыхый маалыматтардан да окуп жүрөбүз. Ал тургай эки элди элдештириүүдө, өз ара келишим түзүүдө кыз тартуулашып турду салтка да айланып калган. Демек, Ак Мактый жөнүндөгү аныздын да тарыхый негизи бар болушу мүмкүн. Арада мезгил өз ролун ойноп, бул окуя көркөм чыгарма түрүндө, күүгө айланган дастан түрүндө бизге жеткен. Доордун белгилүү бир мезгилиинен баян этип, турмуш чындыгын сүрөттөгөн окуялар бара-бара мин бир өзгөрүүгө дуушар болуп, акырында

¹ О. АаәәӮðәәօі / Аә । аәөӮі / аәәәәé өңөәä°°. – О., «Еүð-аңчнðаі», 1983.

накта элдик чыгармага айланып калышы фольклордогу мыйзамдуу көрүнүш.

«Ак Мактым» жанры боюнча турмуштук поэма. Бардык варианттарда туруктуу мазмундук өзөк сакталган: Кыргыздын Байсары деген бай адамынын (же текстүү жердин) өтө сулуу, кырк кулач чачтуу Ак Мактым деген кызы болгон. Кыздын эки агасы, бир синдиши болот. Мактымдын жомоктогудай сулуулугу дубанга тарап, акыры калмактын Бегарттан (Асан паша, иниси Чинтайчи – Ю. Бостоновдо; Тайчы, Ойчу – Ш. Канаатовдо) деген тайчиси кызга ашык болуп, зордук менен алыш кетет. Кыз калмакка туткун болуп кетерин алдын ала түшүндө көрөт. Уч жыл (6 жыл) калмактын колунда жашап, эгиз уулду (эгиз кыз, эгиз уул) болгонго чейин Ак Мактым качып кете албай, туткунда жүрөт. Эркисиз, кордук турмушту башынан өткөрөт. Акыры амал менен (минген аты түрткү болуп) качып чыгып, артынан кууп келген ага-ини тайчыларды алдап, мал мүлкүн, балдарын, өздөрүн кошо уу дарыяга салдырып өлтүрөт. Өз жерине келип-сүйгөн жигитине турмушка чыгат. (М. Зулпиеевде Ак Мактым менен күйөөсү тайчинин куу башын тээп, сөөктүн сыныгы бутуна кирип өлүшөт). Айтуучулар тарбынан мына ушул салттуу, туруктуу сюжет айрым гана кошумча, алымчалары менен айтылат.

Поэмалык сюжетиндеги эпикалык жанрда сейрек кездеше турган эки мотивге токтоло кетели. Биринчиси полиандрия (көп күйөө күтүү же бир аял менен бир нече эркек бир туугандар жашоо) деген коомдук көрүнүш орун алган. К. Жоошибаев менен Ш. Канаатовдун варианттарында эки бир тууган калмак тайчынын экөө тен Мактымга үйлөнөт. Ю.Бостоновдун вариантында иниси да Мактымдын жакшы көрүп калгандыктан агасы жокто Мактымдын койнуна жатып алары ачык айтылат.

Полиандрия (бир аялдын көп күйөө күтүүсү же бир нече эркек бир туугандар бир аял менен жашоо) институттарынын пайда болушунун тарыхый, демографиялык, социологиялык, экономикалык, ал турсун жеке мүнөздөгү себептери бар. Кээ бир изилдөөлөрдө экологиялык, социалдык-экономикалык өтө оор шарттагы жашоо образ да адамдардын көз карандылыгын катуу (чучукка жеткендей десе да болот) сезүүгө мажбурлап, кызгануу сезими, эки тараптын агресивдүү мамилеси басандап калат деген ойлор айтылып, ага мисал катары полиандрия, полигамия, левират, сорорат институттарынын Тибетте XX кылымдын ортосуна чейин сакталып келгенин айтышат¹. Тибетте полиандрия көбүнчө бир туугандык формада б.а. бир канча эркек бир туугандар бир аялга үйлөнөт. Биринчи чон агасы үйлөнөт. Андан кийин кийинкилери жашына жараша улуулата үйлөнөт. Үй-бүлөнүн башчысы, балдардын атасы деп эн улуусу эсептелет. Бул негизинен бийик тоолуу, экономикалык оор шартта жашаган Тибеттеги эл үчүн үй-бүлө менчигинин, эптең топтолгон каражатынын бөлүнүп, майдала-нып кетпешине байланыштуу сакталып, али да өз күчүндө сыйктанат.

Полиандриянын тарыхый пайда болуу мезгилиин алгачкы коомдук түзүлүштүн тушунда, группалык нике күтүү мезгилиnde, матриархат доорунда деп түрдүү пикирлер айтылып жүрөт. Демек, «Ак Маттымда» поиандрия институтунун (ага-ининин Маттымга үйлөнүшүнүн) орун алышын тарыхый катмарлануу аркылуу фольклордук чыгармадан орун алган деп айтууга негиз бар. Анткени элдик көркөм чыгармалар адамзат тарыхындагы түрдүү көрүнүш-

¹ Ні öөдөй ай өнөөдөр 1 ай 1 ай Ачөө. І . І ай. 1975; Энөөдөр 1 ай өөдөйдөдә Айнөөдөр 1 ай Ачөө. 0 . І. Оай өдөдөй ай Ачөө өөдөдөр. І 1-ай 1 ай Ачөөдөр. І ай. 1972; Ое 1 ей 1 айнөөдөр А. «Оеаадо»: өдөдөдөй 1 ай 1 ай Ачөөдөр. – І . 1958.

төрдү өз боюна синирип, әч кандай рамкага салынбай, кайсы бир туруктуу мыйзамга баш ийбей, эркинче жаралып, өзгөрүлүп, толукталып отурат эмеспи.

Экинчиси поэмадагы өз баласын өлүмгө кую мотивинин келип чыгышы. Мактымдын образы – туткунга түшкөн, эркинен ажыратылган, аялдык ар намысы кордолгон миндеген кыздардын жалпыланган образы. Баскынчыларга каршы күрөшүү, качан да болсо, кандай айла колдонуп болсо да эркиндикке чыгуу идеясы алардын иш аракетине синирилген. Багынбастыкты, чечкиндүүлүктү, эркүүлүктү идеялизациялоо «Ак Мактым» поэмасынын негизги идеясын көрсөтөт. Мактым аргасыз туткун болуп, «олжо катын», «туткун», «кулагыңды кессем кунун жок» деп кордолгон абалы менен келише албай, дайыма өз элине кетүүнүн аракетинде болот. Акыры энелик милдетинен баш тартып, эркиндикке чыгуу, туткундан кутулдуу, өз эли-жерине кетүү сезими биринчи планга чыгат. Душмандан төрөлгөн бала акыры элине каршы жоо болорун, акыр түбү душмандын тукуму экенин эске алып, канчалык оор болсо да балдарын өлүмгө кыйят. Экинчиден балага караса әч качан кордуктан кутулбасын түшүнөт. Мына ушундай татаал психологиялык абал «Жаныл Мырза» эпосунда да (М.Мусулманкуловдун вариантында) бир топ курч берилген.

Кетейин десе айла жок,
Баласы жүрөт тамтаңдал...

* * *

Алайын десе эр Жаныл,
Акыры артын ойлонот.
Албайын десе арман көп,
Баласына толгонот...

* * *

Ботодой боздоп эр Абыл
Женеке деп жалынып,
Жалынганга болбоду
Ачуусу келген кыз Жаңыл
Баласы менен Абылды
Кабаты менен жайлады.

Белгилүү окумуштуу, ф.и.д. Р. З. Кыдыраева «Жаңыл Мырза» эпосунун вариантындағы ушул көрүнүштү салыштырып, «Как видно, одно и то же явление в различных вариантах истолковывается по разному, что зависит от времени, места и среды, накладывавших свой отпечаток на создаваемый эпос, ибо эпос, творимый в различные времена людьми, находившимися на различных ступенях общественного развития, не мог не отразить в себе все эти пройденные ступени»¹, деп туура белгилеген. Ошондой эле мындай жагдайды (өз баласын өзү өлүмгө кыйган) эпикалык чыгарма жаралган доордун катаал учуру талап кылгандыр. Ушундай чечкиндүү иш аракеттер жеке адамдын гана эмес, бүтүндөй элдин тагдырын чечкен, калыптанып калган системага өзгөртүү киргизген учурлар бар. Ошентип, Мактымдын, Жаңыл Мырзанын өз балдарын өлтүрүшү көркөм чыгармада өзүнчө жүктү көтөрүп, көркөм функцияны аткарып, трагедиялуу фон түзүп турат.

Сөзүбүздүн акырында көлөмү жагынан чакан, сюжети жөнөкөй түзүлгөн «Ак Мактым» поэмасы кыргыз әли басып өткөн тарыхый доордун, опурталдуу, коогалуу турмуштун көркөм элеси, элдик көркөм эстетикасы деп айтар элек.

Жыйнакка М. Зулпиеевдин, Ю. Бостоновдун вариантын киргиздик.

¹ Д. Җ. Еңәүілдәлдә. І аðі аі 1-ї 1 ýöө-âñеèä 0ðäæèöèè а ўї 1 ñä «Æà¢üé 1 ûðçä». – О., 1960 а. №. 19.



«АӘ І АӘӨӮІ »

(М. Зулпиеевдин айттуусунда)

Кыргыз элинде Байсары деген бай өтөт. Ал малга көзү тойбогон, ач көз киши болуп, бир жерге байыр алалбай кырдан кырга, адырдан адырга малдарын жайып, семиртип, көчүп жүрө берет. Ал убакта жалгыздап көчүп жүрө берүү калмактардын ырайымсыз бийлигинин тушунда өтө коркунучтуу боло турган. Анын эки уул, эки кызы болот. Чон кызы Мактым ай десе аркы жок, күн десе көркү жок, дубандан ашкан, чачы жерге сүйрөлгөн сулуу, акылдуу, жамандык-жакшылыкты алдын ала билген, көздөрү карагаттай жайнаган, укурук моюн, калем каш, солкулдап, толгон айдай толукшуп турган убагы эжен. Кабарын алыстан угуп нечен байдын балдары, нечен менменсиген жигиттер келип, жооп алалбай кайгырып кетишет. Анткени Мактымдын шерттешип койгон сүйгөн жигити бар эле. Күндөр өтүп, айлар жылат. Жаштар качып кетүүнүн айласын таппай жүрушөт. Ошол убакта калмактан Бегарстан тайчи чыгып, өзүнүн каардуу зулумдугу менен элди аябай эзип, кыйноого салып, элди күнүгө чаап, талап турат. Дубандан чыккан Мактымдын кабарын Бегарстан тайчи угат. Ал баардык кол астындагы аскерин чакырып алышп: «Мага Мактымды асманга чыкса бутунан, жерге кирсе чачынан болсо да кармап алышп келгиле» – дейт. Бегарстандын аскерлери эч жерден, Мактымды таба алышпайт. Бегарстандын аябай ачуусу келип, элди бир

жерге чогултуп бир чоң арық каздырмакчы болот. Нече күн, нече түн дегенде баягы арық даяр болуп, дайрадан сууну байлаттырып жатканда, дайранын башы жагынан жалтылдаган бир нерсе ағып келет. Ошол жерде әлди иштетип жаткан Бегарстан Тайчынын аскерлери кызыгып, узун жыгач менен жогору көтөрсө, аялдын бир тал чачы әкен. Таякка ороп-ороп көтөрүп алыш, Бегарстанга алыш барат. Чачтын узундугуна калмактар аябай таң калышып: «Ушул айтылуу сулуу Мактымдин чачы болуш керек» – дешип ошол жерден Бегарстан аскери менен кызды издеп суу бойлоп жөнөйт. Мактым түндөсү түш көрүп агаларына айтып турганы:

Түндө жатып түш көрдүм, аке,
Түшүмдө мүшкүл иш көрдүм, аке.
Бул түшүмөн корккон түш,
Жүрөгүм сезип кооптонгон түш.
Кызыл кыян сел көрдүм, аке
Кызырып аккан тон көрдүм, аке.
Кызыл байрак эл көрдүм, аке,
Кылкылдаган жан көрдүм аке.
Тосмол бир, тосмол жол көрдүм, аке,
Тосмологон эл көрдүм, аке.
Таанылбаган эл көрдүм, аке,
Топтошуп жүргөн эл көрдүм, аке.
Канжыгада баш көрдүм, аке.
Кара көздөн жаш көрдүм, аке.
Желбирей желбир жел келет, аке,
Желбиреген туу келет, аке.
Көзүмө жаман көрүнет, аке,
Жер жайнаган эл келет, аке.
Карайып аккан сел келет, аке,
Кара кочкул кан көрдүм, аке.
Канжыгада баш көрдүм, аке,
Карайып баскан эл келет, аке.

Мактый «Ууга чыкпагыла» десе болбой, Айтаалы менен Малсары деген эки агасы «Түшкө не кирбейт, душман не дебейт» – деп болбой ууга кетип калышат. Мактымдын чачы узун болгондуктан күнүгө жууп турчу экен. Чачынын узундугун эл көрбесүн деп, токойдо балаханага чыгып алыш жуунчу экен. Синдиши Айсулууну кароолго коюп, чачын жазып жарымын бүткөндө, синдиши «Эже, эже, Кайнаган кара таандай бир нерсе көрүнет, алда кандай көп караан келе жатат» – деп чуркап келет. Ак Мактый нарыдан бери чачын башына ороп алыш, өзүнүн көчкөндө минип журчу тай күрөнүн токуп качайын деп жатканда калмактар жабалактап чаап кирип келишет. Шашылганда курал-жаррак да алалбай бир жак чачы жазылган бойдон жөнөйт. Калың токойлорду аралап олтуруп карматтай кутулуп кетет. Токойдо атын байлан коюп эс алыш отурса, калмактар атынын изи менен келип кармап алышат. Бегарстан сүйүнүп Мактымдын буту-колун таңып, атка мингизип жөнөйт. Жолдон Мактый «Менин агаларым ушул жерде аң уулап жүрдү эле, ошолорго бир учуратып кой, анан алсан алыш кет», – дейт. Бегарстан макул болуп Мактымды агаларына учуратат. Мактый «агаларым ажыратып калар бекен» деген ой менен алыш келген эле. Мактымдын агалары калмактар менен чабышат, бирок женилип калышат. Калмактар Мактымды алыш жөнөштөт. Ошондо Мактымдын коштошуп турган жери:

Оюма келбес калмактын, аке,
Колунда кетип баратам, аке.
Жаз жайллоонду айтып кой, аке,
Жазында качсам табайын, аке.
Күз кыштоон айтып кой, аке,
Күзүндө качсам барайын, аке.

Агасы:

Жаз жайлоом Жалпак-Таш, Мактым,
Жазында качсан шондон тап, Мактым.
Күз кыштоом Күрөбөс, Мактым,
Күзүндө качсан шондон тап, Мактым.

деп агалары ыйлап кала беришет. Сулуулугуна суктанып, Бегарстандын иниси Чынарстан «Мактымды аламын» деп талашат. Акырында бир канча кишилердин кенеши боюнча Мактымды улуу даражасына ылайык Бегарстан алат. Бегарстан Мактымды «качып кетип калат» деп чачын билегине байлап, эмчегин кармап жатат. Мактым качууга эч бир ыңгайлуу шарт табалбайт.

Бир күнү той болуп, ат чабышта Бегарстандын Бексаргыл, Чынарстандын Чынсаргыл деген аттары чыкпай, Мактымдын Тай күрөнү чыгып келет. Ошондо калмактар намыс кылып, Мактымдын атынын кулагын жулуп, жал куйругун кесип салышат. Жем, чөп бербестен таштап коюшат. Ошондо атка тил кирип, Мактымга сүйлөп турган жери:

Сен кетпесен, мен кетем, Мактым,
Жал куйруктан айрылып, Мактым,
Сопол болуп арыздым, Мактым.
Кезегим кетип карыздым, Мактым.
Сен кетпесен, мен кетем, Мактым,
Ээдирип кара боорумду, Мактым,
Тилдирип кайыш соорумдан, Мактым,
Кемирейген кем болдум, Мактым.
Сен кетпесен, мен кетем, Мактым,
Мен жеримди сагындым, Мактым! –

деп ат жалооруп ыйлайт. Ага кошуулуп Мактым да ыйлайт. Ошондо Мактым «бир аз чыдап тур, мен келгендөн бери эч айласын таба албай жатам. Ойлонуп, акылдашып иш кылалы. Сен кубулуп бир

кырчанғы түспөлгө келип жүрө бер. Мен сени атайдын ага чейин боюна бүтүп, әгиз уул төрөйт. Бегарстан «әми балдарын таштап кача албайт» деген ой менен Мактымды уруп-согуп, «олжодон келгенсин» деп кордой баштайт.

Олжодон келген олжоке, Мактым,
Олжондобой ат алғын, Мактым.
Олжолоп сени апкелгем, Мактым,
Ойсоктобой бат алғын, Мактым.
Туткундал келген туйтуке, Мактым,
Туйтуңдабай төшөк сал, Мактым,
Туткундал сени апкелгем, Мактым,
Туйтуңдабай төшөк сал, Мактым.
Буйлалап келген бүйлаке, Мактым,
Буландабай төшөк сал, Мактым.
Төшөк салбай, жалпак сал, Мактым,
Сени мен, буйлалап жоодон апкелгем,
Мактым.

Кыргыздан келген кызтеке, Мактым,
Кылықтанбай төшөк сал, Мактым.
Сени, мен кыргыздан апкелгем, Мактым
Кулжадан келген кулжакей, Мактым,
Кулжундабай ат алғын, Мактым
Мен кулагын кессем кунун жок, Мактым,
Кууланбай келип бат алғын, Мактым.

Ошол күнү Мактым «асылган калмактан өлсөм дагы кутулбасам болбой калды. Атымдын кулагын кескени аз келгесип, менин да кулагымды кескени жатат», – деп капа болуп эли-жерин, ата-эне, агаларын эстеп кошуп ырдап турган жери:

Түлкү бир жүрбөс түнөк, жол,
Түндөп келдим арман күч.
Түшүмө кирбес калмактын,

Колуна түштүм арман күч.
Карышкыр жүрбөс караан жол,
Капталып калдым арман күч.
Кашыма келбес калмактын,
Колуна кирдим арман күч.
Бул алжыган калмактын,
Адамга сыйр кеби жок,
Атка минсе эби жок,
Армандуу өткөн жан болдум,
Алым сурар киши жок,
Алышып ойнор теним жок,
Ала-Тоо кайда, эл кайда?
Айтпай кыргыз эл кайда?
Кулаалы деген күш болдум,
Кудай кылды кыз болдум,
Калмактан көрүп кордукту,
Куруган Мактым мен болдум.
Жарганат деген күш болдум,
Жаратып кудай кыз болдум.
Жабыр тартып жашымдан,
Жалпы журтка мыш болдум.
Атамдын аты Байсары,
Байсарынын Айтаалы.
Азапка мени туш кылды,
Байсарынын Малсары.
Көзүнө малы көрүнүп,
Элинен көчүп бөлүнүп,
Чарба малын багам деп,
Малдан пайда табам деп,
Көчүп келип жайланды,
Акыр заман айланды,
Аркага колум байланды.
Атамдын кылган кесири
Азапка башым байланды.
Элет кыргыз жеринде,
Эли менен турган жок.
Эсирип малга Байсары,

Эптуу кесир кылган жок.
Эмгеги көп, Мактымга,
Эми мындан жыргал жок.
Кантейин арман күч,
Калмактан көөнүм тынган жок.

Кечинде Бегарстан келгенде аны аттан түшүрүп, жаткырып коет. Бир итти өлтүрүп, өпкөсүн Бегарстанга сордуруп, белинен керегеге байлаап коет. Эшиктеги эки кароолчууну бири-бирине билгизбей «мен сага тиemin, мени менен качын, Бегарстандын атын минип качасын» деп экөөнө тен убада берет. Күзөттө турган кароолдор сүйүнүшүп, экөө калмактын эки жоргосун шашып-бушуп токушуп, даярдашат. Ошол убакта Уу дайрадан Мактымдын жана калмактын эки жоргосу гана өтчү экен. Мактым балдарын ала качууга үлгүрбөй качып жөнөштөт. Уу дарыяга жетип, келгенде, чачын атына байлаап туруп эки кароолчууну эки жагына алыш суудан өтүп кетет да, суунун наркы өйүзүндө аттарды откоруп, калмактарды алдоо менен кармайын деп ойлоп турат.

Бегарстан болсо баягы бойдон уктап жата берет. Бегаргстандын иниси Чынарстан Мактымды талашып алалбай калгандан кийин жеңесине ашык болуп күнүгө эртең менен келип көрүп кетип жүрчү экен. Күндөгүдөй жеңесин көрөйүн деп келсе, Мактым жок. Агасы иттин өпкөсүн соруп жатат. Ошондо Мактымдын качканын билип, агасын башка бир тээп ойготкону:

Алсырап арак ичкенче, калмак,
Атандын канын ичсенчи, акмак.
Жылкы ичинде Бексаргыл,
Чынсаргыл атың жок, калмак.
Койнунда жаткан Мактымдай,
Катының жок, калмак.

Бозоруп бозо ичкенче, калмак,
Ботондун канын исенчи, калмак.
Жылкы ичинде жабыгы тайың жок,
Жыпар жыттуу койнунда жаткан,
Ак Мактымдай зайдың жок, калмак.
Короолу кайдун ичинде, калмак,
Ак кочкорун дагы жок, калмак.
Ат багып жүргөн кулдарың жок, калмак.
Ак сандыкта пулдарың жок, калмак.
Ошентип арак ичкенче, калмак,
Как талаада калганча, калмак,
Кайда экенин билсөнчи, калмак,
Уктабай жерге кирсөнчи калмак.
Бозоруп бозо ичкенче, калмак,
Бозоруп өлүп калсанчы, калмак.

Калмактар өкүрүп, бакырышып, бардык колун
жыйнап, Мактымдын аркасынан кууп жөнөшөт. Уу
дарыяга аттардын изи менен кууп келишсе, дайра-
нын наркы өүйзүндө Мактым жайбаракат атын то-
куп отурат. Калмактар дарыядан өтө алышпай ту-
руп қалып, Бегарстандын Мактымга қарый айтып
турганы:

Асаба туулуу көп калмак,
Элди кимге тапшырдын?
Асан, Үсөн эки уулун,
Аны кимге тапшырдын?
Ак сарай үйүн гүлүстөн,
Аны кимге тапшырдын?
Берекелүү калмактан,
Пейлинди бузуп качтынбы?
Бегарстан кууп жетпейт деп,
Бекерге эле шаштынбы?
Айдай болгон калмактан,
Алганым Мактым качтынбы?
Аркамдан кууп келет деп,

Азабың тартып шаштыңбы?
Өрүшү толгон калмакты,
Өксүтө бирөө алмакпы?
Өтүп кел Мактым алдыма,
Өркүнү өскөн Бегарстан,
Отебү сенин алдына?
Көп найзалуу калмакты,
Көрүнөө бирөө алмакпы?
Көрүп туруп Мактымды,
Бегарстан сенден калмакпы?
Ачуунду жутуп кел,
Эки кулум тутуп кел,
Жорголорум айдап кел,
Эки кулду байлап кел.
Эми сага сөз айтсам,
Мен болом Бегарстан Тайчи.
Тайчиiden-Тайчи Бегарстан,
Тайчи кадырым али зор,
Элиме өзүм бир башчы.

Ошондо Ак Мактым Бегарстанды сынап айтып турган жери:

Асаба туулуу калмакты,
Кантип әлге таштайын.
Асан, Үсөн уулумду,
Азабың тартып жүрбөйүн.
Айдап келип сууга сал,
Айла жоктон өтөмүн.
Кыжыраган көп калмак,
Колундун баарын сууга сал.
Көрүп туруп түтпөстөн,
Андан кийин өтөмүн.
Өрүшүн толгон көп малын,
Аны да айдап сууга сал.
Көрүп туруп күйөмүн,
Андан кийин өтөмүн.

Көк найзалуу көп калмак,
Көрүнө айдап келип сууга сал,
Көрүп туруп түтбөстөн,
Андан кийин өтөмүн.
Асан, Үсөн эки уулду,
Кабаты менен сууга сал,
Кыйноого түшүп күйөмүн,
Андан кийин өтөмүн.

Бегарстан колун бүт түгөтүп, эгиз балдарын мал-салы менен сууга салып түгөтөт. Бегарстан менен ииниси Чынарстан эле калышат. Мактым ошондо да келбайт. Мактым «эми өтүп келгиле», – дейт. Ошондо калмактар кантип өтөрүн билбестен айла-сы кетет. Бегарстан:

Тайчиден Тайчи,
Бегарстан Тайчи.
Калмак да болсо бир журттун башы.
Кара бир жерге жыйылды Тайчи,
Суда бир калды калмактын башы –

деп ырдайт.

Мактым: Мен буларды биротоло жоготуп, экин-чи аркаман келбес кылыш кетейин», – деп чачынын учунча таш байлас экөөнү экөөнө ыргытып жиберет. Бегарстан менен Чынарстан белдерине байлас сууга боюн таштап, жәэкке жакындағанда, Мактым бириң кылыш менен мойнун кыя чабат. Анан экин-чисин тартып алыш мойнун кыя чабат.

Ошентип калмактарды бүт алдоо менен кырып бүткөндөн кийин атын байлас койгон жерге келсе, эки кул: «Мен аламын, мен аламын» дешип өзүлөрүнчө урушуп жатышкан экен. Ошондо Мактым: «Экөөндүн өлгөнүндөн калганыңа тилемин» дейт. Анда алар андан бетер урушуп, бириң бири өлтүрүштөт. Мактым эки атты жетелеп жүрүп олтуруп, акырында бир әлге келет. Ошол жерде чоң жыйын

болуп жатканын көрүп, кош айдап жаткан бир чалдан: «Аба бул қандай жыйын» – деп сурайт.

– Ээ, балам, сурап әмне қыласын? Илгери ушул элдин Мактым деген ай десе аркы жок, күн десе көркү жок, акылдуу сулуу қызын калмактын чоң беги Бегарстан деген зордуктап алыш кетип калган экен. Ошол бечаранын антташкан, шерттешкен жигити бар экен. Ошол жигит күтүп жүрүп, акыры Мактымдын өзүнө окшош бир синдиши бар экен, ошого үйлөнгөнү жатат. Қызды әртең алыш кетиш керек дейт.

– Эмесе, ошол Мактым мен болом. Мына бу атты алыш барып байгеге кошуп, байгесин өзүнүз алышыз – деп атын чалга берди.

Чал нарыдан бери кошун чыгарып, Мактымды үйүнө киргизип, атты минип байгеге алыш барып кошот. Үйүрүн сагынган Тайгүрөн элирип, кишенеп, ошол байгеден биринчи болуп чыгат. «Мактымдын аты» дешип таанып, эл журту Мактымды керней, сурнай менен тосуп чыгышат. Муну уккан баягы сүйгөн жигити Баатырбек сүйүнүп келип учурасып: «Мен қашқа тиши түшүп калса да Мактымды аламын» – деп әртеси тойду Мактымга өткөрүп, максат муратына жетет.

Бир күнү Мактым суу алганы барса, суда бир куу баш агып келе жатат. Мактымдын тушуна келгенде, баягы баш агып кетпестен, айланып тура берет. Мактым баягы Бегарстандын башы экенин тааныйт. Суну сузуп жөнөйүн десе, баягы баш суудан чыгып, Мактымды ээрчип жөнөйт. «Өлүгүндү көрөйүн калмактын тириүсүнөн кутулсам, өлүгүнөн кутулбас болдум», – деп куу башты бир тебет. Ошондо куу баштын зырабасы кирип, Мактымдын буту шишип кетет. Үйүнө барса, баягы куу баш ээрчип барат. Мактым болгон ишти күйөөсү Баатырбекке айтат. «Мен эле талкалап коеюн» деп куу башты тепсе, анын да бутуна уу сөөк кирип өлөт.

Баатырбек менен Мактымдын өлүгүн көөмп жат-
канда, куу баш көргө кире качыптыр дейт.

Тайчиден Тайчи,
Бегарстан Тайчи.
Калмак да болсо бир журттун башы
Кара бир жерге жыйылды Тайчи,
Кангырап калмактын башы

деген ыр комузда чертилген Бегарстандын арманы
ушул экен.





I А҃ЕӨҮІ¹

(Ю. Востоновдун айтуусунда)

Мурунку заманда эки агайын мерген жигит болгон экен. Алардын Мактым деген өтө сулуу карындашы болуптур. Мисалы учун сулуулугу, жамалы, мейиз жутса сыртынан, алкымынан каарып көрүнүп турар экен. Мактым 7–8 жашка чыккан кезде Анжиянга сурагы жеткен калмактардын Асан пашасы Мактымды көрүп, чоңойгондо аламын деп сыртынан багып жүрөт. Асан паша да эки агайин экен. Кичүүсүн Чинтайчи калмак дээр имиш. Кийинчэрээк Мактым 14–15 жашка чыкканда сулуулугу бул дүйнөдө жок, нурлуу кыз болот. Бир күнү Мактым түш көрүп, ал түшүн өзүнүн эки акесине айтат:

Түндө бир жатып түш көрдүм, аке,
Түшүмдө жаман иш көрдүм, аке,
Минген бир атым Телтору, аке,
Ээсиз жайдак бош көрдүм, аке.

¹ Оюаң үйлөнүү аял аялдаа 1947-жылдан кийинчэрээк Мактым 14–15 жашка чыкканда сулуулугу бул дүйнөдө жок, нурлуу кыз болот. Бир күнү Мактым түш көрүп, ал түшүн өзүнүн эки акесине айтат. Анын аялдаа 1947-жылдан кийинчэрээк Мактым 14–15 жашка чыкканда сулуулугу бул дүйнөдө жок, нурлуу кыз болот. Бир күнү Мактым түш көрүп, ал түшүн өзүнүн эки акесине айтат.

Кабак-кабак¹ кан көрдүм, аке,
Анжиян ичи чан көрдүм, аке.
Чандаган туман мен көрдүм, аке,
Чаны бир тоого тең көрдүм, аке.
Каптаган туман түн көрдүм, аке,
Калмактан ачуу үн көрдүм, аке,
Каяка барып күн көрдүм, аке?
Карангы токой чер көрдүм, аке,
Кан аралаш сел көрдүм, аке.
Кайнаган калың әл көрдүм, аке,
Асманда булут жел көрдүм, аке,
Ағыны кату сел көрдүм, аке,
Айланам туюк чер көрдүм, аке,
Кабак-кабак кан көрдүм, аке,
Канжыгадан баш көрдүм, аке,
Кан аралаш жаш көрдүм, аке.
Телтору атым бош көрдүм, аке,
Тел козудай экөөвүн, аке,
Тегеренип калыпсын, аке,
Текечер атпай мени аттын, аке.
Тел маралдын баласын, аке,
Тиктебестен неге аттын, аке?
Будурда жүргөн бугу аттын, аке,
Бугунун бутун сыя аттын, аке,
Мунқантып мени ыйлаттын, аке.
Азиз бир жанды кыйнаттын, аке.
Калмактан келди көп адам, аке,
Кармап бир алды башымды, аке,
Төгүп бир салды жашымды, аке.
Күрөбөс тоосун айландын, аке,
Күр кисе белге байландын, аке.
Көрүп бир кийик атканча, аке,

¹ Эәәәә-әөәәәәәәүі әөі օðа һүүйөөө өзөң, әі үі һүйөөү әәәө
әәөәәәү і әәәәәәі үәә.

Күйөрүн Мактым сининден¹ аке.
Көз жеткис болуп айрылдын, аке!
Кызыл(дын) тоосун айландын, аке
Кылчайып үйтө келгенче, аке!
Кыз Мактым деп зарландын, аке!
Тилимди алсан барбагын, аке,
Азапка мени салбагын, аке.
Кайберенди атпагын, аке,
Калмакка мени тутпагын, аке.
Эт жүрөгүм козголот, аке,
Анжиян ичи боз болот, аке,
Боконо жүрөк болк этет, аке,
Бой денебиз солк этет, аке.
Атарга кийик барбагын, аке,
Азапка мени салбагын, аке!

Мактымдын акелеринин түш жоруганы:

|

Түндө бир жатып түш көрсөн, Мактым.
Телтору күлүк бош көрсөн, Мактым,
Жайлогоо барып семирер, Мактым,
Жайын бир оттоп керилер, Мактым,
Жай ырынга элирер, Мактым.
Кабак-кабак кан көрсөн, Мактым,
Кайберен каны төгүлөр, Мактым,
Кабыргасы сөгүлөр, Мактым.
Калын бир калмак сен көрсөн, Мактым.
Карчыга тийип бөлүнөр, Мактым.
Асманда булут жел көрсөн, Мактым.
Аркырап аккан сел көрсөн, Мактым,
Алланын нуру төгүлөр, Мактым,
Адырдын гүлү көрүнөр, Мактым.
Карангы токай чер көрсөн, Мактым,

¹ Нөрө – еәдүңі әәә әәәәә һәәә әәә.

Каптап бир кетер сел көрсөн, Мактым,
Күрөбөс суусу күрпүлдөйт, Мактым.
Кечкендин арты бүлкүлдөйт, Мактым.
Ченине душман келе албайт, Мактым,
Чинтайчи калмак келе албайт, Мактым,
Мындаи бир түштүг айтпагын, Мактым!

Ошентип, эки акеси мергенчилип Күрөбөс тоосуна кетет. Алар кийик уулап жүрө берсин.

Эмки сөз калмак пашасы Асан, анын иниси Чинтайчидан. Алар Мактымды жаш кезинде көрүп, чонайсун деп жүргөн. Асан паша, Чинтайчинин кошуну Күрөбөскө калың аскер менен келип калды. Калмактар жакын келгенде Телтору құлғұн токуп минип, Мактым эки агасын карай качууга камынып, чачын тараап жууп, эки бөлүп өрүп туруп белине курчады. Мактымдын чачы қырқ кулач имиш. Қырқ кулач чачын өрүп курчанганча калмактардын колу жакын кирип келет. Ошондо гана Мактым Телтору менен качып чыгат.

Мактымдын сөзү:

Алдымдагы Телтору,
Туягына дем бергин!
Айланайын акелер,
Качан таап мен көрдүм?
Карыга жаа асынып,
Кайберен издеп сен келдин,
Кагылайын акелер,
Калмак кууп мен келдим.
Капчыгайдан үн чыгар,
Карасам тоодон күн чыгар.
Күн чыкканча келбедин,
Азапка түшүп тердедим.
Калмакка кетсе бул башым,
Кан аралаш көз жашым,
Кайда, акем, кайдасын,

Тапчы калмак айласын!
Кайберен уулап келгенче
Калмак мени алабы?
Айланайын акелер,
Азапка башты салабы? –

деп ыйлап, Мактыйм тоону аралап качып жүргөндө белиндеги кырк кулач чачы чечилип кетип, атынын туягына оролуп, ат жүгүрө албай чалынып жыгылат да Мактыйм калмактардын колуна түшөт. Асан паша Мактыймды кармап алып, Телтору күлүгү менен өз жерине кетип бара жатканда кийик уулап кеткен эки акеси Мактыймдын ыйлаган үнүн угуп, тоодон шашылыш түшүп келишет. Калмактар Мактыймдын акелерине кайрылбастан жүрүп кете берет.

Анда акелери Мактыймдын артынан боздошуп, кыйла жерге ээрчиp жүрүп олтуруп мындай дешет:

Жаз жайлообуз Жалпак-Таш, Мактыйм,
Жазында келсөң мындан тап, Мактыйм,
Кыш кыштообуз Кызыл-Суу, Мактыйм,
Кышында келсөң мындан тап, Мактыйм.

Күз күздөөбүз Күрөбөс, Мактыйм,
Күзүндө келсөң мындан тап, Мактыйм.
Энеден жалгыз кыз элен, Мактыйм,
Эмгекке башың түш белен, Мактыйм?
Атадан жалгыз кыз элен, Мактыйм,
Азапка башың түш белен, Мактыйм?
Башыңа түштү аламат, Мактыйм,
Барсаң бир келгин саламат, Мактыйм!

Акелери айласыз Мактыймдан айрылып кала берет. Калмактар Мактыймды ала качышып элине барып, чоң той-мареке кылышп, отуз күн оюн, кырк күн тоюн берип, Асан паша Мактыймды алат. Бирок Асан пашанын үкеси Чинтайчи дагы Мактыйм-

га көнүлү бурулуп, акеси жокто Мактымдын койнуна жатып алат имиш. Асан дайыма Мактымдын койнуна жатканда қырк кулач чачын өзү белине ороп, курчанып, эки әмчегинин бириң бир колу менен ченгелдеп, бир әмчегин оозуна соруп жатчу әкен. Мына ошентип, Мактымды качып кетет деген ой менен чачын курчанып жатып жүрүшү менен үч жыл өтөт. Үч жылга дейре Мактым кетүүгө арга таппайт. Бир күнү Мактымдын Телтору құлғы жылқыдан бөлүнүп желенин жанына келип турса, Мактым аны көрө салып эки агасы оюна түшүп, ыйлап туруп калды. Анда Телторуга тил пайды болуп, Мактымга карап мындай дейт:

Айбан да болсо мен әдим,
Асыл оттуу жээр әдим.
Жезиттер кууса артыман,
Ағызып көздөн жашынды,
Байлай албай чачынды,
Арттан калмак качырды!
Аягыма оролуп,
Арманда Тору басынды!
Чачынды маккам¹ байласан,
Закым болуп кетпесем,
Дүнүйанын түбүнө
Төрт айланып жетпесем,
Гуна² менде әмеспи!
Арттан кууган калмактар:
Аттангыла дебеспи!
Өз убалын өзүнө,
Кулак салғын сөзүмө,
Көптөн жерди сагындым,
Көрүнүп кайтам өзүнө,
Кош әнди, Мактым, эсен бол,

¹ Ы – áééàì – ááééàì , ááéé.

² Айланып – êçí °°, æéÜí .

Жаш албагын көзүнө.
Сен кетпесен мен кетем,
Ат болбоймун калмакка,
Чет болбоймун арбакка.
Үч жылы туруп калмакка,
Уят болуп арбакка.
Күрөбөс жайлоо керүүгө
Мен ойлодум бармакка.
Кетер болсоң кетсенчи,
Эки акене жетсенчи.
Энди кууса жеткирсем
Башганамни¹ кессенчи.
Айбан да болсом жол табам,
Кош бол Мактым, энди аман!

Анда Мактым:

Сен кетсен, мен турбаймын,
Башыма гуна кылбаймын.
Арза² айтам тура тур,
Аз гана сабыр кыла тур,
Айткан кебим уга тур.
Жарым кече болгондо,
Жакын келгин айылга,
Жаны кебеп Мактымды,
Качат деген жайында.
Калмактын Асан пашасы,
Укташ жаткан жайында,
Амалымды табайын,
Андан кийин барайын.
Үй артында боз дубал,
Мен ошондон табайын.
Боз дубалдан тозуп ал,
Боз дубалдан тозбосон,
Боздогон Мактым бизге убал.

¹ Ааօձձ! ә! / è – ааօ՛ն! äü.

² Аծà – àԾç.

Айланайын Телтору.
Али түндө кел, Тору! –

деп, Мактый Телтору менен коштошуп, кечкурун бир койду союп, Асан пашага арак берип мас кылыш жаткырып койот. Мактыйдын чачын белине курчанып жатчу Асан пашанын белине жылкынын түү куйругун алыш келип ороп койот. Эки кесим койдун өпкөсүн алыш келип, бириң колуна ченгелдетип, бир кесимин Асан пашанын оозуна сордурup қоюп, өзү секин жылыш чыгып, ээр токумун алыш болжогон жердеги Телтору құлұғұнө барып токунуп минип, Анжиянга качып жөнөйт.

Эртеси мастьік уйкудан туруп алыш, Асан паша Мактыйдын шумдугуна чыдай албай, арбын аскер менен Мактыйдын артынан жөнөйт.

Мактыйдын эки акеси кайғы тартып, кан жутуп, Мактыйды сагынып зарлап жүрүп, «келеби» деп жол тозуп алдынан чыкканы:

Кырк кулач чачын курчанган,
Кызыл жүзүн нур чалган,
Телторусун теминген,
Кандай пери дедирген,
Уялаштын элеси –
Ушу келе жатпайбы!
Эки акеси качырган
Кушу келе жатпайбы!
Минген аты Телтору,
Бурагым келе жатпайбы!
Пешенемди жаркыткан
Чырагым келе жатпайбы! –

деп эки акеси Мактый менен көрүшүп, ыйлашып, сак-саламат табышат.

Эмдики сөздү калмак пашасы Асан, Чинтайчи-дан эшитициздер. Мактыйдын артынан, качып кет-

кен дартынан калмактан абдан көп кол алып артынан жетет. Эки акеси менен калмактардын урушу болот. Бул уруш бир-эки жылга созулат. Мактыймдын аламатынан кыргыздарга бүлүнчүлүк түшүп, кырылыштар, кан төгүүлөр жүрө баштайт. Акырында Мактыйм өзү да баатырлык көрсөтүп, Асан пашанын башын кесет. Ошону менен Чинтайчи Асан пашанын кунун кууп дагы бир нече жылга дейре Мактыймга тынччылык бербейт. Анткени менен Асан пашанын өлгөн жеринде Чинтайчи дагы Мактыйм колдуу болуп өлөт имиш.





**КАРАГУЛ
БОТОМ**



«ÊÀÐÀÃÓË ÁÍ ÕÎ ፤ » ÆÁÍ À ÝËÀÈË ÔÈËÍ ÑÎ ÔÈË

Кыргыздар дүйнөдөгү эң жөндөмдүү, таланттуу жана байыркы әл. Ошого карабастан тоталитардык мезгилде кыргыздын улуттук идеологиясы, философиясы жок деп эле (моунга алгысы келбей) батыштын (анын ичинде орустун) философиясын та-нуулап, окутуп келди. Кантип эле биздин заманга чейин жазылган маалыматтарда айтылып келе жаткан түптүү әлдин өзүнүн дүйнөгө болгон көз карашы өсүп-өнүкпөсүн, коомдук ан-сезиминин формасы калыптанбасын, социалдык-саясий түшүнүгү өспөсүн, этикалык эстетикалык баалуулуктарга болгон мамилесин туюнта албасын, жаратылыш менен адамзаттын биримдигин андап туйбасын. Кыргыздардын дүйнө таанымы, философиялык андап билүүсү, жаратылыш менен болгон байланышы руханий жана материалдык маданиятында чагылдырылып келген. Бүгүнкү күндө глобалдуу деп эсептелген экология маселеси кыргыз элин алмустактан эле ойлондуруп, ага болгон өзүнүн мамилесин жашоо турмушунун түрдүү көрүнүштөрүндө ар кандай формада бере алган. Дүйнө таануунун кайсы формасын албайлы ал адамдын реалдуу турмушу менен түздөн-түз байланышып, жаны идеялардын калыптанышы, маданий баалуулуктардын салмагы менен өлчөнөт. Ушулардын бир салаасы катары әлдик фольклор, көркөм өнөр да адам турмушунун тигил же бул учурун, көркөм чагылды-

рат. Ошондуктан кыргыздын улуттук идеологиясы менен философиясы элдик оозеки чыгармачылыгында, акындар поэзиясында деп айта алабыз. Демек, идеологиянын башатын адамдын руханий акыл-еси түзөт. Муну бүгүнкү күндө жашоо өзү эле тастыктап, илимий философиялык жол менен аныктап жатат.

Биз талдай турган «Карагул ботом» поэмасы адамдын мифо-архаикалык түшүнүгүнүн улам өсүп отуруп, турмуш чындыгына болгон көз карашын, реалдуу иш аракетин көрсөтүүчү б.а. дүйнө таануу системасынын эволюциялык өсүшүн көрсөтүүчү көркөм чыгарма. Поэманын композициясы жөнөкөй, көлөмү чакан болгону менен өтө курч, терең мазмунга ээ. Бир үй бүлөнүн оор турмушу, трагедиялык тагдыры берилет. Бир мергендин беш уул, бир кызы болот. «Эки уулу айтышып жүрүп доодо өлөт, экөө атышып жүрүп жоодо өлөт». Кармаганы да, караганы да жалгыз Карагул болуп калат. Бир кезде мергенчилиги менен далайдын оозуна алынып, «адырды адырдай басып бугу атып, ак шагыл көздөй кулатып, көк зоодон эчки сулатып, көк шагыл ылдый кулатып» үй бүлөөсүн бағат. Уулдары өлгөндөн кийин алардын кайгысын көтөрүү оор болуп, өзүн алаксытыш үчүн ууга жөнөйт. Кечке а кыр менен бу кырды кезип, колуна эч нерсе илинбей келаткан мерген балтыркан түбүндө бүлкүлдөгөн бир нерсени байкай калат. Апасына таарынганд Карагул атасынын артынан ээрчип барып, чарчап уктап калган болот. Мерген (Райым, Ашыр, Тумаш деп ар кайсы вариантта ар башка айтыла берет) эликтин баласы деп өз уулун атып алат.

Поэма кошок формасында айтылып жалгыз ботосунан айрылган адамдын арманы сай сөөгүндү сыйздаткандай күчтүү берилген.

Мен аркар атып тийгиздим, ботом,
Мен аркар тон кайдан кийгиздим, ботом.

Элик атып тийгиздим, ботом,
Элик тон кайдан кийгиздим, ботом.

* * *

Өлсөм турпак саларым, ботом,
Өксүсөм колдон аларым, ботом.
Өзөнүмдөн ай батып, ботом,
Өтчүнбү күйгөн панарым, ботом.
Байкабай элик экен деп
Башын жедим баламын.
Атаны арман күн болду
Карып калган атакен
Кара жер менен тең болду.¹

Орду толгус жоготуунун артында табият менен адамзаттын ортосундагы байланыш баяндалып, андагы жан-жаныбарларга (экологияга) чектен ашык зыян келтирген учурлар, ага күнөөлүү адамдын жоругу сыйналат.

Эчкисин аттың бооз деп,
Улагын аттың кооз деп.
Кысырын аттың семиз деп,
Экөөн аттың эгиз деп.
Ак кайыпка асылып,
Ардагымды сулаттың,
Атаны какбаш онбогун.

деп мергендин кызы атасына нааразы болот. Мергендин өзү да:

Эчкисин аттым эгизден,
Серкесин аттым сегизден.
Жолукканын жөн атпай
Жонун бастым семиз деп.

¹ Еэдәәдөө әїләї – / Аеооо-о Н. Аүеәәіл ааәә. Еі а. 1 533 (5171).

* * *

Букасын башын бургузбай,
Жүүшаган жерден тургузбай,
Бугусун койбой көп аттым.
деп ченемсиз кырганын моюнга алат.
Кайберенге каршыгып,
Кастарым тигип неге аттым.
Каргышы ката болбостон
Каралдым жалгыз сени аттым.¹

дейт. Түрк элдеринин фольклорунда колдоочу культ (totem) катары кайберендин образына кенири орун берилген. Кайберендин культу эң байыркы маданий-тарыхый доорлордон баштап неолитке чейин жана андан кийинки доорлордо жолугат. Байыркы кыргыздар Түштүк Сибирде жашаган мезгилден тартып эле бугуну тотемдик культ катары алыш жүрүшкөнү белгилүү. Бугу эне жөнүндө көптөгөн тотемдик циклдер бар. Аларды негизинен уруулардын келип чыгышына байланыштырат. Бугудан адамдардын уруусу тараалган деген тотемдик ишеним менен кайберенди кырууга жана этин жегенге тыюу салынган. Ошондой эле табияттан сырткары да күчтөр бар. Аларга каршы турганда, алар тара-бынан жазаланат деген мифологиялык ишеним да катуу болгон. Бул табу кийин-кийин бошондоп, солгун тартып, өзүнүн багытын экологияны сактоо, аны коргоо керек деген глобалдуу, жалпы адамзаттык проблемага бурган.

«Карагул ботом» поэмасында кайберендин алгачкы магиялык образы тотемдик түшүнүктөгү жа-ныбардан өсүп, жаратылыштын ыйык жандыгы катары сүрөттөлүп, аны эпсиз кырууга, табияттын ички мыйзамдарына каршы туррууга болбойт деген идеяга барып такалат. Демек, поэмада кайберен туурасында бир нече тарыхый катмарланган

¹ Ѓі а. 1 533 (5171).

түшүнүктөр жатат. Тактап айтканда тотемдик ишенимдердин эволюциялық өсүшүн көрүгө болот.

«Карагул ботом» поэмасы адамзат жашоосунун кайсы бир мезгилде жаралып, өзүнүн байыркылыгын сактап, идеялык багытына адам менен жаратылыштын байланышын, табиятка болгон мамилесин чагылдырган турмуштук поэма. Андагы логиканын башаты карапайым адамдын турмушундагы жөнөкөй түшүнүктөргө барып таянат. Бир кишинин терс иш аракетинин (кайберенди кырышынын) настыйжасында жалпы жаратылыштын бири-бирине байланышкан карым-катьшындагы системасы бузулушу мүмкүн. Мергендин үй бүлөсүндөгү эркек балдардын өлүмүнөн улам анын тукуму үзүлдү. Кеңири мааниде алганда улуттун саны азайды. Карагул дун эжеси Сыйнакұл (Зуура) «толгонуп издең баар, кайрылып издең баар (күйөөгө кеткенде) канатынан айрылып», жалгыздык башына түштү. Негизги логика жалпы менен жекенин, жөнөкөй менен татаалдын, майда проблема менен глобалдуу проблеманын катышында жатат. Элдик философиясынын чебер иштелген негизги маани-манзызы мына ушунда.

КРУИАнын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун Кол жазмалар фондусунда поэмалын «Карагул ботом» деген аталаشتагы бир нече варианты¹ сакталып турат. Алар бири-би-

¹ «Еңаðаðаóе аí òí î » – 1965-æñéüñ Òí êòí ãóð ðæéí í óí ää ööðöö÷ó ÑåðÛéóí аí (ÑåðÛéóí áàé) Äüééäàí ááååäääí (1900-æñéüñ ööðéääí) Èñðåäç NND Еéèl ääð Äéäääàí èýññí ûí Òëe æäí à åäåäæýö eí - ñöðööññí óí èëèl èé èñçì àðéäðéäðè Ñ. Çäéèðí â, Á. Èäåäéâí âà, Ä.Òí êí àäååà ðäðaaðúí àí æäçüñéüñ àéñí âàí . 1-æí ëó Ñ. Çäéèðí â òççäöí «Ýéäéè i i yí aéäð» (О., 1973) ääååäí æñéí aééä ÷üééäí . Èí â. ¹ 533 (5171).

– «Еңаðаðаóе аí òí î » – 1967-æñéüñ Ñí êóðéóð ðæéí í óí È. î àðéñ àðñí áäååñ êí ëòí çóí ää ööðöö÷ó Ðæéí àòí â Èäéäñéäääí (1893-æ. ööðéääí) Ñ. Çäéèðí â, Á. Òí êí àäååà, Ñ. Ööðäñí áäååâ, Ö. Åäåñðæéðí â, î . Èðèñí aäñ ð æäçüñ àéñäí . Èí â. ¹ 536 (5174) ¹ 1, öéäí äüññí ¹ 6 ääñ ðäðää.

ринен кескин айырмаланбайт. Бардыгынын мазмундук өзөгү бир. Бул бүткөн окуя. Сюжетти чоюп, кошумчалап, эпизод улап айтуу мүмкүн әмес. «Карагул ботом» болгон окуя катары айтылат. Сарыкунан Дыйканбаев менен Калык Акиев тарабынан поэма-мазмуну толук жана көркөм айтылган. Ушул эки вариантика салыштыруу аркылуу калгандарына баа берип, кем-карчын айтууга болот. Анан да Калык менен Сарыкунандын варианты бири-бирине окшош. Экөө да элдик дастандарды ийине жеткире айткан, таланттуу жаратуучу акындар. Экөөндө тен уулун кокустан атып алган мергендин кошогу көркөм, кенен айтылып, өзөктү өрттөгөн мун етө күчтүү чыккан.

Ракматов Кайдылдадан жазылган кол жазмада болсо Карагулдуун әжеси Сыйнагүлдүн кошогу кенири айтылат. Атасына карата «жалгыздап элге кошулбай, кайберенди эпсиз кырып, каргыш тийип жалгызымды атып салдын» деген доомат коет. Жалгыздык трагедиясы кыздын кошогу аркылуу берилет.

Агалуу кыздар көп болор
Менин асты чыкпас кабарым.

* * *

Төрөлгөндөн калбады,
Менин түбүндө чыкпас кабарым.

– «Еңбактардын көп болуп түркмөн жазуулардын мазмундук өзөгү бир. Бул бүткөн окуя. Сюжетти чоюп, кошумчалап, эпизод улап айтуу мүмкүн әмес. «Карагул ботом» болгон окуя катары айтылат. Сарыкунан Дыйканбаев менен Калык Акиев тарабынан поэма-мазмуну толук жана көркөм айтылган. Ушул эки вариантика салыштыруу аркылуу калгандарына баа берип, кем-карчын айтууга болот. Анан да Калык менен Сарыкунандын варианты бири-бирине окшош. Экөө да элдик дастандарды ийине жеткире айткан, таланттуу жаратуучу акындар. Экөөндө тен уулун кокустан атып алган мергендин кошогу көркөм, кенен айтылып, өзөктү өрттөгөн мун етө күчтүү чыккан.

Ракматов Кайдылдадан жазылган кол жазмада болсо Карагулдуун әжеси Сыйнагүлдүн кошогу кенири айтылат. Атасына карата «жалгыздап элге кошулбай, кайберенди эпсиз кырып, каргыш тийип жалгызымды атып салдын» деген доомат коет. Жалгыздык трагедиясы кыздын кошогу аркылуу берилет.

– «Еңбактардын көп болуп түркмөн жазуулардын мазмундук өзөгү бир. Бул бүткөн окуя. Сюжетти чоюп, кошумчалап, эпизод улап айтуу мүмкүн әмес. «Карагул ботом» болгон окуя катары айтылат. Сарыкунан Дыйканбаев менен Калык Акиев тарабынан поэма-мазмуну толук жана көркөм айтылган. Ушул эки вариантика салыштыруу аркылуу калгандарына баа берип, кем-карчын айтууга болот. Анан да Калык менен Сарыкунандын варианты бири-бирине окшош. Экөө да элдик дастандарды ийине жеткире айткан, таланттуу жаратуучу акындар. Экөөндө тен уулун кокустан атып алган мергендин кошогу көркөм, кенен айтылып, өзөктү өрттөгөн мун етө күчтүү чыккан.

– «Еңбактардын көп болуп түркмөн жазуулардын мазмундук өзөгү бир. Бул бүткөн окуя. Сюжетти чоюп, кошумчалап, эпизод улап айтуу мүмкүн әмес. «Карагул ботом» болгон окуя катары айтылат. Сарыкунан Дыйканбаев менен Калык Акиев тарабынан поэма-мазмуну толук жана көркөм айтылган. Ушул эки вариантика салыштыруу аркылуу калгандарына баа берип, кем-карчын айтууга болот. Анан да Калык менен Сарыкунандын варианты бири-бирине окшош. Экөө да элдик дастандарды ийине жеткире айткан, таланттуу жаратуучу акындар. Экөөндө тен уулун кокустан атып алган мергендин кошогу көркөм, кенен айтылып, өзөктү өрттөгөн мун етө күчтүү чыккан.

– 1 78 (278), 8(201) еркактардын мазмундук өзөгү бир. Бул бүткөн окуя. Сюжетти чоюп, кошумчалап, эпизод улап айтуу мүмкүн әмес. «Карагул ботом» болгон окуя катары айтылат. Сарыкунан Дыйканбаев менен Калык Акиев тарабынан поэма-мазмуну толук жана көркөм айтылган. Ушул эки вариантика салыштыруу аркылуу калгандарына баа берип, кем-карчын айтууга болот. Анан да Калык менен Сарыкунандын варианты бири-бирине окшош. Экөө да элдик дастандарды ийине жеткире айткан, таланттуу жаратуучу акындар. Экөөндө тен уулун кокустан атып алган мергендин кошогу көркөм, кенен айтылып, өзөктү өрттөгөн мун етө күчтүү чыккан.

– 1 78 (278), 8(201) еркактардын мазмундук өзөгү бир. Бул бүткөн окуя. Сюжетти чоюп, кошумчалап, эпизод улап айтуу мүмкүн әмес. «Карагул ботом» болгон окуя катары айтылат. Сарыкунан Дыйканбаев менен Калык Акиев тарабынан поэма-мазмуну толук жана көркөм айтылган. Ушул эки вариантика салыштыруу аркылуу калгандарына баа берип, кем-карчын айтууга болот. Анан да Калык менен Сарыкунандын варианты бири-бирине окшош. Экөө да элдик дастандарды ийине жеткире айткан, таланттуу жаратуучу акындар. Экөөндө тен уулун кокустан атып алган мергендин кошогу көркөм, кенен айтылып, өзөктү өрттөгөн мун етө күчтүү чыккан.

* * *

Кагылайын бир боорум,
Менин каруумдан сынды оң колум.
Каруумдан колум сындырган,
Кайгылуу какбаш онбогун.
Кайберен деп каршыгып,
Карагулду сомдодун¹ –

деп күйүттүн ызасына чыдабай атасына катуу айтат. Дегеле, бул өзү трагедиялык чыгарма. Өз уулун өзү атып алышы – мергендин бүтпөс трагедиясы.

Жыйнакка сюжет толук деп эсептелген С. Дыйканбаевдин, К. Ракматовдун, Ы. Бейшекеевдин варианттары берилди. Изилдөөчүлөрдүн салыштырып изилдөө иштеринде даяр материал болуп берет.



¹ Еі а. 1 533 (5171).



ÊÀÐÀÃÓЁ ÆÎ ØÎ |

(Сарыкунан Дыйканбаевдин айтүүсүнда)

Бир чалдын беш уулу болот. Экөө айтышып жүрүп доодо өлөт. Экөө атышып жүрүп жоодо өлөт. Жалгыз Карагул калат. Бир чети балдарынын кайгысынан, бир чети көнүп калган кесибин таштай албай, чыдап үйдө тура албай чал мылтыгын көтөрүп тоого чыгып кетет. Атама барамын деп Карагул ыйласа энеси бир аз какыс-кукус кылып коет. Бала энесине таарынып, атасын издең чыгат. Чарчап таалыкшып балтыркандын түбүндө уктап калган Карагулду жолу болбой келе жаткан мергенчи эликтин баласы деп атып алат. Ошондо чал:

Карагул куулунум, ботом,
Убайым тартып курудум ботом.
Ушул беле көрөрүм, ботом
Кыска беле өмүрүн, ботом.
Эрмегим сенден айрылып
Эмне болот көрөрүм, ботом.
Эркелик менен эригип, ботом,
Кой десе болбой жөнөдүн, ботом,
Койбой жүрүп мергенди, ботом,
Кокуйдан чыкты өнөрүм, ботом.
Адырда аркар жатканда, ботом,
Аңдып барып атканда, ботом,
Алыска кетчү куу мылтык, ботом
Менин ардагыма түз тийип, ботом,
Амалсыздан ич күйүп, ботом,

Жеринде жатып атканда, ботом,
Жетпей калчу куу мылтык, ботом,
Менин жетимиме түз тийди, ботом.
Жексен болуп калганча, ботом,
Жерге эле какбаш кирсенчи, ботом.
Менин жетимиме түз тийди, ботом.
Жөлөгүм өлүп ич күйдүм, ботом.
Балдыркандын бар ойлоп,
Бала деп билбей чала ойлоп,
Балалуу элик деп ойлоп,
Бараңдан сага ок койдум, ботом.
Мергендигим карачы,
Атып салдым баламды ай, ботом.
Апаң менен эжене,
Аркама салып барамбы, ботом.
Жалгызым сенден айрылып,
Жарык күн болду карангы ай, ботом.
Бешөөнөн бирдей ажырап,
Какбаш чал болуп каламбы ай, ботом.
Алгачкы өлгөн Дүйшөкүл, ботом.
Артынан өлгөн Мырзакул, ботом,
Боздотуп кетти Байыркул, ботом,
Эртөлөп кеттин Эбекул, ботом,
Эмгекке салдың Карагул, ботом.
Мергендиктин акыры,
Мерт таптырды мени бу, ботом.
Экөө айтышып жүрүп доодо өлдү, ботом,
Экөө атышып жүрүп жоодо өлдү, ботом.
Какбаштын колу түзүнөн,
Карагул байкүш тоодо өлдү, ботом.
Акбараң мылтык әгемби, ботом,
Атканда көрдүм сени да ботом,
Антара элик терисин, ботом,
Апаң кийгизиптир тонунду, ботом.
Качып келип сен жатып, ботом,
Катырдың менин шорумду ботом.
Атам эки, үчтүү атты деп, ботом,

Эликті андып жатты деп,
Бейрөгү менен жүрөгүн,
Мага деп атам бышырып,
Кисесине катты деп.

Турчу элең чуркап жолумду тосуп,
Келчү элең бер деп, колунду созуп.
Айтпай келип артыман,
Атанды койдун боздотуп, ботом.

Бексөнүн жолун бексөлөп, ботом,
Торпунун жолун төтөлөп, ботом,
Атамды тозом дедиңби, ботом.

Алдымдан ойноп әркелеп,
Бышырган бейрөк жүрөгүн,
Берет деп жолго токтопсун.

Мен кара жолтой какбашты,
Келет деп күткөн окшойсун.
Көзүмдү туман боз чалып,
Коргошун куйма ок салып,
Томпоюп жаткан кысылып,
Тонундан бутун үзүлүп,
Торуп байкап билбестен,
Тартып ийдим мен карып, ботом.

Эртенден бери кыдырып,
Эчтеме таппай кайрылдым, ботом,
Элик деп атсам бала эжен,
Эрмегим сенден айрылдым, ботом.

Өзүмдүн кылган ишиме,
Өксүдүм өзүм кайғырдым, ботом.

Чыйырчык бөздөн кийипсин, ботом,
Чырпыктын башын ийипсин, ботом,
Чын келер атам жолу деп,
Чындал бир мени кейиттин, ботом.

Чырпыгым сенден ажырап,
Чыркырап ыйлап күйүктүм ботом.

Бешөөнөн калган бир жалгыз,
Каргышына калгамбы,
Кайберен теке кийиктин, ботом.

Күтсөм бир атам келер деп,
Көлөкөлөп жатыпсын,
Жалбырак үзүп, таш жыйнап,
Көп кызыкка батыпсын,
Атамын жолун тозом деп,
Алана болбой качыпсын,
Айыл кайда, мен кайда,
Аябай узак басыпсын.
Өлүмгө жетпей өксөгүр,
Өлгөнүңчө шашыпсын.
Акыры деле барат өлүмгө,
Эмне мынча ашыктын?
Эчкисин аттым эгенден,
Серкесин аттым сегизден.
Жолукканын жөн айтпай,
Жонун бастым семиз деп.
Ажалың менден экен да,
Айланайын бериштем.
Текесин аттым тегизден,
Тен жара аттым чекесин,
Короодон аттым кулжасын,
Кубалай келип артымдан,
Куураттың менин чал башым.
Куураган какбаш дедирдин,
Кудайым мендей кылбасын.
Арық деп эч ким атпаган,
Эрчите келген мырзасын.
Бастырып ийдим маралын,
Байкабай элик экен деп,
Башын жедим баламын.
Кара канын чууртуп,
Кантип үйгө барамын.
Атаны арман күн болду,
Карып калган атакен,
Кара жер менен тен болду.
Букасын башын бургузбай,
Жуушаган жерден тургузбай.

Бугусун койбой көп аттым,
Булчун эттен моюндан,
Буза тийсин деп аттым.
Кайберенге каршыгып,
Кастарым тигип неге аттым.
Каргышы ката болбостон
Каралдым жалгыз сени аттым.
Кайберен этин туураттын,
Карыганды атаңды,
Как жыгачтай куураттын, ботом.
Қүйдүрдүн, ботом,
Қүйдүрүп кеттин, сүйдүргүм, ботом
Ой Карагул, жалгызым, ботом.
Жашында кеттин байқушум, ботом.
Энеси жетим эрмегим, ботом,
Асылдан калган зергегим, ботом.
Бурчтан тұтұн булаттын, ботом,
Бугунун этин туураттын, ботом,
Мусапыр қылып куураттын, ботом.
Капталдан улап карасам,
Кара улак дедим кара сан.
Элиқче бүгуп жатыпсын,
Әнкейип өңүп карасам.
Кара канын чууртуп,
Карууга салып баратам.
Карагул аткан какбаш деп,
Калкымда кимге жанашам.
Әликтин этин жедирдин, ботом,
Әлиме какбаш дедирдин, ботом.
Өлсөм турпак саларым, ботом,
Өксүсөм колдон аларым, ботом.
Өзөнүмдөн ай батып ботом,
Өчтүнбү күйгөн панарым, ботом.
Атып алдым сени деп,
Апанда кантип барамын.
Кара бет әжен чыркырап,
Канакей десе бөбөгүм,

Кандайча жооп табамын.
Ой, Карагул чырагым,
Ойронум чыккан убагым.
Үйгө кантип барам деп,
Ордунду сыйпап турамын.
Ушак менен өзөктөн,
Кутулбай калды кулагым.
Ушул күнгө туш кылып,
Умсунтуп кетти улагым.
Урушу менден арылбас,
Улуу эжең Зуураннын,
Улгайып калган кезимде,
Үшкүрүк тартып куурадым.
Түбүнөн сынды чырпыгым,
Түтүндө калды мылтыгым.
Уча элек темир канаттуу,
Өзөндөн учтун чымчыгым.
Аркамдан сени ээрчитип,
Асылын көрчү убагым.
Айлымা какбаш аталдым,
Айламды кандай кылайын.

Эжеси Карагулга арнап жаргактан шым тигип, жол карап эшикке чыкса коктудан кайгылуу үн чыгат. Кыздын жүрөгү опкоолжуп апасына кайрылышып айтып турган жери:

Ой, апа, кайрылыштын чуу чыгат,
Кандайча шумдук болду экен,
Караптадым, Карагул деген үн чыгат.
Ой, апа, көгүрүм көлдөн буу чыгат,
Көк кайын кессен суу чыгат,
Көрүнбөй, Карагул деген чуу чыгат.
Тентегим тектирге чыга жаткан бейм,
Теке деп какбаш аткан бейм.
Тенирден келип шум ажал,
Тентегим өлүм тапкан бейм.

Кубанаарым жалгызым,
Курбуга чыга жаткан бейм,
Куруган какбаш кыйратып,
Кулжа деп аны аткан бейм.
Кубанаарым, күйөөрүм,
Күйгөн канга баткан бейм.

Ошол учурда чал баланы көтөрүп келип жерге
сулк таштап жиберет. Эжеси чыркырап ыйлап, жа-
нын кыйнап айтып турган кези:

Кагылайын бир боорум,
Менин каруумдан сынды он колум.
Каруумдан колум сындырган,
Кайгылуу какбаш онбогун.
Кайберен деп карышып,
Карагулду сомдодун.
Менин толгоноорум бир боорум,
Томуктан сынды он колум.
Томуктан колум сындырган,
Тозоку какбаш онбогун.
Топ кийикке асылып,
Толгоноорум(ду) сомдодун.
Келээри менен кийсин деп,
Сары жаргактан шым сайдым,
Садаган кетсем болбойбу,
Мен шордуу түр жибектен шым сайдым,
Бүтүмүн көрдүм кудайдын,
Жалгызым сенден айрылып,
Күйүтүн тартып сумсайдым.
Кайрылышта отурсам,
Кара атың минип баарым,
Каралдым келе жатыр деп,
Каткырып тосуп аларым.
Агалуу кыздар көп болор,
Менин асты чыкпас кабарым.
Толгонушта отурсам,

Тору атың минип баарым.
Толукшуп жаркып қубанып,
Жолдон тозуп аларым.
Төрөлгөндөн калбады,
Менин түбүндө чыкпас кабарым.
Атаны какбаш онбогун,
Мурда Дүйшөнкулду жедин болбодун.
Түк да канат койбодун,
Түгөтсөм деп ойнодун.
Мырзакул жедин тойбодун,
Бүтүн канат койбодун,
Карагул жедин какшаттын,
Таштан тайбас кезимде,
Таманымдан аксаттын.
Талыкшып канча ыйласам,
Карагулду таппасмын.
Адырды адырдай басып бугу аттын,
Адырдан аткан бугунду,
Актөзгөй ылдый кулаттын.
Ак кайыпка асылып,
Ардагым атып сулаттын.
Эчкисин аттың бооз деп,
Улагын аттың кооз деп,
Кызырын аттың семиз деп,
Экөөнү аттың эгиз деп.
Кайрыларым Карагул,
Кайрылып таппайт мени издеп.
Уругу бирге чолпонум,
Учуп бердин әңиштен.





ЕАДААОЁ ІІ

(*Кайдылда Ракматовдун айттуусунда*)

Райым деген мергенчи болгон экен. Анын беш уулу болгон: Байыркул, Мырзакул, Эгекул, Карагул, Дүйшөгүл деген. Сыйнакүл деген кызы болот. Бул өзү бир токайдо жалгыз жатып алыш, жалгыз ойгонуп алыш, кийгени кийиктин териси, жегени кийиктин эти болуп, малды багып, бириң союп, бириң сатып жашай берет. Ошентип жашай берген убагында Дүйшөгүл деген уулу атышып жатып жоодо өлөт, Эгекул, Мырзагул дегени Айчыбек дегендин кунун кууп жүрүп зоодо өлөт. Карагул тогузга келгенде Сыйнакүл деген он бирдеги эжеси менен ойноп жүрөт. Чоноюп калды деп, атасы аткан кийиктин баласынын терисин ага күрмө шым кылып берет. Анысы аз келгесип башына эликтин терисинен тумак кылып, эликтин баласындай кулак кылып, так кийиктин баласындай улак кылып коет.

Ошо күндөрдүн бириңде атасы Кунан-Тоонун башында, Кен-Тоонун кашында, олтуруп, ой кылды. Тоого барайын, ары койсо алтыны атайын, бери койсо бешти атайын, куру калсам бирди атайын деп чал жүрүп кетти. Чолок бос тонду кийип, ак милтесин асынып, атына минип жүрүп кетти. Ары басты чал кыдырып, бери басты чал кыдырып, бешимге чейин эчтеке таппады. Курсагы ачты, көзүн убайым басты, Чалдын шайманы кетти. Кудай менин төрт дарманым алган экен, эми жолум болбоду. Карагулума кетейин деп үйүн көздөй жөнөдү.

Карагул тоону карап ойнор олтурганда энеси ийик ийрип олтурган эле, ийиктин башын Карагул көрбөй басып алды, энеси жыгылып кетип, ийиктин башы менен бетин жара коет. Жаны чыгып энеси:

— Олук-тиригинди көрөйүн, сени эмес, төртөөнү бербеген кудай, сени бермек беле, — деп басып алат.

Бала эшикке чыгып ыйлап туруп, атасы тараапка чуркаган бойдон кетип калат. Бала айласын таппай, курсагы ачып, кара тер басып, сары куурайдын түбүндө олтуруп уктап калат. Ошондо эки жагын әлендеп карап келаткан чал чаарчык деп ойлойт. Атын арчага байлай салып, мылтыгынын шыйрагын жерге сайып, кадап, көчүгүн алыш келип матап, тарс деп коюп жибергенде чалкасынан кетти. Кубанып, атып алдым деп чуркап келсе, баласы Карагулун өзү. Ошондо Карагулун кучактап, кайгысы башынан ашып, долу кемпирим өзүн жара тартып, же өзүмдү жара тартып жибереби деп, айласы кетип, чолок боз тонун чечип алыш, баласын ороп, көтөрүп алды. Чалдын жонунан тер агып, боорунан кан агып, мылтыгынын өзүн таштай қылышп сүйрөп кетип баратып, Карагулун козгоп ырдагандагы жери болду:

Уа-уа-уа-оий Карагул ботом,
Ээ, айланайын карагым ботом.
Билбедин сенин келерин, ботом,
Артымда калган береним, ботом.
Мергенчилик өнөрүм, ботом.
Ува-ува-ува-оий, Карагул ботом.
Мергенчилик а өнөрүм, ботом.
Тектирге чыкпай, сен жаттың, ботом
Текече ойлоп мен аттым, ботом.
Теке бир болбой турбасың, ботом,
Темселеп калган мен атан, ботом.
Тезинен кайғы ураттың, ботом

Тезинен баскан шум ажал окшойт,
Тентегим сени жыга аттым, ботом.
Ува-ува Карагул, тентегим ботом.
Каркылдатып каз аттым, ботом
Кече кайберен-эчки таза аттым, ботом
Казыр гана кичине тура тур, ботом,
Карыган а шорго куу атан, ботом
Кайгыга шончо ураттын, ботом.
Кайберен качкан шум ажал окшойт
Каралдым сени жыга аттым, ботом.
Ува, ува Карагул, ува, ува Карагул
Каралдым ботом, оо-оий.
Куркулда туруп турна аттым, ботом
Куйкалас этин туураттым, ботом
Куруп гана калган куу атан, ботом
Кулжыгач жыгып куураттым, ботом.
Кудурет аткан шум ажал окшойт
Кулунум сени жыга аттым, ботом.
Ува, ува Карагул, каралдым ботом.

Үйгө жакындап калды. Кемпир укса алыстан ук-
сун деп чал баласын угуза кошо баштайт:

Баштады бекен байыры, ботом,
Башымса түн салдын, оов Карагул ботом.
Мурут да бекен Мырзайым ботом
Муунумду алдын Карагул ботом.
Этеги кеткен Эреним ботом
Эми сен салдын кара күн ботом.
Түбөлүк кеткен Дүйшөнкул ботом
Түйшүккө салдын Карагул ботом.
Ува, ува Карагул, каралдым ботом.
Эликтей атып жүрүпсүн ботом
Элик бир тонду кийипсин ботом.
Аркар атып келипсисн ботом
Антара тонду кийипсин ботом.
Андаган өлүм шум ажал окшойт

Алты жаштагы мүрүсүн ботом.
– Иий, өлүгүндү көрөйүн куу чал,—

деп кемпири секирип барып, босогого отуруп кошкон кошогу:

Тээтиги текейден уча качкан го
Тескейден ары качкан го.
Теншерип о-оов карды ачкан го
Темселеп шордуу келатып,
Катыгүн, тентегимди аткан го.
Курсагы чалдын ачкан го
Күпшундап куу чал келатып,
Кулунумду аткан го.
□□□□□□□□□□□□□

Ажалдуу түтүн булатып,
Ак-Суудан теке сулатып,
Ак-Суудан аткан текенди,
Жүрчү элен ак жарды көздөй кулатып.
Алтымыш жашка келгенде
Акылындан адашып,
Куу чал уулунду жыга атып.
Көк жардан түтүн булатып,
Көк-Суудан теке сулатып,
Көк Суудан аткан көк текен,
Көк шагыл ылдый кулатып,
Көрүнөө кара баскансып,
Көлөкөндү жыга атып.
Тууганымды туштадын,
Эми сен тууганың айтат куу баш деп.
Убактың өтүп кеткенде,
Куу чал жемелей көрбө туубайт деп.

– Мергенчилик түбүмө жетти. Убалы кызында, кызың әликтин баласы кылышп коюптур,— дейт. Ошондо 11 жаштагы Сыйнакұл чуркап келип, Карагулду бооруна кысып алышп, кызынын кошкон кошогу:


Туйгунум кайран бир боорум,
Тунуккан суудай болгонум.
Тунуккан колум сындырбай,
Тозокко дуушар болгонум.
Каяктан издеп табамын,
Күйрук улаш бир боорум.
Кайберен жалгыз бир боорум,
Карындан сындуу болгонум.
Карындан колум сындырып
Кайгылуу ата онбогун.
Каяктан издеп мен табам,
Карагул, кагылайын бир боорум.
Канатым сенден айрылып,
Таалайы жок мандайым.
Келээринде кийсин деп,
Сары жаргак шым сайдым.
Карга тырмак, күш түмшүк,
Карга манат келтирип,
Сары жибектен түр салдым.
Жалгызым кийсин деп сайдым,
Жалгызым иши бүткөн сон,
Санаа бир тартып сумсайдым.
Алдыман чыкса эркелеп,
Жүгүрүп басат энтендеп,
Атаны кокуй бир тууган,
Айгайды бизге не салдың.
Ойногондо кийсин деп,
Боз жаргактан шым сайдым.
Карга тырмак күш таман,
Болжур бекем түр салдым.
Боорум байкүш кийсин деп,
Боз ала чанда жүрсүн деп,
Чамдата ойгон жаргак шым,
Ушунум жалгыз кийсин деп.
Таалайга жазган экен го,
Ырысы жок Сыйнакүлдү күйсүн деп.
Тору атың минип сен турсан,

Толгонушуп мен турсам.
Торсукка баштык байланып,
Толгонуп издең баармын.
Тогузунда сен кеттин,
Тозогун тартып каламын.
Кара атың минип сен турсан,
Кайрылыш жерде мен турсам,
Канжыгага баштык байланып,
Кайрылып издең баармын.
Канатым сенден айрылдым,
Кайгыңды тартып калармын.
Тарттырмак болгон экен деп,
Канчалык түрмө залалын.
Э-ээй, акылды бирге акылдаш,
А дүйнө бирге макулдаш,
Ажырап калдым мен сенден,
Айланайын жатындаш.
Талашып әмчек әмишкен,
Тар курсакта тебишкен.
Ажырадым кантейин,
Телтинин ичи кем десе,
Караным ботом сени издейм.
Күйүтүн тартып сыйздатып,
О, Кудайлап ыйлайын,
Азабың тартып калайын,
Арманым чыксын ыйлайын,
Эми айтайын арманым.
Айланайын атаке,
Күчөду арман салганың.
Көтөрбөскө аргабы,
Жүрөккө толду арманым.
Төрт түлүк мол малың бар,
Жайы-кышы әл билбей,
Жалғыз үй кондуң талаага.
Минтип бир кордук көргүчө,
Токойдо тентир куу малын.
Ажалың жетип сен өлсөн,

Ким тайып көмөт кебинди.
Бешөөнөн бирдей айрылдын,
Үйман айтар киши жок,
Ээн талаа эрме чөл,
Туруптур бир жалгыз үй,
Атайын курган өлдүнбү,
Алданын койгон ишине,
Сыйнакүл амалың барбы көндүнбү?
Айланайын атаке ай,
Айтпай бир кантеп чыдайын,
Кудуреттин кылганын.
Токуму тубар эп әле,
Көк калкатайды энчилеп,
Карыга салма сол жүлүн,
Көк булгаары, көк желдик,
Карагулга мен арнап,
Былтыртан бери кылды элем.
Жоон шотон күндүргө,
Жетелеп барып турду элем.
Токойго, тоого минди әле,
Жалгыз иним Карагул,
Тон ичинде жүрдү әле.
Эл таалайы ушу экен,
Сыраты жарал мундуунун,
Ким билет минтип қүйгөнүн.
Айланайын атаке ай,
Агарган түтүн булатып,
Ак-Сайдан теке сулатып,
Ак-Сайдан аткан текенди,
Ак шагыл ылдый кулатып,
Алтымышка келгенде,
Ардагым жалгыз чыйратып,
Атып бир салдың сулатып.
Көк-Жардан түтүн булатып,
Көк зоодон теке сулатып,
Көк зоодон аткан көк текен,
Көк шагыл ылдый кулатып,

Көзүн көрбөй калганда,
Көлөкөм жалгыз сулатып.
Мурунку кеткен төрт аган,
Төртөө бир бирдей шер эле.
Атышып атка мингенде,
Байыргул менен Дүйшөгүл,
Кууп алыш артынан,
Эргише жөнөдү
Алданын жазган өкүмү ай,
Карабай жалгыз канатын,
Аскасы бийик тоодо деп,
Бир угулат боздоп турганын.
Муну қандай қыламын,
Айланайын атаке ай,
Ичинде черин жазылсын,
Көңүлдө моокун ачылсын.
Улар бир турган эл эле,
Жылуу суу турган жер эле.
Бурананын жээгинде,
Атаң барып айдал кел,
Ат жүгөнүн байлас кел,
Ошентип үйдү бүтөлү,
Кетели бирге жүктөйлү.
Эл четине баралы,
Карагулдай жалгызды,
Мингизип атка таналы.
Соо кишидей мингизип,
Жетелеп кошо баралы.
Айылга чыгып алганда,
Ата, айкырып азан салалы.
Орду жок турган төрт эрим,
Төртөө тен бирдей шер эле.
Какшаалга минип жаңы атын,
Тынбай турган кечеги,
Айтылбастан калабы.
Айтылды сөздүн нечени,
Күйүтүн тартып жалганда,

Күйүктү канча кечеги,
Азандан тыңшап отурмун,
Кара тил ыйлай кечеги.
Кайрылган жалгыз канатын,
Ойлогондо әсиме,
Кара бир гана бооруму,
Карасам көнүл ооруду.
Какшаган менен мен кантем,
Карагул сыңдуу жалгызды,
О, чиркин, мага кой, бұтсұн баарысы.



БАЙДЫН УБАКТЫСЫНДА

ÊÀÐÀÃÓË ÁÎ ÕÎ 1

(*Ыбырай Бейшекеевдин айтуусунда*)

Байдын убактысында бир чал-кемпир бар экен. Чалдын беш баласы бар экен: Мырзагул, Элегул, Дайыргул, Чапчангул, Карагул. Жалгыз Карагул калат, төртөө өлөт. Чал мергенчи экен. Чал ошо күнү мерген уулап чыгат. Төрт баланын күйүтүн тартып атам ыйлап келе жаткандыр деп Карагул астын тосуп чыгат. Қырга, бу қырга чыкса атасы көрүнбөйт. Бир кара талдын көлөкөсүнө жатып уктап калат. Атасы қырдан карап эч нерсе кезиктире албай келатып, төрт балам өлгөндөн кийин аң качкан экен го деп чал ыйлап келе жатат. Эки жагын караса кийиктин киймин кийген Карагул жатат. «Менин бияка чыкканымды кулжачар билген экен дейт. Мени көрбөсүн деп капкалдуу ташка жаткан экен. Атоону жонуна тарткан экен», – деп чал мылтыгын ондоп шыкаалап, атат.

Чалды кудай атты эми,
Коргошун ок Карагулга батты эми.
Солик эттирибей аттым деп,
Чал Карагулду көздөй басты эми.

Барса, Карагул жалгыз баласына ок тийип, бир жагынан чыгып кетиптири. Ошондо чалдын ыйлап турган жери:

О Карагул ботом,
Адырга чыгып сен жаттын ботом,

Аркар бир жерди мен аттым ботом.
Аркардын этин туураттың ботом,
Карыганда атанды ботом,
Как жыгачтай куураттың ботом.
Тектирге чыгып сен жаттың ботом
Текечер дедим мен аттым ботом
Текечер этин туураттың ботом,
Атанды тек жыгачтай куураттың ботом.

Ошондо чалдын үнүн энеси угул айтып турганы:

Кереге бою күн чыгат,
Кейиген как баш үн чыгат.
Карагулдап чуу чыгат,
Кан аралаш буу чыгат.
Карагул өлгөн шекилдүү,
Босого бою күн чыгат,
Тосоку как баш үн чыгат.
Кан аралаш буу чыгат,
Карчыгам өлгөн шекилдүү.
Айланып сени көрбөдүм,
Кагылайын Карагул,
Апаңды ак турпак салып көмбөдүн.

Карагулдун башын кучактап, әжесинин кошкону:

Ойногондо кийсин деп,
Бос жаргакка шым сайдым,
Бос жибектен түр сайдым,
Уялаш бооруму санап сумсайдым.
Ак жаргакка шым сайдым,
Алышканда кийсин деп,
Ак жибектен түр сайдым,
Салганын көрдүм кудайдын.
Көрүнөө барсам көрөт деп,
Как баш көнөктөй ташка жашындын.
Көк келте мылтык асындын,
Ак кайыпка асылдын,

Ак қайыптын карғышы,
Ардагым аттың басылдың.
Андоос барсам көрөт деп,
Аяктай ташка жашындың.
Ак келте мылтық асындың,
Менин ардагым аттың басылдың.
Ак зоодон тұтұн булаттың,
Ак зоодон аткан әчкини,
Ак шагыл ылдый кулаттың.
Ак қайыптын карғышы,
Менин ардагымы сулаттың.
Көк зоодон тұтұн булаттың,
Көк зоодон әчки сулаттың.
Көк зоодон аткан әчкини,
Көк шагыл ылдый кулаттың.
Көк қайыптын карғышы,
Менин көлөкөмү сулаттың,
Эртелеп кеткен Элегул ботом,
Эсиме салдың Карагул ботом
Мурдагы кеткен Мырзагул ботом
Муунумду алды Карагул ботом
Кийинки кеткен Дайыргул ботом
Кайғыга салдың Карагул ботом.
Артынан кеткен Чапчанғул ботом
Чакчайтып кеттиң Карагул ботом.
Оо-уу, Карагул ботом.





ЖАЛАЙЫР
ЖАЛГЫЗ

ЖАЛАЙЫР ЖАЛГЫЗ

ÆÀËÅÉÛÐ ÆÀËÅÛÇ –
æî î î êðöðí í åâèçèí äå ò¿ç¿ëä°í ðöðöðí óðòðöðé î î ýí à

Кыргыздын нукура элдик поэмасы «Жалайыр жалгыз» түштүктө жашаган кыргыздарда кеңири айтылат. Бул ой жыйналган, жазылып алынган, жарык көргөн материалдардын, ар түрдүү фактылык маалыматтардын негизинде айтылып жатат.

«Жалайыр жалгыз» жөө жомоктун негизинде түзүлгөн турмуштук поэма. Чыгарманын бардык айтылыштарында (16 нускасы бар) айтуучулар «жомок» «эски сөз» деп белгилешет. Аны поэманын сюжети, андагы архаикалык мотивдер, окуянын мүнөздөлүшү, жөнөкөйлүгү, түзүлүшү бекемдеп турат. Поэманын жомоктук башатын аныктоочу дагы бир көрүнүш бул жеке адамдын турмушунун сүрөттөлүшү. Мында жалпы элге тиешелүү проблема көтөрүлбөйт. Эл арасында «Жалайыр жалгыз» комуздун коштоосунда өзүнө мүнөздүү обон менен айтылган. Буга чыгарманын кәэ бир вариантынын, айрыкча мурда жазылып алынган кол жазмаларынын текстиндеги ыр түзүлүшү, айтуучулардын маалыматы далил болот. Ошондой эле эл арасында «Жалайыр жалгыз» деген комуз күүсү да бар экени маалым.¹

Адамзат тағдырына мүнөздүү жалгыздык жөнүндөгү бул жомок кылымдарды карытып жашап, бара-бара элдик поэмага айланган. «Жалайыр жалгыз»

¹ «ÆàëæéÛð æàëæÛç». Нîñ ðîñ î ñâ ï . Äàø n°ç. / 1 óðàñ æöðöðí àëéÛ. 1992, 1 3, 4., 44-ââò.

поэмасынын «Жанали жалгыз», «Жалайыл жалгыз», «Жанайыл жалгыз, Гүлсана», «Жайдын уулу Жанайил» сияктуу аталаыштардагы Рахманаалы Карымшаков¹, Матрайым Кабылов², Калмурза Молдожанов³, Мамажан Зулпиеев⁴, Барпы Алыкулов⁵, Тойчубек Аңсатаров⁶, Күштарбек Күттүгалиевдерден⁷ жана Жерге-Тал районунда (Тажикстан)⁸, Жогорку Памирде (Афганистан)⁹ жашаган

¹ ЭДЕОАІ НІ ×. Аёдің айттың атаңы Оңең аял аяаңае ўюнде 1947-жылдан берінен оның төмөнкүүлүгүнөң барынан да көрүүгө болады. Бирок оның төмөнкүүлүгүнөң барынан да көрүүгө болады.

² ЭІ а. 1 175 (386) «Аяаңае ўюнде 1947-жылдан берінен оның төмөнкүүлүгүнөң барынан да көрүүгө болады.

³ ЭІ а. 1 513 (5032) «Аяаңае ўюнде 1947-жылдан берінен оның төмөнкүүлүгүнөң барынан да көрүүгө болады.

⁴ ЭІ а. 1 601. «Аяаңае ўюнде 1947-жылдан берінен оның төмөнкүүлүгүнөң барынан да көрүүгө болады». Бирок оның төмөнкүүлүгүнөң барынан да көрүүгө болады.

⁵ ЭІ а. 1 190(401) «Аяаңае ўюнде 1946-жылдан берінен оның төмөнкүүлүгүнөң барынан да көрүүгө болады». Бирок оның төмөнкүүлүгүнөң барынан да көрүүгө болады.

⁶ ЭІ а. 1 731. «Аяаңае ўюнде 1947-жылдан берінен оның төмөнкүүлүгүнөң барынан да көрүүгө болады». Бирок оның төмөнкүүлүгүнөң барынан да көрүүгө болады.

⁷ ЭІ а. 1 731. «Аяаңае ўюнде 1947-жылдан берінен оның төмөнкүүлүгүнөң барынан да көрүүгө болады». Бирок оның төмөнкүүлүгүнөң барынан да көрүүгө болады.

⁸ «Аяаңае ўюнде 1947-жылдан берінен оның төмөнкүүлүгүнөң барынан да көрүүгө болады». Бирок оның төмөнкүүлүгүнөң барынан да көрүүгө болады.

⁹ «Аяаңае ўюнде 1947-жылдан берінен оның төмөнкүүлүгүнөң барынан да көрүүгө болады». Бирок оның төмөнкүүлүгүнөң барынан да көрүүгө болады.

кыргыздардан жазылып алынган негизги варианты бар.

Албетте аталган кол жазмалардын бардыгы бири-биринен айырмаланган, өз алдынча варианты деп айттуу кыйын. Ар бир кол жазманын жетишкен жана кемчил жерлери бар. Сюжетинде чоң айырмачылык жок. Бардыгына жалпы жана негиз болгон сюжет төмөнкү: Жалайыр жалгыз деген жигит болот. Анын Гулсана деген сулуу карындаши бар. Курмушу телек куу казак (Чал калмак) кызга ашык болуп, үйлөнөм дейт. Агасы карындашин душманга берүүдөн баш тартат. Ошондо Курмушу телек куу казак Жалайыр жалгызы өлтүрүп, анан Гулсананы алмак болот. Жалайыр жалгыз Жашыл көлгө (кээ бир вариантарда Айдың көл) аң уулап барат. Ошондо колундагы Күшу көлдүн ортосундагы аралга учуп барып конуп, ээсинин чакырганына көңүл бурбай коет. Жалайыр атынан түшүп, жоо жарагын, кийим-кечесин чечип көлдүн жээгине коюп, өзү аралга карай сүзүп кетет. Жалайырга дос болуп жүргөн жаш казакты коркутуу менен баланын жайын билип, артынан аңдып келген беш казак курал жараксыз Жалайырды карман өлтүрмөк болушат. Ошондо Жалайыр мал аттуунун баарын берейин, аз болсо карындашым Гулсананы берейин деп жан соога сурайт. «Сен өлгөндөн кийин байлыгың, карындашың, аялың биздики эмей кимдики» деген жооп айтышат. Акыры Баланы өлтүрүшөт.

Жеңеси (Аксана, кээдэ Карлыгач) менен Гулсана Жалайырдын үйүнө келген беш казактын сөзүнөн Жалайырды өлтүрүп келишкенин түшүнүшөт. Алар беш казакты абдан сыйлап, шарап берип мас кылышат. Курмушу телек куу казакты кылыч менен «бул казактын менде көөнү бар, мунун он бутунда өөнү бар, же кулагында өөнү бар» деп улам бир мүчөсүн кесип отуруп, өлтүрүшөт. Калган учөсүн да өлтүрүп, ор каздырып көөмп салышат. Жа-

лайырга дос болуп жургөн казактын колун байлап, атка мингизип, Жалайыр жаткан жерге барышат. Карындаши менен жеңеси ыйлап жатып тирилтип алышат (кәэде жарадар болгон Жалайырды айыктырып алышат).

Ушул сюжет айттуучулардын айрым кошумча, алымчалары менен айтылган. Бардык айттылыштарында негизги каармандардын аттары туруктуу. Сюжеттин аягында гана өзгөрүү бар. Мисалы, Реми Дор жазып алган варианта Жалайырды Хожайыр Хыдыр (Кожо Кыдыр) алтын асасы менен түртсө оодарылып жатат, күмүш асасы менен түртсө турup кетет. Мында мусулман дининин таасири, Адам баласын колдоочу, сактоочу Кыдырдын культу баса белгиленген. Чыгарманын башында да Жалайырдын эч нерсеси жок, аңчылык менен гана турмуш откөргөнү айтылып бир күнү Кыдыр даарып, түмөн малдуу болуп жатып калат. Бул памирлик кыргыздардын мусулман олкосундө жашап, мусулман дини менен отө тыгыз байланышта болгондугунун натыйжасы болуш керек. Анткени Кыдырдын образы поэманын башка вариантарында кезикнейт.

Жогоруда аталган вариантардын ичинен Т. Апсатаровдон жазылган «Жайдин уулу Жанайил» деген вариант менен Ж. Мукамбаев – Тажикстандык кыргыздардан жазып алган (кимден жазып алганы белгисиз) «Жанайыл жалгыз, Гүлсан» деген вариантын аягы бири-бiriне оқшош болуп, башка бардык айттылыштарынан айырмаланып турат. Тактап айтканда бул эки варианта сюжетке төмөнкүдөй окуя кошуулган. Гүлсана олут калган агасынын денесин үйүнө алып келип, жанына жеңеси менен жаш казакты коюп, мен келгенче күтүп тургула деп, эркекчө кийинип, жоо-жарагын асынып, жөнөп кетет. Бир жерге келсе, жыйналган көп эл. Хан мелдеш уюштуруп, «ушул тууну ким атты

*чаап баратканда атып тушурсө, кызыым Кенжеке
Карамды берем» деп жар салып жаткан болот.
Гүлсана да мелдешке катышып, тууну атып түшүрүп, Кенжеке Карамга үйлөнүү укугуна ээ болот.
Кыз экенин байкап калган Кенжеке Карам аныгын билүү үчүн дагы бир топ шарттарды коет,
Гүлсана аларды да аткарат. «Кайра үйгө жеткенче
белимди, бутумду чечпейм деп ант кылгам», – деп
кызды алып жолго чыгат. Дагы бир жерде так эле
ушундай көрүнүшкө туш болуп, ал жерде да жеңишке жетип, хандын Пышпас Карам деген кызын алып, үйгө кайтат. Үйгө жетерде эки кызды коюш келген женелери менен жолго токтотуп, «мен
үйгө кабар берейин, силер ушул жерде күтө тургуда» дейт. Өзү үйгө барып чечинип, кыз кийимин кийинип, кайра шашылып ат чаап келип «тезирээк жүргүлө, агам өтө кубанып, чаап келе жатып, аттан кулап эси ооп калды» дейт. Кенжеке Карам менен Пышпас Карам келип, экоо эки жагынан туруп буркурап ыйлашат. Көз жаштары баланын бетине куюлат. Бир убакта бала уйкудан ойгонгонсун тура келет.*

«Жанайыл жалгыз, Гүлсана» поэмасында Гүлсана экинчи кызды – Пышпас Карамды шаарды жылына бир жолу от тартып, соруп турган ажыдаарды өлтүрүп анан алат. Экинчи шаардын ханынын шарты ушундай болгон. Мындағы хандардын байгеге мал, акча, буюм койбой, кыздарын коюшу, Гүлсананын улам бир окуяга туш болуп, коюлган шартты аткарып, кыздарга (эки кызга) үйлөнүү укугуна ээ болушу түрк элдеринин жана кыргыз жомокторунда кеңири кезигүүчү салттуу окуялардан. Ошондой эле кыздардын көз жашынан же болбосо Гүлсана менен жеңесинин өткөнүнөн Жалаиырдын тирилип кетиши да орус жомокторунда, былиналарында жыш кезигүүчү салттуу мотивдерден болот.

«Жалайыр жалгыз» матриархат доорунан патриархат дооруна өткөн мезгилде жараган архаикалык чыгарма. Анткени эки доорго түнөздүү элемменттер сакталган. Мисалы, матриархат дооруна тиешелүү элемменттер: Гүлсананын душмандан оч алып, аларды чечкиндүүлүк менен өлтүрушү, агасын тирилтүү учун эркекче кийинип жолго аттанаңып, кыздарды утуп келиши; патриархат дооруна тиешелүү элемменттер: Жалайырдын өз аялы бар туруп, дагы эки аял алыши.

Демек, байыркы доордун шартына байланыштуу пайды болгон архаикалыкмотивдер көптөгөн элдердин оозеки чыгармаларынан орун алып, айрым типологиялык оқиоштуктарды жараткан.

Сөз кылышып жаткан эки вариант көбүнчө кара сөз менен айтылышып, сюжет жогоркудай кызыктуу окуялар менен аякталып, булардын өзгөчөлүгүн көрсөтөт.

Ыр түзүлүшү, көркөмдүгү жагынан башкалардан айырмаланып турган варианты – М. Зулпиевдикى. Айтуучу, жаратуучу фольклор жыйноочу М.Зулпиеев «Жалайыр жалгыз» поэмасынын элге кенцири белгилүү негизги схема боюнча иштеп чыккан. Мында Жалайыр жалгыздын атасы Баялы деген болот. Калмактар бийлик жүргүзүп турган мезгилде алык-салык жыйнап жүрүп, калмактардын башчысы Майцы деген калмак Баялынын кызы Гүлсана сулууга көзү түшүп, кызыңды мага бересиң дейт. Баялы «макул» деп калмактарды үйүнө түшүрүп, тамак-ашын берип сыйлайт. Алар уктап калганда курал жарактарын алышып, өздөрүн өлтүрүп, түн катар көчүп кетет. Бардык вариантарда Жалайырдын өлүмүнө себепкер карындашы – Гүлсана. (Агасын өлтүрүп, карындашына үйлөнүшү керек.) Душман бирде «беш казак», бирде «беш калмак» деп айтылат. М.Зулпиеевдин вариантын-

да окуя калмак доору менен б. а. тарыхтын белгилүү бир мезгили, белгилүү тарыхый душмандар менен байланышта каралган. Жомоктук сюжетти реалдуулукка жакындаткан.

Агасынын кырсыкка дуушар болору кыздын түшүнө кирет. Түш көрүү мотиви поэмада сюжет куруучу негизги көркөм функцияны аткарып турганы ачык баамга түшөт. Канча мезгил өтсө да ыргагынан жанбаган туруктуу ыр түрмөгү бардык вариантарда салтуу түрдө айтылат. Түш мааниси боюнча терең, табышмактуу, өзгөчө көркөмдүктө баяндалган. Бардык вариантарда кыз түшүн агасына айтып, агасы аны жоруйт.

Айырмачылыгы ыр түзүлүшүндө, узартып же кыскартып айтылышиныда гана байкалат. Мисалы, Реми Дор жазып алган Орун Какбаш деген Оогандык кыргыздын вариантында:

Түндө бир жатып түш көрдүм, акей,
Түшүмө каршы иш көрдүм, акей.
Көөкөрдө йай кан көрдүм, акей,
Жанжыгада йай жан көрдүм, акей,
Канжыгада йай баш көрдүм акей. – дейт.

Агасы:

Жан алгыч келсе жан алат жаным,
Довогер келсе йай мал алат жаным,
Банданан* келсе сени алат, жаным. –

деп түшкө өтө деле мани бербей, башка келгенин көрөбүз дегенчелик кылып аттанып кетет.

М. Зулпуевде Гулсананын түшү курч, терең ишмелген:

Атам менен энемдин,
Жүртүна келип конуппуз.
Алар менен аралаш
Ак өргөдө болуппуз.

* Аà́і ёà́і їà́і – І áі ёäääáі , (аäаі êäëñå).

*Белестен келген беш бөрү,
Бечара козум жеп кетти.
Бул эмине болучу?
Бул түшүмдү жоручу.
Түндөгү көргөн түшүмдө,
Төбөлдөн келген тәрт бөрү.
Төбөлдөй козум жеп кетти
Бул эмине болучу?
Бул түшүмдү жоручу.
Капилем көргөн түшүмдө,
Көк шумкар күшүм учуптур,
Көк жибек боосун тытыптыр,
Көктү карай сыйыптыр.
Бул эмине болучу?
Бул түшүмдү жоручу.
Ажайып көргөн түшүмдө
Ак шумкар күшүм учуптур,
Ак жибек боосун тытыптыр,
Айды карай сыйыптыр,
Бул эмине болучу?
Бул түшүмдү жоручу.
Көктө булут сөгүлдү,
Көнөктөп жамгыр төгүлдү.
Көңүлүм жаман бөлүндү,
Көзүмө жаман көрүндү.
Бул эмине болучу?
Бул түшүмдү жоручу.
Абадан булут сөгүлдү,
Аяктап жамгыр төгүлдү.
Аябай көңүлүм бөлүндү.
Бул эмине болучу?
Бул түшүмдү жоручу?*

Гүлсананын түшүн агасы төмөнкүчө жоруйт:

*Түндөгү сенин түшүңдө
Белестен келсе беш бөрү,*

*Бечара козуң жеп кетсе
Беш калмак келген болбойбу
Бейпарга түшүп Гүлсана
Сенин бекзатың агаң өлбөйбү.
Тәбәдән келсе төрт бөрү
Тәбәлдөй козуң жеп кетсе,
Төрт калмак келген турбайбы,
Убайды калып Гүлсана,
Сенин төрөдөй агаң өлбөйбү.
Түндөгү көргөн түшүңдө
Ак шумкар күшүң учканы,
Ак жибек боосун тытканы,
Айды карай сыйганы
Арыстаның акең жутканың.
«Арыстаным акем өлдү» деп,
Айдай бетиң тытканың.
Көк шумкар күшүң учканы,
Көктү карай сыйганы
Көк жибек боосун тытканы
Гүлүстөн акең жутканың.
«Гүлүстөн акем өлдү» деп,
Күзгүдөй бетиң тытканың.
Көктөн булут сөгүлсө,
Көнөктөн жамғыр төгүлсө
«Көкжалым акем өлдү» деп
Сенин көзүңдүн жашы турбайбы.
Түндөгү көргөн түшүңдө
Абадан булут сөгүлсө,
Аяктап жамғыр төгүлсө
«Арыстаным акем өлдү» деп
Гүлсана, сенин айнектей
Көзүңдүн жашы турбайбы.*

*Түштүн текстин толук бергенибиздин себеби
бар. Аны окуганыбызда эле легендарлуу акын Кет
Буканын ыры эске түшөт. Чыңгызхандын баласы*

өлгөндө Кет Бука ырчы Чыңгызханга келип, уулунун өлгөнүн угузуп ырдаган ыры¹ менен оқшоши. Бул экөө эки башка чыгармада, эки башка жагдайда жолугат. Кет Бука да табышмакттуу угузуу болсо, М. Зулпиеевде туш түрүндө берилген. Залкар ақындыны күчтүү айтылган саптары элге катуу таасир эткен, аны чыгармачылык менен өздөштүрүшкөн. Фольклордогу мындай үндөштүк мыйзамдук көрүнүш катары болуп калган учурлар көп. Кандай болгондо да айтуучу тарабынан Гүлсананын түшү таасирдүү чыккан.

Кээдэ поэмаларда туш оқшоши эпизоддордон орун алып, оқшоши көркөм функцияны аткарып калган учурлар да болот. Алсак, «Жалайыр жалгыз» менен «Ак Мактым» поэмаларынын экөөндө да терс каармандар (калмак Чынтайчи, куу казак, куу калмак) кызга ашык болот. Экөөндө тен қырсык болору кыздардын түшүнө кирет. Түштү агасына айтат, ал жоруйт. Ак Мактымдын түшү кыздын өз башына түшкөн мүшкүл жөнүндө болуп, агала-рына «Сiler мени жалгыз таштап кетсөнөр мени калмактар алып кетет» деп ачык айтылса, Гүлсананын түшү агасынын башына келчү жамандык жөнүндө болот да, эгер агасы ууга жалгыз барса қырсыкка жолугары баяндалат. Кыздардын түшү окуянын андан ары өнүгүшүнө өбөлгө түзүүчү мотив. Мактымды калмактар колго түшүрүп алып кетишет. Гүлсананын агасын өлтүрүшөт. Ушул жерден окуя эки башка нүкка бурулат.

Түштүн текстти эки поэмада формасы б.а. ыр өлчөмү (метрика) боюнча бирдей:

Түндө бир жатып түш көрдүм, аке,
Түшүмдө мүшкүл иш көрдүм, аке.

¹ Өндөрбай үё Өндөрбай. / Өзгөө А. Өндөрбай 1994., 27–29-ж.

*Кабак-кабак кан көрдүм аке,
Канжыгадан баш көрдүм, аке.
Кан аралаш баш көрдүм, аке,
Телтору атым бош көрдүм, аке.¹*

жана мазмуну боюнча да окишош мүнөздөмөгө ээ. Мындағы окишоштук «Жалайыр жалғыз» да «Ак Мактым» да бир аймакта – түштүк тарапта гана айтылышынан, поэмадагы окишош окуялардың чагылышынан, бир эле айттуучу эки поэманды да айтышынан (М. Зулпиеев, Т. Аксатаров ж.б.), кәэ бир айттуучулар тарабынан «Жалайыр жалғыз» поэмы да калмак доору менен байланыштырганынан улам болушу мүмкүн.

Ал эми «Жалайыр жалғыз» поэмасынын вариантындағы ыр саптарынын окишоштугу булардың бир башаттан таралып, көп вариантулукка ээ боло албай, окуялары да кеңири тармакталып өнүгө албагандығына байланышту.

Бирок, мындан бардық эле нұскалары түгөлү менен окишош дегенді түшүнүүгө болбайт. Ар бир айттуучу өз чыгармачылык дараметине жараша, угуучулардың чөйрөсүнө ылайыктап поэмандың бағытын өзгөртүп (баш каарманды бирде өлтүрүп, бирде тирилтип), каармандардың образын кырдаалга жараша ачып, көркөм сөз каражаттарын колдонуп айттууга аракет жасашкан. Ар бир айттуучунун поэмага кошкон салымы бар.

Маселен, Барпы Алыкулов ийине жеткире иштебеген элдик ыр, поэма, дастан болбосо керек. Анын айттуусундагы «Жалайыр жалғызда» акындық орошон ой, көркөм ыкма, таланттың салмагы таасын көрүнөт. Жалайырдың образы, поэмандың чордонун ээлеген жалғыздық трагедиясы терең иштелген.

¹ І àéò Üì . /Р. Áî ñòí îâäöí áâðèàí òú. Èèòäï öå: О. Ááäðäéöí îâ. Áê І àéò Üì . – Ô., 1983, 112–118-áâðòåð.

М. Зулпиеев болсо ақындардын чыгармачылығын, фольклордук чыгармаларды көп билгендиктен, экин-чиден фольклордун ички закондорун терең түшүнгөндүктөн поэманын мазмунуна элдик оозеки чыгармачылыктын майда жанрларынын үлгүлөрүнөн (элдик ырлар, кошок, санат, терме, арман, кордоо, табышмак) чеберчилик менен пайдаланылган.

*Өйдө чыкса өбөгүм,
Білдый түшсө жөлөгүм.
Ат байларга казыгым
Жолго чыksam азыгым
Өлгөнүмдө ыйларым
Тири болсом сыйларым,—*

деген балдарга каратат айттылган ырдын жардамы менен карындаши экөөнүн бир туугандык мамилеси берилсе,

*Карагайдай хан жалгыз,
Сенин карашарың жок жалгыз,
Карагаттай көзүңдү ээй,
Канжар салып оёмун.
Ит менен күшкә жем кылып,
Кабака сүрөп саламын.*

же болбосо «Карагайдай болгон хан жалгыз», «Ырысы жок шум жалгыз», «Торгойдой болгон күү жалгыз, Сенин толгоноруң жок жалгыз» деген ачуу сөздөр менен кордолушу Жалайырдын жалгыздык трагедиясы. Башына түшкөн мүшкүлгө арачалар адамынын жоктугу ал учун арман. Ушул эпизоддогу каармандын өлүм алдындағы алсыздығы, кордолуп, ыза тартышы акырында өлүмгө дуушар болушу поэманын негизги түйүндүү окуясы болуп эсептелет.

М. Зулпиеевдин вариантынын жомоктук көрүнүштөн реалдуулукка жакында тылышы чыгармалынын аягындағы эпизоддан да ачык байкалат. Кал-

мактардын эң кичүүсү эч кимиси жок, жалгыз, аナン дагы куралсыз турган Жалайырга бору ооруп, ага-сынан «Жалгыз жаш баланы сиз улув башыңыз менен өлтүрсөнүз уят. Мен эле өлтүрүп, көмүп келейин, сиздер бастыра бериңиздер» деп суранат. Жалайырды көлдүн ичинде кичине эле жарадар кылып, жээкке чыгарып, ыңгайлуу жерге жаткырып коет. Кичүү калмактын жакшилыгын баалап,

Жаным биргэ жаш калмак,
Жаналгычым беш калмак.
Аманат сөзүм айта бар,
Кой ичинде беш серке,
Төрт карысын сойсун де
Ичиндеги бир жашын
Тируг бойдон койсун де. –

деп табышмак аркылуу ким күнөөлүү экенин ка-рындашына билдириет. Гүлсаны менен жеңеси төрт калмакты өлтүрөт. Эң кичүүсү Жалайыр жаткан жерди таап берет. Жалайыр менен достошуп, жы-луу-жумшак коштошот.

Сюжет негизги карман Жалайыр жөнүндө болгон менен анын образы өтө ачылбайт. Карындашынын айынан душман колуна түшүп, ызага, өлүмгө дуушар болгон бир бечара. Гүлсананын образы поэ-манын башынан аягына чейин биринчи планда бо-луп, агасына караганда кайраттуу, шыкттуу, күчтүү, айлакер, керек болсо баатыр катары сүрөт-төлөт.


Поэманнын М. Зулпиеевдин вариантынан баш-касында конкреттуу тарыхый доор, тарыхтын белгилүү бир мезгили аталбайт. М. Зулпиеев кал-мак доору менен байланыштырат. Терс каарман да калмак бийлигинин өкулү Майцы жана анын ииниси. Бул кийин кошулган кошумча экенин бай-калып турат.

Калган вариантарда душман «беш казак», «курмушу телпек күү казак» деп эле аталаып, Жалайырга жан тартканы, дос болуп жүргөнү жаш казак делет. Реми Дор жазып алган варианта беш казактын – Зор казак, Чал казак, Ормотой казак, Күү казак, Боз казак деп ар биринин аты аталаат.

Мында эпикалык жана реалдуу жер, суу аттары аталаып, окуя түштүк тарапта өткөндөй ой калтырат. Бул албетте эпикалык чыгарманы айтуучуга байланыштуу салтык көрүнүш да болушу мүмкүн.

Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгында түрдүү сюжеттерди камтыган, ар кандай тематикадагы поэмалар бар. Алардын ичинде «Жалайыр жалгыз» поэмасы да өзүнүн архаикалык башатын сактоо менен кылым карытып, кыргыз жашаган аймактарда элдин эсинде жашап келе жатат. Идеясы адамдын керт башынын эркиндиги. Көркөмдүк насилин көркөм өнөрдүн натыйжасы катары баалоо абзел.

Жыйнакка көркөмдүгүнө, сюжетиндеги айырмачылыкка, таралуу аймагына карап төмөнкү учварианты М. Зулпиеевдин, Т. Апсатаровдун жана тюрколог Реми Дор Памирлик кыргыздардан жазып алган Орун Какбаشتын вариантарын киргиздик.



ÆÀÍ ÂÀËÛ ÆÀËÃÛÇ

(М. Зулпиеевдин айттуусунда)

Илгери-илгери өткөн замандарда, кыргызды калмак бийлеп турган замандарда Майцы деген калмак бийлик кылышп турганын айтышат. Ошол доордо жашаган Баялы деген жалгыз үйлүү киши болгон. Анын да жалгыз уулу, бир кызы болот. Кызы Гүлсана 14 жашынан 15 жашка карай кадам коюп, толгон айдай толукшуп турган убагында Майцы бий жигиттери менен алых-салых жыйнап жүрүп, Баяллынына токтойт. Айдай жүзүн жаркыратып төрдө олтурган Гүлсананы көрүп: – Бул мага ылайыктуу кыз экен го деп ичинен ойлонуп, кызын атасын, айыл аксакалдарын чакырып: – Кызынды мага нике кыйып бергин, – деп кыйнайт. Атасы айыл аксакалдарга макул болуп, калмактарды ак өргөөгө киргизип, сыйласп жатышп, калмактар уктап калганда курал-жарактарынын баарын шыптырып алышп, калмактарды өлтүрүшүп, түнү менен көчүп олтуруп, башка элге көчүп өтүп кетишет. Ошол элге барганды Баялы кемпирин экөө Жанаалыны үйлөп, бир аз өткөндөн кийин каза табышат. Жанаалы жалгыз карындашы экөө ата-энесине күмбөз тургузуп жатканда жаны кошулган эл аны карабай көчүп кетип калышат. Калмактардын кабарын угуп, келсе бизди чаап алат дешип, того көчүп кетишет. Жанаалы жалгыз аркада көчпөй калгандыктан, Жанаалы жалгыз аты өчүп, «Жаны айыл Жалгыз» атка конот. Ошентип ата-энесинин

күмбөзүн бүтүрүп болгондо Гүлсана «калмактар келип калып жүрбөсүн, тезирээк көчүп кетели» деп агасы Жанаалы Жалгызга айтып турганы. Ошол убакта Майцы калмактын агасы артынан түшүп кууп, издең таба албай жүргөн кези экен.

Айланайын жан ага,
Азандан үйдү чечели.
Агын суу дайра кечели,
Атамдын сарайы бүттү көчөлү.
Ардагым атам көзү өттү
Аркада калып жалдырап,
Азап тартып нетели.
Кагылайын жан аке,
Күүгүмдө үйдү чечели,
Күн чыкпай көчүп кетели.
Күкүктөй болгон энемдин,
Күмбөзү бүттү көчөлү.
Күйөрман энем көзү өттү,
Күйүттө жүрүп нетели.
Алты канат ак үйдү,
Аркасынан чечели,
Ак сууну көздөй көчөлү.
Алыска кеткен эл-журттун,
Аркасынан кетели.
Жети канат ак үйдүн,
Желкесинен чечели.
Жетигим энем көзү өттү,
Жергетал көздөй көчөлү.
Жетимдер калды дедирбей,
Жеткизебей кеткен эл журттун,
Жетегинен кетели.
Элибиз өйдө көчкөндө,
Эрмегим атам жогунан,
Ээн талаада биз калдык.
Каралашар тууган жок,
Эне-атам көзү өткөнде.

деп, карындашы Гүлсана агасына ыйлап айтып турған жери. Агасы Жанаалы Жалгыз карындашынын сөзүнө мындај деп турганы:

Айланайын Гүлсана!
Чекеме таккан бурагым,
Үйүмдө жанган чырагым.
Алты канат үйүндү,
Аркасынан чечерге,
Алыска болжоп көчөргө,
Мал айдашар киши жок.
Жанаалыдай жалгыздын,
Айласы кетип таң болду,
Алмадай башы маң болду.
Жети канат үйүндө,
Желкесинен чечерге,
Жергетал көздөй көчөргө,
Көч баштаарга киши жок.
Пешенемде ырысым,
Жайнаган чолпон жылдызым,
Мага окшогон бейбактын,
Айласы кетип таң болду.
Ашы бир болот четиндин,
Арманы күчтүү жетимдин.
Гүлү болот четиндин,
Күйүтү болот жетимдин.
Мууну болот жалбыздын,
Муну күчтүү жалгыздын.
Атам менен энeme,
Сураса бербей койбойбу,
Сумсайтып жалгыз койгуча,
Мага окшогон жалгызды.
Гүлү болот жалбыздын,
Күйүтү күчтүү жалгыздын.
Атам менен энeme
Көрсөтпөй койсо болбойбу,
Мага окшогон жалгызды.

Айдап, айдап мал берген,
Айры өркөттүү нар берген,
Сүрүп сүрүп мал берген,
Сүйрү өркөттүү нар берген.
Он алты жашта баш кошкон,
Кудайым сүйүп баш кошкон
Алган жарым Карлыгач,
Муну менен иши жок,
Көч баштарга киши жок.

Агасынын эли-журту көрбөй таштап кеткенине
капа болуп, бир жагы жалгыздыгына мунаїып, ай-
тып турганына Гүлсана ичинен капа болуп, мунка-
нып агасына кайрат берип, айтып турганы:

Айланайын жалгызым!
Кайгырып капа болбогун.
Сууда жалбыз чөп болот,
Журтта жалгыз көп болот.
Кагылайын жан аке,
Көлдө бир жалгыз чөп болот.
Көптө бир жалгыз көп болот.
Жалгызмын деп кайгырба,
Жалгыздын жары қудайым.
Көптүн жаны көмүрдөн,
Жалгыздын жаны темирден.
Айланайын жан аке,
Мал айдарың болбосо,
Көч баштарың болбосо,
Көч баштарың болоюн.
Атынды берчи минейин.
Тонунду берчи кийейин.
Сизге келген жоо болсо,
Өзүм жалгыз кирейин.
Жан жигитин болбосо,
Жан жигитин болоюн.
Сага келген душманды
Өзүң менен тосоюн.

Жанаалы Жалгыз карындашы Гүлсананын эркектей кайрат берип айткан сөзүнө ыраазы болуп, ичинен кубанып, көчө баштайт.

Атадан жалгыз Жанаалы
Алты канат ак үйдүн
Аркасынан чечти эми.
Атан төөгө жүк жүктөп,
Алыска молжоп көчтү эми.
Энеден жалгыз Жанаалы,
Жети канат ак үйдүн,
Желкесинен чечти эми.
Жети атанга жүк жүктөп,
Жергетал көздөй көчтү эми.

Көчтү жүктөп чыкканда, аке эми биз көч менен женем экөөбүз бара беребиз. Сиз алдыга түшүп, көнүлүндү ачып, уу кылып ойноп бара бер,— дейт карындашы Гүлсана. Жанаалы Жалгыз жолдо мылтык атып, уу кылып, көнүлү көтөрүлүп, жүрүп олтуруп, атасы конуп жүргөн Жерге-Талга барып, көчүн түшүрүп, өрүштөп конуп, малы менен жатып калышат. Түн жарым оогондо, танга маал болгондо Гүлсана уйкуда жатып түш көрөт. Түшүндө мүшкүл иш көрөт. Таң агарганда туруп агасын ойготуп, түшүн айтып турган жери:

Түндө жатып түш көрдүм, аке,
Түшүмдө мүшкүл иш көрдүм, аке
Түндөгү түшүм өткөн түш,
Жүрөгүм сезип көргөн түш.
Атам менен энемдин
Журтуна келип конуппуз
Атам менен энемдин,
Арбагы билип келиптири.
Атам менен энемдин,
Арбагына багыштап,

Арнап туруп табыштап
Куран окуп кой деди.
Атадан жалгыз Жанаалы
Энеден жалгыз Жанаалы
Ата менен эненин арбагына
Багыштап куранды окуп болду эми
Бата кылып койду эми.
Айланайын жан аке,
Кулак салып угуп тур
Көнүлүндү буруп тур.
Түндөгү түштүн капасын
Эми айтып берем чаласын.
Түндөгү көргөн түшүмдө,
Түшүмдө мүшкүл ишимде.
Белестен келген беш бөрү,
Бечара козум жеп кетти.
Бул эмине получу?
Бул түшүмдү жоручу.
Түндөгү көргөн түшүмдө,
Төбөдөн келген төрт бөрү.
Төбөлдөй козум жеп кетти
Бул эмине получу?
Бул түшүмдү жоручу.
Капилет көргөн түшүмдө,
Көк шумкар күшүм учуптур,
Көк жибек боосун тытыптыр,
Көктү карай сызыптыр.
Бул эмине получу?
Бул түшүмдү жоручу.
Ажайып көргөн түшүмдө
Ак шумкар күшүм учуптур,
Айды карай сызыптыр,
Ак жибек боосун үзүптур,
Бул эмине получу?
Ал түшүмдү жоручу.
Көктө булут сөгүлдү,
Көнөктөп жамғыр төгүлдү.

Көңүлүм жаман бөлүндү,
Көзүмө жаман көрүндү.
Бул әмине болучу?
Бул түшүмдү жоручу.
Абадан булут сөгүлдү,
Аякташ жамғыр төгүлдү.
Аябай көңүлүм бөлүндү.
Бул әмине болучу?
Бул түшүмдү жоручу?

Гүлсананын айтып турган түшүн агасы Жанаалы Жалгыз жоруп турганы:

Айланайын Гүлсана,
Багымда өскөн борумум,
Сайраган шакта булбулум.
Пешенемде жылдызым,
Карчыга конот парага
Каргадай болгон караптыйм,
Сенин кара башына
Жанаалыдай жалғыздын
Кара башы садага.
Түндөгү сенин түшүндө
Белестен келсе беш бөрү,
Бечара козун жеп кетсе,
Беш калмак келген болбойбы
Бейпайга түшүп Гүлсана
Сенин бекзатын аган өлбейбү.
Төбөдөн келсе төрт бөрү
Төбөлдөй козун жеп кетсе,
Төрт калмак келген турбайбы,
Убайда калып Гүлсана,
Сенин төрөдөй аган өлбейбү.
Түндөгү көргөн түшүндө
Ак шумкар күшүн учканы,
Ак жибек боосун тытканы,
Айды карай сызганы

Арстаның ағаң жутканын.
Арстаным акем өлдү деп,
Айдай бетин тытканын.
Көк шумкар күшүн учканы,
Көктү карай сыйганы
Көк жибек боосун тытканы
Гүлстан акен жутканын.
Гүлустөн акем өлдү деп,
Күзгүдәй бетин тытканын.
Көктөн булут сөгүлсө,
Көнөктөп жамгыр төгүлсө,
Көкжалым акем өлдү деп
Сенин көзүндүн жашы турбайбы.
Түндөгү көргөн түшүндө
Абадан булут сөгүлсө,
Аяктап жамгыр төгүлсө,
Арстаным акем өлдү деп,
Сенин айнектей болгон
Көзүндүн жашы турбайбы.

Гүлсана айткан түшүнө қайгырып: – Мен кайдан айтып койдум әле мындай түштү деп убайым кайгыга батып, оор санаага чегөт. Жанаалы болсо, андан бетер сары убайымга батып жатып калышат. Атасы тириү кезинде Жерге-Талга көчүп келгенде Жанаалы Жалгызды ээрчитип ууга Айдың-Көлгө алыш барып жүрчү экен. Жанаалы Жалгыздын үйдө жата берип, самандай өнү саргайып, убайымга батып, жүдөп кетет. Карындашы менен аялы эч жакка чыгарбоо үчүн Жанаалынын Көк темир сырға аты менен Көк шумкарын бекитип коюшкан. Жандай кырсык болсо да биздин көз алдыбызда болсун дешкен. Зеригип үйдө жатканча Айдың-Көлгө барып күш салып кичине жазылыш көңүлүмдү ачып келейин деп Жанаалы Жалгыз карындашынан атын, шумкарын сурап турганы:

Айланайын Гүлсана,
Атымды берчи минейин.
Тонумду берчи кийейин.
Алысцы жолго барбастан,
Беш күнчүлүк өмүрдө,
Айыл ичин аралап,
Көнүлүмдү улайын.
Күшумду берчи колума,
Азыраак ойноп, уу кылып,
Бир черими жазайын.
Кагылайын жан укам,
Өйдөгө чыксам өбөгүм,
Ылдый түшсө жөлөгүм.
Ат байларга казыгым,
Жолго чыксам азыгым.
Өлгөнүмдө ыйларым,
Тириү болсо сыйларым.
Мен айткан тилге көнсөңчү,
Менин көк жоргомду берсенчи.
Ушул турган көп айыл,
Уч айланып келсемчи.
Көк жоргомду мен минип,
Көк шумкарды колго илип,
Жоо жаракты тагынып,
Ушул турган айылга,
Алты айланып келсемчи.
Анан атты берсемчи.
Айланайын Гүлсана
Кепке келтек кылбагын.
Улагага эп кылба
Керегеге эп кылба
Мени келин, кызга кеп кылба.
Кагылайын жан укам,
Узак жакка барбайын,
Убайга сени салбайын.
Алысцы жолго барбайын,
Азапка сени салбайын,

Көпчүлүк жолго барбайын,
Күйүткө сени салбайын –

деп Жанаалы Жалгыз карындашы Гүлсанага му-
найат. Аты менен шумкарын берип жатып агасы-
на айтып турганы:

Айланайын жан аке,
Алдан атты аласың
Армандуу болуп каласың
Айдың көлгө барсаңыз
Беш калмакка учурал,
Азапка мени саласың
Кагылайын жан аке,
Мен да кошо барайын,
Жан жигит болуп алайын.
Сага келген жоо болсо,
Тайманбай кылыш чабайын,
Гүл жигит болуп алайын,
Күймөнбәй кылыш чабайын.

деп, Гүлсана акесине жалооруйт. Жанаалы Жал-
гызынын Гүлсанага карап айтып турганы:

Кагылайын жан ука,
Ак жоргонун күйругу,
Кыяк болот дечү эле.
Бири улан, бири кыз
Эки тууган бир жүрсө,
Асемдүү кыргыз элинде,
Уят болот дечү эле.
Сары жоргонун күйругу,
Кыяк болот дечү эле.
Бири улан, бири кыз
Эки тууган бир жүрсө,
Санжыргалуу кыргызда
Уят болот дечү эле.
Кайгыrbай жаткын Гүлсана
Караны минсем желемин

Эртең түштө қелемин
Өрдөк казды байланып
Сұксур, сонодон белек қылыш келемин.

Уудан тез келин деп Гүлсананың ыйласп айтып турғаны:

Қагылайын жан аке,
Алдаң атты алышсыз.
Алыс жакка барбайм деп,
Айыл аралап келем деп,
Айдың көлгө жөнөпсүз.
Саламат барып сак келгин,
Санадар қылбай бат келгин.
Кечигип ууда сен жүрсөн,
Жалғызым акем келбейт деп,
Эки көзүм төрт болуп,
Жалдырап ыйласп жүрбөйүн.
Жабыркап эстеп күйбөйүн.
Арка чачым түйөмүн,
Алты құндө келбесен
Азабың тартып күйөмүн.
Ақ темир боз ат мен минип
Аркандан издең жүрөмүн.
Желке чачым түйөмүн,
Жети құндө келбесен,
Жетигим акем келбейт деп,
Жез тулпар темир ат менен
Желигип издең киремин,—

деп Гүлсана менен аялы Карлыгач ыйлаган бойдон калышат.

Атадан жалғыз Жанаалы
Энеден жалғыз Жанаалы
Айдың көл көздөй жүрдү әми
Атадан жалғыз бейбагын
Айдың көлгө барды әми.
Андан алыш илдарам,

Ағындан алыш илдиirim,
Канжыгага өрдөк, казды байлады,
Айдың көлдү аралап,
Абдан көөнүн жайлады.
Атка минип, март болуп,
Арманын айтып ыр кылып,
Айдың көлдү мактады
Керилип турган Ала-Тоо
Жалгыздын сөзүн жактады.
Балтырканың билектен
Балырларың жибектен
Касиеттүү Айдың-Көл
Балдар ойнор жер элең.
Жылтырканы билектей
Жигити сонун жибектей
Кымыз ичип дуулашып,
Кыз кубалап ойногон
Кыз, жигит ойнор жер элең.
Каз, өрдөк сүзүп ойногон,
Кабылан, бүркүт жойлогон.
Көрбөй калсан азыраак
Кардың такыр тойбогон.
Арчаларың бураган,
Арчаларың түбүндө,
Аркарың ойноп чураган,
Аркарына жете албай,
Жанаалы Жалгыз куураган.
Ар жылгандан түшкөн суу
Ағып жатат шырылдал.
Шилбилерин бураган,
Шилбилериң түбүндө
Кулжалар оттоң чураган.
Кулжаларыңа жете албай
Жанаалы Жалгыз куураган.
Өлөңүнөн сазы көп,
Өрдөгүнөн казы көп,
Жигит, кыздар чогулуп,

Жыргай турган жер ошол.
Токоюнда черин бар,
Жан бүткөндүн баары бар.
Кайынга тууп күштарын,
Камынып туруп учканы.
Терекке тууп күштарын,
Теминип турат учканы.
Токоюнда өзөн суу
Тербелип учат өрдөк, күү.
Токойлуу чер Айдың-Көл
Толкуп агат булагын.
Канча ойноп күлсөм да
Канбай турат күмарым.
Жайкалат жашыл манаттай
Жазғы чыккан туланын.
Жан сергитип жыргатат
Жайкы салкын убагын.
Балалыгым өткөн жер
Бастырып ойноп күлгөн жер.
Кулунчакты ат кылып
Кубушуп ойноп күлгөн жер.
Жигит болуп бой тартып,
Алты бакан селкинчек,
Ай жарыкта салган жер.
Атам-энем жердеген,
Касиеттүү Айдың-Көл
Көрүшкөнчө аман бол.

Өзүнчө атасы менен уу кылып ойноп-күлүп жүргөн жерлерин көрүп, көнүлү көтөрүлүп, үйдөгүлөр кел деди эле, кетпесем болбойт деп ойлонуп, келе жатканда Бөкөн перез учуп жүрүп берет, шумкарь талпынганда кое берет. Шумкар чала серпип калат. Айдың-Көлдүн ортосундагы кургак жердеги камышка кире качат, күш куушуруп барып илем дегенде боосу тамырга илинип «ка-ка» деп келбей олтуруп калат. Күшун таштап баса берүүгө болбойт.

Айласы кетип, күшү менен атын кошуп ырдап турганы:

Колумдагы көк шумкар
«Кел» десем неге болбодун.
Кээнин бир тилин албадың
Жем көрсөтсөм болбодун,
Жемдин бир тилин албадың
«Ку» дегенге болбодун.
Куунун тилин албадың
Нессиз калат окшодун.
Жалгызың өлүп бул жерде,
Ээсиз калат окшодун.
Жаныбарым көк жорго,
Нессиз калат окшодун,
Жалгызың өлүп бул жерде
Ээсиз калат окшодун.
Түяктарың тарсылдал
Көмөкөйдө суулдуруқ
Ташка болуп карсылдал,
Күйруктарың тараалып,
Көкүлдөрүң сыланып,
Жондорун кетти жалтылдал,
Эки көзүң балбылдал,
Ээсиз калат окшодун.
Жоо жарагын чечинип,
Сууга боюн урду эми.
Чабак атып жалгызың,
Шумкарга колун сунду эми.

Жанаалы Жалгыз күшүна бара жатканда арка жактан «токто» деген үн угулду.

Чал калмак:

Кызыталак шум жалгыз
Кезикчү жерден кезиктин.
Жолукчү жерден жолуктун.
Карагайдан как жалгыз

Сенин кайрыларың жок жалгыз.
Карагаттай көзүндү ой
Канжар салып оёмун.
Ит менен күшкә жем кылып,
Кабакка сүйрөп коёмун.
Долонодон топ жалгыз
Сенин толгоноорун жок жалгыз,
Кесспей мойнуң жуламын.
Тороп турам карачы
Ким болот сага арачы.
Үмүт үзгүн жанындан,
Ууртаймын азыр канындан.
Чыгарбагын үнүндү
Чымчыктай жулам жүнүндү.
Көрсөтпөйм арзы күнүндү.
Жанаалы жалгыз:
Чаптырат¹ минген чал калмак
Чалынтарың билгемин.
Мага окшогон жалгызды,
Жалынтарың билгенмин.
Айдың-Көлдүн бытпылдық,
Майларынды билгенмин.
Кыябы жерде кез келип,
Көк жоргомду минбедим.
Көк болоттон курч кылып
Ай далыма илбедим.
Курмушу телпек куу калмак,
Кууратарың билбедим.
Жанаалыдай жалгызды
Сулатарың билбедим.
Көрүнө жерде кез болуп,
Кылышым болсо жанымда,
Кыйратар элем жанынды.
Куу тон кийген куу калмак

¹ xäi' öÜðäÖ – ÷ääääö àö.

Куралым болсо колумда,
Ак бараң болсо жонумда,
Алжыган сага окшогон ақмакты
Оозунуп мурун атмакмын.
Белестен келген беш калмак,
Белгилүү жерде кезиксен,
Белимде болсо жарагым,
Бешөөндү беш жерде
Оет элем көзүндү,
Өзүндөн мурун озунуп,
Соет элем өзүндү.
Кыя жерде кез келсен,
Кылышчым барда колумда
Кыя чаап башынды,
Айдың-Көлдүн бытпышлдык,
Көмөт элем башынды.

Чал калмак:

Каргадай болгон как жалғыз
Көп келтирбе гашымды¹
Казыр алам башынды.
Караандай чаап какшатам
Карың менен жашынды.
Ырысы жок шум жалғыз,
Көп айтпагын сөзүндү,
Өлтүрөм азыр өзүндү,
Оюп алам көзүндү.
Өрттөп чаап саламын,
Туушкан-төркүн төсүндү.
Кез келдин айткан саламын
Кеспестен мойнуң аламын.
Жанаалы Жалғыз сен элен,
Жок беле сага жардам берер адамын.
Жаш башынды Жанаалы,

¹ Ааօүүл әү – а÷օօl әօ.

Убайга әми саламын.
Таалайың жокко Жанаалы!
Талаада жүрүп кезиктін,
Әми мен тагдырынды чечемин.
Тамдыrbай каның ичемин.

Атадан калган Жанаалы, әнеден калган Жанаалы бул сөздөрдү угуп калмактарға не дәэрин билбестен суунун ичинде калтырап, калмактарға малмұлкүмдү алғыла, жанымды койгула деп жалынып турған жери:

Жанаалы Жалғыз:

Айланайын акелер,
Чымындај жаным жан соога,
Атадан калган дүнүйө,
Мунун баарын алғыла,
Кымындај жаным койгула.
Буга ыраазы болбосон,
Долоно булак четинде,
Маң маң бир баскан маң баскан,
Чуудаларын чаң баскан,
Төрт буту менен тең баскан,
Жантак бир көрсө аймаган,
Оозуна тиқкен сайбаган,
Жұздөн ашық төөм бар
Ойсул ата пири ал
Муну бириң алынар.
Силер бешөө мен жалғыз
Чымындај жаным коюнар.

Чал калмак:

Көп сүйлөбө калтырап,
Сенин маң-маң баскан маң баскан
Чуудаларың чаң баскан,
Жұздөн ашық төөндү
Азыр өзүң өлгөн соң
Меники эмей кимдики ал?

Жанаалы Жалғыз:

Кагылайын акелер,
Буга ыраазы болбосон
Сары жон ылдый жөнкүгөн,
Сайгак тийсе мөнкүгөн,
Сары суу ичип семирген,
Байлап койсо сүзүшкөн,
Байлаган жибин үзүшкөн,
Занги баба пири бар,
Эки жүз ашық малым бар.
Муну бириң алынар,
Силер бешөө мен жалғыз,
Алты агайын болунар,
Менин чымындай жаным коюнар.

Чал калмак:

Торгойдой болгон куу жалғыз,
Сенин толгонорун жок жалғыз.
Укпаймын сенин сөзүндү,
Оемун азыр көзүндү.
Сени азыр өлтүрсөм,
Эки жүз ашық кара мал,
Меники эмей кимдики?

Жанаалы Жалғыз:

Айланайын акелер,
Буга ыраазы болбосон,
Четиндуу булак үстүндө,
Чолпон атам кайтарган,
Эки мин ашық коюм бар.
Муну бириң алынар,
Чымындай жаным коюнар.
Силер бешөө мен жалғыз,
Алты агайын болунар.

Чал калмак:

Чыгарбагын үнүндү,
Чымчыктай жулам жүнүндү.
Көрсөтпөй арзы күнүндү,
Чыгарбай басам үнүндү.

Чыркыратып әми эле,
Ташка кагам жининди.
Азыр өзүң өлгөн сон,
Ал койлорун меники әмей кимдики?

Жанаалы Жалғыз:

Кагылайын акелер,
Буга ыраазы болбосон,
Узун сүрө үйрөткөн,
Укуругун сүйрөткөн,
Камбар ата кайтарган
Беш жүздөн ашық жылкым бар.
Аны да кошо алгыла,
Төкпөгүлө канымды,
Аман койгун жанымды.

Чал калмак:

Кесирленген куу жалғыз,
Келтирбегин жинимди,
Кесип алам тилинди.
Келтирди го кезинди,
Жалғыздыгың билинди.
Беш жүздөн ашық жылкың да,
Азыр көзүң өткөн сон,
Меники әмей кимдики?

Жалайыр Жалғыз:

Буга ыраазы болбосон,
Ак арпа жесе тойбогон,
Азууларын жойбогон,
Акурунда ойногон,
Ак темир сырға жоргомду ал.
Жана ошого жубайлаш,
Көк арпа жесе тойбогон,
Көк темир сырға жоргом бар,
Жұбайынан алгыла.
Ага ыраазы болбосон,
Ак шумкарым алгыла,
Аманат жаным койгула.

Силер бешөө мен жалгыз,
Алты агайын болгула.

Чал калмак:

Каргадай болгон как жалгыз,
Сенин кайрыларын жок жалгыз.
Сенин ак арпа жесе тойбогон,
Азууларын жойбогон,
Көк арпа жесе тойбогон,
Көмөкөйүн жойбогон,
Көк жоргон менен боз жоргон,
Сенин көзүн өткөндө,
Меники эмей кимдики?

Жанаалы Жалгыз:

Өзүм менен аталаш,
Өзүм менен энелеш.
Оң көзүмдүн бурмасы,
Сол көзүмдүн сурмасы.
Талашып әмчек әмишкен,
Таалайды бирге бөлүшкөн,
Алты канат ак үйдө,
Үйүмдө жанган чырагым,
Гүл ачып турган бурагым.
Жакама таккан кундузум,
Жайнаган чолпон жылдызым.
Карындашым ырыс ай,
Муну бириң алышнар.
Ата-энесиз жалгыздын,
Аманат жанын коюнар.

Чал калмак:

Чыгарба жетим үнүндү,
Чырылдатып әми эле,
Чымчыктай жулам жүнүндү.
Көрсөтпөйм жаштык күнүндү,
Сени азыр өлтүрсөм,
Гүл ачып турган бурагын,
Гүлсанадай чырагын,
Меники эмей кимдики?

Өзү тиінет әмеспи.
Уу тырмагын батырып,
Жегени малды қачырып.
Атадан жалғыз Жанаалы,
Энеден жалғыз Жанаалы,
Жан соогалап жалдырап
Жалынды жетим калтырап.

Ошондо беш калмактын ичинде бир жаш калмагы бар әкен, ошого карап Жанаалы Жалғыздын арманын айтып турганы:

Айланайын акелер,
Итке, күшкә жем қылбай,
Жашырып кеткин сөөгүмдү,
Карга, күзгунга чокутпа,
Карагаттай көзүмдү.
Каралдыма айта бар,
Капилет калган өзүмдү.
Жанаалыдай жалғызды,
Өлтүрмөк болдун камалап.
Гүлсанадай бейбакка,
Айтып кой менден аманат.
Белестен келген беш калмак,
Бешөөндүн ичинде өзүм бар,
Өлтүрчү болсоң сен өлтүр,
Кыстоого алдың алымды,
Кыйнабай алчы жанымды.
Кызылды кийсем жаш болдум,
Өлтүрөр болсоң сен өлтүр,
Кыямат кетсем дос болдум.
Аргымак минсем жаш болдум,
Өлтүрөр болсоң сен өлтүр,
Акырет барсам дос болдум.
Ит менен күшкә жем қылбай,
Жашыра кетсөң сөөгүмдү,
О дүйнө барсан дос болдум.

Аргымак минсем жолдоюн,
Ит менен күшкә жем кылбай,
Жашыра кетсен өзүмдү,
Сени о дүйнө барсан колдоюн.
Кызылды минсем жолдоюн,
Ит менен күшкә жем кылбай,
Көөмп койсоң өзүмдү,
Сени кыямат жайда колдоюн.
Айланайын, жан досум,
Мууну болот жалбыздын
Ажал жетип күн бүтсө,
Ыйлаары болот жалгыздын.
Ат арытып жол келсе,
Сыйлаары болот жалгыздын.
Саясы болот жалбыздын,
Санаасы күчтүү жалгыздын.
Чет жерден душман кол салса,
Ажыратып алууга,
Карааны калбайт жалгыздын.
Өлүп кетсем бул жерде,
Көк жоргом калат токулбай,
Менин жаназам калат окулбай.
Менин Чалкашымды токуй кет,
Мусапыр өлүм мен болсом
Тор жоргом калат токулбай,
Менин доораным калат окулбай,
Айланайын жан досум,
Өлүп кетсем бул жерде,
Турумтай күштай айланган,
Өзү менен бир тууган,
Гүлсанам калат зарланып.
Сакадай болгон каралдым,
Укпай калат сөзүмдү,
Жалгызым көрбөй калат көзүмдү.
Карчыга күштай айланган,
Алты канат өргөөдө,
Өлүп кетсем бул жерде,

Карлыгачтай алганым,
Кайгырып калар тиерде.
Жаным бирге жаш калмак,
Жан алгычым, беш калмак,
Аманат сөзүм айта бар.
Көп ичинде беш серке,
Беш эркечтин ичинде,
Эн кичиги сары эркечти койсун де,
Карындашым Гүлсана,
Айттырбай билчү жан эле,
Төрт эркечти сойсун де.

Бал ошентип зарланып турганда Чал калмактын ачуусу келип, кылышын қыңғыратып, шымаланып Жанаалы жалгызды көздөй чечинип жөнөйт. Жаш калмак Жанаалынын сөзүн угуп, жашып «өзү атадан жалгыз экен» деп әмне қылаарын билбей турган болот. «Мен барып өлтүрүп келейин. Сиз ак сакал башыныз менен ушул жаш баланы өлтүргөнүңүз туура болбойт го. Мен урушса урушуп, сайышса сайышып, чабышса чабышып, сизге абийир алыш беремин деп келдим эле. Жарагы болбогон бир жарганаттай баланы сиз барып өлтүрсөңүз, бизге уят болот» деп суранып калат. Чал калмак ага ыраазы болуп «барып өлтүрүп келгин» деп жумшайт. Жаш калмак Жанаалыны өлтүрүү үчүн көлгө түшүп кетти. Жанаалыга барып нары-бери айланып туруп жоон санга канжар уруп, сууга чөгөргөн болот. Суунун бети қыпкызыл кан болуп жошолонуп кетет. «Жанаалы жалгызды өлтүрдүм» – деп чал калмактын алдына келет. «Максатыма жеттим, көздөгөнүм Жанаалы Жалгызды өлтүрдүм, эми айлын чаап, карындашы менен аялын алыш, малын бүт айдал кетем» – деп, кубанып Гүлсананын үйүн көздөй жөнөп калат. «Мен, – деди жаш калмак, – бул адамды өлтүрүп келдим эле. Эми өлүгүн суудан алыш таштайын.

Сууга түшкөн же суу ичкен адамдар жаман абалда болушпасын. Бутун бут, колун кол кылып ит күшкә ыргытып таштайын» – деп калып калат. Беркилер жөнөп кеткендөн кийин жаш калмак Айдың-Көлгө чумкүп кирип, чала жан жаткан Жалайырды алыш чыгып, көмкөрөсүнөн жаткырып, бир жипти оозуна салып, жиптин бир учун көлгө таштап койду. Жыгач кыйып келип Жалайырга көлөкө кылып, өзүнүн кийимдерин кийдирип, атка мине берерде Жалайыр тилге келип мындай дейт: «Досум, эми силер биздин үйгө барсанар карындашым Гүлсанага айтып кой, силерди жакшылап мейман кылып алсын.

Кой ичинде беш серке,
Төрт карысын сойсун де.
Ичиндеги бир жашын
Тириү бойдон койсун де,—

деп Жалайыр калып калат.

Гүлсанана акесинин кечиккенине кабатыр болуп, эреккөч кийинип, чачын төбөсүнө түйүп, Аксырга Темир жоргого минип издеп келатып беш калмакты, алар алыш келаткан акесинин атын, куралдарын көрүп, иштин жайын түшүнүп, ичинен ыйлап, сыртынан сыр бербей, алар жакындағанда салам айтып турған жери:

—Ат салоому алейкум,
Айланайын абалар!
Сiler жолдо бир жүргөн жолоочу,
Мен жок жоготкон жолоочу.
Жыйырма учтө жашы бар,
Буудай ирең жүзү бар.
Өзү ушундай көс бала.
Дүнүйөгө мас бала,
Алдында Көк темир жорго аты бар
Ушундай жигит көрдүнбү?

Чал калмак:

Айланайын балам, ай
Алдында Көк темир жорго аты бар,
Жыйырма үчтө жашы бар,
Колунда Көк шумкардай күшү бар,
Мындай жигит көрбөдүм.
Айланайын балам ай,
Жоготкон жогун табылсын,
Абийриниз жабылсын.

Гүлсана беш калмактын ортосунан өтүп бараташ Чал калмакты ноолап кетти. Берки калмактар билбей калышты. Чал калмактын мурдуна атырдын жыты бур дей түштү:

Балдар ай, сөз айтайын уга тур,
Мунун ничке келди сагагы,
Мунун жыттуу келди тамагы.
Бул жигит эмес кызга окшойт, –

деп Чал калмак аттын башын буруп, кетип бара жаткан жигитти чакырып сөз айттып турганы:

Айланайын балам ай,
Үргүлэйүн балам ай,
Атындын башын бура тур,
Азырак сөз айтамын угуп тур.
Айланайын балам ай,
Сенин ничке келди сагагын,
Сенин жыттуу келди тамагын,
Кылычынды кындей сал,
Чырагым билип турмасын,
Кыз окшойсун берисал.
Аппак келди сагагын,
Сенин жыттуу бир келди тамагын,
Кылычынды кындей сал,
О жаным, кыз окшойсун жандай сал.

дегенде Гүлсананын ачуусу келе түшүп, «өлүгүндү көрөйүн күү калмак, менин кыз экенимди билип

сезген сен бекенсин, кыз да болсом сага окшогон көтөрөм чалды жайлаганга күчүм жетет», деп минген атына камчы уруп, ойнотуп, Чал калмакты аттан оодара тартып коет. Чал калмактын жанындағы төрт калмак коркконунан качып жүрүп беришет. Гұлсана аттан түшүп, чал калмакты сүйөп атка мингизип коет. «Силер кайсы жактан келе жатасынар. Мен бир байдын баласымын, атам дүнүйөдөн өтүп кетти. Силер эми ката болбосонор абдан жакшы болуптур, үйгө барып конок болуп кеткиле» деп жалбарып чакырып калат. Чал калмактарды бир айланыш жолго салып, өзү үйүнө чаап келип, өз кийимин кийип женесине агасынын өлгөнүн угужуп, кошуп ыйлап турган жери:

Белестен келген беш бөрү,
Беш кытай калмак турбайбы.
Женежан менин бекзатым
Акем өлгөн турбайбы.
Төбөдөн келген төрт бөрү,
Төрт кытай калмак турбайбы?
Женежан менин бир төрөдөй,
Акем өлгөн турбайбы.
Жаналыдай акемди,
Жайлап келген турбайбы.
Айдын-Көлдүн бытпылдық,
Мойлоп келген турбайбы.
Айланайын жене ай,
Ак шумкарым учканы
Ак жибек боосун тытканы,
Арстаным акем өлгөн турбайбы.
Көк шумкар күшүм учканы,
Көк жибек боосун тытканы,
Көктү көздөй сызганы,
Менин гүлстан акем өлгөн турбайбы.
От жалын чыгат ичимен,
Өзөгүм күйдү жалындаپ,

Беш канкор сенин айынан.
Ажырадым мен бейбак,
Ардагым жалгыз акемден.
Өрттөнүп барам күйгөнү,
Азырак ойноп күлбөстөн,
Акырет кеттин жалгызым,
Үзүрүн көрбөй дүйнөнүн.

Гүлсананын айтканын уккандан кийин женеси
Карлыгачтын кошкон кошогу:

Гүлбегим өлдү деп угуп,
Чыкты менин жүрөгүм,
Сынды менин билегим.
Сынган бир билек тагылат,
Гүлбегим кайдан табылат.
Күн тийген тоого кар тамат,
Күмүштөн жүгөн беш кабат,
Бекитип койсо дат басат.
Гүлбейиш кеткен бегимди,
Күйүп, ыйлап ким табат.
Ай тийген тоого кар тамат,
Алтындан жүгөн беш кабат,
Бекитип койсо дат басат,
Акырет кеткен бегимди,
Айтып ыйлап ким табат?
Алтын бир эшик каалга,
Ачылат да жабылат.
А, дүйнө кеткен Гүлбегим,
Эми бир кайдан табылат?
Күмүштөн эшик каалга,
Ачылат да жабылат.
Кыямат кеткен Гүлбегим,
Эми бир качан табылат?
Балтыркан түбү жошодур,
Гүлбегим шейит өлүм болуптур,
О дүйнөгө барганда,

Гүлбегим пайгамбар менен кошодур.
Көп айтпайын кейишти,
Гүлбегим аралай жүргүн бейишти.
Өлгөнгө көп ыйлаган күнөө дейт,
Күнөө болбой гүл болсун.
Гүлбейиш кеткен акендин,
О дүйнөдө кызыке,
Сүйлөшкөнү үр болсун.

Калмактарды жакшылап ак өргөөгө киргизип, койду союп, шарап берип мейман кылышат. Төрт калмак бат эле мас болуп жатып калышат. Чал калмак көпкө чейин мас болбой олтурат. Аны Гүлсаны байкап калат. Өзү қашын қагып, мен сизди сүйүп калдым деп шарап ичирет. Эч бир мас болбайт.

Чал калмак:

Байдын кызы Гүлсаны,
Мага караң Гүлсаны.
Сага малы мұлкүм күйдү эле,
Тагдыр наисип буюрса,
Сени менен журсөм а.

Гүлсана:

Жене, жене, жене ай,
Сенин татса татыр арагын.
Бул алжыган калмактын,
Менде көөнү бар
Бир көзүндө өөнү бар.
Сенин курчудубу жарагын.

Чал калмак:

Байдын кызы Гүлсаны!
Белден төшөк салсан а,
Бел алышып жатсам а.
Чачындан жыттасам,
Чыгар беле арманым,
Кирер беле дарманым.

Гүлсана:

Айланайын жене ай!
Татса татыр арагын,

Жыттаса жыгар арагын.
Бул чалдын менде көөнү бар,
Бир колунда өөнү бар,
Алып келчи жарагын.

Женеси курчуткан кылыштарын жалт-жулт эт-тирип кирип келди. Гүлсаны чал калмактын бир көзүн оюп, бир колун кесип таштады. Ошондо да Гүлсанага карап, сени менен кошулсам, үйлөнсөм болду деп айтып турат:

Чал калмак:

Байдын кызы Гүлсаны,
Бери карап күлсөң а
Бир башыма бир көзүм
Жетпейт бекен Гүлсаны.
Бир көздүүнүн оокаты,
Өтпөйт бекен Гүлсаны.
Айдай болгон бетинди,
Бир өптүрүп койсон а!

Гүлсаны:

Айланайын жене ай!
Ушул чалдын менде көөнү бар.
Арамдын он бутунда өөнү бар.

Биздин үйгө ошол буту менен кирген ал – деп,
бир бутун кесип таштайт.

Чал калмак:

Байдын кызы Гүлсаны!
Кудай наисип буюрса,
Сени алсам Гүлсаны.
Кыямат кайын болгуча,
Сени менен журсөм а.
Эки бутка бир бутум,
Тең келбейби Гүлсаны.
Бир буттуунун оокаты
Өтпөйт бекен Гүлсаны.

Гүлсаны:

Кагылайын жене ай,

Как баштын менде көөнү бар,
Мунун мурдуңда турған өөнү бар.
Калжыратпай как башты,
Анын башын кессе жөнү бар.

Чал қалмак:

Тизеден төшөк салсан а,
Тизелешип жатсам а,
Ак лоладай¹ толгонсун,
Ашкере мендик болгонсун.
Көк лоладай толгонсун,
Көрүнө мендик болгонсун.
Күлпурган бойлор сиздики,
Кусадар жүрөк биздики.
Кубалашып ойносом,
Калбат эле арманым,
Кирет эле дарманым.

Ошондо Гүлсанана «мына эми дарманың кирип жат» деп чал қалмакты чаап таштайт. Мас болуп жаткан қалмактардың үч картанын чаап таштап, жаш қалмакты жонго бир коюп, соолуктуруп Гүлсанана женеси экөө қылыч менен тап берип: «Айт чыныңды акемди кайсы жерге өлтүрдүнөр, таап бер», – деп колун байлашып, айдал жөнөйт. Қалмак баягы жаткырган жерине ээрчитип алыш барат. Барса Жанаалы Жалғыз эсине келип қалган экен. Болгон окуяны бардығын угуп аялы менен карындашына абдан ыраазы болот. Үйүнө жаш қалмакты алыш келип, той берип, мал-мұлқұнөн бөлүп, бир жоргосун, шумкарын берип, элине жөнөтүп жиберет. Душманы жок ээн әркин жашап қалат. Карайндашы Гүлсананы сүйлөшүп жүргөн Султан деңген жигитине чон той берип, құйоөгө чыгарат. Аларга да малы-мұлқұнөн бөлүп берип, жашап жатып қалышат.

¹ Еїрә – өңүңәәеәәе.



ÆÀËÀÉÛË ÆÀËÄÛÇ¹

(Орун Кәкбаш деген оогандык кыргыздан
жазылып алынган)

Анан бар экен, жок экен, ач экен, ток экен, бир кампир менен бир чал бар экен. Анан Жалайыл деп бир жалгыз баласы бар экен, Гүлсанам деп бир кызы бар бар экен. Иич немеси йох экен.

Адырдан аркар ай атчы эде ай, жалгыз
Атасы менен эй энеси жалгыз,
Нарын бир тартып бакчы эде ай, жалгыз.
Атты бир хыдыр жолукту ай, жалгыз,
Айдал бир айдал мал берди ай хыдыр,
Айдал бир журтка жете албайт, жалгыз.

Түмөнү түрүлгөн мал болуптур. Шонон беш казак бар экен:

«–Жалайылды өлтүрсөк, карындашы менен зайдыны алсак», – дейт экен. Карындашы менен Жалайыл биргэе ууга чыкканда үстүдөн күш учуп өтальбайт экен. Шунчалык батыр экен. Анан бир күн Жалайыл кооп*, ууга чыккалыш болот, саар. Карындашы Гүлсанам айтат:

Түндө бир жатып түш көрдүм, акей,
Түшүмө каршы иш көрдүм, акей.

¹ Әдәи ө Аїð. Аёа-Оï. 1991. 1. 3.

* Еїїї – өөбөй.

Көөкөрдө йай кан көрдүм, акей,
Жанчыгада йай жан көрдүм, акей,
Канжыгада йай баш көрдүм, акей.
Отко ойу толгон шиши көрдүм, акей,
Түшүмө каршы йай иш көрдүм, акей,
Бүгүн бир ууга чыкпагын, акей.

Агасы:

Тұндө бир жатып түш көрсөн, жаным,
Тұн уйқунду йай үч бөлсөн, жаным.
Канжыгада йай баш көрсөн, жаным,
Көөкөрдө йай кан көрсөн, жаным,
Жанчыгада йай жан көрсөн, жаным,
Түшүнө каршы йай иш көрсөн, жаным,
Жан алғыч келсе жан алат, жаным,
Довогер келсе йай мал алат, жаным,
Банданан келсе сен(и) алат, жаным,— дейт.

Анан кете берет. Зайыбы Аксанам талгак экен.
Аттанып жөнөп чыкканда келип аттын жыловдан
алат:

— Жайылманын ай Жашыл-Көл ой дем,
Газ-өрдөгү йай көп болот ой дем,
Газга бир талгак ай болупмун ой дем,
Карчыга күшүн ала кой, ой дем,— дейт.

Зайып жыловдон кармаган жаман болот эде деп,
көөнүгө шончолук келтиреет, анан кете берет.

Мунан бир нары йай барды дейт жалғыз,
Койунун барин топтотуп жалғыз,
Койчусуга йай жоктотуп жалғыз,
Онон бир нары йай барды дейт жалғыз.
Жылкысын барын ай топтотуп жалғыз,
Жылкычыга йай жоктотуп жалғыз,
Онон бир нары йай барды дейт жалғыз.
Котозун барин топтотуп жалғыз,
Котозчуга йай барды дейт жалғыз,
Онон бир нары йай барды дейт жалғыз.

Төөсүн барин топтотуп жалгыз,
Төөчүгө йай жокtotуп жалгыз,
Онон бир нары йай барды дейт жалгыз.

Жылкычынын үйүнө барат. Анан жылкычы айтат:

— Астың(к)ы жолу йай уй жолу ай, бала э,
Үстүн(к)ү жолу йай кой жолу, бала э,
Кой жолу тар ай кете көр, бала э
Бүгүн бир үйгө йай жете көр, бала э.
Хастап бир жүргөн ай Беш Казак, бала э,
Тегин бир жерде йай таппасын, бала э.
Ээн бир олжо йай кылбасын, бала э...

Шонон анан:

— Жылкы бир баккан жылкычын, аке,
Мээннен бирке дай калбаптыр, аке.
Шонон жүрүп кете берет.
Аргымак атын эй такалап жалгыз,
Айдын бир Көлдү йай жакалап жалгыз,
Күлүк бир атын ай такалап жалгыз,
Күрөн бир көлдү йай жакалап жалгыз,
Жәэрде атын ай такалап жалгыз,
Жекенди көлдү йай жакалап жалгыз,
Көк боз бир атын ай такалап жалгыз,
Көгөргөн көлдү йай жакалап жалгыз.

Анан көл(д)ү өтөт. Төөсүгө чыгып барат. Барып анан карчыга күшуну коет. Ол аралга барып отура берет.

Кукуласа йай келбеди ай күшү,
Чүчүлөсө йай келбеди ай күшү.
Тұтұлөсө йай келбеди ай күшү.
Кыймалы йай кызыл күр жалгыз,
Сабил бир калган узун күр жалгыз
Азиз бир белден чечти дейт жалгыз.
Товар бир менен эй торко тон жалгыз,

Азиз бир бойдон ай чечти дейт жалгыз.
Текеден кылган ай сары шым жалгыз
Азиз бир буттан ай чешти дейт жалгыз.
Каран бир калган ай зар телпек жалгыз
Азиз бир баштан ай алды дейт жалгыз.
Түрүнүп көлгө йай кирди дейт жалгыз.

Көлгө кирип шонон күшуну алыш кайтат. Көл-
дүн ортосуга келгенде огочо беш Казак жетет.

Зорсундагы ай Зор Казак кафир,
Зорсунуп өтүп ай о келди ай кафир.
Үзөн(г)ү буттай ай чиренип кафир,
Найзасы көккө йай тирелип кафир.
Ортончусу йай Ормотой Казак,
Ондусу өтүп ай о келди ай кафир.
Чабдар бир атту йай Чал Казак кафир,
Чалкалап өтүп ай о келди ай кафир.
Эң кичиги ай Боз Казак кафир
Бозоруп өтүп ай о келди ай кафир.
Курумшу телпек ай Куу Казак кафир,
Курап бир өтүп ай бу келди кафир.
Кыл чылбыр салып ай буушту ай жалгыз,
Малы бир пулун сурашты ай жалгыз.
Байагыны кыйнап калыптыр.
– Айланайын ай атсаннан, аке,
Түлөч бир калган ай көп төөм, аке,
Муну да болсо берейин, аке,
Чымынча жаным ай тилейин, аке!
Жылас бир болгон ай көп жылкым, аке,
Муну да болсо йай берейин, аке,
Чымынча жаным ай тилейин, аке!
Каран бир калган ай көп котоз, аке,
Муну да болсо йай берейин, аке,
Чымынча жаным ай тилейин, аке!
А беш ағыни йай экенсин, аке,
Алты ағыни йай бололук, аке!

Карындашым ай Гүлсанам сулуу
Муну да болсо берейин, аке!
Өз алганым ай Аксанам сулуу
Муну да болсо берейин, аке!
Чымынча жаным ай тилейин, аке!
Беш агыни йай экенсин, аке,
Алты агыни йай бололук, аке!..

Эң кичиги Боз Казак менен «досум-досум» дешип жүрүшчү экен. Ол Боз Казак:
— Шуларыны берип жатса муну нимнеге өлтүрөбүз? Өлтүрбәйлүк,— дейт.

— Ата бир задин ай не болот, бала э,
Эне бир задин ай не болот, бала э,
Баш алмайынча мал олжо болбойт, бала э,— дейт.

Шонон анан өлтүргөнү калат.
— Айланайын ай атындан, досум,
Олон бир менен чул(г)ап кой, досум.
Ойго өлтүрсө йай кырга кой, досум,
Кыйак бир менен чул(г)ап кой, досум.
Кырга өлтүрсө йай ойго кой, досум,
Олон бир менен чул(г)ап кой, досум.
Ак пактадай ай кардымыдь ай, досум,
Аптап да чолап да кетпесин, досум.
Карагаттай ай көзүмдү ай
Каргалар ойуп ай кетпесин, досум.
Алтын бир толто йай ак пычак, досум,
Белек бир кылып ай ала бар, досум.
Гүлсанамга йай ала бар, досум.
Кой баштаган ай беш эркеч, досум,
Бешөөнү йай сойсундар, досум.
Эң кичиги йай боз эркеч, досум,
Кой баштар кылып ай койсундар, досум!

Анан Зор Казак анан өлтүргөлү кобот. Өлтүргөлү копсо анан:

Каран бир калган ай албарс сабил,
Сууруп алып ай сабынан сабил,
Мойунга карап эй шилтеди ай жалгыз.
Башы бир кетти йей кабактан жалгыз,
Танаси калды йей сабактан жалгыз.

Анан өлтүрүп таштайт, анан жөнөйт. Анан келе-береттир жан(к)ы Аксанам менен Гүлсанам әкөө бир атты минип алып анан немеге жөнөптур. Эрөөлдүн әки дөн Кара Ордун кара дөңгө жөнөйт. Беш Казак жетет. Беш Казак жеткенинен кийин анан жан(к)ы Беш Казак алдыга чыгат:

– Айланайын ай атаңнан, аке,
Куран чийген ай хатыннан, аке,
Жетелеп алган ай күлүгүн, аке,
Кайсы бир жайда йай жүрүптүр, аке?
Башынданы йай сар телпек, аке,
Кайсы шаардан эй алгансын, аке? – дейт.
– Көп гапти койгун ай ич болду ай, сулу,
Күндү бир кара ай кеч болду ай, сулу,
Сенин бир ағаң ай Жалайыл, сулу,
Карчыгасын ай качырып, сулу
Кайкынын белин ай ашыптыр, сулу.
Кармай албай жүргөндүр, сулу.
Сенин бир ағаң ай Жалайыл, сулу
Туруттайын ай качырып, сулу,
Туранын белин ай ашыптыр, сулу
Туруттайын ай качырып, сулу,
Жетелеп алган ай күлүгүн, сулу
Ойду бир ойлоп ай жүрүптүр, сулу,
Ойнот бир тутуп ай алганмын, сулу,
Кырды бир кырлап ай жүрүптүр, сулу
Кырдан бир тутуп ай алганмын, сулу.
Көп гапти койгун ай ич болду ай, сулу, – дейт.

Келип килем-килчесини салып, миманханасына мимандарды киргизип койот. Кой аралай кирип

койдон бир ширвазини^{*} сойот. Онун гөшүнү берет. Гөшүнү тарткан маалда келип Гүлсанам шыкаласа: «Жалайылдан калган пычагым», – деп бириден ала бири гөш кесип жейт имиш. «Жалайылдан калган кол жоолугум», – деп биринен ала бири колуну арчыйт имиш. Эн кичиги Боз Казак отурат имиш.

Үй жанында ай олтурду ай сулу
Көзүнүн жашын йай толтурду ай сулу.
Анан атасыга келет:
Айланайын ай атыңнан, ате,
Куран чийген ай хатыннан, ате.
Жалайылды йай Жалгызды, ате,
Жайлап бир келген ай турбайбы, ате.
Айдың Көлдүн эй бир быткылы, ате,
Майлап бир келген ай турбайбы, ате,
Муну бир кандай ай кылабыз, ате?
– Өзүмнөн кичик ай иним бар, балам,
Өзүмнөн улук ай агам бар, балам.
Буга бир дагы йай барынар, балам, – дейт.

Шонон анан экөө-экөө атты минип алыш жөнөйт.
Хыйла барганда жеңеси айтат:

Атыңнын башын ай бура тур, кыз ай
Куран чийген ай хатыннан, кыз ай.
Атыңнын башын ай бура тур, кыз ай
Арз айтамын ай тура тур, кыз ай.
Ол атыңын башын буруп турат.
– Амеки тууган йай жатча жок, кыз ай,
Сыйлашып келсе йай сартча жок, кыз ай,
Быйлашып келсе йай жатча жок, кыз ай.
Мен барсам өз жесирин ай келди деп, кыз ай,
Бир мени алыш алар го, кыз ай.
Сен барсан, сени сатып ай жеп алат, кыз ай.

* Өедәәңе – ңүң үң әң әң җо.

Аган Анжийанди аралап, кыз ай,
Ак тан(г)а пулун ай саралап, кыз ай,
Арак бир шарап ай алпы деп, кыз ай,
Муну бир берип ай көрөлүк, кыз ай... – дейт.

Кайтышып келе жатса «кыз-келиндерди тапкыла!» – деп кампирди көсө менен бир салат, кампирдин көөнү кир табат. Чалы камчы менен бир салат, чалдын көөнү кир табат. Анан уга койуп:

– Айланайын эй атынан, ате,
Куран чийген ай хатыннан, ате,
Нимне бир мынча йай кайисин, ате?
Жылас бир болгон эй көп жылкын, ате,
Жылга өдө кетип ай калыптыр, ате,
Горум бир болгон ай көп котоз, ате,
Кокту өдө кетип ай калыптыр, ате,
Мен муну тосалбай кечиктим, ате, – дейт.

Бири эшиктен, бири тешиктен качып чыгат. Бир маалда үйлөрүгө келет.

– Мимандар отсуз ай калгандыр, женай,
Мимандар сусуз ай калгандыр, женай.
Мимандар анкап ай калгандыр, женай, – дейт.

Ошону койот. Мончокторуну тагынып, жасанып анан кирет:

– Сааркы кылган ай самалың, женай,
Алкап бир чалкап ай алыш кел, женай!

Ого бир шише аракты куюп, алкап бир чалкап алыш келет. Зор сунганы Зор Казак кафирга куйат. Ол ала койуп жерге койот дагы айтат:

– Ақ-Бура судай ай толгонсун, жаным,
Алейне биздик эй болгонсун, жаным.

Көк бура суудай эй толгонсун, жаным,
Көрүнө биздик эй болгонсун, жаным.
— Ак-Бура суудай ай толгонмун, аке,
Алейне сиздик эй болгонмун аке.
Көк-Бура суудай ай толгонмун, аке,
Көрүнө сиздик эй болгонмун аке.
Тизе алышып ай жаталық, аке,— дейт.

Шонон ал алыш иче койот. Онон Ормотой Казакка куйат. Бул алыш ичет. Чабдар аттуу Чал Казак ичет, Курумшу Телпек Кую Казак ичет, эң кичиги Боз Казак ичет. Анан атасыга келет:

— Зорсунганды йай Зор Казак, ате,
Тонкайуп барып ай жыгылды, ате,
Чокко бир башы йай тыгылды, ате,
Ортончусу йай Ормотой Казак
Оңколоп барып ай жырылды, ате,
Курумшу телпек ай Кую Казак кафир
Куулжуп барып ай жыгылды, ате.
Эң кичиги йай Боз Казак кафир
Бозоруп барып ай жыгылды, ате,— дейт.

Бари бирден пычак алыш келип сойуп жаны Зор Казакка бир чынарга танат. Боз Казакты бир чынарга танат. Анан бир маалда, таң атканда көрсө Боз Казак да тирилиптири, Чоң казак да тирилиптири, экөө. Чоң Казак булкунса башы жерге тиет имиш. Ха деп олор ыйлап-сыктайт анан:

— Кара бир кийип эй карс уруп ай, сулу,
Айдай бир бетин ай тыттыңбы ай, сулу?
Алып бир жерге йай таштап ай, сулу,
Сенин бир аган ай Жалайыл жалгыз
Карчыгасын ай качырып, сулу,
Кайкынын белин ай ашыптыр, сулу,
Кармай албай ай жүргөндүр, сулу.

Сенин бир аган ай Жалайыл жалгыз
Туруттайын ай качырып, сулу,
Туранын белин ай ашырып, сулу,
Туталбай карап ай жүргөндүр, сулу, – дейт.

Анан келини менен кайнатасы өкөө бир пычак
алып келет, жан(к)ы Зор Казакка.

– Күйөөнүн бизде йай көөнү бар, ате,
Не жеринде йай өөнү бар, ате?

– Күйөөнүн сенде йай көөнү бар, балам,
Он көзүндө йай өөнү бар, балам! – дейт.
Көзүнү чукуп ыргытат.
Төбөнө төрттү йай албасам, сулу,
Төрт чарчы отту йай жакбасам, сулу,
Төөчү күндөр ай кылбасам, сулу! – дейт.

– Күйөөнүн бизде йай көөнү бар, ате,
Не жеринде йай өөнү бар, ате?

– Күйөөнүн сенде көөнү бар, балам,
Как мурдуңда йай өөнү бар, балам! – дейт.

Мурдуңу кесип ыргытат.
– Күйөөнүн бизде йай көөнү бар, ате,
Не жеринде йай өөнү бар, ате?
– Күйөөнүн сенде йай көөнү бар, балам,
Он колунда йай өөнү бар, балам!

Колуну кесип ыргытат.
– Элинде чолок ай жок беле ай, сулу?
Мәэнде бешти йай албасам, сулу.
Колуңа тайак ай бербесем, сулу,
Бәэчи күндөр ай кылбасам, сулу! – дейт.

– Күйөөнүн бизде йай көөнү бар, ате,
Не жеринде йай өөнү бар, ате?

– Құйөөнүң сенде йай көөнү бар, балам,
Он путунда йай өөнү бар, балам! – дейт.

Он путуну кесип ыргытат. Анан өлтүрүп, анан байагыны жерге көмөттөр. Боз Қазактын әки колунан байлап, Жалайылдын өлгөн жерине айдал барат. Барып анан койгон жерини көрсөтөт. Анан зайдыбы айагыны күчактайт, карындашы башыны күчактайт. Ха деп ыйлайт, көздөрүнүң жашы жамғыр болуптур, аттын токумунан батқак.

Шонон анан бир Хожайар Хыдыр деген бар экен, келип анан кийин алтын асасы менен түртсө аңтарылып жатыптыр. Құмұш асасы менен түртсө құлуп кооп кетиптири. Шонон анан: «Досумду не қылып койуптур Гүлсанам» деп онун колуну чечет.

– Бул өлтүргөн Қазакка барат, бизге келбейт, – деп олор тарынып качат. Жалынып-жалбарып жүрүп үйүгө келишиптирилер. Анан үйүгө келгенинен кийин:

– Гүлсанам саңа берейин, досум, – десе айтыптыр:

– Сана бир туган ай болсо эле ай, досум,
Мана бир туган ай болбойбу ай, досум?

Гүлсанамды йай албаймын, досум, – дейт.

Шонон құлуктөн құлук тандап, сулунан сулу жандап бир сулуну алыш берип, үй қылып, жай қылып бериптири... Амин Аллаху Акбар!...





ÆÀÉÄŒÍ ØÓŒØ ÆÀÍ ÅÉŒŒ

(Тойчубек Апсатаровдун айттуусунда)

Жалгыз уул Жанайилдин Гүлсана деген карындашы болгон. Ай десе аркы жок, күн десе көркүжок чырайлуу болгон. Буга курмушу Телпек Кую Казак кудайым урган шум казак жуучу болгон. Жуучу болгондо Жайдин уулу Жанайил Курмушу Телпек Кую Казакка итимин күчүгүн да бербеймин деп, карындашын бербей койгон. Бербей койгондо: «Ушунун жүргөн жерин ким билет, турган жерин ким билет? Муну өлтүрүп болсо да карындашын алам» деп, Курмушу Телпек Кую Казак суроо салган. Билгендер: «Анын Жаш Казак деген досу бар, Жашыл Көлдүн боюна күш салып келет. Жанайилдин жүргөн жерин, турган жерин ушул билет» – дешкен. Аны уккандан кийин Курмушу Телпек Кую Казак эки казак менен чыгып издең Жаш Казакты тапкан. Таап алыш: «Жайдин уулу Жанайилдин жүргөн жерин билет экенсин, турган жерин билет экенсин?» дегенде Жаш Казак: «мен билбейм» – деген. Анда Курмушу Телпек Кую Казак «өлтүрөм» деп коркутканда, «Жанайил Жашыл Көлгө күш салат, карындашын ээрчитип келет. Өлтүрсөн да ушунда өлтүрөсүн, алсан да ушунда аласын» – деп Жашыл Көлдүн бойунда, өлөндүн арасында ор казып жаткан. О күнү Жанайил ууга жөнөгөн. Ууга жөнөгөндө карындашы Гүлсана чачин жууган. « – Ава, тура тур, чачими жууп алыш бирге барайын» – дегенде,

авасы: « – сени мен карыганча эле канжыгама байлап жүрөйүнбү! » – деп, күшун алыш, Жашыл Көлдүн бойуна аттанып кеткен. Барып Жашыл Көлдүн бойунда каз-өрдөктүү уулап, кечке маал болгондо көлдүү тегеренип келе жатып байагы Курмушу Телпектер жаткан жерге келип күш сала турган, күш ала турган болуп, күшуну өрдөккө салса, күшү өрдөктүү көлдүн ортосундагы дөмөөргө барып аган. Баягыдан күшун быйагыдан какалаган чыга алган эмес, тыягыдан какалаган чыга алган эмес. Ошондо атыны кесе кантарып, кийимини аттын үстүгө салып, мынтыкты, кылычты эгердин кашыга илип, жылаач чавак атып түшүп кетет. Барып күшту, казды алыш чыга бергенде Курмушу Телпек Күү Казак, байакы уч казак мынтыкты да, кылычты да алыш: – «Чык быйака, эми сени өлтүрүп, крындашыны аламын» – деген. Ушунда Жанайыл коркконудан Курмушу Телпек Күү Казакка жалынган.

Жанайил:

– Курмушу Телпек, мына Күү Казак аке, ой,
Мына кудайым урган шум Казак аке, ой.
Пан-пан бир баскан, мына пан баскан аке, ой
Мына чуудалары, мына чаң баскан аке, ой
Мына эки өркөчүн, мына күм баскан аке, ой
Күмдагы жаткан көп төөм аке, ой
Тен ортого, мына салайын аке, ой
Тен бөлүшүп алайын аке, ой
Мына Жанайилди койо көр аке, ой! –

деген. Жалынганда Курмушу Телпек Күү Казак: – «Чык быйака, сенин эчтеменин кереги жок, түбү өлтүрөм» – деген. Жанайил дагы жалынган:

– Курмушу Телпек, Күү Казак аке, ой,
Мына кудайым урган, мына шум Казак аке, ой
Мына Ак-Чоку толгон мына көп койум аке, ой

Мына Көк-Чоку толгон, мына көп койум аке, ой
Мына тең ортого салайын аке, ой.
Мына тең бөлүшүп, мына алайын аке, ой – деген.

Мында да Күү Казак ынаган эмес. Жана да жа-
лынган:

– Курмушу Телпек, мына Күү Казак аке, ой,
Мына кудайым урган шум Казак аке, ой.
Мына адыр бир толгон, мына ат жылкым
аке, ой
Мына талаа бир толгон көп жылкым аке, ой
Мына тең ортого салайын аке, ой
Мына тең бөлүшүп алайын аке, ой. – деген.
Мында да ынаган эмес.
– Чык бери, түбү сени өлтүрөм, – деген.

Жанайил:

– Курмушу Телпек, мына Күү Казак аке, ой,
Мына кудайым урган шум Казак аке, ой.
Мына сасык бир түмшүк көп төлүм аке, ой
Мына тең бөлүшүп алалы аке, ой
Бир жанымды койо көр аке, ой – деген.

Мында да ынаган эмес. Ошондо Жанайил:

– Жогортон кеген төрт казак күйгөн,
Курмушу Телпек Күү Казак күйгөн.
Карындашым Гүлсана күйгөн.
Муну да босо берейин күйгөн
Бир жанымды коо көр күйгөн – деген.....

Мында да ынаган эмес. Ошондо Жанайил Жаш
Казак досуна айтып турган жери:

– Жогортон кеген төрт казак күйгөн
Мына төрт казактын үчөөсүндө күйгөн.
Мына менин бир досум Жаш Казак күйгөн,

Мына өлөндү жерге өлтүрткүн, досум
Мына карагаттай көзүмдү, досум
Мына каргалар ойуп кетпесин, досум.
Мына ак пистадай этимди, досум
Гажырлар ойуп кетпесин, досум,— деген.

Жанайил көлдөн чыккан. Чыкканда Курмушу Телпек Күү Казак аткан. Атып өлтүргөндөн кийин досу: «— Бул менин досум эле. Денесини өлөңгө жаширип кетейин, бир нерсе жеп кетпесин» — дегенде Курмушу Телпек: «— Сен Жанайил өлсө да коркоусун, сени да өлтүрөм» — деген. Ошондо Жаш Казак камчысыны унутумуш болуп таштап кетет. Бир кыйла баргандан кийин: «камчым калыптыр» деген шылтоо менен камчысына кегенче Жанайилдин денесин өлөңгө жаширип кайра кетет. Ондо Курмушу Телпек Күү Казак, кудайым урган шум казак, берки эки казак болуп төртөө Гүлсанага жөнөгөн. Кечтеп баратканда Гүлсана «акем кечигип кеведи» деп, женесини ээрчитип, камтама болуп, Жашыл-Көлдүн бойуга келе жаткан. Курмушу Телпек Күү Казак жанидан өтүп қелатып:

— Эә карындашым Гүлсана, кайда барасын? — деген.

Гүлсана:

— Акем ууга кетти эде, кечигип калып кеведи эде, ушуга камтама болуп кетип баратабыз,— деген.

Курмушу Телпек:

— Эй, карындашым, Жайдин уулудан да киши камтама болобу? Көлдүн аныны анлап, даныны давлап, каз-өрдөктүү алып, бир тентушудун үйүдө каз-өрдөктүн көшүнү жеп жаткандыр. Биз сиздин үйүнүзгө мейманга баратабыз,— деди. Дароо Гүлсана бир нерсе болгонуну билип, женесиден алдыга чаап барып, өргөнү бошотуп, кийизди салып, килемди салып тайарланип турду дейт. Гүлсана ой, нанды койду дейт. Кеч кирип мейман кылды дейт.

Тул калган койду сойду дейт. Гөштү берип, эшик-тен тыңшап турса, Жанайилдин досоромолуну* бирөсү чөнтөгүдөн алышп, колуну аарчып жатып: – «Оббо, кысталак, бул досоромолуну катыны тики-ти бекен, же карындашыбы? – деди дейт. Бири пычагыны аган экен: – Пычагы да өткүр экен» – деди дейт. Бири айтты: – кылышы да өткүрдүр» – деп.

Муну Гүлсана угуп алышп, дароо женесине жүгү-рүп барышп айтты дейт:

Жашыл-Көлдүн бойуда,
Жанайилдай жалгызды
Жайлап келген турбайбы.
Жашыл-Көлдүн бойуну
Кандап кеген турбайбы?

Ошондо женеси үн тартып ийлап жүгүрөт. Гүлсана төвөсүгө бир койуп: – Өлүкананды көрөйүн, ийлава! Менин айтканими кылып, менин билгеними кыгын. Менин аркаман үзүлбөй тургун! – деп, кайра көзүнүн жашини аарчып, Курмушу Телпек Кую Казактардын алдыга кирди дейт. Кирсе гөштү жеп болуп, бир жото жиликти чала мүлжүп дасторконго таштап койгон экен дейт. Ачыгыдан келип, дасторкондогу жото жиликтин эки башыны жара чайнап, чучугуну «чарт» эттирип шимип алышп: «Бул йем босо бир жерде керек болот» деп кончуга тыгып койду дейт. Ушундан колго сууну куйуп, аракшарапты алышп келип белимдешип отурду дейт жашкыз Курмушу телпек Кую Казактар менен.

Шарапты ичип-ичип мас болуп калгандан кийин байагы Курмушу Телпек Кую Казак бир нерсени сезип ичпей калды дейт. Ичпей каганда Гүлсан пий-алага шараптан куйуп, Кую Казактын он тизесиден басып отуруп, он беттен бир өөп койду дейт. Өөп

* Аїлліðіл іє – (ôàðñû÷à) êî ё æî î ёöê.

койгондо Курмушу Телпек Куу Казак иче берди дейт. Ол колуну колуга алыш:

— Оху, жаним Гүлсана, эй
Ихи жаним Гүлсана, эй
Тизеден төшөк салсан, эй
Тизе алышып жатсак, эй.
Белден төшөк салсан, эй
Бел алышып жатсак, эй
Оху жаним Гүлсана, эй
Ихи, жаним Гүлсана, эй. —

деп ырдап, чертип калды дейт. Ырдап пүтүп, дағын мас богонуну билип, дағын ичпей калды дейт. Гүлсана сол тизесиден баса отуруп, сол беттен өөп койду дейт. Курмушу Телпек живип алыш:

— Оху, жаним Гүлсана, эй
Ихи жаним Гүлсана, эй
Ак көйнөкө толгонсун
Алейне мендик болгонсун.
Көк көйнөккө толгонсун
Көрүнө мендик болгонсун.
— Оху, жаним Гүлсана, эй
Ихи жаним Гүлсана, эй. —

деп, кайра иче берет.

Мас богондон кийин жолдош үч казагыны керегеге таңып таштайт дейт Гүлсана. Куу Казак дале комузду колудан түшүрбөй ырдап черте берет. Ошондо Гүлсана комузду колудан алыш койот. Ошондо да Куу Казак:

— Оху, жаним Гүлсана, эй
Ихи жаним Гүлсана, эй
Тизеден төшөк салсан, эй
Тизе алышып жатсак, эй.
Белден төшөк салсан, эй
Бел алышып жатсак, эй

Оху жаним Гүлсаны, эй
Ихи, жаним Гүлсаны, эй. –

Ол колуну комуз деп черте берет. Ошондо Гүлсана жанидан акесинин кылычыны сууруп алыш, жеңесинин колуга берип, комузду колуга алыш: «Менин айткан жериме чап» деди. Комузду черте:

– Курмушу Телпек, мына Куу Казак күйгөн,
Мына күдайым урган, мына шум казак күйгөн.
Кыз куу чалган, мына Топчувай күйгөн,

Мунун он колунда өөнү бар – деди. Женеси он колуну ыргыта чапты. Ошондо дале Куу Казак:

– Оху, жаним Гүлсаны, эй
Ихи жаним Гүлсаны, эй
Ак кейнөкө толгонсун
Алейне мендик болгонсун.
Көк кейнөккө толгонсун
Көрүнө мендик болгонсун. –
Оху, жаним Гүлсаны, эй
Ихи жаним Гүлсаны, эй. – дей берет.

Гүлсаны комузду черте:

– Курмушу Телпек, мына Куу Казак күйгөн,
Мына күдайым урган, мына шум казак күйгөн.
Мунун Кыз-Учарда көлү бар,
Сол путунда өөнү бар – деди.

Женеси сол путуну ыргыта чапты. Дағын бир кулагыны ыргыта чапканда, онун мастьыгы тараң билип калат. Ошондо Курмушу Телпек Куу Казак ийлап, Гүлсанага жалынып турган кези:

– Айланайын Гүлсаны, эй
Үргүлөйүн Гүлсаны, эй
Кагылайын Гүлсаны, эй
Бир колум да бир путум

Ушул да босо жетер да, эй.
Бир жанимди койсон, эй.

Айаш акесини таңып таштап, берки әки казакты өлтүрдү. Сынар кол, сынар путу менен түп тулганын түвүдөн Күү Қазакка ор каздырды. Орго өлгөн әкөнү таштатып, андан кийин Күү Қазакты да желкеге койуп өлтүрөт. Үчөнү көмүп, анан айаш акесини ойготту. Гүлсана:

— Кана эми, эмне геп? — дегенде, айаш акеси:
— Акең Қурмушу Телпекке итимин күчүгүн да бербеймин дегенде Қурмушу Телпек: «Жанайилдин жүргөн жерини ким билет, турган жерини ким билет? — деп, суроо салат. Билгендер: «Жаш Қазак деген досу бар, жүргөн, турган жерини ошол билет» — деп, мени көрсөтүшүптүр. Мени келип таап алыш өлтүрөм дегенде, Жашыл-Көлдүн боюга алыш келдим. Акенди тутуп алганда, малын айтты, койун айтты, төөсүн айтты, ынавады. Анан сени да берейин деди, буга да көнгөн жок. Ошондо көлдөн чыгарда маңа насаат кылды: Денемди өлөң менен жаап кет, карагаттай көзүмдү каргалар ойуп кетпесин, ак пистадай этимиң гажырлар ойуп кетпесин» — деп. Ага Қурмушу Телпек ынабады. Ошондо камчымы таштап койуп, «камчы каптыр» деп кайра барып денесини өлөңгө далдалап келдим» — деди. Гүлсана: «эгер менин акемдин карагаттай көздөрүнү каргалар ойвосо, ак пистадай этини гажырлар ойвосо, анда ажалдан калдың. Эгер бир жеринен Зака¹ тапкан босо, он жаниндан бир жанинди койбаймун» — деп, атка мингизип, путунун алдыдан аттын кардыдан байлап, әки колуну аркасына байлап, женесине жетелетип, аркасынан өзү айдал, Жашыл-Көлдүн бойуга катыраң тасқак менен жөнөдү дейт.

¹ Çäēä – Çüýí äääääí ì àäí èäää.

Алып кесе, байагы айтканындей: өлөң менен жаап койгон. Эч жери зака тапкан әмес. Ушул жерден жүктөп алыш келип, акесини жаткырып, аяш акеси менен женесиге тапшырып:

– Мен качан кегиче сактап отурасың! – деп, акесинин атыны минип, кылышыны тагынып, мынтыгыны асынып, телпегини, өтүгүнү кийип «айа үв» деп бир шаарга түшүп кетти. Жол жүрүп, бир жерге барса, кара жыйын, той. Ана сурнай, ана карнай, ана катта той. Барса бир тууну байлап, мергендерди аттырып жатат. Бирөөсү жетелеп, бирөөсү отурандатып чапкылап өтүп баратканда мерген атат экен. Эч ким тууга тийгизе албай жатыптыр. «Эгер ким тийгизсе, менин Кенжеке Карам деген кызым бар, ушуну берем» – дейт тойдун эгеси. Гүлсанана барып: «Мен йем атам» – деп калды. Дегенде: «Ой бала, сен аталвайсің новсапар¹ бала экенсін. Онко тургузган мергендер аталвай жатат», – деди тургандар. Гүлсанана: «Мен атам, өз атым, өз мынтыгым менен атам» – деди. Ошондо бирөөсү тартып, бирөөсү аркасынан чапкылап өтүп кетип жатканда: «Биссимилларахманрахим» – деп атканда, тууну чача атып таштайт.

– Болду, болду! Кенжеке Карам ушунуку, Кенжеке Карам ушунуку! – деп, өкүм кылыш живерди тургандар.

Кенжеке Карам билип калды дейт, каралында мунун кыз экенини. Ошондо Кенжеке Карам: «Муну кырк жигит менен күрөштүрүп тилем, кырк жигит менен чыркаштырып тилем. Курук бедени алдыга салып, сагарга чейин камықпай жатса тилемин» – деди. Женелери келип Гүлсананы кырк жигит менен күрөштүрдү дейт. Гүлсанана кырк жигитти көтөрүп урду дейт. Жардын башыдан кырк жигит

¹ Гүлсанана – әдәс өнәї әдәсі.

менен чыркаштырды әле, байагы «бир жерде көрек болор» деген жото жиликтин жогон башын койо койуп, алардан бир аз ашыра чыркатты. Ошентип бул шерттен да өттү дейт. Курук бедени алдыга төшөп, танга магал болуп беде камыгып каганда ач атка берип айдап живерип, курук бедени алдыга салып жатты. Женелери кесе, беде кадимкideй. Ошентип бул шарттан да өттү. Кыз менен жаткырарда Гүлсана:

— Менин бир шартима тургула. Мен үйдөн чыкканда: Белимден кемеримди чечпеймин, путумдан өтүгүмдү чечпеймин, башымдан тумагымды аваймын» деп шарт койгомун. Бул шартима көнгүлө? — дейт. Женелери көнүшөт. Мындан Кенжеке Карамды алып «Айа үв» деп дагы бир шаарга жөнөдү.

Бир каарган шагардын четине барса, каарган жыйын, каарган той: «Пышпас Карам деген кызым бар. Бул тууну ким чача атса, кызымды ошого берем» — деп турат бир бай. Гүлсанана карап туруп: «Мен атам» — деп калды. Ошондо тургандар: «Ой, новсапар бала экенсин? Онко тургuzган мергендер аталвай жатат, сен атасынбы» — дейт. Ошондо бир каряя:

— Тарт, ээ, новсапар бала экен, атса атар, атпаса калар — дейт. Бири тизгинден тартат, бирөө аркасыдан камчылайт. Өтүп баратып: «Биссимилла рахман рахим!» деп атып, тууну чача атып салат. Карап тургандар:

— Болду, болду! Пышпас Карам ушунуку! Пышпас Карам ушунуку! — деп өкүм кылып жүгүрүштү.

Бул Пышпас Карам да карамида билип: «Кырк жигит менен күрөштүрүп тийем, кырк жигит менен чыркаштырып тийемин. Курук бедени алдыга төшөп, сагарга чейин камыкпай жатса тийемин» — дейт.

Гұлсана қырк жигит менен күрөшүп, қырк жигитти көтөрүп урду. Қырк жигит менен чыркашканда байагы жото жилинин жогон башын койуп, булардан ашыра чыркатат. Кам бедени алдыга салып, жарымыны алып койду, сагар менен ач атка жедирип жүгөрүп, жарымыны алдыга салып камыктыrbай женелериге көрсөтөт да, бул шарттан да өтөт.

Кыз-жигитти жаткырада Гұлсана женелерине:

– Үйгө кегиche белимден кемеримди чечпеймин, жанимдан қылышымды суурубаймын, мұдұмдөн мынтығымды аваймын, путумдан өтүгүмдү чечпеймин» – деп өзүмө шарт койгон әлем. Бул шартта тургула – деп женелерин көндүрдү.

Андан Пышпас Қарамды көчүрүп, бери келип жене-желписи менен Қенжеке Қарамды көчүрөт. Жолдо келе жатып үйүгө бир ат чавым жер каганда атыны айлантып чавып келип, сынар тизелеп, колуну боруга алыш:

– Кыздар, силерден бир уруксат сурайын? – дейт.

– Ий, сура, сура! – дейт Қенжеке Қарам менен Пышпас Қарам.

Гұлсана:

– Менин үйдөн чыкканыма нечи ай, нечи да күн болду. Барганыбызды бала-чака эч ким туйвай кавасын. Мен барып кавар айтсам – дейт.

Уруксат бергенде үйгө чавып барып, әндигини койунуп, живек жолуктарыны салынып, әки бетини қызыл тырмап кайтып чавып келет да:

– Айланайын женелер, үргүлөйүн женелер! Ырысынар ушундай беле, эй ықвалынар ушундай беле, ай! Акем чавып барып, сүйүнгөнүнөн короого жеткенде атынан жыгылып мойну үзүлүп калды, – дейт, ыйлап, бетини тырмап. Ошондо Қенжеке Қарам да, Пышпас Қарам да – баары ыйлаптыр.

Кайра атка минип, үйгө жүнөптүр. Үйгө киргенде мурунку «аган» Кенжеке Карам көшөгөнүн он жагынан кирди. Пышпас Карам көшөгөнүн сол жагынан кирди. Кенжеке Карам Жанайилдин он колудан кармап, он бетинен өптү. Пышпас Карам көшөгөнүн сол жагынан карап турду да, сол колудан кармап, сол беттен бир өпкөндө, Жайдин уулу Жанайил: «оп пирим катуу уктап кеткен экемин! – деп, тирилип кетет.

Ошентип, Жанайил мактым-мурасыга жеткен экен.





АҚ БЕРМЕТ

КАЧКАН КЫЗ

АКБЕРМЕТ

АÊАÅДІ ÅÒ Ì ÅÍ ÅÍ ÈÀ×ÊÀÍ ÈÛÇ
ОÓÓÐÀÑÚÍ ÄÄÄÛ ØÀÐÛÖÛÉ ÛÐËÄÐ
Æ^aÍ - Í Ä^a ÝÈÈ Í Í Ç Ñ^aÇ

Кыргыздын әлдик поэмаларынын катарында «Акбермет поэмасы» деп айтылып жүргөн чыгарма чындыгында бутүндөй бир сюжетти камтыган көркөм чыгарма эмес. Бул тарыхта жашаган акын Акбермет Карагул кызынын өмүр баяны жана анын чыгармалары жөнүндө маалымат.

Бул материал боюнча фольклор жыйноочу Каюм Мифтаков: «калк адабияты болбой, конкреттүү бир кишинин өз турмуш зары болгондуктан, фольклордук чыгарма деп айтуу кыйын. Ошондой болсо да акын кыздын чыгармачылыгынан, өмүр баянынан кабар берүүчү баалуу материал» деп белгилейт.

Өз керт башынын әркиндигин көздөгөн акылы тунук, жашоонун маңызын көкүрөк сезими менен түшүнгөн, ысымдары анызга айланган Ак Мөөр, Акбермет, Каптагайдын кызы (Качкан кызы), эпикалык каарманга айланган Аксаткын, Мактыйм сыйктуу кыргыз кыздары жөнүндө көп айтылып жүрөт. Алар адил турмуш, ак сөз, асыл ой, ададардын ортосундагы таза, улуу мамиле бар экенин көрө билген. Кыз турмушка чыкса эле көр оокаттын кулу, күйөөсүнүн менчиги болуп калбашы керектигин, анын да бул жашоонун ырахатын татууга укугу бар экенин табигат берген акыл туйгусу менен сезишкен. Ошентип тенсиздиктин, эркисиздиктин торунан бошонуп, тен укуктуу жашоо

идеясы үчүн күрөшкөн. Өздөрү өмүр сүргөн мезгилдин мыйзамына, жашоонун өзгөрүлбөс болуп катып калган талаптарына каршы протест жасашкан. Албетте, бул алгачкы баш көтөрүү эл билермандарына, бийлик ээлерине жаккан эмес. Кандай болбосун аны басууга, жок кылууга аракет жасашкан. Байкуш кыздар акыры мезгилдин өкүмүнө баш ийүүгө аргасыз болушкан. Ушул көрүнүш Акберметтин да башынан өткөн.

Эгерде жогоруда аталган (Ак Мөөр, Аксаткын, Мактым ж. б.) кыздар жөнүндө ақындар ырдап, эл арасында айтылып, алар туурасында көркөм чыгарма жаралып, өздөрү эпикалык каарман катары да кабыл алынып калса, Акбермет туурасында андай көркөм чыгарма жок. Болгону эле фольклор жыйиначу К. Мифтаев 1923-жылы Талас өрөөнүндө элдик оозеки чыгармаларды жыйнап жүргөн учурунда 9-июлда Таластын Орто-Кошой кыштагында жашаган Акберметке жолугуп, анын өмүр баянын, чыгармаларын жазып алат.¹

Акбермет Карагул кызынын бала кези, жаштыгы өтө эле оор, ырайымсыз күндөргө туш келген. Анын татаал өмүр таржымалы туурасында фольклорист окумуштуу С. Кайыпов мындай деп жазат: «1911-жылы 12 жаш курагында атасы Карагулдан айрылат. Кетмен-Төбө жергесинде кадимки Токтогул ырдаган беш камандын арааны жүрүп турган кези болуп, көп өтпөй 13 жашка толо элек Акберметти алтын, күмүш, мал алышп, үстүнөн бычып, өз кишилеринин бирөөнө баш байлоого аргасыз кылышат. 15 жашында уул төрөп, эми баш-оту менен биротоло байлангандай болсо да, жетимдиктин

¹ ЭДЕОАІ үі x. Аёді аёді а аодың аааң Өөө әәі а ааааәөүө өі - һөөбөөбөй өі Әі ө әәі әәәд өі әөнб. Еі а. 50(244) «Аәаәді әө» – А. Әәәәәәөі әә. Ә. І өөәәәі ә әүеі аааі . Өаәән 1әәәнөү 1 өөі - Еі өі ө өүөәааү. 1923-æ. аәаә аәәәәөі әә.

азабынан тез тотуккан, ары турмуштун, жашоонун, өмүрдүн маанисин илгерпей түя билген сезимтал Акбермет «жазмыштын башка салганына» баш ийип отура берүүдөн баш тартып, бошонуп чыгуунун жолун издейт. Акыры эркиндик алыш, өз көнүлү жактырган айылдык бир кедей жигитке баш кошмокчу болгондо, төбөлдөр зомбулук менен аны экинчи бир жерге сатышат. Андан да ажырап чыгып, өз эркиндигин колуна алуу үчүн жергиликтүү билермандардын баарына арыз менен кайрылып, ажатын ачууну өтүнөт. Бирок, эч кандай жыйынтык болбой, кайра айыпка жыгып, мал салып, Акбермет эмес, анын чиедей жаш инилеринин да жашоосун оордотушат. Киши тагдырын буюмдай пайдаланган «мыктылар» аны дагы бир байга туткун кылышп беришет. Айласы кетип, эч кимден колдоо таба албаган Акбермет акын арман, мун толгон ырларына күчүн чыгарат. Мезгил мыйзамынын күчтүүлүгүнөн Акберметтин өз тагдырын өзү чечүү үчүн жан үрөп жасаган аракети таптакыр сая кетип, эми Таластагы Каракол болушунда жашаган 65 жаштагы бир малдуу, мұлктүү кишиге токолдукка сатылат».¹

Ошентип, 1899-жылы төрөлүп, 1923-жылы 24 жаш күлгүн курагында төртүнчү күйөөсү менен аргасыз өмүр өткөрүп жаткан Акберметке К. Мифтаков жолугуп, акындын талантына таасирленип, сулуулугуна суктанып, адамдык улуу сапатына таазим этип, аны тарыхка калтырат. Анын чектен тыш сулуулугу, келишкен бой келбети, табигат берген акындык таланты, терен акыл-эси тагдырынын тайкы болушуна себеп болгон көрүнөт. Тилекке каршы К. Мифтаковдон кийин Акберметтин пенделик тагдырына, акындык өнөрүнө эч ким кызыкпаган окшойт.

¹ Н. Еәеүү/іл. Аәаәәді әö Җаðаðоё êûçû. Еèðäi öå: Җûðäûçääð. 1-еèðäi . – А., 1991, 506-âåò.

Эми Акберметтин ақындық өнөрү туурасында айтсак, андан жазылган чыгармалардын ичинде коштор, арман, сүйүү ырлары бар. Жалпысынан алганда анын чыгармаларынын бардыгы өз башынан өткөн армандуу күндөрүн чагылдырат.

Атасы өлгөндө (11 жашта болгон) чыгарган кошогу¹ кошок жанрынын бардык талаптарына жооп берет. Кошок бүткөн бир ойду берип, бир адамдын өмүрүн толук баяндаган чыгарма экени көрүнөт.

Кыялай тартып өтөлү,
Кыялдарын айталы.
Жандай тартып өтөлү,
Жакшылыгын айталы –

деп сөз баштап,

Саадагы турат сабы жок,
Кан ата сан жигит турат, өзүн жок –

деп арманын айтып, атасынын өткөнүнө күйүп:

Кашкардан алган кара шай
Кийгенине жарашкан.
Кара капитал мамил чай
Ичкенине жарашкан.
Кызыл кашка тор жорго,
Мингенине жарашкан –

деп кийген кийимин, бой келбетин, ичкен тамагын, минген атын санжыралап, андан ары әлге сиңген кызматын, кадыр баркын баяндайт. Акырында өлүмгө арга жок, эми жаткан жери жайлую болуп, о дүйнөдө бейишке кирип, кайберен, кыдыр ишин ондоорун тилейт. «Карагул» кошогунда да кошоктордо айтыла турган салттуу ыр саптары, туруктуу сөз айкаштары орун алган.

¹ Еіл а. 1 55 (249). Еадаабө Аеаады әд өүсү. 1923-жыл, 9-есрі ү. (Үеесінде аед ааның ааңа аајыдәәеңәң аадеңдең дүйнөдө 219 еіл ааңа өадәаңа наәеңәеңүй өодәа, өәөдүй әеңәаңәең еәң.)

Аргымагын байлаган,
Алты дуван элинди,
Акылы менен жайлаган.

* * *

Аргымакка ат кошкон
Кан атам ар жакшыга баш кошкон

* * *

Кан атамдын кийгени,
Падыша берген чен болгон

сыяктуу саптар Акберметтин атасынын турмуш абалына дал келбegen менен кошоктун көркөмдүгүн жогорулатып, салтанаттуулук берип, тиричүчүлүктөн бир жакшы адамдын көзү өткөнүн баяндайт. Атасы өткөндөн кийинки абалы туурасында:

Алты аркар жылдыз маанайым,
Алтыдан өргөн саамайым.
Жашымда атам өлгөнү –
Мен шордуу,
Байланган экен таалайым –

деп ырдайт.

Ой боюма койбостон,
Манаптар айтканыма болбостон,
Барасын деп күч кылды,
Бир жаманга туш кылды.

Камчымды колго илемин,
Бу жаман кардал болуп келгенде
Кадырыма жетпейт деп,
Мен шордуу какылдап ыйлап билгемин.
Тизгиним колго илгемин,
Түбү жүрүп бу жаман
Теги ылайык келбейт деп,
Мен шордуу далдырап ыйлап билгемин.

Акбермет сулууга манаптар ээлик кылып, жактырбай чыгып кетсе да улам зордоп күйөөгө берип, «көнүлүн анын күш кылбай, жерин таап түш кылбай», «он калмактык башын кор кылганын» зарлап ырдайт. Акын өзүнүн баркын, наркын билет. Дайыма өз тенине кетүүгө умтулат. Жаманга кор болгусу келбейт.

Акберметтин арман ырлары элдик арман ырлары менен үндөшүп турат:

Алтындан чачпоо тагам деп,
Ай тийгизбей багам деп,
Ар кандай кылыш жагынып,
Эмне десен мен мақул,
Сага жүрөмүн деп багынып.

Күмүштөн чачпоо тагам деп,
Күн тийгизбей багам деп,
Бу жаман күлө басып жагынып,
Кандай десен мен мақул.
Сага каламын деп багынып.

Жеримди таап кете албай,
Анdagы жаштык чагымда
Ойлогон ойго жете албай.
Амал-айлам түгөнүп,
Арамга байланыштык
Канчалык өткүр болсом да
Жаш денем көк темирдей жашыды.

Бул образдуу айткан саптардан анын түгөнбес арманы, чыркырап күйгөн жаштыгы ачык айкын сүрөттөлөт. Ырлары шыдыр уйкашып, элдик поэзиянын ыкмалары терен өздөштүрүлүп, ички эмоция сырткы формасына шайкеш келип турат.

Акбермет Карагул кызынын ырларынын дагы бир баалуулугу анын өз оозунан жазылышында.

К.Мифтаковдун маалыматына караганда ушул чыгармаларын да акын арандан зорго айтып, әркин боло албай, күйөөсүнөн, күнүлөштөрүнөн жашырынып жүрүп жаздырган. Қийинчөрөөк әлдин түшүнүгү өсүп, советтик түзүлүш кенири кулач жайган учурда акындын өнөрүнө дагы көңүл бөлүнгөндө қандай болмок ким билет. Өкүнүчтүүсү анын чыгармалары толук жазылбай калган. Анткени ушунчалык даражада калыптанып калган чыгармачылык өнөркананын көрөнгөсү көп эле болушу мүмкүн эле.

Ал эми Тоголок Молдо жазган «**Качкан кызы**» деген поэманын тарыхы өзүнчө бир кызык. Элдик салттын мыйзам катары өкүм сүргөн айрым көрүнүштөрү далай кыз келиндердин тагдырына балта чапкан. Ал шордуулардын мицинин бири акыйкатсыздыкка каршы күрөшө алган. Ошол миндин бири – Качкан кыз деген атка конгон көлдүк Каптагайдын кызы. XIX кылымдын акыры XX кылымдын башында жашаган тарыхый инсан. Маалыматтарга караганда Акбермет Карагул кызы менен Каптагайдын кызы жашташ, тагдырлаш, замандаш. Бири түштүктөн, әкинчиси түндүктөн. Акбермет өз бактысы үчүн канчалык аракет кылса да түштүктөгү ислам дининин таасиригин күчтүүлүгүнөн, әкинчилен колунда бийлиги, байлыгы бар төбөлдөрдү жеңе албай, азаптуу өмүр кечирет. Ал эми Каптагайдын кызы качып кетип, ошол аракети онунан чыгып, өз бактысын табат. Каптагайдын кызы өтө әркүү, чечкиндүү, чечен, акындык шыгы бар, ары акылдуу, ары сулуу жан болгон. Ошол замандын шартында кыз башы менен өзүнө тен адамды издең чыгуунун өзү оной нерсе эмес. Каптагайдын кызынын жоругу узун әлдин учунан тараپ, эл оозунан түшпөй далайга сөз болуп, бул анызга айланган окуяны ырга айлантып, Тоголок Молдо «**Качкан кызы**»

деген поэма жаратат. Поэма кыздын өзүнүн сөзү аркылуу баяндалат. Демек, бул окуя эл арасына кыздын өзүнүн айтып берүүсү менен тараган болуш керек. Буга жакында эле жазылган Н. Адиевдин «Качкан кыздын баяны»¹ деген поэмасы да мисал боло алат. Тоголок Молдонун «Качкан кызы» поэмасында окуя кыскача эле баяндалган. Кудалап койгон жигит начар экен деп угуп:

Жакшы көргөн женемди,
Чакырып алдым эрмекке.
Жылдыз толгон кезинде,
Жаманды бардым көрмөккө
Жамандын жайын билген сон,
Көп ойлондум өлмөккө,—

дейт да, калың мал алыш, кудалашкан жерин жактыrbай, качып кетет. Көлдүн башы Аралдан чыгып, түн жамына качып, кемеге түшүп, үч күн жол жүрүп Балыкчыга жетет. Жолдо жолугуп, сөз айткандар купулуна толбойт. Андан Кочкор, Жумгалды кыдырып, өзүнө тен келгенди, көнүлүнө жактырганды таппай,

Самап көлдөн чыкканым—
Сарбагышты жактадым.
Кыдырып Кочкор, Жумгалды
Өзүмө тенди таппадым.
Жолугар деп бир жакшы
Кеминди көздөй баскамын —

деп эле поэма бүтөт. Каптагайдын кызынын Сары Өзөн Чүйгө келгенден кийинки тагдыры Тоголок Молдодо айтылбайт.

¹ Изв. № 863.


Фольклор жыйноочу, әлдик өнөрдүн ышкыбозу Нурдин Адиев «Качкан кыздын» тарыхына кызыгып, даректүү маалыматтардын негизинде «Качкан кыздын баяны» деген поэма жазган. Автор кириш сезүндө: «Кече 1960-жылдарда айлыбызда Садыгалаы деген карыя адам жашап өттү. Ошол киши менен көп жолу пикирлешип, Каптагайдын качкан кызы жөнүндөгү окуяны уктум эле. Ал киши 1916-жылдын алдында Кеминде Шабдандын айлында жашап, Каптагайдын кызы – Мөкүштүн аялы менен менен бирге жүрүп, окуяны Каптагайдын кызынын өз оозунан уккам деп айтып берген эле. Окуя чындыгында Каптагай кызын казакка бермек болгондо кыз әркекче кийинип качып чыгып, Ат-Башы, Нарын, Кочкорго барып, Казыны, Касымалыны, Байгазыны, Ногойбайды, Көбөгөндү сынап, эч кимисин жактыrbай, аягы барып Шабдандын баласына токтоп жашап калыптыр. Мен дагы билгендерден сурап, окуянын өзөгүн тактагандан кийин, ырга айлантып иштеп чыктым», – дейт. Н. Адиевдин поэмасы Качкан кыз жөнүндөгү тарыхый окуяны толуктоочу маалымат катары да, көркөм чыгарма катары да зор мааниси бар десек болот.

Н. Адиевдин вариантында жана айрым информаторлордун маалыматтарында Качкан кыз Кеминге келип, чоң сайдын боюнда жашаган абышка-кемпирдин үйүндө туруп калат. Каптагайдын кызы жөнүндөгү окуядан кабары бар Шабдандын уулу Мөкүш «Чоочун сулуу жигиттин» дарегин угуп, атайн издең келет. «Жигиттин кыз бала экенин билип, жактырып, той берип үйлөнөт. Каптагайдын кызы Мөкүштөн эки кыздзуу болот деп айтылат.

«Акбермет» менен «Качкан кызды» поэма деңгендөн көрө тарыхый ыр десек жанрдык белгисин

аныгыраак көрсөтөт. Анткени бул ырлар, бир кезде тарыхтын белгилүү бир учурунда болуп өткөн реалдуу окуяны, конкреттүү адамдардын өмүр жолун баяндайт. **Фольклордук чыгарманын өзүнө мүнөздүү өзгөчөлүктөрү, көтөргөн жүгү бар эмеспи.**

Бул эки тарыхый ыр көркөм чыгарма делинип, элдик поэмалардын катарында аталып жүргөн сон, окурмандарга түшүнүктүү болсун үчүн колдо бар варианттарды сериянын ушул томуна киргиздик.





ÀÊÁÂÐÌ ÂÒ ËÂÐÂÄÓË ËÛÇÛ

(*K. Мифтақов жазып алған материал*)

Баргана облусу Наманган уезинде Кетмен-Төбөдө Акбермет деген бир сулуу кыз болот. Өзү акын болот. Бул кыздын атасы жаш убагында өлүп калат. 13 жашына келгенде Кожокул деген жигитке маҳабbat байлаган болот. Бул жигит жары болгон экен.

Шол элдин манаптары баштыгы Керимбай деген болуп, Акберметти сизге алыш беребиз деп бир байдан көп мал, алтын, күмүш алыш жетим жесирдин сөзүнө карабай, зордук менен алыш бермек болот. Бирок кыз жаштыгына карабай алар менен күрөшөт, акырында манаптар берип жиберет. Қүйөгө барган менен қүйөдөн кетерге тырышат. 15 жашында бир бала тууйт. Акырында баласына да карабай, сүйгөнүмө тийем деп таштап да чыгат. Манаптар дагын да Акберметти әкинчи жерге сатып, берип жиберет. Шол тартипте сүйгөнүмө тийем деп Акбермет эринен чыккан сайын, манаптар тарабынан сатылып курал кылышат. Кожогул да катын албай, зарда-мунда кала берет. Шонтуп эки жаш бири бирине кошулалбай кор болуп өмүрлөрү етөт. Бул окуя 1911-жыл менен 1923-жыл арасында болгон. Азырынча бул катын Талааста Жанызак Шекербеков деген 60 жаштуу карыя, оору бир манаптын кичүү токолу болуп турат. Төмөндөгү ырды өз оозунан угуп жаздым:

ÀĒÅÅÐÌ ÅÒØŒÍ ÇÀÐÛ

1. Жетимдин зары

Сөз баштайын ааламдан,
Кор болгон кудай замандан.
Кор кылганы бул экен,
Он эки жашка келгенде
Жасаган зор улугум
Атамды эрте алды го.
Атамдын артында калган бала жаш,
Калганга ар кимиси бири баш.
Он үч бир жашка келгенде,
Ойрон бир жан кез келди.
Ойбайыма болбостон,
Арстаным Кожом кантейин,
А жаманга кез кылды.
Камчымды колго илгемин,
Бул жаман кардал болуп келгенде,
Кадырыма жетпейт деп,
Мен шордуу какылдап ыйлап билгемин.
Тизгиним колго илгемин,
Түбү жүрүп бул жаман,
Теги ылайык келбейт деп,
Мен шорду деддиреп ыйлап билгемин,
Балапан чайкап күш кылды,
Башынан кудай кызы кылды.
Башында туман арылгыз,
Жасаган жаман иш кылды.
Жеримди таап берерге
Мен шордуунун агаларын жаш кылды.

2. Күйөөгө зордоп бергени

Алты аркар жылдыз маанайым,
Алтыдан өргөн самайым.
Жашымда атам өлгөнү,

А деле мен шордуунун таалайы.
Жети аркар жылдыз маанайым,
Жетиден өргөн саамайым.
Жетилбей атам өлгөну,
А деле мен шордуунун таалайы.
Ак калпак кылып бордодум,
Жамандын аларына көз жетип,
Ар кандай иштен кордодум.
Көк калпак кылып бордодум,
Жамандын койбосуна көз жетип,
Күлбүр басып кордодум.
Кордогонго болбоду,
Быяз бир жаман экен го
Кордогонго болбоду,
Бул жаман койбой жүрүп теги алды.
Алтындан чачпак тагам деп,
Акишти ай тийгизбей багам деп,
Аркалай иштеп жагынып,
Бул Жамангул бүйүрө басып жагынып,
Мен шордууну алышп бир койду жагынып.
Жеримди таап тийерге,
Анdagы жаштык күнүм ай
Алданы салган насиби,
Айлам бир шондо түгөнүп,
Арамга бардым мен жашып.
Арамга жашып барган сон,
Алтындан чапан мен түйдүм,
Айлынан жакшы мен көрдүм.
Айлынан жакшы көргөн сон,
Алганым мындай болбойт деп,
Азапты тартып мен жүрдүм.
Жетиден чапан мен түйдүм,
Арамдын айлынан жакшы мен көрдүм.
Айлынан жакшы мен көрсөм,
Алганым мындай болбойт деп,
Азапты тартып мен жүрдүм.
Келеден чапан мен түйдүм,

Келиндерди карасам,
Күмүштөн чачпак салынып,
Келген бир жери ылайык.
Мен шордуунун өзүн карасам,
Келген жерим келишибей,
Кейишти тарттым мунаыйп.
Беш-бештен өргөн чачымды,
Беш кагандык башымды,
Билбеди жаман баркымды.
Кор кылды менин башымды.
Он ондон өргөн чачымды,
Он кагандык башымды,
Оюлган жаман кез болуп,
Билбеди менин баркымды,
Өткөздү менин наркымды.
Башынан бардым жаманга,
Жасаган кудай мен шордуу,
Жай алыш энди калгансып,
Баланы берди жашымда.
Баланы берип койгон сон,
Кудай бир тушоо салды деп,
Бир ооқат болсо өтөр деп,
Камчыбектей баламды,
Таштай албай мен шордуу,
Караладым жашымда.
Бир күнү көнүл күш кылбай,
Жеримди таап түш кылбай,
Мага бир жаман иш кылды.
Ай чыгады молодон,
Алтын бир сейкө танадан,
Балага карап мен жүрүп
Арыбадым санадан.
Күн чыгады молодон
Күмүш бир сейкө танадан
Балага карап мен жүрүп
Арыбадым санадан.
Жазгы бир чыккан өлөн чөп,

Балага карап мен жүрүп,
Жаш өмүрүм өттү тек.
Жаман болдум бөлөкчө,
Күзгү бир чыккан өлөңчө.
Балага карап мен күйсөм,
Күз ыратын мен көрбей,
Күндө өттү өмүр тек,
Күн көрбөдүм бөлөкчө.
Саамай бир чачым тарадым,
Жамандын жайын карадым,
Төбө чачым тарадым.
Баладан болсо көрөрмүн деп,
Мен шордуу түбөлүккө карадым.
Кызыл тоо башы желдейди,
Кыргыек конбос белдейди.
Кызыккан жарга жеткизбей,
Кыз экенден кыйылткан,
Кыргыз, кытай баш кошсо.
Кызы бир туубас мендейди.
Кара тоо башы желдейди,
Карчыга конбос белдейди,
Каалаган жарга жеткизбей,
Казак бир калмак баш кошсо,
Катыны туубас мендейди.
Мен шордуу деги ойлонуп отурсам,
Акылым жаман селдейди.
Асмандал учкан ак кутан,
Акырек жүнү бир тутам.
Арманда өмүр өткөзүп,
Арамга кантип турам деп,
Мен аягын санасам,
Алкымым толгон кан жутам.
Көктөн көкөлөп учкан көк кутан,
Көкүрөк жүнү бир тутам.
Көндөйгө кантип турам деп,
Көп аягын санасам
Көкүрөк толгон кан жутам.

Ак жоолугум эндедим
Артым кандай болот деп
Акыл бир ойлоп селдедим.
Кек жоолугум эндедим,
Кийин жагы кандай болот деп,
Кеп акыл ойлоп селдедим.
Асмандан агала булат закымдал,
Атамды көргөн бар го деп,
Ак арбакты сыйласа,
Адылдык сөзүн сүйлөсө,
Мен шордуу аны бир ойлоп шер байлап.
Көктөн көк ала булат закымдал,
Кек арбакты сыйласа,
Көрүнө сөзүн сүйлөсө,
Мен шордуу Керимбай арам жакын деп,
Аны бир ойлоп дем байлап.
Күш айланбас зоодой деп,
Куран урган ажыны,
Курбусу бийик тоодой деп,
Мен шордуу, кубат кылып жүрдүмбү.
Каз айланбас зоодой деп
Бу Керимбай чочкону,
Касабалуу тоодой деп,
Кайрат кылып жүрдүмбү.
Бул арам каршыкан душмандай
Кайта бир белим сындырды.
Агыны катуу суудай деп,
Ал әкөө болбосо,
Арадагы жакшысы,
Ашшуусу бийик тоодой деп,
Мен шордуу арка кылып жүрбөймбү?
Кербен ооз дарбаза,
Бул кудай урган турунда,
Керимбай болду каргаша.
Четинден болгон дарбаза,
Бул жасагандан мурун да
Сейттер болду каргаша.

Сен абалдан түнүлүп,
Оруска түштүм арыз алып.
Кудай таалам жар болуп,
Мураталы Молдобай,
Колуна мандат бер деди.
Мураталы рабком
Сүйгөн жерге тийгин деп,
Колума берди мандатты.
А мандатка болбостон,
Керимбайдын кастьыгы,
Мен шордуу таалайынын кемдиги.
Артымда калган инимдин,
Акылынын жаштыгы.
Элибиз өйдө көчтү го,
Элим эптеп коер деп,
Мен шордуу элебестен жүрдүм го.
Ак камзил бычып кынадым,
Алтай бир жайын олтуруп,
Ага инимди сынадым.
Алты бир жайы сынасам,
Арамга кайта барганча
Ашкере чыгып бул жалгыз,
Айылга ишиң салам деп.
Азгырды го мени жолумдан.
Ак жоолугум оромол,
Арам бир жаман барганча,
Ашкере жалгыз барам деп,
Айылга салдым мен кобур.
Көк кемзал бычып кынадым,
Көп ай жайы карадым,
Көп элимди сынадым.
Көрүнө сөздүн болгону,
Көрдөйгө кантип ынайм деп,
Көрүнө чыгып бул жалгыз,
Көпкө бир ишиң салам деп.
Көк жоолугум оромол,
Көп жаманга барганча,

Көрүнө жалгыз барам деп,
Көпкө салдым мен кобур.
Баялы менен Сакени,
Бул Кожогул жалгызым,
Тай эжемди алам деп,
Бу Муктаркан арага,
Ортомчу салды аларды.
Бу Муктаркан ала баш,
Бу Кожогул жалгызды,
Тай эженди алба деп,
Ар кайсы сөздөн алдады.
Анысына болбостон,
Бу зулпукар арамга,
Ажыке кандай кылам деп,
Ажыга бардым арызданып
Алып келгин иним деп койду.
Аңдабастан о шордуу,
Ажынын булары экен деп барып,
Ак чатыр салса жетпеген,
Бул итти мунара экен деп барып.
Мындан ишим тынарбы деп,
Бул эшикке биз барсак,
Тынмақ түгүл бул ишим,
Бул арам бизди сындырды.
Көк ала зоонун астында,
Улар экен деп барып,
Көк чатыр салса жетпеген,
Бул итти мунара экен деп барып.
Аракетти кылса бул ишим
Тынар бекен деп барсак
Тынмақ түгүл бул ишим
Бул арам көпкө бизди сындырды.
Аргымак аты таң ашты,
Бу Кожогул жалгызым
А зулпукар арамды
Апкайыр кылып жанашты.
Бул Кожогул жалгызым,

Андабастан жол жүрүп,
Алган бир жардан адашты.
Күлүк бир аты таң ашты,
Бул Кожогул жалгызыым
Күмөн кылбай жол жүрүп,
Күйүшкөн жардан адашты.
Адырдан жылкы айдаган,
Алыска жолду шайлаган,
Айтышкан жоосун куткарбас,
А Зулпукар кайнагам.
Арка кылышп биз барсак,
Аракетти тоо кылса,
Мында бир ишим тынар деп,
Мен шордуунун эки эле көзү жайнаган.
Арамдан бүткөн неме экен,
Алганым жардан теги айрып,
Азапты башка бул салды.
Ошондо мен шордуун шакардай ичи кайнаган.
Бурудан жылкы айдаган,
Бут жеткис жерди жайлалган,
Бурулган жоосун куткарбас,
Бул Алабаш кайнагам.
Бул эшикке мен барсам,
Бул аракет дем кылса,
Мында бир ишим тынар деп,
Ошондо мен шордуу деги эле көзү жайнаган.
Арамдан бүткөн неме экен,
Бул адилдик кылбады.
Алган жардан деги айрып,
Мунду башка салган соң
Ошондо мен шордуунун бозодой ичи кайнаган.
Кериден жылкы айдаган,
Кен Суусамыр жайлалган.
Кез келген жоосун куткарбас,
Бу Керимбай кайнагам,
Келин болуп мен барсам,
Кенешип ишим бүтөр деп,

Мында бир көнүл тынар деп,
Ошондо мен шордуу деги эле көзү жайнаган.
Кегин койбой бул арам,
Көз жетпес малды ой салды.
Бул Алабаш Муктарга,
Алы жеткендей кылып,
Ар кайсы малды дей салды.
Бул Алабаш кайнага,
Назарын элден пас кылып,
Келинге акыл тапкын деп,
Керимбайга наз кылды.
Акыл тапмак деги турсун,
Арбак урган Керимбай,
Айлынан келип качырып,
Бу Керимбай кас кылды,
Бул иттер аркасын энди кас кылды.
Адырмак тоонун арасын,
Ағын суу ағып сай кылды.
Адамдын бары өтүптүр,
Бир ырахатка жеталбай.
АЗАПТЫ БАШКА КӨП САЛЫП
Бул ақмак мени кор кылды.
Будурмак тооонун арасын,
Бүрлүшүн ағып сай кылды.
Мурунку элде өтүптүр,
Бул ақыйкатка жеталбай,
Тозокту башка көп салып,
Бул арам мени кор кылды.
Кетмен-Төбө жерибиз
Төрт уезд биздин әлибиз.
Төбөсүнөн урганы,
Бул Керимбай бийибиз.
Аскерге балдар шайлады,
Абалгы өткөн барыдан,
Асылганы мен болуп,
Атасы менден өлгөнсүп,
Арбак урган бул арам,

Атаны жолум байлады.
Жаңы өспүрүм баллдарды,
Саргайтып салдат шайлады.
Санасынан чыгарбай,
Мени саргайтып багым байлады.

Балит буйра¹ келгенде,
Бастырып бардым базарга.
Жасаган башыма салдың азарды
Чыкпады деги бир молдон,
Ушу бир катты жазарга.
Аргымак оозун кайырды,
Ашырдын уулу Кожогул,
Арзып алган жалгызды,
Арбак урган Керимбай,
Асылып жүрүп айрыды.
Күлүктүн башын кайрыды,
Бул Алабаш кайнагам
Илгерки өткөн Бекейду
Күйүп жүрүп айрыды.
Мен шордуу ак көйнөк кийип чубалып,
Бул Кожогул жалгызым
Арзып бир кудай жетти деп,
Байкуш астыртан басып кубанып.
Ак көйнөгүм кыскартты,
Алганымдан деги айрып,
Арбак урган Керимбай
Айлым менен томсортту.
Мен шордуу сары көйнөк кийип чубалып,
Санама энди жетем деп,
Жай бир басып кубанып.
Сары көйнөгүмдү кыскартты.
Бу санаана жетпегир,
Жалгыздан мени деги айрып,
Жалгызды жаман томсортту.

¹ Ааёёдэ – Ы ёёдай.

Бул Алабаш кайнагам,
Асты бир ойлоп билбеди,
Элине намыс келерди.
Эжемден калган жалгызды,
Сүйгөнүнөн деги айрып,
Жылас кылды бир күнү.
Ак көйнөгүм дүрүйө,
Асылганды койбодун.
Сары көйнөгүм дүрүйө,
Саргайтканды койбодун.
Арбак урган Керимбай,
Алдыңды тосор болбоду.

ÊÀÐÂÄÓË ְ ËÃ¹ Í Ä¹ ÊÛÇÛ ÂÊÄÅÐÌ ÅÐÐËÍ
ÊÎ ØËÎ Í ÊÎ ØÎÄÓ (1911)

Кыябан тартып өтөлү,
Кан атамдын кыялдарын айталы.
Каптай бир тартып өтөлү,
Кан атамдын жакшылыгын айталы.
Садагы турат сабы жок,
Кан ата сан жигит турат өзүн жок.
Кылышың турат кыны жок,
Кырк жигит турат өзүн жок.
Көмүркөй алтын тиш эле,
Кан атам көрсөмдүү киши эле.
Көлдөн бир өрдөк куткарбас,
Көк ала тынар күш эле,
Көөнү бир жаман күй эле.
Күрдөлдү кудай берсе деп,
Көөнүндө ишин ошо эле.
Көмүркөй алтын сынды бейм,
Көөнү жаман көй душман
Көөнү бир эми тынды бейм.
Сандыгың алтын тыш эле,
Санжыргалуу киши эле.

Сайдан бир өрдөк куткарбас,
Сарала тынар күш эле.
Санасы жаман сан душман
Сардалды кудай берсе деп,
Санаганың ошо эле.
Сандыгың алтын сынган бейм,
Санасы жаман сан душман
Санасы эми тынган бейм.
Кара-Кыя, Санташтан,
Калкындан сиздей ким ашкан.
Кызыл-Кыя, Санташтан,
Кыргыздан сиздей ким ашкан.
Аргымагың байлаган,
Алты дубан элинде,
Акыллы менен жайлаган.
Құлғұн әшикке байлаган,
Ар жакшылар баш кошкон,
Аргымакка ат кошкон,
Кан атама күлдү дуван баш кошкон.
Аргымакка жем берген,
Ак пашалар дем берген,
Башкы бир токой жер болгон,
Байыры кимден кем болгон.
Кан атама бары эле бугу жем болгон.
Кан атамдын кийгени,
Падыша берген чен болгон.
Орто бир токой жер болгон,
Улутун кимден кем болгон
Кан атама он болуш саяк жем болгон.
Кан атамдын кийгени.
Уяздар¹ берген чен болгон,
Көлден бир саяк жжем болгон.
Кан атамдын кийгени,
Кубурнатир² берген чен болгон.

¹ Өүçäàð – оаça.

² Еօаóðí àòèð – аоаáðí àòî ð.

Кара кашка жол жорго,
Кан атамдын мингенине жарашкан.
Кара бир каптал мамил чай,
Кан атамдын ичкенине жарашкан.
Кызыл бир кашка жол жорго,
Мингенине жарашкан.
Кытайдан алган кызыл шайы,
Кан атама кийгенине жарашкан.
Кымбат бага мамил чай,
Кан атамдын ичкенине жарашкан.
Ат суутуп өткөйсүз,
Кожолор урган кош мечит,
Кол куушуруп өткөйсүз.
Македеги Мадина,
Мадинада супа бар.
Супага чыгып уктачы,
Оозуна алма бир шекер чачылсын,
Анда бир көнүл ачылсын.





ÊÀ×ÊÀÍ ÊÜÇ

(Тоголок Молдонуку)

Жабыркатып жанымды
Жашымда атам кайындал,
Байлышына кызыгып,
Жайсыз жерге дайындал,
Жакшы көргөн бир женем
Жаман экен күйөн деп,
Ушак кылышпайындал.
Өз женемден уккан соң,
Өрттөнүп ичим жалындал,
Сүйбөгөн бир жаманга
Барбаймын деп зар ыйлап.
Жарманкелүү Каркыра –
Жайлообуздун асылы.
Күйөн жаман деген соң,
Кайгырып сөөгүм жашыды.
Арманда болуп жаш жаным,
Көзүмдө тал-тал жаш акты.
Жамандан кайным болгон соң,
Кара жан тартты азапты.
Бир күнү күйөм келиптири,
Аябай малды бериптири.
Мал жеген соң атакем.
Берүүгө мени көнүптур.
Жакшы көргөн женемди
Чакырып алдым эрмекке.
Жылдыз толгон кезинде
Жаманды бардым көрмөккө.

Жамандын жайын билген соң,
Көп ойлондум өлмөккө.
Атамдын аты – Каптагай,
Армандуу болдум бир далай.
Айласызга түш келсен,
Өмүрүң өтөт жыргабай.
Азамат болсо алганың,
Армансыз дүйнө жыргалы ай!
Акмақка мени қайындал,
Атамдын жабыр қылганы ай!
Кечкил мурун, кең түмшук
Күйөөм жандын урганы ай!
Кара жан жабыр көргөн соң,
Качпадым асты өлгөндөн.
Зар ыйлатып атакем,
Тартынбайт мени бергенден.
Көңүлүм айнып жөнөдүм
Көлдүн башы Аралдан,
Кудурет ачса багымды,
Кутулсам деп жамандан.
Тагдырда жазса башыма,
Жакшысын тапсам адамдан.
Өрнөктүү заман баштадым,
Өз кийимиди таштадым.
Өрттөнүп ичим күйгөндөн
Өлүп кете жаздадым.
Малайча кийим кийиндим,
Басканыма сүйүндүм.
Карапыга жамынып,
Көлдү көздөй жүгүрдүм.
Кейигенден зарланып,
Келдим көлдүн жанына.
Амалсыз жаным күйгөндөн
Ыраазы болдум жаныма.
Эркелеп өскөн курган жан
Энеден калдым женеге.
Кайрылбадым артыма,

Атакем берем деген сон,
Бир эшек сүрөт немеге.
Жашынып түшүп жөнөдүм
Тактай салган кемеге.
Кемеде жүрүп ыйладым,
Кара жанды кыйнадым.
Көлдө жүрүп үч күнү,
Көзүмдүн жашын тыйбадым.
Кейитип жанды күйгүзүп,
Кемечи орус тил билбейт.
Шамал согуп, көл толкуп,
Жаман кеме тим жүрбөйт.
Балыкчынын жанынан.
Кеме чыкты бир күнү
Ушкүргүм басылып,
Үмүт кылдым жанымдан.
Оруска малай бир жигит
Билип койду сырымды.
Жашырбастан жигитке
Айтып бердим чынымды.
Аламын деп ал жигит
Аягыма жыгылды.
Арманда болуп азис жан,
Тагдырга сырым угулду.
Тапсам деген тилегим
Таалайы ашык уулду.
«Нике кыйып алалдап,
Алып жаткын анан» деп,
«Жанга залал жаман» деп,
Сөйкөмдү бердим колуна.
Орундалып тилегим,
Башталса ишим онуна.
Качып бардым бир күнү
Карагоонун шаарына.
Асыл жанды кыйналтып,
Каламбы тагдыр каарына?
Аманат жанды бир түнү

Ашпозчуга сактадым.
Самап көлдөн чыкканым –
Сарбагышты жактадым.
Кыдырып Кочкор, Жумгалды
Өзүмө тенди таппадым.
Жолугар деп бир жакшы
Кеминди көздөй баскамын.



ÊÀ×ÊÀÍ ÊÛÇÄÛÍ ÁÀßÍ Û

(Нурдин Адиеевдин варианты)

Көлдүн башында Каптагай деген бай адам жашайт. Анын бир сулуу, ары акылдуу, ырчы, чечен кызы болот. Каптагай Каркырага жайлап, кышкысын Көлдүн башына Жыргаланга көчүп келип кыштап жүрөт. Ошентип жүргөндө бир жылы Каркырада Таштанбек деген казактын бир байы менен кошо жайлайт. Таштанбектиң бир сарала жоргосу болот. Каптагай ошол сарала жоргого аябай кызыгат да бир күнү байга:

— Таштаке, дос бололу, сарала жоргону бербей-синби, колкосун берейин баатыр — деп каттуу асылат. Таштанбек абдан куу киши экен. Сөздүн өнү келгенде:

— Каптаке, жорго сенден айлансын, «эки жакшы жайлогоо барса кудалашып түшөт, эки жаман бир жайласа кубалашып түшөт» — деген сөз бар. Атты сурап калдын. Ат сенден айлансын, чоноюп калган жакшынакай кызын бар экен. Менин да эр жеткен уулум бар, куда бололу. Сага ылайык келсе сарала жоргого кебез байлап эртен куда түшөйүн, сизди мен көптөн бери билем, сиз да мени билесиз, шартын келтирип айтталбай жүрдүм эле — деп эпил-деп Каптагайдын алдына башын ииет.

Жоргого кызыккан Каптагай үй-бүлөсү менен кенешпей эле макулдугун билгизет. Эртен менен казактар шарт боюнча сарала жоргону жетелеп, төө баштаган тогузду айдал Каптагайдын үйүнө

келип түшөт. Каптагай коноқторду коноқтоп, күдалық убаданы бекитип, келерки жайда қызды бересе болуп, сарала жоргону сылап жатып калат. Он бештен он алты жашка қарап, чоноюп калган қыз, женесин эәрчитип чыгып, талаада кымыздық терип жеп отуруп айтканы:

Айланайын женеке,
Арманым айтам угунуз.
Сарала атка қызыгып,
Казакка мени кайындал
Бермек болуп калдынар,
Бир келесоого дайындал.
Өлүп калган апакем
Жанымда жүрбөй байырлап.
Арманым кимге айтамын
Бермек болду мени деп.
Эсептеди атакем
Бир казактын тени деп.
Жабыркatty жанымды
Бир казака кайындал.
Сарала атка қызыгып
Жайсыз жерге дайындал.
Күйөөң жайсыз экен деп
Эл-журт жүрөт айындал.
Кыз-келиндер жүрүшөт,
Ушак қылыш айым деп.
Ар кимден ушак кеп угуп
Ичим жүрөт жалындал.
Айланайын женеке,
Өз малынар жетпейби.
Бербейбиз деп койсонор,
Келген әлдер кетпейби.
Казактын байы Таштанбек,
Мени көрүп қызыгып,
Сарала атын жетелеп,
Кебез байлас баш уруп,

Кыргыздын кызын алам деп,
Көпкөн эжен кутуруп.
Айланайын женеке,
Орто жолдо мен байкуш
Сүйбөгөнгө кор болуп
Калган турал тутулуп.
Тил алсанар женеке,
Бербегиле казакка.
Беккер жерден илинип,
Түшпейүн мен тузакка.
Алтын башым кор болуп,
Калбасам дейм ушакка.
Урунуп кокус калбайын,
Кош канжарлуу бычакка.
Кагылайын женеке,
Келген жерим карачы,
Касиеттүү Каркыра.
Куткарғыла казактан
Ылайык келсе жалпына.
Атакеме айтқыла
Бир жоргого кызыгып
Кызын берсе ыйлатып,
Ылайык келбейт калкыма.
Намыз болот ойлосом
Бүт кыргыздын шартына
Кеп-сөз кетип жүрбөсүн
Жалпы кыргыз атына.
Апамдын жогун жоктотпой,
Эне болдуң өзүмө
Атам менен агама айт,
Макул болсун сөзүмө.
Кайра берсин эп көрсө
Карабай малдын көзүнө,—

деп женесине зар какшап айткандан кийин женеси-
нин кызга айтып турган жери:

Атаң менен Таштанбек
Куда сөөк болушкан.
Ак батага мал союп
Бата қылышп қоюшкан.
Эки куда биригип
Ак Сарбашыл союшкан.
Ортосунда далайлар,
Ак майына тоюшкан.
Кайра кайра кол қысып
Таарынчыны жоюшкан.
Азыр бийкеч ойлоп кой,
Бузулгус куда болушкан.
Убара болбо қызыке,
Алар убададан танышпайт,
Экөө бирдей сараң бай,
Биринен бири қалышпайт.
Күйөөндү болсо көргөмүн,
Дардандаган боз бала.
Сырткы түрү келишкен,
Бирок акыл жагы аз гана.
Тагдырына жазғандыр
Көнүлдү бурба башкага,—

деп алдап-соолап үйүнө ээрчитип кетет. Жайдын толуп турган кезинде Таштанбек бир топ малын айдатып, комузчусун сыйратып, күйөөлөтүп жиберет. Каптагай күйөөгө деп үй тиктириет. Кеч киргендө кыз женесин ээрчитип, күйөөнү көрүш үчүн үйдүн сыртына келип, үзүктүн жәэгин көтөрүп, күйөө болчу жигитти сынап караса курсагы жер чийген, эки бети табактай болгон, быйпайган мурду бар, богогу саландаган, сөздүн дайнын билбеген бир зөөкүр жигит отурагат. Бутунда кончу тизесине жеткен көн өтүк, башында жапма түлкү тумак, үстүндө баркут чапан, белинде күмүш кемер. Кайра-кайра каткырып, оозу жыйылбаган, сөздүн маа-

нисине түшүнбөгөн бир урган экен деп сынайт да,
мындај чыгып женесине айтат:

Көн өтүк бутта чойкойгон
Көөдөк жигит көрүнөт.
Кайра-кайра бақылдайт,
Кейрөн жигит көрүнөт.
Богогу өсүп семирген
Болбос жигит көрүнөт.
Мурду башы быйпыйган
Бакыл жигит көрүнөт.
Эмгек қылбай чоңойгон
Такыр жигит көрүнөт.
Сүйлөшөргө сөзү жок,
Дудук жигит көрүнөт,
Айланасын көрбөгөн,
Көзсүз жигит көрүнөт.
Бөппөс болуп дулдуйган
Түзсүз жигит көрүнөт.
Айланайын женеке ай,
Армандуу болдум бир далай.
Акмактарга туш келсем
Өмүрүм өтөр жыргабай.
Азамат болсо алганым
Армансыз өмүр жыргал ай.
Акмакка мени берем деп
Атамдын жаман қылганы ай.
Мурду башы быйпыйып
Күйөөм жактын урганы ай.
Айланайын женеке,
Бул акмакка барганча
Муунуп әртен өлдүйн,
Уруксаат бер женеке
Тагдырдын башка салганын
Айлам барбы көрөйүн.
Эрдин киймин кийейин,
Ат жакшысын минейин.

Кыбыланы баштанып
Алыс жакка жөнөйүн.
Кор болуп жүрбөй жаманга
Жол бактысын билейин.
Жолугуп калса жакшысы
Так ошону сүйөйүн.
Тур, женеке турбачы,
Кыздын киймин чечейин.
Эр жигитче кийинил
Бастырып эрте кетейин.
Жамандарга кор болуп
Бул жерге туруп нетемин,—

деп женеси экөө акылдашып туруп, кыздын киймин чечип таштап, атты тандап минип, эр жигиттин (агасынын) кийимдерин кийип түн катып жөнөйт. Жөнөп бара жатканда женесинин кызга айтып турган жери:

Көлдүн башын сыйдырып,
Элдин баарын кыдырып,
Мыктысынан тандап ал.
Сарбагыш менен Бугунун
Мыктыларын тандагын.
Катынга кароо жан болсо
Андайларга барбагын.
Казанга кароо жан болсо
Анын колун албагын.
Жүрт алдында чекмелеп
Карап көргүн салмагын.
Айкөл болсо тукуму
Мына ошону кармагын.
Арстандын нак өзүн
Айныбастан кармагын.
Көкжалдардын тукумун
Көп ичинен тандагын.
Билимсиздик кылбагын,

Билбей кармал албагын.
Баш терисин байкагын
Жакшыларын тандагын.
Сурамчылап айылдан.
Жакшыларды билип ал.
Ат-Башы, Нарын, Жумгалга
Айланчыктап карап бар.
Балыкчыдан өткөндө
Кен Кочкорго барасын.
Сынап көргүн ошерден
Ормон хандын баласын.
Билгизбегин дайнынды
Билгизсөң кокус кызыке,
Балакетке каласын.
Ниязбектин Сегизбек,
Телегейи тегиз бек
Деп айтышат кыргызда
Андан ары жүргөндө
Так ошо Сегизбекти табасын.
Көрүп-билип аларды
Тамашага канасын.
Чечендигиң бар әле,
Кызыл тилиң сабасын.
Айлап-жылдалп кыдыргын
Айкөлдөрүн табасын.
Айдай жүзүн жаркырап,
Артык туулган баласын.
Келген-кеткен кербенден,
Аста дайның сурайын.
Артыкты таап ала көр.
Алладан тилеп турайын.
Бар болгун эми кызыке
Бактынды берсин кудайым,—

деп кызды аткарып жиберип, келин билмексен бо-
луп үйүнө барат. Қүйөө қүтө-қүтө чарчап, кызды
издең таба алышпай, эртең келер деген кыялда

жатып калышат. Кыз түн боюнча жүрүп отуруп, көлдүн башына келип, атын сатып жиберип, кемечи оруска сүйлөшүп, кеме менен Балыкчыны көздөй жөнөйт. Балыкчыга жакындал калганда кемечи оруска жалданып иштеп жүргөн сары таз жигит кемеге түшүп келе жаткан жигитти эрек әмес, кыз экендигин байкайт да, карманап алышпайтып турган жери:

Кемеге түшкөн сен жигит
Туруп турчу аярлай.
Жүргөн-турган жүрүшүн
Келе турган шамалдай.
Отурганда байкадым
Сенин жүргөн жүрүшүн
Эрек әмес аялдай.
Сырынды айтчы угайын,
Курдаш сенден сураймын.
Зарлап, куурап жүргөндө
Мага жиберген го кудайым.
Эрек әмес аялсын
Даана билип турамын.
Аял болсоң антташып
Бирге турмуш курайын,—

деп жигит, кызды колдон алышп, шаштырып киргендө кыз кемедеги башкалар билбесин деп, атайдын четке ээрчитип чыгып, айтып турган жери:

Башыма кыйын иш түшүп,
Эркектин киймин кийгемин.
Билип койдун өзүмдү,
Мен карыптык кыйын күндөмүн.
Көргөн-билген билет деп,
Кеме менен жүргөмүн.
Келберсиген кыз кезим,
Алыс калды сүйгөнүм.
Карып болуп жүргөндө
Капыстан сага жолуктум.

Баш кошуп сага жар болом,
Жок болсо сенин колуктун.
Бактысы кетет башындын,
Башкага сырын айтпагын.
Сөйкөнү берем колуна
Төрт күнгө чейин сактагын.
Төрт күндө келем үйүнө,
Күтүп алгын жатпагын.
Көлдүн башын кыдырып,
Өзүндөй жарды издегем.
Буюрган әкен өзүндү,
Кемеден сага кез келгем.
Бактым сага байланды
Бугу-Саяк көп элден.
Бактыма кече туш болуп
Улады кеме жолумду.
Бактылуу жигит әкенсин
Берейин сага колумду.
Төрт күндө келем үйүнө
Берерсин анан тоюмду.
Башкага көнүл бурбассын
Бек кармайын колунду.
Мына келди карагын,
Орустун жетти кемеси.
Сороюп турган карагай
Токтой турган немеси.
Эсимден кетпей койду го

Эл-журтумдун элеси,— деп жигит менен коштошуп, төрт күнду болжошуп, андан кара жолдун боюна келет да, почто тарткан кире менен Долонду ашып, кен Нарынды басып, Ат-Башынын башын-дагы Чоконун айлына барып, Чоконун уулу Казыны көрүп, эки-үч күн жатып, абалын көрөт да, аны жактыrbай ал жөнүндө мындай дейт:

Балыкчыдан аттанып,
Бастым жолдун онуна.

Сөйкөнү берип колуна
Зөөкурдү салдым жолуна.
Почто тарткан абышка
Салып алды жанына.
Ат-башыны беттедим.
Кайыл болуп баарына.
Чоконун уулу Казыны
Барып көрдүм айлынан.
Эки-үч күн жатып сынадым
Алыс кетпей жанынан.
Мал саак жигит көрүнөт,
Чыкпайт малдын жанынан.
Токолу бар жанында
Жакшы көргөн баарынан
Көрбөй калса бир күнү
Көрөркөзүн сагынган.
Кайра-кайра көп карайт,
Кеткиси келбей жанынан.
Конок келсе үйүнө
Жигиттерди чаптырып
Соёт элдин малынан.
Айылдагы жакшылар
Кетпейт анын жанынан.
Байкал көрүп сынадым
Чоконун уулу Казыңыз
Акылдуу экен баарынан.
Бирок айкөлдүк жагы жок экен
Издегеним бул әмес
Алыстап кеттим айлыман,—

деп бир байдан ат сатып минип алыш сегиз бектин
бирөө деп угуп Шатен Касмалыга кайрылып, анда
эки күн өрүү болуп аны сындаит:

Касмалы өзү карыптыр,
Пайгамбар жашка барыптыр.
Жинди кыял немее экен,
Абыдан пейли тарыптыр.

Карыганды эрдемсип,
Караочтын кызын алыштыр.
Ал женениз эрке экен,
Мойнуна минип алыштыр.
Сары Өзөн Чүйдөй жери бар,
Санжыргалуу эли бар.
Сайдагы суудай ташыган
Санжыргалуу кеби бар.
Касмалы батыр карыптыр
Болбосо кимден кеми бар.
Бака-шака кыйкырып
Барденкелүү сөздөрү.
Нак манаптай жашашат
Бул манаптын өздөрү.
Кээ бир жаман кыялын,
Кеп кылып элдер айтышат.
Кээ бир өткөн-кеткендөр
Кокуй кой деп качышат.
Бир баләэге калам деп,
Тескери көздөй басышат.
Бактысына кез келип,
Күлүк кара ат таптаган.
Саяпкери жарапшип,
Далай жолу байге алышп,
Ырчылар аны мактаган.
Атың чыгып байге алган
Андағы сенин мартабан.
Кез келип аны сынадым,
Карылыгы кез келип,
Кабыл кылбай турамын
Башкасын дагы сынайын

Атымдын башын бурайын,— деп Нарындын суусунан өтүп, тегеректи басып, Кара-Тоодон ашып, Сон-Көлдө жаткан Байгазы манаптын айлына барып түшөт. Байгазы Темирдин уулу Черикчинин уулу. Бостонкулдун аялы Аксайкалдын сулуулугу-

на кызыгып, алдыртан сүйлөшүп туруп, ала качып алган экен. Эки эл чырлашып, согуша турган болгондо аксакалдар ортого түшүп, үч жүз жылкы берип тынышкан экен. Качкан кыз айылды аралап жүрүп, Байгазыны сындалп айткан жери:

Субандын уулу Байгазы
Артык туулган эр экен.
Аксайкалды жактырып
Алып турган кези экен.
Байгазы баатыр келберсип
Кең Сон-Көлдү жайлаган.
Кайкалап жаткан керүүдө
Керилтип кулун байлаган.
Байгазынын ергөөдө
Тоту күш болуп шаңкайып
Аксайкал келин сайраган.
Бактысы артык Байгазы
Тотудай болгон ак келин
Колуна конуп байралган.
Айдай сулуу Аксайкал
Байгазыга түш болгон.
Башында Сайкал айтышат
Алтындай сулуу күш болгон.
Буйругу экен кудайдын
Айдай сулуу Аксайкал
Минтип Байгазыга түш болгон.
Койнунан кетип Аксайкал
Бостонкул кату мыш болгон.
Кадимки жайлоо Сон-Көлгө
Карачы элим жыш толгон
Ушундай жыргал күндердө
Аксайкал жатат керилип,
Бактылуу экен Байгазы
Күлгөндөн турат зеригип.
Алдымдагы тор кашка
Ала качат эригип.

Керилген жигит Байгазы,
Мен дагы турам берилип.
Колумду сунсам уялбай,
Кетерсин жигит теригип
Аксайкал жеңе аман бол,
Тоспоюн сенин жолунду.
Укканда кийин кабыл ал
Бердим сага колумду.
Бактылуу жашап өткүлө,
Куттукттаймын тоюнду,—

деп андан жөнөп келе жатып, Арчалуу-Суу, Кум-Белди жайлаган Сарбагыш элиндеги Ажы уулу Ногойбайды көрүп, анын айлында әки-үч күн жүрүп, ал жөнүндө ырдаганы:

Кен-Суу, Тар-Суу жайлаган,
Керилтип кулун байлаган.
Арчалуу-Суу, Кум-Белде
Булбулдун үнү сайраган.
Берекелүү жер экен,
Гүлдөрү өсүп жайнаган.
Пейили кенен эл экен
Чак түштө эти кайнаган.
Ошол элди башкарган,
Ногойбай болуш жаш экен.
Жаш да болсо Ногойбай,
Ошол элге баш экен.
Ногойбайдын алганы
Өзүндөй болгон жан экен.
Ногойбайдын нак өзүн
Катыны билген жан экен.
Өзүнчө бийлик кыла албайт,
Алыс жакка бара албайт.
Убара болбой кетейин
Өзүнчө катын алалбайт.
Букараны тейлекен

Чынында манап Ногойбай.
Жалгыз атты токундум,
Азабы катуу дүнүйө ай,
Көпчүлүгү мага жакпайт,
Жол арбыды күнүгө ай.
Баары жакпай койду деп
Барамынбы үйүмө ай.
Кесирлүү жанга ким жагат,
Тим эле койсом эмине ай.
Киши жакпай койду деп
Кетеминби үйүмө ай.
Сарбагыш эли бай экен,
Кой короого батпаган.
Күлүп-ойноп жаштары
Күлүгүн күндө таптаган.
Күлүгү чыгып байгеден
Күнөкөр болбой мактаган.
Аттары асман тиктеген
Арпасын жара тиштеген.
Орто жайллоо сереси,
Төрүндө нечен дөбесү,
Кой жайылса жарашат
Бетегелүү белеси.
Ошо жерди жайлаган
Сарбагыш эли эмесби.
Айтпай сырды эч кимге,
Аттанып кеттим бешимде.
Жер кыдырып эр издеп,
Ойноп күлөөр кезимде
Кирип бардым Кочкорго
Таң кулан өөк кезинде,—

деп Качкан кыз Кочкор айланасында жүрүп, атактуу Көбөгөн ажыныкына кайрылып, ошондо байыр алат. Көбөгөн ажы аябагандай бай, келим-кетимдүү киши экен. Ошондо Качкан кыз жигит киймин кийип кызмат кылып жүрөт. Ошентип жүргөндө

Көбөгөн ажы байбичесине «Ушул жигитти байкачы, жүргөн-турганы башкача экен, бөтөнчө жүк жыйғаны, төшөк салганы ургачыдай көрүнөт. Көлдүн башынан Каптагайдын кызы күйөөсүн жактырбай качып, эл аралап, күйөө тандап жүрөт дечу эле, ошол болуп журбесүн дейт. Көбөгөн ажынын байбичеси ичи тар маңыз киши экен, «эми ушул эркек балага көз артып калдынбы», – деп уруша кетет. Байкап турган Качкан кыз угуп калат да, кой бул жер болбайт экен деп аттанып кетет да төмөнкүдөй ырдайт:

Көбөгөн ажы карыптыр,
Көп эле жашка барыптыр.
Жаштык кези азайып,
Өргө тартып калыптыр.
Эшик-төрү жайллуу экен,
Казан-ашы майллуу экен.
Кайран эрдин багына
Жылкысы өсүп тайллуу экен.
Көп ойлонуп ой болгон
Көрөгөн көсөм киши экен.
Көп жүрдүм анын үйүндө
Байкап калды өзүмдү.
Кыз окшойт ушул бала деп,
Тиктеп калды көзүмдү.
Бөтөнчө байкач киши экен,
Сезгенсип калды изимди.
Кайра-кайра көп карап,
Текшерип калды ишимди.
Байбичеси ичи тар,
Арамза маңыз киши экен.
Энесиндей балдары
Эси-дарты мал экен.
Эл аралап журт билбейт,
Катын бакы жан экен.
Казан жакты көп карайт,

Тамак-ашын көп санайт.
Көнок келсе жер карайт,
Балдары санда жок саран жан экен.
Көбөгөндүн балдары,
Өзүндөй болбой калыптыр.
Эми башка болбойт ко
Кайран эр болсо карыптыр,
Жашы өтүп калыптыр,
Байгамбар жашка барыптыр.
Эми тор кашканы токунуп,
Ондоочу жолго салайын.
Ат-Башы, Нарын аймагын
Түгөлү менен кыдырдым.
Ниязбектин төрт бегин
Сырын тартып сыйырдым.
Бир топ жерди кыдырдым
Сырдын баарын сыйырдым.
Эми чон тынайга барайын
Кудай өзү колдосун
Кеминди көздөй салайын.
Кудай берсе тилекти
Ачылаар бир күн таалайым,—

деп Кеминди көздөй кетип бара жатып, Кеминдин бозогосундагы бир абышка-кемпирдикинде туруп калат. Ошол кезде Каптагайдын кызы качыптыр деген сөз әлге угулуп калган эле. Абышка-кемпирдин үйүндө бир чоочун сулуу жигит пайда болду деген сөздү Шабдандын уулу Мөкүш угуп, жигиттерин ээрчитип абышка кемпирдин үйүнө түшөт да, жигитти чакырып, жанына отуруп, башындағы калпакты ала коет. Кыз экени билинет. Мөкүш алып барып той берип, нике кыйдырып алат. Ал жөнүндө ырчы кыз минтип ырдаган:

Чон Кеминди жердеген
Тынайлардын өзү экен.

Аркы атасын сурасан
Айкөлдүн анық өзү экен.
Ашыкча айтаар жери жок,
Атакенин көзү экен.
Сарбагыштын тукуму
Тынай экен уругу.
Кечеки өткөн чоң Шабдан
Бүт кыргыздын улугу.
Буйругу экен кудайдын
Чоң тынайдын тукуму
Мөкүшкө никем буюрду.
Кадыры өтүп алышка
Жети атты катар байлаган.
Кадыры өтүп кыргызга
Каршылашкан душманды
Катары менен айдаган.
Эшигинде ырчылар
Күнү-түнү сайраган.
Алышам деген душманды
Амалын таап жайлаган.
Жети атасы бек өткөн
Бектерге келип кабылдым.
Төрт атасы хан болгон
Хандарга келип кабылдым.
Арты болсун кайырлуу
Бактыма Мөкүш кабылдын.
Айланайын ата-энем
Эми сени сагындым.
Кечиргиле кызынды,
Тагдыры ушул кудайдын
Чоң тынайга кабылдым.





ГУЛГААКЫ



«А-ЕАЛАЕУ» – ТІЙІ АНО АЕАІ А ЙІ ЕЕАЕУЕ НАЕО

Элдик оозеки чыгармачылықтын кайсы гана түрүн албайлы аларда ошол элдин басып өткөн жолу, тарыхы, саясий-социалдық көз карашы чагылдырылган. Фольклордук чыгармалардын ичинен айрықча эпикалық жанрды турмуш күзгүсү, көркөм энциклопедия катары кароого болот.

Кыргыздын бай эпикалық чыгармаларынын ичинде элдик поэмалар да өзгөчө орунда турат. Элдик поэмалардын бардық түрлөрү тематикалық, сюжеттик, образдық жактан ар түрдүүчө келип, адам мамилелерин, он менен терсти, жакшы менен жаманды чагылдырган көркөм дөөлөт болуп әсептөлөт. Ошондой поэмалардын бири – «Гүлгаакы» поэмасы. Бул поэма кыргыздар арасында кара сез менен жана ыр түрүндө кенири айтылат. Мисалы Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борборунун кол жазмалар фондусунда «Гүлгаакы»¹, «Шаамашрап дубана Күлгаакы кызды алганы»², «Дубана Машрап»³, «Гүлгаакы»⁴, «Шаамашрап – Гүлгаакы»^{5*}

¹ ЕОЕАІ ÚÍ 1 аі аңбааі óó аеаі à êºðêºі i аääаі èýððùí óéööððöé аіðаі ðоіі óі еї е аеаі аеаð ðі аðнó. (1 ÚÍ ааі аðн Еі а. 111 аðе ааі à êºðñºðjëºð). Еі а. ¹ 521.

² Еі а. ¹ 71 (265).

³ Еі а. ¹ 720.

⁴ Еі а. ¹ 677.

⁵ Еі а. ¹ 462.

деген кол жазмалары бар. Булардын ичинен дастандык деңгээлге көтөрүлүп жана толук айтылган вариант Орузбай Урмамбетов айткан «Гүлгаакы» (Инв. № 521). Калгандары кыскача гана айтылып, окуянын башатынан кабар берет.

«Гүлгаакы» поэмасынын эл арасында айтылган алгачкы башатынын окуясы кыска, уламыш катары айтылат. Гүлгаакыга ашык болгон Шаамашрап дубананын ак уруп, кызга кайрылуусу, мусулман дининин актыгын түпкүлүктүүлүгүн жайылтуу сыйктуу окуялар түзөт.

Шаамашрап тарыхый инсан. Өзбек элиниң талантуу классик-акыны Бабархим Машраб 1657-жылы¹ (1640-жылы)² Андижанда төрөлгөн. Бала чагы Анди-жан менен Наманганда өткөн. Анын өмүр жолунун алгачкы этабы туурасында мындай маалыматтар менен таанышшууга болот: «Существующие предания рассказывают о том, что он был очень талантливым человеком и в совершенстве овладел науками своего времени. Вместе с тем стремление Машраба к вольнодумству приводило к столкновению с ишанами и муллами. Вначале Машраб учился в Намангане у ишана Мулла Бозор Охунда и прислуживал ему. Затем Мулла Охунд передает его самому влиятельному ишану Кашгара Офок Ходжа. Около семи лет прислуживал ему Машраб. Пребывание у ишана закончилось трагически для поэта: узнав о его любви к одной из своих невольниц,

* *ÆÜëäÜç÷à êî ßœäàí 462* èí áâí òàðäääû êî ë æàçì à Ö. l. íë-äí óí áàðèäí ðû, Ü. Äáäðàöì àí íâ «Æí èé íêóýëäð» áâäåí àò í áí áí áèð ñí ëí áâí òàðäääû í àòäðèäæäðäç áèð í í áðää ñí ñí áí áí .

¹ Ñí áàðñèéé ýí öèéëí áäè=äñèéé ñéí áäðü. – l., 1987, n. 776; Äaaäðäöèí l. àøðäá. Èçáðäí í íâ. Öaøéäí ö. 1959. n. 5.

² l. àøðäá. Èçáðäí í íâ. – Öaøéäí ö. Èçä-äí ÖÈ ÈÍ Öçäàéèñöä à. 1980. n. 3-6.

ишан жестоко наказал Машраба. С этого времени начинается скитальческая жизнь поэта¹. Ошол күндейн баштап акын Орто Азия менен Жакынкы Чыгышты жөө аралап чыгат (Өз керт башын эркин алышп, дербиш атка конуп, эл аралап жүрүп өмүр сүргөн илим, адабият, искусствонун адамдары жеңүндө маалыматтар көп эмеспи).

Бабарахим Машрабдын буга чейин жарыяланып жүргөн чыгармалары негизинен «Диван Машраб» деген XIX кылымда жыйналган кол жазмадан жана литографиялык жол менен басылып чыккан китеппен алышып жүрөт. Бардык суфисттик акындар сыяктуу эле Машрабдын ырлары да элдин мун кайгысын, үмүт тилегин чагылдырган жана түбөлүк тема болгон сүйүү лирикасына арналган. Анын коомдук-философиялык мазмундагы ырлары да езгөчө орунда турат.

Я видел тех, чей дух и тело зажаты гнетом, как
в тиски,
Я видел скорбных тех, чье сердце разбито болью
на куски,
Я видел тех, что днем и ночью в плену
безвыходной тоски.²

Бабарахим Машрабдын өзбек лирикасынын өсүшүндөгү ролу чоң. Ал өзбек гана эмес, тажик, казак, уйгур, татарлардын арасында да белгилүү. Анын поэзиясы – Чыгыштын улуу акындары – Алишер Навои, Хафиз Ширази, Абдурахман Жами, Жалалидин Руминин чыгармаларынан таасир алышп, элдик оозеки чыгармачылыктан сугарылган улуу поэзия.

¹ Ааááðäöèí । àøðäá. Èçáðäí í îå. Öàéèöì àöî á Ä. Ааááðäöèí । àøðäá. – Öàøéäí ö. 1959. №. 5.

² Ааááðäöèí । àøðäá. Èçáðäí í îå. Öàøéäí ö. 1959. №. 8.

Бабарахим Машрабдын чыгармачылыгын изилдөөчү, жыйиноочу окумуштуу А. Хайитметов акындын поэзиясы туурасында «Его перу принадлежит много газелей, ряд удивительных мустазадов. Мухаммасы и мусаддасы Машраба являются образцами поэтического творчества. Стихотворения Машраба отличаются совершенством художественной отделки, смелостью и оригинальностью мысли, музыкальностью. Многие газели и мустазады, мухаммасы и мусаддасы стали народными песнями»¹ – дейт. Машрабдын өлүмү жөнүндө бардык тарыхый булактарда окшош версиялар айтылат. 1711-жылы мусулман дининин өкүлдөрү тарабынан сунуш кылышынан, Балхтын башкаруучусу (правитель), Аштарханиддер династиясынын түкүмү Махмуд Катаган өлүм жазасына буйрук кылат. Аны дарга асып өлтүрүшет.

Тарыхый маалыматтар боюнча Бабарахим мусулман динин өтө колдогон эмес. Анын Мекеге баргандыгы жөнүндө маалымат жок. Бийлик ээлери дин кызматкерлери менен социалдык көз карашы туура келбegen. Ал өлгөндөн кийин акындын чыгармаларынын түп нускалары жок кылышынган. Бирок эл Машрабды жакшы көргөн. Анын ырларын жатка билген адамдар кагазга түшүрүп, нускаларын көбөйтүп, эл арасына жашыруун таратышкан. Акындын өмүрү жөнүндөгү чындык легендага айланып, элден-элге көчүп унутулбай сакталып калган. Мурда эл, жер кыдырып жүргөн кишини кандай экенине карабай эле «дубана» деп коюшкан. «Машрап дубана» деген да анын дербиштик жашоо образынан калган аңыз ат.

Ал эми мына ушул тарыхый инсандын фольклордук чыгармадан орун алышына анын өмүр жолу

¹ Адабадаа 1 атт. Есабада 11. Оадаа 1959. №. 9.

туурасындағы толгон-токазын уламыш, легенда, аныз-ангемелер себеп болгон. Акын кыргыздар арасында болуп, кыргыз жеринде жүрүшү да ыктымал. Қандай болгон күндө да кыргыздын жерин жердеген калмак кызы Гүлгаакы менен Шаамашрап дубананын окуясы кызыгууну туудурат.

Тоголок Молдонун «Шаамашрап дубана Гүлгаакы кызды алганы»¹ деген «айтыш ыр» деп атаган 29 бет араб арибиндеги кол жазмасы бар. Мында калмактын Контаажы деген канынын ашкан сулуу Гүлгаакы деген кызын Шаамашрап дубана жактырып калып, кызды өзүнө үйрөтүү учун жети жылы Контаажынын төөсүн кайтарат. Бир күнү Гүлгаакы кырк нөкөру менен сейилдеп жүргөндө Шаамашрап кызга жолугуп, аны сүйүп жүргөнүн, мусулман дининин актыгын айтат.

Экөөнүн диалогу алым-сабак айтыш өндөнүп, суроо жооп иретинде түзүлгөн.

Жалгыз алла болбосо,
Жаның кайдан жаралар.
Жаның кирип, үй кылган,
Тенин* кайдан жаралар,—

деп кыз мусулман динине кирип, Шаамашрапка жубай болот.

Жети жылдык зарындан,
Жеткирди сага кудайым.
Шариаттан үйрөткүн,
Шаамашрап жубайым,—

деп окуя аяктайт. Тоголок Молдо эпикалық салттуулукту пайдаланып, көркөм чыгарманын схемасында иштеген. Поэтикалық түзүлүшү да дурус чыккан. Тоголок Молдо акындык чыгармачылыгына

¹ Еіл а. 1 71 (265).

* Оәлі ең – әәлі әң.

жараша окуяны кенитип, көркөмдөп, ойдун жүрүшүн ырааттуу берген.

Ыбырай Бейшекеев айткан «Гүлгаакы»¹ деген нуска 6 бет кол жазмадан турат. Мында да Шаамашрап олуя дубана кейпин кийип, жактырып калган Гүлгаакыны издең келип, Контаажыга төө кайтарат. Гүлгаакыны сөзгө келтирип, мусулман дини, тозок, бейиш жөнүндө айтат.

Келме билип, динге кир,
Динге кирер бекенсин,
Ар мураска жетерсин.
Кирбес болсоң диниме,
Тозоку бolor бекенсин.
Падыша кызы Гүлгаакы,
Пейил курган экенсин.
Кырк кыз менен үлкөн тоого,
Сейил курган экенсин.

Гүлгаакы мусулман динин кабыл алат. Шаамашрап жарылган таманын май менен каарычу экен. Ошол майды кыздын «денесине» баса койсо боюна болуп калат. Шаамашрап кызга «экөөбүз о дүйнөдөн кезигебиз. Сен уул төрөйсүн» – деп кайып болуп кетет. Гүлгаакы эркек төрөйт. Ушундай кыскача гана эпизод алым-сабак ыр түрүндө айтылат.

Касымбек Сейдакматов 1983-жылы март айында жыйнап тапшырган кол жазмалардын ичинде «Дубана Машрап»² деген кара сөз менен жазылган кол жазма бар. Жыйиноочу муну «болумуш» деп атаптыр. (Айтуучусу белгисиз.) Мерке, Луговой менен Кыргызстандын чектеш жеринде Кара-Кыштак деген жер бар. Ошол жерди бийлеп турган Контаажы деген калмак каны болгон. Эки, үч жыл удаа элде жут болуп, мал кырылат. Контаажы «кимде

¹ Ѓі а. ¹ 677 ¹ 2 ääř öäö.

² Ѓі а. ¹ 720.

ким малымды аман асырап берсе, кызымды жана жарым хандыгымды берем» деп жар салат. Дубана Машрап мен кайтарып берем деп убадасын бериш, карышкырга койду, аюуга уйду, жолборско жылкыны, илбирске эчкини кайтартып коюп, өзү болсо жылан аяк, жылан баш дубаналык кылып, эл кыздырып кетет. Бир жыл өткөндөн кийин Контаажы малын эсептеп, эки эсे көбөйгөнүн көрөт.

Мында айтуучу жырткычтарга – мал кайтартып, жомоктук, апартмалуу окуяларды кошуп жиберген. Андан ары убада боюнча Гүлгаакыны Дубанага берет. Дубана Машрап таманынын туурулган жерлерине эчкинин майын ысытып басып, каарып отурса Гүлгаакы чечинип мандайына келет. Дубана май менен кыздын «денесине» басып койсо, боюна бала бүтөт. Энесинин ичинде алты айлык болгондо «ата», жети айлык болгондо «ата, нан жейм» дейт, «Курсакта жатып «нан жейм» деген балага нан таап берем деп кудайга күнөөкөр болот турбаймбы, андан көрө качып кутулайын» дейт. Жол жүрүп отуруп дубана кейпи менен колу буту кир, жүдөгөн бойдон бир хандын үйүнө кирет. Хан жигиттерин чакыртып, башын кестирет. Дубана Машрап жерде жаткан башын колтуктап, Мекени көздөй кетет экен.

Журналист Чотбай Нармырзаев 1996-жылы «Шаа-мashiриб баяны»¹ деген поэма жазган. Поэма Фергана өрөөнүндө өмүр сүргөн олужа Шаамашрап менен Гүлгаакы туурасында. Шаамашрап Намангандык тарыхый инсан катары мүнөздөлүп, ошондой эле тарыхта өмүр сүргөн белгилүү инсан, Аппак кожонун шакирти деп берилет.

¹ / ədɪ ūdçāāā x. «Øääi aøèdèä áäýí Ü» 1996-æünëÜ æäçüé-ääi . 208 éöi éäö Üð. Ý÷ æäddää æäðñé è°ðäöí ýì åñ. (Æäéä-Åäää i áéäñòÜ, xäöéäé ðäéí i ö, Éäi Üø-Éüy àéñëÜ).

Чыгарма Шаамашраптын төрөлүшүнөн башталац, ал энесинин ичинде кезинде эле жаман, жакшыны түшүнгөн олужа сымал бала экени баяндалат. Бала төрөлүп, акыл эстүү болуп чоңоюп, Наманган шаарында медреседен окуйт. Билимин андан ары өркүндөтүү үчүн Кашкарга барат. Ал жерден сураштырып отуруп, Аппак кожо олужаыны табат. Анын алдында көп жылдар окуп, билим алат. Аппак кожонун тапшырмасы боюнча Мекеге барып келет. «Олужа Шаамашрап» деген титулга ээ болот. Поэмадагы «Аппак кожонун Шаамашрапты Контаажыга жөнөтүшүү» деген темада «Талас өрөөнүндө жашаган Контаажы байдын кызы, акыл эстүү Гүлгаакынын никеси сага буюрган. Барып кызды, атасын мусулман динине киргизип, үйлөн», – деп жөнөтөт. Шаамашрап Таласка келет. Контаажынын малын багып, Гүлгаакы менен таанышып, акыры үйлөнөт. Экөөнүн ажылыкка Мекеге кетиши менен окуя аякталат.

Поэма жазма адабияттын стилинде жазылган. Фольклордук салттуулук көп сакталбайт. «Март айында Дарак бурдөгөн», «ак пахта күздө чубаган», «кулпунуп дыйкан зайыбы», «кармады китең жашынан» деген азыркы күндөгү әлдин турмушун сүрөттөгөн саптар да орун алган.

Жогоруда айтылган Аппак кожо (Офок Ходжа) чындыгында да тарыхта жашаган адам. Ал Бабарахим Машраб менен замандаш. «Аппак кожо (өз аты Хидаят-тола) 1681–1694-жылдардын аралыгында Кашкарды башкаруучу (аким) болуп турган»¹. Демек, автор Ч. Нармырзаев Бабарахим Машрабдын өмүр жолун жакшы билет. Биринчицен, журналист болгондуктан, әкинчицен, түштүктө жашап өзбек-

¹ Эөдің ай ааे. Нәрэөдәаае. «Үе аәәәеүйдү» нәдөүйдүі үі 5-өйн о. А. Эәааәей аа, Ӯ. Аөй аай а. «Эөдің ай аае үі 1991 оңай ааәәәәдү әәә а өңүәә әәә». – А., 1998, 9-аао. Эәдәғүс: Җиөтә Ӯ. А. Эөдәәе ө Айнөдің үі үе Өөдөәәнәаі 1991.., 150.

тер менен тыгыз байланышта жүргөндүктөн акын жөнүндөгү тарыхый маалыматтар менен тааныш. Ошол себептен поэмада тарыхый фактылар туура чагылдырылган.

Келтирилген кол жазмаларда орун алган туруктуу, окшош окуя – Шаамашраптын Гүлгаакыны сүйүп, Контаажыга койчу болуп, кызды өз динине киргизип, үйлөнүшү. Айырмачылыгы: К. Сейдакматов жыйнаган уламыш менен Ы. Бейшкеевден жазылган нускада майды Гүлгаакынын «днесине» басып койсо боюна бала бутүп калат. Ч. Нармыраев менен К. Сейдакматовдо Мекеге кетет. Ы.Бейшкеевде кайып болуп, Т. Молдодо биргэ жашап калат. Бул поэма, аныз – ангеме, уламыштарда бир канча катмарланган окуялардын, мотивдердин изи жатат. Мисалы, биринчиден амazonка тибиндеги Гүлгаакы жана анын кырк кызы эркектерден бөлөк жашап өзүнчө ууга чыгышат, согуштук курал-жаркыларды колдонууну жакшы билишет.

Амazonкалар жөнүндөгү легенда жалан гана античный дүйнөгө мүнөздүү болгон деген традициялуу ойдун рамкасынан чыгып, жер шарындагы элдердин бардыгында кездешүүчү уламыш, аныз-ангеме, көркөм адабият, фольклордук чыгармалардын башка жанрларында амazonкалар туурасындагы сюжеттер, образдар, белгилер кездешерин окумуштуулар илимий жана фактылык материалдардын негизинде далилдешкен. Тарыхчы – этнограф окумуштуу М. О. Косвен өзүнүн «Амazonка» деген көлөмдүү макаласында саякатчы, тарыхчы, этнограф, археолог, фольклорист окумуштуулардын материалдарынын, тезистеринин негизинде амazonкалар туурасында илимий көз караштагы такталган концепциясын берген¹.

¹ Ернәәлі / . 1. Аң асірі ее / Ні ааօнөаү ўойі 1аðаðөү. – 1., Е. 1947, 1 2, 3.

Амазонкалар¹ античный жарым адабият, жарым фольклордук чыгармалардан баштап, биздин әрада чех, кавказ, америка, абиссин, түрк жана иран тилдүү чыгыш элдеринин көркөм сөз өнөрүндө кенири жолугат, б.а. образ катары калыптанган.

В. Г. Короленко, В. В. Бартольд, Л. Клинович, А. Боровков сыйктуу орус окумуштуулары, жазуучулары, саякатчылары Орто Азия жана Казакстан дагы түрк тилдүү элдердин элдик оозеки чыгармалары менен таанышып отуруп «длительная борьба против нападений джунгаро-калмыцких ханов вытеснила из памяти народа многие другие важные факты их истории»² деп негизинен бир түрдүү жыйынтыкка келишет. Чындыгында да, кайсы гана эпикалык чыгарманы албайлы сюжеттик өзөгүнө көптөгөн катмарланган архаикалык окуялар, мотивдер, образдар синирилген. Ошого карабай калмактар менен согуш негизги, басымдуу окуяны ээлеп, калгандары экинчи планда же көмүскөдө калган.

Гүлгаакы менен Шаамашрап (Бабарахим Машраб) жөнүндөгү уламыш, аңыз-ангемелерде кезиккен айрым көөнө мотивдер, эпизоддор жөнүндө айтпай коюуга болбойт. Анткени булар чыгарманын башатына көз салууга көмөк берет. Анализге алып жаткан кол жазмалардагы архаикалык мотив

¹ 1 Ҙóóðooí óéooí 1 éoí óóðooñó, àéúí Áàñèééé Éèðèééé áè÷ 1 ðääüyéé áññééé (1703–1769) «Áì àçí 1 éa – áðá÷áññéí á èñéàæáí èá ñéàäýí ñéí 1 ñéí áà 1 óæáí û, ò. å. «í óæññóåáí í ûå æáí ùéí û éæé 1 1 é 1 é è ñàí è ñåáý è áðóåéá áðñí äñü èò 1 áçñåàéè» – ááí àí àçí 1 éææäðåúí èò áðäéåðéí , æäøí 1 i àçñéééé áðäáí ñòýö. 1. 1 i áðäáí ñòåå ñéàäýí ñéí 1 ýçñééá i áðäá ñååñí í è÷áññéí . Ñí ÷. Ö. III. Ñí á.. 1849. Éäðàçüç: Éññåáí 1 . 1 . Áì àçí 1 ée. Ñí á. ýóí 1 áðàöéý. – 1 . É. 1947., 1 2, 3.

² Ééèí 1âè÷ E. Éç èñòí ðèè èéòåðàòóð Ñí áåòñéí áí Áí ñòí éa. – 1 .., 1959, n. 228.

бул – **укмуштуу (сыйкырдуу) бойго бүтүү**. Қайыптан (никесиз) бойго бүтүү же болбосо илимде «партеногенезис» деген термин менен аталган мотив көөнө доорго тиешелүү.

Бул мотив дүйнө жүзүндөгү әлдердин әлдик оозеки чыгармаларында кенири кездешет. Қайыптан бойго бүтүү мотивин окумуштуулар өздөрүнүн әмгектеринде¹ кенири изилдешип, пайда болгон доорун, көптөгөн түрлөрүн, өнүгүү эволюциясын кайсы әлде әмнеден же кимден бойго бүтөрүн кенири изилдөөгө алышкан. Укмуштуу бойго бүтүү мотивин негизинен бардыгы матриархат доорунда жараган мотив катары таанышат. Академик А.Н.Веселовский «Общее, развившееся в пору матриархата, верование в партеногенезис приурочивается позднее к рождению героя: он рожден сверхественным путем, сравнение с отцом принизило бы его»² – деп туура белгилеген. Кытай, Япония, Индия, Норвегия жана Чукоткада сакталган эски хроникаларда, источниктерде, легендаларда амазонкалар сууга түшкөндөн, шамалга боюн тоскондон же суудан ичип боюнда болот³.

Сыйкырдуу бойго бүтүү көбүнчө амазонкаларда болот. Амазонкалар әркектерди жанына жолотпой, өзүнчө жашагандан улам әркектерсиз эле балалуу болсо болот деген ойдан чыгарылган мотив болуш керек. Улам мезгил өткөн сайын өзгөрүүгө учурап,

¹ Айырмаштыруу А. І. Еңбіл дө-аңнәяү і үйөеа. Е., 1940; І. Өттүр А. В. І. өдә -аңнәйіл айырмаштыруу А. І. Еңбіл дө-аңнәяү і үйөеа. Е., 1976; Айырмаштыруу А. І. Еңбіл дө-аңнәяү і үйөеа. Е., 1960; Еңбіл дө-аңнәяү і үйөеа. Е., 1957; Надүр аңнәяү А. І. Айырмаштыруу А. І. Еңбіл дө-аңнәяү і үйөеа. Е., 1987.

² Айырмаштыруу А. І. Еңбіл дө-аңнәяү і үйөеа. 1 е., 1940., 538-а.

³ Еңбіл дө-аңнәяү А. І. Айырмаштыруу А. І. Еңбіл дө-аңнәяү і үйөеа. Е., 1947., 1 – 2, 3.

чыгарманын кандай шартта жааралышына, сюжеттин өнүгүшүнө, элдин жашоо образына жараша модернизацияланган. Кайыптан (никесиз) бойго бүтүү алгачкы доорлордо кадырлесе көрүнүш катары ка-был алынса, коомдун өнүгүшүнүн, ан сезимдин өсүшүнүн натыйжасында ал кереметтүү, укмуштуу деп саналып, турмушта болбой турган жагдай катары сындалган. Демек, байыркы замандагы матриархат доорундагы тотемизмди карманган адамдардын бул ишеними карапайым мифтерде, аныз-ангемелерде, жөө жомоктордо кейипкерлердин укмуштуу бойго бутүшү, өзгөчөлөнүп төрөлүшү туурасындагы мотивди жараткан. Бара-бара элдин сүйүктүү каарманынын айланасында түрдүү апыртмалуу, сыйкырдуу өзгөчөлүктөр, кереметтүү окуялар, топтолуп, фольклордо эпикалык жанрда идеализацияланган образдар өмүр сүрүп келген.

Ушундай эле көрүнүш түрк-монгол элдеринин эпикалык чыгармаларында, жомокторунда кенири кездешүүчү мотив болуу менен сюжеттеги негизги эпизоддорду түзөт. Ошондой эле түрк элдеринин уламыштарында, легендаларында да (уруулардын келип чыгышында: кыргыздын чыгышында кырк кыз суудагы көбүктүү ичип боюна болгон) көп жолугат. Эпикалык чыгармаларда жеген алмадан же башка мөмө жемиштен, жолборстун жүрөгүнөн, күндүн нурунан, булактын суусунан, кудайдын ыраймы менен, мусулман ыйыктарынын (олуя, кызыр, шайык) батасынан бойго бүтүп төрөлгөн каармандар арбын кезигет. Мындай бойго бүтүүнүн өнүгүү, өрчүү стадиясы, эволюциясы да түрдүү катмарларга бөлүнөт.

Шаамашрап таманын каарыган майдан Гүлгаакынын боюна болушу бекеринен эмес. Мал чарба, аңчылык менен алектенген көчмөн эл малдын ич майын, куйругун түрдүү дарттарга дары катары көп

колдонгон. Ошондой эле жаныбарлардын тотемдик ролуна жарапша да пайда болгон болуу керек.

Никесиз бойго бүтүү менен бирге амазонкалык жашоо образынын айрым элементтери Гүлгаакы туурасындаагы поэмалың баштында аныз-ангемек катары сакталып калган.

Экинчи бир көөнө мотив – өзүнүң кесилген башын көтөрүп жүрүү мотиви. Бул мотив жогоруда мисалга алган кол жазмалардын ичинен жалгыз гана Касымбек Сейдакматов жыйнаган уламышта кезигет (Инв. № 720).

Мында Машрап самтыраган дубана кейпи, кир колу-буту менен ак уруп, хандын үйүнө уруксатсыз кирип баргандыгы учун башы кесилет. Жерде жаткан башын колтугуна кысып Мекени көздөй жөнөп кетет.

Кесилген башын колуна алып, бир топко чейин елбөй, кыймылдоо, басуу, ойлонуу, сүйлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон ыйыктардын (святые) образынын түпкү башшаты өтө көөнө доордон башталат. Бул мотив ислам, христиан диндери жараганга чейин эле болгон. Байыркы өлтүрүлгөн жана кайра тирилген кудайлар жөнүндөгү античный мифтер менен генетикалык байланышы бар экенин далилдеп келип, окумуштуу В. Н. Басилов ал мифтер менен каралып жаткан мотив гана эмес, ыйыктар жөнүндөгү легенда, уламыштар, аныз-аңгемелер да сюжеттик түзүлүшү боюнча окшош, байланыштуу экенин айткан¹. Адам кайра тирилсе болот деген примитивдик ишенимдердин, тотемдик түшүнүктөрдүн негизинде бул ыйыктардын культу пайда болуп, эл-

¹ *Āāñééñâ Ä. I.* «Ñéååú êóéüöå óí èðäþþùåáí è áí ñéðåñáþþùåáí íí æáñöåå è ðöðñóéåí ñéí é è í óñóéüí áí ñéí é áæéí éí áæé». Êéóäí òå: Óí éúééí ð è èñöí ðè=áñéäý ýóí íáðåöéý. – I., I áóéå, 1983, 118–151-6.

дин аң сезиминде, ишениминде калыптана баштайт. Ошентип ыйыктарга сыйынуу, аларды ыйык тутуу парзы пайда болуп, христиан, ислам диндери жа-ралган доорго келип жеткен. Ушул диний агымдардын мезгилинде өзгөчө өнүгүп, аябагандай чон аймакка – Европа жана Азияда жашаган млдердин (англ ис, немец, голланд, француз, индия, орус жана мусулман әлдеринде) арасына кенири таралат. Өзүнүн кесилген башын көтөрүп жүрүү мотиви архай-калык белгилери аркылуу бири-бири менен генети-калык окшош сюжеттерден орун алган. Айрыкча, орто кылымдагы саясий, тарыхый окуялар ыйыктардын өлүмү аркылуу «ишеним үчүн күрөш» де-ген идеянын жаралышына түрткү болгон. Йыйыктардын (азиздердин) өмүр баянына, жасаган иштери-не, олүмүнө байланыштуу сюжеттер – көчмө сюжет эмес. Ар бир легенда, уламыш, аныз ошол жерги-ликтүү әлдин өзүндө жаралып, динге ишенген әл-дердеги жалпы көрүнүш катары сакталган.

Ислам, христиан диндери өзүнүн көп кылымдык тарыхында бир тарыхый-маданий чөйрөдө пайда болуп, өз ара байланышта, жакындыкта өмүр сургөн. Ошондуктан кайсы диндин өкүлү болбосун, ыйыктардын культунда окшош образ, мотив, сю-жеттердин жолугушу эч кимди таң калтыrbайт. Өзүнүн кесилген башын көтөрүп жүрүү мотиви сик-хизмде да кезигерин айта кетүү абзел. Айрыкча орус легендаларында, уламыштарында, ангемелеринде кенири тараган. Ал эми ислам дининин өкүлдөрү, тарыхый инсандар: Гази-Мансур-Султан (татар), Са-маркандык Куссам ибн Абас (өзбек, лакап аты Шахи-Зинда – Живой Царь), Хорезмдик азиз шейх Нажим ад-дин Кубра (суфий ордени Кубравияны негиздөөчү), Шир-Кевир – ата (туркмен), Шамси-дин Тебриз (турк) жана акын Дивана-и Машраб туу-

расынданы легенда, уламыштарда¹ аталган мусулман ыйыктарынын баштары ар түрдүү жагдайда, ар кандай жазыксыз күнөөлөрү үчүн кесилет. Бардыгында ыйыктар кесилген баштарын көтөрүп алыш, акыркы тилемтерин аткарууга ұлгүрүшкөн. Баштары кесилгендер оң қаар-мандар. Мейли батыш, мейли чыгыш легендалары болсун ыйыктар ак жеринен жазага тартылғаны баса белгиленип, ошондуктан өлбөй кыйналып, азап чегип, жабыркаган ыйыктар (страдающие божество) катары о дүйнөгө кеткени айтылат. Демек ишпенген нерсеси үчүн (әгер бул дүйнөдө кыйналсан, тиги дүйнөдө бейишке чыгасын). Чыныгы жашоо о дүйнөдө деген ишеним өкүм сүргөн, азап тартуу, жабыркоо идеясы акырындап отуруп христиан, ислам, сикх агиологиясынан кенири орун алган.

Түрк әлдеринде мусулман динине чейин әле шамандык жана әлдик ишенимдердин башка формалары (түрдүү ритуалдар) суфизмге катуу таасир эткен. Суфизм болсо суфисттик ыйыктардын (шайх, шайык, олуя) культунун мусулман дининде жаралышына жана калыптанышына шарт түзгөн. Жогоруда аты аталган мусулман ыйыктарынын бардыгы суфисттер болгон Суфист акын Шаамашраптын (Бабарахим Машраб) өлүмү туурасындан аныз ангемелердин, легендалардын сюjetи негизинен окшош: Ша-Машраб бир жолу Балхтын падышасы Махмуд-хан берген палоону жебей «мен эмес менин итим дагы сен берген даамды жебейт» – дейт

¹ Нұрдағаға 1. А. Еңең а Оқағағаға 0: Еңең. Ағ Оқағағаға 1960; Ні аңдағаға 1. Ә. Әдемек 1969; Ні аңдағаға 1. 1 .. 1 аңдағаға 1969; Ағдағағаға 1. 1 .. 1 аңдағаға 1969; 1 аңдағаға 1. 1 .. 1 аңдағаға 1965; 1 аңдағаға 1. 1 .. 1 аңдағаға 1980; Ағдағағаға 1. 1 .. 1 аңдағаға 1970; Ағдағағаға 1. 1 .. 1 аңдағаға 1975.

да падышанын тактысынын алдына даарат ушат. Бул кылганын «падыша өз кол алдындагы әлге кандай мамиле кылса, мен тақ ошого жооп бердим» – дейт. Махмуд-хан Машрабды соттоо жөнүндө буйрук берет. Машраб «мен өлгөндөн үч күндөн кийин падыша да өлөт» дейт. (Ша-Машраб олуя, көзү ачык киши болгон.) Дарга астына алыш барышат. Ал баш кесерге өзүнүн устatty, акылчысы Сахиб-Кыран Кожо берген бычак менен гана өлтүрүүнү буйрук кылышп, чапанынын ичине катып жүргөн бычагын берет. Өзү барышп жипке мойнун салат. Баш кесер келип Хазирети Ша-Машрабдын кекиртеги-не бычак урат. Машрабдын өлгөнүн угуп, Махмуд хан катуу нааразы болот. Себеби тамашалап эле өлтүргүлө деген экен. Ал буйрук берип жатышп көзүн кысканын кол алдындагылар этибарга албай калышат. Үч күндөн кийин падыша өлөт. Балхтын жашоочулары аза кайгысына батышат.

Машраб өлгөндөн жети күндөн кийин шаарга тогуз дербиш-каландарлар келишет. Ша-Машраб өлдү деген кабарды угуп, дербиш-каландарлар ачууланышып: «Эмне үчүн калп айтасынар. Биз Ша-Машрабды Герат чөлүндө кепинин көтөрүп, итин ээрчи-тип, Мекеге баратканын өз көзүбүз менен көрдүк» – дешет. Муну уккан Вазир Машрабдын мүрзөсүне барышп мүрзөнүн кыбыла тарабы ачылышп, ичи бош турганын көрөт.

Экинчи бир версияда дербиш-каландарлар Машраб өзүнүн кесилген башын колтуктап алышп Мекеге баратканын көрдүк деп айтышат¹. Бул версия оозеки айтылган легендаларда көп жолугуп, дайыма туруктуу айтылат.

Мына ошентип, өзүнүн кесилген башын көтөрүп жүрүү мотиви дин ыйыктарынын культунда жашоо

¹ Аңнөөїлә А. І. «Нәәәү өөбүйөдө...» 132-äåö; 1 аөддәа. Еç-аðаí 11å. Оаøéаí ö. Еçä-äî ÖЕ ÈÍ Оçáâèèñðаí à, 1980.

чөйрөсүнөн чыгып, башка көптөгөн мифологиялык сюжеттер, образдар, мотивдер сыйктуу эле фольклордук чыгармаларда жана профессионал адабиятта жашоосун улантып келе жатат.

Шаамашрап менен Гүлгаакынын окуясы Орузбай Урмамбетовдо кичинекей эпизодду түзөт. Шаамашрап Гүлгаакыга ашык болуп, көз арткандардын бири катары эле берилет. Айтуучу мына ушул кичинекей эпизодду элден уккан уламыштар менен жуурулуштуруп, баатыр кыздын образын түзүп, анын айланасына он, терс каармандарды топтолп, мазмундук-композициялык курулушу көркөм, идеялык багыты аныкталган, бүтүндөй бир чоң дастан жараткан.

Кыргыздын эпикалык чыгармаларында Кыз Сайкал, Жаңыл Мырза, Гүлгаакы, Кыз Дарыйка, Барчын, Куюлышы сыйктуу эр жүрөк, баатыр кыздардын образы орун алыш, ар түрдүү салттуу мотивдер менен жабдылып, баатыр кыздар жөнүндөгү дастандардын галереясын түзүп турат. Булардын образынан доордун татаал, оор нравасын, элдин жашоо образын, аялзатынын назик, жан дүйнөсүн, энелик, зайдын натурасын окууга болот. Демек, жогоркудай алп кыздардын «образынын келип чыгышы жана салтка айланышы өтө узакка созулган татаал процесс»¹. Бул типтеги образдар дүйнө элдеринин көпчүлүгүнүн эпикалык чыгармаларында кезигип, ал элдердин тарыхынын кээ бир баскычтарын, урунтуу окуяларын поэтикалык көркөм чагылдыруунун ыкмасы катары кызмат кылат.

«Гүлгаакы» поэмасынын сюжети өмүр баян тибиндеги эпикалык чыгармалардай баласыз атасын зарлап жүрүп балалуу болушунан баштап өрчүп отурат.

¹ А.Аәеі әеіт ааі үі «Еөүөү» ааааі һ аеаеаңү. «І аі аң» үі - өөеөөт һ ааеүңү. | ғеөаі . – А.: 1995, 359-á.

Калмактын Карпык деген канынын Бакаманжы, Контаажы деген уулдары болот. Контаажы 66 жашка келгени перзенттүү болбой жүрүп кыргыз аялы Айымдан кыздуу болот. Поэмада баласыздык мотиви боюнча алтымыш ашып жашап, бала көрбөй «куу баш» аталган Контаажынын бала суранып сыйынбаган ыйык жери калбайт. Эпикалык салт боюнча зарыгып күткөн бала дайыма өзгөчө бала болуп, баатыр, ата мурасын уланткан эл башы болот. Ушул схема боюнча кыз төрөлүп, аны ырымдап жети күнү эч кимге айтпай, көрсөтпөй, акыры сүйүнчүлөп чон той берип, ат коюу аземин өткөрөт. Сыйкырдуу карыя мин бир ооруга дары, кышы, жайы гүлдөп турган «Гаакы» деген гүл бар ошол гүл сыйктуу Гүлгаакы болсун деп ат коюп, көздөн кайым болот. Эпикалык чыгармаларда жөө жомоктордо ат коюу, көбүнчө сыйкырдуу абышка ат коюп, анан көздөн кайым болуп кетиши салттуу мотив катары орун алган.

Гүлгаакы чоноюп, суйкайган сулуу, акыл эстүү кыз болот. Бир күнү атасы

Менин көзүм барында
Эл башкарып көнүп ал,—

жашоодо жакшы менен жаман биргэ жүрөрүн, адамдардын акылы жетик, тазасы жана карамүртөзү болорун андап бил,

Күлүк ойлуу адамдын
Көбүрөөк акыл сөз сурал —

иш жүргүз деп кеп кенешин айтат. Көп өтпөй Гүлгаакынын атасы өлөт. Каныша акыл менен эл башкарал.

Жар тандоо мотиви түрк-монгол әлдеринин фольклорунда сюжет түзүүчү негизги мотивдердин бири болуп эсептелет. Айрыкча баатыр кыздарга ашык болуп, үйлөнүүгө далалат кылып келген жигиттер-

ге кыз тарабынан атайын ойлонулган шарт коюлат. Эгер жигит шартты аткарса кыз ага турмушка чыгат, аткара албаса башы алынат. Сыноо күч, акыл-эс сыйктуу эр жигитке тиешелүү баатырдыктын түрдүү ыкмалары боюнча жүргүзүлөт.

«Гүлгаакыны алам» деп жулунган калмактын зөөкүр баатыры Ажым улуктан чыр чатаксыз куттуу үчүн Гүлгаакы төмөнкүдөй шарт коёт: «Биринчиси сары-журтка сандыктай таштардан сан жылкы кирсе баткыдай кылып короо курасын. Экинчиси карагай, отун кыйып, тоодой отун жыясын. Үчүнчүсү Соң-Көлдү кечип, аркы өйүз менен берки өйүзгө кулач уруп өтөсүн:

Аткарып келсен буларды
Алтын башым сеники,— дейт.

Акылсызы, көөдөк Ажым улук эки шартты аткарып, үчүнчүсүндө көлгө чөгүп өлөт.

Ошентип калмак каны Гүлгаакы коңшу әлдер менен жылуу мамиле түзүп, соода-сатык иштерин жүргүзүп, эли менен тынчтыкта жашап турат.

Ушуга чейинки окуя поэмалын жалпы көлөмүнүн үчтөн экисин түзөт. Элдин жашоосу, Гүлгаакынын жасаган иштери мемиреген бейкут турмушта өтөт. Кылыш көтөрүлүп чабылбайт. Ал гана эмес үйлөнөм деп найза, кылыш көтөрүп келген баатырды да алдап, амал менен кутулат. Поэмада айтылгандаид Гүлгаакынын кыдырбаган эли, баспаган же-ри, окубаган китеbi, үйрөнбөгөн өнөрү калбайт. Поэма өзгөчө көркөм, лирикалык маанайда айтывлат. Ар бир эпизод кенен баяндалып, жай турмуштук, пейзаждык портреттик сүрөттөөлөр ийине же-те көркөм иштелген. Гүлгаакынын Кыз төрөсү Гүлгаакы:

Кичи пейил, жайдары,
Өскөн сулуу Гүлгаакы.

Кембагал көрсө кейиген,
Боорукер сулуу Гүлгаакы.

Суудай таза кири жок,
Тунук сулуу Гүлгаакы.

Акылы артык бул өндүү,
Аялда жок Гүлгаакы.
Кичи пейил, кен акыл,
Кайран сулуу Гүлгаакы.

деген лирикалык образы көз алдына тартылат. Поэманин сюжетинде негизинен жай турмуш сүрөттөлгөндүктөн Гүлгаакынын образы дайыма акылэстүү, боорукер, элине камкор каныша катары мүнездөлөт.

Бир кездерде калмактар кыргыздарга кызыл кыргын салып, чилдей таратып, көптөгөн жерлерин ээлеп алышкан. Жоокерчилик заман, бирде чабышып, бирде табышып, кәэде женилсе, кәэде жеңип, тынымсыз согушуп, ар кимиси өз кызыкчылыгынын аракетинде болгон.

Кыргыздын Байдуулат деген каны жалгыз уулу Гүлжигитти өз ордуна кан шайлап, көзүмдүн тирүүсүндө жер кыдырып, кыз тандап, үйлөн дейт. Гүлжигит бир кезде калмактар тартып алган жерлерди бир айласын таап кайра алууну, ошол эле учурда калмактар менен жоолашпай тынч жашоону да ойлоп жүргөн болот. Буга Гүлгаакы гана себепкер болушу керек. Гүлгаакы сулуунун данкын угуп, жактырып жүргөнүн досу Күлүстөнгө айтып, атасына әлчиликтөө жөнөтөт. Атасынын:

Кандай жан барып ала алат,
Кыздан чыккан төрөнү.
Улуту бөлөк, башка әлге,
Кызын калмак береби.

Башка әлге кыз издең барып, бөөдө өлүм болбой, қыргыздан кыз алсын дегенине болбой, Гүлжи-гит атасынын макулдугун алыш, жүз жигит менен жолго чыгат. Гүлгаакы кабарсыз жатканда жылкысына тиет. Кайгуулга чыгып, мал уурдаган «каракчынын» кабарып билүү үчүн Мисгаакыны же-нөтөт.

Гүлгаакынын вазири, жакын курбусу Мисгаакынын образы Гүлжигит менен жолуккан жерде ачылат. «Вазирдин кызы Мисгаакы» кырк кызды башкарый, машыктырып жүргөн аскер башчысы. Мисгаакы менен жигиттердин жолугушу бир топ курч берилген.

Карап турса карааны,
Көк жолборстой көрүнүп –

өзү жалгыз жигиттери менен күтүп жаткан Гүлжи-гитке келет. Мисгаакы «эки чалдын жылкысын уурдабай, анча кыйын болсоңор ордо чаппайт беленер. Мал керек болсо эки үйүр жылкыны сурап келсөнөр деле жолуккан калмак бермек». «Каракчы, ууру» дегендөй бир топ ачуу сөз айтат. Мисгаакынын уу сөзүнө чыдабай жигит башы Құлустөн: «кутурган карыган кыздар»

Коломтосу турган жер,
Қыргыздықы әкенин,
Калмак эли ойлойбу, –

деп айыбын таап айтышып, бириң-бири кордоп, ча-бышып кете жаздашат. Гүлжигит токтоолук кылып, бул жерге жакшы тилек менен келгенин, Гүлгаакыны сүйүп жүргөнүн,

Гүлгаакы издең келер деп,
Жылкысын барып тийгенин

айтып, кыздан кечирим сурайт. Айдал кеткен жылкылар түгөлү менен турганын кабарлайт. Мисгаа-

кы иштин чоо-жайын Гүлгаакыга айтып келет. Эки тарап: Гүлгаакы 40 кызы, Гүлжигит 40 жигити менен болжошкон жерден жолугушат. Баатырдык күч синашуу достук, жылуу маанайда өтөт. Гүлжигиттин эрдигине суктанып:

Кыргыз элге Гүлжигит,
Хан экениң чын экен.
Эпсиз эрдик өзүндө,
Бар экени чын экен.
Найза тийсе солк этпес,
Таш экениң чын экен.

Аlam десен баш мына,
Төгөм десен кан мына.

Сүйөм десен кыз мына,
Сүйлөшөм десен биз мына.

Жердейм десен жер мына,
Каз өрдөк сүзгөн көл мына,—

деп женилгенин билгизип, башын иет.

Калмактын Таргын деген баатыры Гүлжигиттин калмактын арасында ээн-эркин жүргөнүн, Гүлгаакынын жанынан чыкпаганын көрүп, ичи тарыйт. Гүлжигиттен жыгылып ызаланып калган Догонго келип:

Намызың жок, арың жок,
Көрөбүзбү кордукуту,
Түбү жүрүп кыргыздан,—

а көрөкчө ушунчасында Гүлжигитти жок кылбасак болбойт. Долуханга кабар кылып, кол жыйнап келип Гүлжигитти өлтүрүп, энеси кыргыз кызыталац Гүлгаакынын алдындагы тагын, башындагы багын тартып алалы. Калмактын каны сен болуп, Гүлгаакыны Долукан алыш, толгон калмак жергө-

син, байлыгы менен экөөбүз энчилеп алабыз деп тукурат. Экөө макулдашып, бузуку Таргын калмактын Долухан деген баатырына барып, «Кыргызга кор болуп, баш көтөрбөй калдык. Гүлжигитти өлтүрүп, Гүлгаакы сулууну өзүнүз алыныз» дейт. Сулуунун жайын уккан Долухан миндеген аскерин қылкылдатып жолго чыгат. Соң-Көлгө жетишип, ынгайлуу жерге бөгүп жатышат. Калмактардын куу Догон Гүлжигиттин сары изине чөп салып, баскан турганын андып жүрөт. Гүлгаакынын ордосуна келгенин билип, күтүп жаткан Долухан менен Таргынга жетет.

Гүлгаакынын Гүлжигит,
Төрүндө жатат деп уктум.
Эч адамдан жазганбай,
Көрүнөө жатат деп уктум.
Короолто койгон киши жок,
Ээн жатат деп уктум,—

дейт. Бардыгы атырылып жолго чыгат.

Бир шумдуктун болгонун жүрөгү сезген Гүлгаакы чочуп ойгонуп, Гүлжигит менен бирге душманга каршы чыгышат. Жер жайнаган көп кол менен кырчылдашкан согуш болот. Гүлгаакы Догонду кылыш менен көк шилиден чаап салат. Муну көргөн Долухан чоюн баш менен Гүлгаакыны төбөгө коюп, жабалактаган көп калмак чачынан сүйрөп, туткундап алат. Гүлжигит таң атканча жалгыз кармашып, акыры бөгүп жаткан мергендер атына атышып, өзү жөө калганда мойнуна чылбыр салып кармап алышат. Кабарсыз жаткан кырк кыз менен кырк жигиттин баштарын кесип өлтүрүшөт. Гүлжигиттин Таргын сайып өлтүрөт. Суналып өлүп жаткан Гүлжигиттин жанына Гүлгаакыны алыш келишет.

Көзүнүн жашы куюлуп,
Береним баатыр деп жыттап,

женинин ичине катып келген канжарды алыш, «как жүрөккө малып», «Гүлжигитти жазданып» өлүп калат. Гүлжигит – кыргыз элинин баатыры, хан баласы, ата мурасы боюнча келечекте хандык тактыны әзлемек. Анын түпкү максаты жактырган жары Гүлгаакыга үйленүү. Акырындап отуруп тынчтык жолу менен калмактар әзелеп турган кыргыздын жерлерин кайрып алуу. Эл, жери менен тынчтыкта, көз карандысыз жашоо. Гүлжигит – трагедиялуу образ. Анткени ал алдына койгон максатына жетпей, эртелеп жаны кыйылат.

Атадан алтоо болсо да,
Ар жалгыздык башта бар.

Жатындашым болбосо,
Жалгыздыгым ким билет, –

деп арман кылат. Душман алдында, өлүм алдында анын жалгыздыгы билинет. Арачы болчу киши жок, бөөдө өлүмгө учурайт.

Эки жаштын трагедиялык өлүмү туурасындагы эпизод курч берилген. Экөөнүн өлүмүн тириү жан әмес, булут, асман, жер, жел, кел бардыгы көтөрө албай:

Ак булут бетке чүмкөнүп,
Азапты кошо таркандай,
Ачык асман бүркөлүп,
Булуттун жашы тамчылап.
Кошо жашып кек дагы,
Мунканган дарты барчылап.
Ачуусу келип удургуп,
Кошуулуп ыйлап жел дагы.
Ачууланып толкундап,
Көбүгүн чачат көл дагы.
Жамгыр карга айланып,
Ак жайдын күнү кыш болду, –

деп табият жанданып, жансыздын баарына жан бүтүп, сезип туюу пайда болуп, элдик ан-сезимдин өзгөчөлүгү баса белгиленген. Демек, табиятка каратса фольклордук мамилени, жандандыруу (олицетворение природы) аракетин, көркөм ой жүгүртүүнүн шарттуулугун, табиятка болгон ишенимин көрүүгө болот. Акын адам тагдырын табият менен кошо, бир катарга коёт. Бул трагедия жалгыз эле пендеге тиешелүү эмес, бул – жаратылыштын дагы трагедиясы, кайгысы.

Эпикалык салт боюнча сюжет өч алуу, қун кубалоо мотиви менен аяктайт. Гүлжигит менен Гүлгакынын өлүмү туурасындагы суук кабар Байдуулатка жетип, кыргыз, казактан мен деген эрлер чогулат. Эки жаштын өчүн алыш, Таргынды өлтүрүшөт.

Казак, кыргыз биригип,
Эми түпкө жетет деп,
Тукумун үзүп калмактын,
Түгөл кырып кетет,—

деп калмактын баары качып, үрүмчү менен Капкага кирип кетет.

Эпикалык жанрды айтуучулардын биздин күнгө жетип, кол жазмалары сакталганы, өз оозунан жазып алгандары аз эле санда. Булардын ар биринин айтуучулук, жаратуучулук чыгармачылыгына, акындык өнөрүнө өзүңчө көңүл бөлүнүп, изилдөөлөр жүрүп жатат. Маселен, С.Орозбаков, С.Каралаев, Б.Сазанов, К.Акыев, Б.Алыкулов, М.Чокморов, А.Усөнбаев, А.Чоробаев, М.Мусулманкулов, А.Конокбаев, Сарыкунан Дыйканбаев сыйктуу феномен айтуучулардын шарапаты менен кыргыз эпикалык поэзиясы бай мурастарга ээ болуп отурат. О.Урмамбетовду өз алдынча чыгармачылык өнөрканасы бар феномен айтуучу, таланттуу жаратуучу десек ашык болбос. Ал айтып жатканда ағынан төгүлүп, сюжетти баш-

тан аяк ийлеп, бүт жан дүйнөсү менен берилип, сөз берметтерин терип айтат. Ал жаратуучу акын. Чыгармачылыгына үстүрт мамиле кылбайт. Ырдын ар бир сабы өз ордунда туруп, өзүнчө мааниге ээ. Кәэ бир эпикалык чыгармаларды окуганда суу саптар, жел сөздөр көп кезигет. Айтуучу ойду жыйнай албай айланып, чайналып жүргөнү байкалат. Орузбай Урмамбетов сөз баккан акын. «Гүлгаакы» поэмасына әлдик оозеки чыгармачылыктагы алкыш, бата, учкул сөздөр, макал-лакаптарды әлдик ырларды кенири пайдаланган. Майда жанрлар чон-чоң эпикалык чыгармаларга көрөнгө болгону, поэтикалык жактан байытканы белгилүү көрүнүш әмеспи. Ошолордун натыйжасында поэма эн әле көркөм, поэтикалуу чыккан. Төмөндө келтирилген учкул сөздөрдү жана макалдарды мисал келтирүүгө болот.

Көкүтүп койсо көөдөктү,
Көлдөн коркпой кечет деп.

Мактап койсо ақмакты,
Жардан алыс кетет деп.

Айды алам деп асмандан,
Арыстан буту тайыптыр.

Күлүк ойлуу адамдан,
Көбүрөөк акыл сөз сурал.

Каз, өрдөк болбой, көл болбойт.

Башчысы болбой, эл болбойт.

Кийиги болбой, төр болбойт.

Калктаң чыккан қыраанды,
Эл колдобой эр болбойт.

Тоодон аккан дайранын,
Куяр жери көл деген.

Хан кадыры артылат,
Калайык калың эл менен.

Абада учкан ак булут,
Жерден чыгат турбайбы.
Ақылмандар тандалып,
Элден чыгат турбайбы.

Кен салсан пейлин табылат,
Жок эле менде дебегин.
Ар бир адам баласы,
Өрдө болот талабы.

Кыз – кызыл гүл, гүлдөгөн,
Кимдин көөнү түшпөсүн.

Жашчылык күнүн зор экен,
Карыганда башың кор экен.

Жатындашым болбосо,
Жалгыздыгым ким билет.

Жаралгандан бер жакка,
Өмүр эки келбекен.

Ар бир адам баласы,
Өз алдынча багы бар.

Өз башында төө турса,
Кишиде чөптү көрөбү.

Күч болсо ууру ээси өлүп,
Зордук кылса береби.

Бөлүнгөндү бөрү жейт.
Эр жигит көркү эл менен,
Элдин көркү жер менен.

Макалдар, учкул сөздөр, санаттар, элестүү айтымдар, туруктуу формулалар, айтыла турган ойго чындыкты, образдуулукту, так логиканы берип, ошол турмуштук көрүнүшкө болгон адамдын көз карашын жыйынтыктап, бекемдеп турат. Мындан сырткары элдик ырларда, эпикалык чыгармаларда жыш кезигүүчү туруктуу сөз айкаштары, так формулалар айтуучу тарабынан таамай чыккан учкул, элестүү саптар, салыштыруу, баяндоо милдетин аткарган.

Бата жанрын эпикалык чыгармадагы негизги атрибут катары кароого болот. Бата айрыкча жоого, казатка аттанганда жол ачуучу, эрдикке шыктандыруучу, сактоочу магиялык күчкө ээ.

Байдуулат уулу Гүлжигитке:
Кыдыр болсун жолдошун,
Баарынды арбак колдосун.
Саламат барып, эсен кел,
Садагасы кетейин,
Жалан баатыр жолборсум.

Кудай, арбак колдо деп,
Балдардын ишин ондо деп,
Бара турган жолдо деп,
Кайып каскак болбо деп,—

батасын берип узатат. Алыс жолго аттангандар ар түрдүү кырсыктан алыс болуп, аман-эсен келишин тилөө, сурануу маанисин берет.

Каада-салт ырларынын бардык түрлөрү (алкыш, бата, каргыш, тилек тилөө, мактоо, кордоо, жок-

тоо, кошок ж.б.) чыгарманын сюжеттик өзөгүнөн кенири орун алышп, ар бири кайсы бир мотивдин тутумунда кызмат аткарган.

Долухан Гүлгаакыны женип, аялдыкка алам деп жөнөгөн эпизоддо Долухандын аялы Дилдекан күйөөсүнө кайрылып,

Ак көйнөгүм алты кат,
Алганың айтат далай дарт.
АЗапка салбай башымды,
Атындын оозун кайра тарт.

Көк көйнөгүм алты кат,
Күйүткө салбай башымды,
Күлүгүн оозун кайра тарт,—

деп зырылдайт. Бакыт издебей эле, өлүмгө баратканын эскертет. Бул жерден әлге кенири тараган әлдик ырдын контаминацияланышын көрөбүз. «Көк көйнөгүм алты кат» деген саптан кийин «Кымбатың (же күйөрүн) айтат далай дарт» деген сап түшүрүлүп айтылган.

Дегеле түрк әлдеринин әлдик поэзиясы тропторго (метафора, метономия, синекдоха, эпитет, салыштыруу, гипербола, литота, ирония) бай. О. Урмамбетов айткан кайсы гана поэтикалык чыгарманы албайлы айтуучунун тилинин көп кырдуу, түркүм түстүү байлыгына көнүл бурбай коюуга болбойт. Ал пайдаланган троптор сөздүн мазмунунун эмоционалдуулугун күчтөтүп, ар бир образга, каармандын сөзүнө, баяндоого, сүрөттөөгө көркөмдүк, тактык, өзгөчөлүк берип турат.

Жаратылышты, пейзажды сүрөттөөдө учурдагы көрүнүштү экинчи бир нерсеге окшоштуруп салыштыруулар образдуу чыккан.

Чөйчөккө күйган сууга окшоп,
Ченемдүү толкуп көл турат.
Туташ тулаң бетеге,
Тукабадай кулпурат.

Тоо талаанын баарысы
Жүмурткадай ак болуп.

Түн түндүгү тартылып.

Жыйынтыктап айтканда, «Гүлгаакы» поэмасы өзөгүнө көп кылымдык тарыхты камтып, бир кыйла эволюциялык өзгөрүүгө дуушар болгон. Аны архаикалык формалардан, көөнө мотивдерден түрдүү тарыхый доорлорду басып өткөн сюжеттик катмарынан көрүүгө болот. Акыркы чон тарыхый окуя – узак мезгилге (XVI–XVIII) созулган калмактар менен кармашуу элдин эсинде көбүрөөк сакталып, башка окуяларды, тарыхый фактыларды четтетип, сюжеттин басымдуу бөлүгүн ээлеп калган.

Изилдөөнүн башында анализге алынган материалдарга караганда матриархалдык жана амазонкалык мотивдердин, архаикалык социалдык институттун жана байыркы каада-салттын чагылышы «Гүлгаакы» поэмасынын башаты ошол доордогу этникалык чөйрөдө пайды болгон деп айтууга негиз болот.

Эпикалык салт боюнча «Гүлгаакы» поэмасына тарыхый окуялар, коомдук формациялар, коомдук көрүнүштөр (диний), мезгил, географиялык чөйрө сыйктуу байыркы жана кийинки катмарлардын синирилиши чыгарманын денгээлин көтөрүп турат. «Гүлгаакы» поэмасында дайыма оптимисттик дух жанырып турат. Алдыга умтулуу, жакшы жашоого жетишүү идеясы биринчи планга коюлган.

Поэмалын негизги идеясы – мекенге, эл, жерге болгон сүйүү, анын келечегине кам көрүү, әлдин, жердин эркиндиги үчүн күрөшүү. Бул поэма боюнча атайын изилдөөнүн дээрлик жоктугунан карабастан, классификацияларда баатырдык поэма деп саналып жүрөт. «Гүлгаакынын» сюжети баатырдык поэмага караганда социалдык турмуштук поэмага жакын.

ф. и. к. Г. Орозова





ØÀÀÍ ÀØÐÀÍ ÄÓÁÀÍ À Á-ËÃÀÀÈÙ ÊÙÇÄÙ ÀËÃÀÍ Ù¹

(Тоголок Молдонун айттуусунда)

Мурунку откөн заманда калмак калкынан Кон-
тойчо деген кан болгон. Муну кыргыз Контаажы
дейт. Контаажынын Гүлгаакы деген бир кызы бол-
гон, дүйнө жүзүндө сулуулук сыпаты башкача.

Бир күнү Шаамашрап дубана әл аралап жүрүп
Контаажынын кызы Гүлгаакыны көрүп, сипатына
айран калып, муну мусулман кыламын деп жети
жыл Контаажынын төөсүн баккан, кыз Гүлгаакы-
нын көзүнө үйүр болмокко. Жети жыл болгондан
кийин бир күндөрдө Гүлгаакы кырк кыз нөкөрү
менен сейилге чыгып келе жатканда, Шаамашрап
олуя кыз Гүлгаакыга учурал айткан сөзү:

Лайлала иллалла,
Келмени бил, Гүлгаакым.
Жети жыл зар кылган,
Бендени бил, Гүлгаакым.
Ашык болуп өзүнө,
Келгенди бил, Гүлгаакым.
Тирилмек бар бир күнү,
Өлгөндү бил, Гүлгаакым.
Эл жыйылып көр казып,
Көмгөндү бил, Гүлгаакым.

¹ Еі а. 1 71 (265) 30–44-áâðòåð.

Көрдө жооп рабим деп,
Бергенди бил, Гүлгаакым.
Лайлаха иллалла,
Билбейсинби, Гүлгаакым,
Мухаметтин динине,
Кирбейсинби, Гүлгаакым.
Кел кетелик жаннатка,
Жүрбөйсүнбү, Гүлгаакым.
Зар ыйлаган жети жыл,
Ким дейсинби, Гүлгаакым.
Акыретте бейиш бар,
Ишенбейсин, Гүлгаакым.
Жалган дүйнө бей опа,
Билбейсинби, Гүлгаакым.
Жараткандын динине,
Кирбейсинби, Гүлгаакым.
Жаннат сарай учмакка,
Жүрбөйсүнбү, Гүлгаакым.
Бул дүйнө бей опа,
Биле көргүн, Гүлгаакым.
Мухаметтин динине,
Кире көргүн, Гүлгаакым.
Бостон сарай учмак бар,
Кире көргүн, Гүлгаакым.
Бир кудайдан иманды,
Тилей көргүн, Гүлгаакым.
Айткан тилин карыптын,
Албайсынбы, Гүлгаакым.
Акыретте бейиш бар,
Барбайсынбы, Гүлгаакым.
Капыр болуп тозокто,
Зарлайсынбы, Гүлгаакым.
Кызыл чоктун ичинде,
Калбайсынбы, Гүлгаакым.
Капыр болуп тозокто,
Ыйлайсынбы, Гүлгаакым.

Айткан сөзүн карыптын,
Тыңдайсынбы, Гүлгаакым.
Ак байгамбар сүннөтүн,
Кылбайсынбы, Гүлгаакым.

ӘОÀÀÍ ÀÃÀ ÈÛÇÄÛÍ ÈÀÉØÀÐÃÀÍ ÆÎ Î ÁÓ:

Жети жылы зар кылган,
Зарыңды айткын, дубана.
Ким экениң эл билсин,
Жайыңды айткын, дубана.
Зар ыйлабай атынды айт,

Шаар көчмөн калкыңды айт.
Эмине үчүн ыйлайсын,
Калкында кылган салтынды айт.
Кай жерликсін жеринди айт,
Кайдан келдин әлинди айт.
Көп ыйлабай дубана,
Калтырбастан кебинди айт.
Төө кайтардың жети жыл,
Таманынды жорутуп,
Зар ыйлайсын дубана.
Күндө үч убак кан жутуп,
Кайдан келдин дубана.
Алыс жерден зар тутуп,
Ак дин дейсін дининди.
Айтып сөзүн тоорутуп,
Кирбекенге болбойбу,
Бекер көңүл оорутуп.
Атынды айткын билейин,
Акылымды ойготуп.
Жети жылы зар кылдын,
Уктап жатсак ойготуп.

Анча-мынча билдирип,
Акыл айткын сооротуп.
Жети жылы зар кылышп,
Төө кайтардың дубана.
Атка минбей арызданып,
Жөө кайтардың дубана.
Эл бийлеген бек, султан,
Каныңды айткын, дубана.
Ақыретин қандай жай,
Аныңды айткын, дубана.
Қандай жумуш қыласын,
Аныңды айткын, дубана.
Жұпту болчу койнуна,
Жарыңды айткын, дубана.
Кайғын катуу қандайдан,
Зарыңды айткын, дубана.
Баштан аяк калтыrbай,
Барыңды айткын, дубана.
Тоодон келип кечинде,
Алла айтасын, дубана.
Атам калмак Контаажы,
Канга айтасын, дубана.
Ак сөзүндү көрсөтүп,

Шаңга айтасын, дубана.
Дин билбеген каранғы,
Жанга айтасын дубана.
Ақыретин қандай жай,
Билгизсенчи, дубана.
Ак динине алпарып,
Киргизсенчи, дубана.
Кереметин бар болсо,
Көргөзсөңчү, дубана.
Кербен сарай ак жолго,
Жүргүзсөңчү дубана.
Кереметин бар болсо,

Көрөйүн мен, дубана.
Ак жолунда алла деп,
Өлөйүн мен, дубана.
Ак жолуна алланын,
Кирейин мен, дубана.
Кереметиң бар болсо,
Билейин мен, дубана.
Кереметиң жок болсо,
Кылба бекер убара.

ÊÜÇ Ä-ËÄÄÅËÜÄÄ I ÄØÐÄI ÄÓÄÄI ÄI ÜI
ÄÉÖËÄÄI ÄEÎ I ÄÖ:

Лайлаха иллалла,
Жараткан бар, Гүлгаакым.
Барча ааламга жан берип,
Тараткан бар, Гүлгаакым.
Жараткандын әлчиси,
Байгамбар бар, Гүлгаакым.
Байгамбардын жанында,
Чааряр бар, Гүлгаакым.
Мусулман бол өлгөндө,
Кудай жалгар, Гүлгаакым.
Сегиз сарай жаннатта,
Сонун жай бар, Гүлгаакым.
Кел Гүлгаакым кетели,
Нур бейишке жетели.
Бул дүнүйө бей опа,
Мында жүрүп нетели.
Акыретте сырраттан,
Кол кармашып өтөлү.
Капыр болсоң тозоктун,
Көлүндөсүн, Гүлгаакым.
Жылан, чаян жармашкан,
Көрүндөсүн, Гүлгаакым.

Мусулман болсоң бейиштин,
Төрүндөсүн, Гүлгаакым.
Күндө үч убак зар кылсам,
Көрүнбөйсүн, Гүлгаакым.
Түндө кирсен түшүмө,
Өнүм дейсин, Гүлгаакым.
Кара диндүү калмактан,
Бөлүнбөйсүн, Гүлгаакым.
Анча-мынча ойлонуп,
Көнүлдөйсүн, Гүлгаакым.
Жети жылы сен үчүн,
Төө кайтардым, Гүлгаакым.
Атка минбей арызданып,
Жөө кайтардым, Гүлгаакым.
Сизден үмүт болбосо,
Не кайтардым, Гүлгаакым.
Капыр болсоң тозоктун,
Каарындасың, Гүлгаакым.
Жети тозок ичинде,
Жалындасың, Гүлгаакым.
Мусулман болсоң бейиштин,
Тагындасың, Гүлгаакым.
Сегиз жаннат бейиштин,
Багындасың, Гүлгаакым.
Буралышкан үрлөрдүн,
Жанындасың, Гүлгаакым.
Капыр болсоң тозокто,
Сандаласың, Гүлгаакым.
Жети тозок ичинде,
Зарланасың, Гүлгаакым.
Оттон чынжыр мойнунда,
Байланасың, Гүлгаакым.
Ойноп күлөр заман жок,
Сандаларсың, Гүлгаакым.
Нур жүзүндөн айрылып,
Саргарарсың, Гүлгаакым.

Мусулман болсон бейишке,
Шам жагарсын, Гүлгаакым.
Динсиз өтсөн карангы,
Түн болорсун, Гүлгаакым.
Мусулман бол бейишке,
Гүл болорсун, Гүлгаакым.
Бейиштеги үрлөргө,
Пир болорсун, Гүлгаакым.
Капыр болсон тозоктун,
Кадамында, Гүлгаакым.
Мусулман бол жанындын,
Аманында, Гүлгаакым.
Бейиштеги үрлөрдүн,
Жамалында, Гүлгаакым.
Капыр болсон тозоктун,
Ортосунда, Гүлгаакым.
Жети тозок отунан,
Коркосунбу, Гүлгаакым.
Мен бир келген мейманды,
Сыйлай көргүн, Гүлгаакым.
Иман нурун көнүлгө,
Жыйнай көргүн, Гүлгаакым.
Сыйлай көргүн бир келген,
Мейманынды, Гүлгаакым.
Толук кылсын кудайым,
Иманынды, Гүлгаакым.
Талак кылгын дин үчүн,
Жыйганынды, Гүлгаакым.
Мен тилейин напсинди,
Тыйганынды, Гүлгаакым.
Кудай жалгыз, куран чын,
Билесинбі, Гүлгаакым.
Мухаметтин динине,
Киресинбі, Гүлгаакым.
Акыретте тозок бар,
Эстейсинбі, Гүлгаакым.

Андай чоктун ичинен,
Безбейсинбى, Гүлгаакым.
Айткан сөзүн карыптын,
Укпайсынды, Гүлгаакы.
Жаннат кирип тактыга,
Чыгарсыңбы, Гүлгаакым.
Оозу көсар суусунан¹,
Жутпайсыңбы, Гүлгаакым.
Ак байгамбар колунан,
Тутпайсыңбы, Гүлгаакым.
Сегиз сарай бейишти,
Билбейсинбى Гүлгаакым.
Тилла кийим, бурак ат,
Минбейсинбى, Гүлгаакым.
Жаннат кирип сейилдеп,
Жүрбөйсүнбү, Гүлгаакым.
Өтүгүндүн наалы
Асыл таштан, Гүлгаакым.
Азиз тууп коюптур,
Адамзаттан, Гүлгаакым.
Кара кыштак Кеминдин,
Карасысын, Гүлгаакым.
Пенде затта бир далай,
Сарасысын, Гүлгаакым.
Атан калмак Контаажы,
Баласысын, Гүлгаакым.
Капыр болсон тозоктун,
Барасысын, Гүлгаакы.
Жети тозок томуктан,
Качпайсыңбы, Гүлгаакым.
Сегиз жаннат эшигин,
Ачпайсыңбы, Гүлгаакым.
Жети жылдык зарымды,
Баспайсыңбы, Гүлгаакым.

¹ Оàоóсó Эàоñàð ñóóñó – çàì çàì äüí (æä ì ¿ð°êò¿í) ñóóñó äåäåí
ì àäí èäâ.

Машрапты зарлатып,
Таштайсыңбы, Гүлгаакым.
Жаным деймин Гүлгаакым.
Жаннаттагы ұргаакым.
Бейиштеги ұргаакым,
Бегим деймин Гүлгаакым.
Кел кетелик жаннатка,
Эртөликте жүр, Гаакым.
Сегиз жаннат бейишке,
Үрлөр менен кир Гаакым.
Шаамашрап олуя,
Менин атым, Гүлгаакым.
Алсам деймин өзүндү,
Менин датым, Гүлгаакым.
Капыр болсон тозокко,
Құйбейсұнбұ, Гүлгаакы.
Мухамбеттин ак динин.
Билбейсінбі, Гүлгаакым.
Жұпту болуп өзүмө,
Тийбейсінбі, Гүлгаакым.
Капыр болсон тозокто,
Зар болгойсун Гүлгаакым.
Убадага турбасан,
Кар болгойсун, Гүлгаакым.
Биздей карып мискинге,
Жар болгойсун, Гүлгаакым.
Сегиз сарай бейиште,
Бар болгойсун, Гүлгаакым.
Менин айткан зарымды,
Угар бекен, Гүлгаакым.
Убаданын артына,
Чыгар бекен, Гүлгаакым.

ÊÜÇ Ä-ËÄÄÅÊÜÍ ÜÍ 1 ÄØÐÄÍ ÈÀ ÄÉÖÊÄÍ Ü:

Кудай жалгыз курган чын,
Билгин дедин, дубана.
Мукамбеттин динине,
Киргин дедин, дубана.
Сегиз бейиш жаннатта,
Құлғұн дедин, дубана.
Айыл қылыш бейиште,
Жұргұн дедин, дубана.
Ак байгамбар сөзүнө,
Канғын дедин, дубана.
Атаң қалмак дининен,
Танғын дедин, дубана.
Ақыретке үр болуп,
Барғын дедин, дубана.
Барып орун бейиштен,
Алғын дедин, дубана.
Сегиз бейиш жаннатка,
Үр бол дедин дубана.
Жаннаттагы үрлөргө,
Пир бол дедин, дубана.
Бул дүнүйә бей опа,
Кечкин дедин, дубана.
Оозу кесар суусунан,
Ичкин дедин, дубана.
Ак жаралган азадан.
Диним дедин, дубана.
Ак байгамбар мустапа,
Пирим дедин, дубана.
Келди келме тилиме,
Кудай жалгыз, куран чын,
Билдим анық, дубана.
Мукамбеттин динине,
Кирдим анық, дубана.

Ак мустапа байгамбар,
Сүнөтүң бар, дубана.
Бизге айтууга дин үчүн,
Милдетин бар, дубана.
Байгамбар бар, кудай бар,
Билдим дедим дубана.
Мукамбеттин динине,
Кирдим дедим дубана.
Жуптулука өзүндү,
Сүйдүм дедим дубана.
Жупту болуп өзүнө,
Тийдим дедим дубана.
Лайилаха иллалла,
Айттым дедим дубана.
Контаажынын дининен,
Кайттым дедим дубана.
Ачты кудай дилимди,
Анык билдим дилимди.
Жалгыз алла болбосо,
Жаның кайдан жаралар.
Жаның кирип, үй кылган,
Тениң кайдан жаралар.
Алла таала болбосо,
Аршы кайдан жаралар.
Асман, зимин¹ эки аалам,
Баарысы кайдан жаралар.
Лайилаха иллалла,
Биригиштин белгиси.
Мухамбет расулулла,
Бир алланың әлчиси.
Алла бендем дебесе,
Аманат жанды не кылам.
Мухамбет үмөт дебесе,
Мал дүнүйөнү не кылам.

¹ Çèi èí – æäð (ðäðñû ðèëëé áí).

Жаным гулман болбосо,
Жаннатынды не кылам.
Белгим кулман болбосо,
Бейишинди не кылам.
Чырак ыйман болбосо,
Чын дүйнөңдү не кылам.
Анык ыйман болбосо,
Акыретти не кылам.
Ак мустапа болбосо,
Дубананды не кылам.
Жети жылы зарлаган,
Убараңды не кылам.
Жети жылдык зарындан,
Жеткирди сага кудайым.
Шарияттан үрөткүн,
Шаамашрап жубайым.
Ак диниме жеткирдин,
Аман болгун ылайым.





А - ЁААӘӨ¹

(Бейшекеев Ыбырайдын айттуусунда)

Гүлгаакы Контаажынын кызы. Ошону динге ки-
йирем деп, Шаамашраптын айтканы:

Падыша кызы Гүлгаакы,
Ойго келген экенсин.
Өлбөй туруп куу жанды,
Союуга келген экенсин.
Лайло-илло-иллолла,
Келме билер бекенсин.
Келме билип динге кир,
Динге кирсөң акыры,
Ар муратка жетерсин.
Кирбес болсон диниме,
Тозоку болор бекенсин.
Падыша кызы Гүлгаакы,
Пейил курган экенсин.
Кырк кыз менен үлкөн тоого,
Сейил курган экенсин.
Сейил куруп динге кир,
Ар муратка жетээрсин.
Кирбес болсон диниме,
Тозоку болор бекенсин.
Кара-Конур кең кыштак,
Каргасысың Гүлгаакы.
Атан калмак – Контаажы,

¹ ЕІ а. 1 677, 1 2 ääїï öäð. 30–36-ääööäð.

Баласысын, Гүлгаакы.
Капыр болсоң тозоктун,
Барасысын, Гүлгаакы.

Эми, Гүлгаакы Шаамашрапты, менин диниме кир дегени:

Ашык болуп сыртымдан,
Төө кайтардын, дубана.
Атка минбей арстаным,
Жөө кайтардын, дубана.
Мен Гүлгаакы ашыгыңмын,
Дартынды айт, дубана.
Атакеме өткөргөн,
Акынды айт, дубана.
Акынды айтып динге кир,
Мен тиийейин, дубана.
Кирбес болсоң диниме,
Кайткын, болбой убара.

Ошондо Шаамашрап олуя тозок менен бейишти көнүлүнө корук салам (көнүлүнө уютам) дегени:

Лайла-ила-илалло
Билбейсинби, Гүлгаакым.
Ак Мустафа пайгамбар,
Билбейсинби, Гүлгаакым,
Сегиз туман бостон сарай,
Кирбейсинби, Гүлгаакым
Шаамашрап олуяны,
Билбейсинби, Гүлгаакым.
Колтукташып, кол кармашып,
Тийбейсинби, Гүлгаакым.
Улуу тонду үстүнө,
Кийбейсинби, Гүлгаакым.
Бул дүйнөдө пайда жок,
Нурлар менен айкашып,
Жүрбөйсүнбү, Гүлгаакым.

Мени менен кол кармашып,
Сегиз туман бостон сарай,
Кирбейсинбы, Гүлгаакым.

Гүлгаакы макул болуп, анын динине кирем де-
гени:

Лайла-ила-иллолло,
Келди келме тилиме.
Ак Мустафаң болбосо,
Арзыйт әлем кимине.
Жаным кулпан болбосо,
Жаннатыңды не билгей.
Бегим кулпан болбосо,
Бейишинди не билгей.
Бир кудааның әркеси,
Ал эмнеси дубана?
Айтканына жеткирсөн,
Жаным шүкүр кудаага.
Эртең менен турасың,
«Алла» айтасың дубана.
Атам калмак – Контаажы,
Канга айтасың дубана.
Тигил дүйнөнү билбекен,
Шанга айтасың дубана.
Айтканына жеткирсөн,
Жаным шүкүр кудаага.

Ошондо Шаамашрап олуя Гүлгаакыны динге ки-
йиргенине кубанып, айтып турганы.

Билдин адам динимди,
Диндин адалдығы билинди,
Бейжоопсуз чыгарба.
Башка жакқа үнүндү,
Бергин әрте колунду,
Тоспо менин жолумду,—

деп кол кармашып турганда Гүлгаакы: бул олуя мени менен бир жатпайт ко деп ойлойт. Шаамашрап төө кайтарып келип май менен бутунун кесилген жерин кайрып майлап олтурат. Ошондо Гүлгаакы Шаамашрап олуя оолугуп кетээр бекен деп, чечинип, анын мандайына олтура қалды. Шаамашрап олуя май менен Гүлгаакынын денесине баса койду. Ошондо Гүлгаакынын көңүлү кубана түштү да, боюна бала бүттү. Гүлгаакы ай-күнүнө жетип, төрөй турган болду. Шаамашрап аны эшикке чакырып чыгып: «Кош эми! Сени кыяматтан тосуп алам!» – деп, колун кармады. «Эркек төрөйсүн, баланын атын Котон кой» – двди. «Эми кош!» – деп, көздөн кайым болду. Бейишке тириү кетти. Мисир шаарында Шаамашраптын баласы төрөлүп, кийин ошол шаарга падыша болот. Ошондо мисир орноду деп шаардын аты Мисир аталат экен.





ӘОАЛІ А І ӘӨДАЛІ¹

(Касымбек Сейдакматов жыйнаган)

Кара-Кыштакты калмактын Контаажысы бий-леп турганда эки-үч жыл удаа жут болот. Ошондо Контаажы: «Кимде ким малымды аман асырап калса, кызымды берем, жарым хандыгымды берем» – деп, жар чакыртат. «Кургакчылык болуп турса, кантип асырамак әлек» – дешип, эч ким чыкпайт.

«Мен асырап берем» – деп бир дубана чыккан эжен. Аны Дубана Машрап деп да Шаа Машрап деп да айтат. Дубана Машрап карышкырга койду, аюуга уйду, жолборско жылкыны, илбирске әчкини кайтаррат. Өзү болсо кыштыр-жайдыр жылан аяк, жылан баш жүрүп, курмушудан чапан кийип, алдасын айтып, эл кыдырып кетет. Бир жыл маалы өткөн кезде Контаажы малын әсептеп, өткөрүп алат. Эсептесе малынын баары аман болмок түгүл, төлдөгөнү төлдөп, баштагыдан көбөйүп калыптыр.

Убада боюнча Гүлгаакы деген кызын Дубана Маш-рапка бермек болот. Кызы самтыраган дубана га тий-беймин деп чанат. Ошондо Дубана Машрап кайра сени албайм,

«Энен капыр, Гүлгаакы,
Билбейсинби, Гүлгаакы?
Атан капыр, Гүлгаакы,
Билбейсинби, Гүлгаакы!

¹ Еіл а. 1 720. Еең әәі әәңүеәңәі үң әәәәеңең. 57–58-әәօօәә.

Бузурмандын динине,
Кирбейсинбы, Гүлгаакы!» –

деп жатат деген сөз тарайт. Айтылган сөздүн обону боюнча «Гүлгаакы» деген комуз күүсү чертилип калган экен.

Контаажынын буйругу боюнча Дубана Машрапка өргөө көтөртүп, баягы Гүлгаакыны кийирип берет. Дубана Машрап дубаначылык қылгандан башка эч нерсени билчү эмес экен, жада калса аялдын койнана жатканды да билбейт. Гүлгаакынын чыдамы чыгып бүткөн кезде «жыланачтанып денемди көрсөтсөм, ошондо оюна келер» деп, жыланачтанып келип Дубана Машраптын алдына отурат. Дал ошол убакта Дубана Машрап кесилип кеткен бутунун жаракаларын эчкинин майын ысытып басып, тактап отурган экен. «Мен болсо эшик-эликтө жүрүп бутумду кестирип алдым. Бул үйдө отуруп бул жеrinin эмнеге кестирип алды экен?» – деп эчкинин майын Гүлгаакынын «кесилген жерине» басып коёт экен.

Ошол майдан кийин Гүлгаакынын боюна бүтүп калат. Бала алты ай болгондо «ата» дейт, жети ай болгондо «Ата, нан жейм» дейт. Курсакта жатып «нан жейм» деген балага нан таап берем деп кудайга күнөөкөр болот турбаймынбы, андан көрө качып кутулайын» – деп Дубана Машрап үйүнөн качып жөнөйт.

Бир хандын үйүнө кайрылып, кир буту менен ордосуна кирип барат. Жигиттерин чакыртып, башын алдырат. Дубана Машрап жердеги башын колтуктап алыш Мекени көздөй жол жүрүп кеткен имиш.





ØÀÀÌ ÀØÈÐÈÁ ÁÀВÍ Ù

(Чотбай Нармырзаевдин вариантында)

Маashiрибдин төрөлүшү

Фергана кенен өрөөндө,
Наманган кооз шаар болгон.
Туз кенин угуп андагы,
Ар жактан келип эл толгон.

Көсөмдүк менен бир дыйкан,
Көптөгөн түшүм жыйнаган.
Эркек перзент көрсөм деп,
Тенирден тилеп суранган.

Бир күнү ага келди жар,
Кеп айтканда деди ал:
Ичимде уктап жатканды,
Көз жарса, сүйүп сактап ал.

Кожоюн айтты кубанып,
Күмүштөй сакал чубалып.
Ажеп эмес әр болсо,
Алладан тилеп туралык.

Беш убак намаз окуган,
Жол сурайт дыйкан сопудан.
Жакшылык кылат жетимге,
Жаман сөз чыкпай оозунан.

Кубанычын ичке батырып,
Кудайга жүрдү жалынып.
Басса, турса ойлонот,
Баланын үнүн сагынып.

Базары гүлдөп Наманган,
Туш-туштан адам бараган.
Кулпунуп дыйкан зайыбы,
Кундуздай чачын тараган.

Жанкайып соода жайым деп,
Базарга барды зайыбы.
Арышын койсо оор болуп,
Арбыбай барат арымы.

Базарга барат эл менен,
Байкаган тааныш кел деген.
Гүлдөгөн данктуу базарды,
Гүлгүн жаштан жердеген.

Бисмилла – айтып аттады,
Көк дарбаза эшиктен.
Танданып карайт базарда,
Таң эрте буга кезиккен.

Күз эле жемиш жайнаган,
Күкүктөр бакта сайраган.
Жүзүм, анар, алманы,
Жегизи келди базардан.

Буруксуйт түрдүү жемиштер,
Акча алса, ээси жегизер.
Дааналап алган алмурут,
Даамдуу экен дегизээр.

Сатарман сатып жемишин,
«Алгын» – деп үндөп жатыры.

Жүзү ак дыйкан зайыбы,
Жүзүм жеп көөнү ачылды.

Унутуп үйдөн чыгыптыр,
Акчасын албай, берерге,
Жүрөгү анын солк этти,
Сурабай жүзүм жегенде.

Ичинен добуш үн чыгып,
«Ыраазы кылгын ээсин» – дейт.
Эмгектен тапкан жүзүмдү,
Сурабай неге жедин – дейт.

Ээсине барып ошондо,
Кечирим сурал жүгүндү.
Жакшы сөз угуп ээсинен,
Жан тынчып, көнүл сүйүндү.

Ээси сакы киши экен,
Сатып жатты өрүгүн.
Убайым тарткан зайыпка,
Улап айтты көнүлүн.

– Уул төрөсөң келиним,
Күйөө кылып алайын.
Кыз төрөсөң келиним,
Кула болуп калайын.

Бир эки даана жүзүмгө,
Пул берем деп ойлобо.
– Кудайым берсин эркек уул,
Кубанып жүргүн тойлордо.

Ушинтип ээси айтты эле,
Зайып үйгө кайтты эле.
Тер шорголоп, алсырайт,
Тез жүрүп, жолдо басты эле.

Басалбай жолдо онтоду,
Зайыптар үйгө топтолду.
Тотудай зайып тынчыбай,
Толгоосу катуу козголду.

Толгоосу келип калганын,
Ошондо билди аял зат.
Кейибе дешти зайыптар,
Кенешип аны аярлап.

Тынч алалбай кыйналды,
Тымызын ичтен ыйлады.
Ааламдан өтсө не болмок?
Артында калып жыйиганы!

Таң агарып атканда,
Таң чолпон жылдыз батканда.
«Инаалап» бала төрөлдү,
Багымдад окуп жатканда.

Ай чырайлуу бөбөктөн,
Алла деген үн чыкты.
Боорукер эгем жар болуп,
Болтурбас эми кырсыкты.

Көз кыйыгын жиберип,
Балага карай энилди.
Эс алыш, көөнү ачылып,
Эненин жүгү женилди.

Түйшүккө чыдап карады,
Түндө да жана танда да.
«Кишинин акын жебейм» – деп,
Шүгүр айтты аллага.

Күдөрүн үзбөс дыйканга,
Кубана турган чак болду.

Мечитке барып молдолор,
Маashiриб деген ат койду.

Ай, жылдар өтүп баласы,
Он жашар болуп торолду.
Кериден кууп кармашат,
Кекилик, чилди, коенду.

Маashiриб акыл сөз айтат,
Балдар менен ойносо,
Кол-бетин жууп тазалайт,
Булакты, сууну бойлосо.

Таазим кылып улууга,
Тазалык күттү жашынан.
Азарданбайт эч качан,
Акча, малдын азынан.

Балакатка жеткенде,
Бар, жокту билди Маashiриб.
Бир өзүнүн көңүлүн.
Билимге бурду Маashiриб.

Капарсыз болуп байлыктан,
Кармады китең жашынан.
Баласы Сакы дыйкандын,
Билими ичте ташыган.

Молдолор чогуу болгондо,
Билимдин жолун айтышат.
Таң атканча окушуп,
Тандан кийин кайтышат.

Кээде элге байкалды,
Керемет менен келгени.
Бекерчи болуп жүрө албай,
Билим болду эрмеги.

Айылда бирге өскөндөр,
Артынан ээрчип жүрүштү.
Таамай сөз айтса Маashiриб,
Таңданып баары күлүштү.

Аксакалдар көргөндө,
Акылы жетик аалим дейт.
Кишинин дилин байкаган,
Кичинекей маалим дейт.

ÁÈËËÍ - ÉÐ^aÍ - - - x - Í Í ÁÀØÈÐÈÁÄÈÍ
ÉÀØÈÀÐÃÁ ÁÀÐÛØÛ

Маashiриб чонойгондо Намангандағы Медреседен окуй баштайт. Анын тубаса, табигый сезими, алдындағы болор окуяларды күн мурунтан көрө билгендиги, күндөн-күнгө өсө берет. Улама молдолордон Кашкардагы Олюя Аппак кожону угуп, терен билим үйрөнүү үчүн анын жашап турган жерине барат.

Билгеним аз деп Маashiриб,
Көбүрөөк билим билсем дейт.
Улама молдо эшенге,
Шакирт болуп кирсем дейт.

Аксакалдар айтышты,
Аппак кожо бардыгын.
Атайын андан уксам дейт,
Алла таала жардыгын.

Ошол кезде Маashiриб
Эс тартып калган кез әле.
Той, ашта әлди аралап,
Токтомдуу болду тез әле.

Ак кожого барам деп,
Айылдан алды батаны.
Кашкарга барып көрдү ал,
Аппак кожо атаны.

Салам айтып сүйлөшүп,
Шакирт болом сизге дейт.
Көөнүмдө сиз деп келгенмин,
Көңүл бурун бизге дейт.

Шарият куран китептен,
Азирет калбай үйрөттү.
Алганча терең билимди,
Арадан бир топ жыл өттү.

Азирет аппак кожодон,
Билим алды Маashiриб,
Шарият, куран аятын,
Билип алды Маashiриб.

Маashiрибин билимин,
Аппак кожо баалады.
Баамчыл зирек балага,
Баарынан сырдуу карады.

Аппак кожо башкарған,
Алтымыш чакты дубана.
Ак жол менен жүргүн деп,
Айтчы эле акыл буларга.

Ошолор аппак кожону,
«Олюя» деп билчү эле.
Азирет кожо таксыр деп,
Айтканына кирчи эле.

Бир күнү кожо эртелеп,
Дубананы жыйнады.

Меккеде жаткан азизке,
Кайгырып катуу ыйлады.

Дубаналар тобуна,
Мындай деди ак кожо.
Меккеде болгон кабарды,
Айтып берди сак кожо.

І АЛАӨӨӨДӨАӘЕІ І АЕЕААА ААДҮІ ЕАЕЕӨӨ

Маashiрибдин кереметтүү сезимталдуулугу Аппак кожого абдан жагат. Өзүнүн кол астында кызмат кылган дубаналарга кошуп билим үйрөтө баштайт. Ошол кезде Меккедеги бир азиз адамдын шайтан галабасынан жан таксымында кыйналып жаткан-дыгын билген кожо дубаналардан: «Кимиңер азизге барып, шайтан галабасынан куткарып, ага калма (келме) айтып узатып, келесиңер?» – деп үч жолу сурайт. Дубаналардын эч кимиси буга жооп айтышпайт. Ошондо Маashiриб кол көтөрүп, «Таксыр кожо! уруксат этсениз мен барып азизди шайтан галабасынан куткарып, калма айтып, өзүм узатып келем» – дейт. Ошентип Маashiрибдин бул тапшырманы аткарып келишине ишенип, аны аппак кожо Меккеге жөнөтөт.

Меккедеги Азизке,
Шайтан барып жармашты.
Жан таксымда ал азиз,
Дубалар окуп кармашты.

Галавасы шайтандын,
Азизке кыйноо киргизди.
Меккеде жатып бизге ал,
Кыйналганын билгизди.

Кимин буга барасын?
Кыйналбай аны узатсан,
Аллага өзүң жагасын.

Эч ким барам дебеди,
Эч ким жагам дебеди.
Маashiрибдин кожого,
Эми тиет кереги.

Ордунан туруп ошондо,
Маashiриб мындай айтканы.
Меккеге учуп баарын,
Аппак кожо байкады.

Маashiриб эми сүйлөдү,
Дубаналар сүйбөдү.
Жетиштүү болду кожого,
Жылмайып сырдуу күлгөнү.

Олуюга жол эмес,
Эки дүйнө бир кадам.
Азизке тездең жетүүгө,
Жөнөп кетти Кашкардан.

Заматта жетип Меккеге,
Азизке дуба, калма айтты.
Кожонун сөзүн аткарып,
Учкан октой тез кайтты.

Азизди жумшак узатып,
Жаннати болсун деп келди.
Жаназа анда окууга,
Шаамаширибке эп келди.

Айтканын толук орундал,
Ак кожого келди эми.
Азиз узап кетти деп,
Айтып салам берди эми.

І АÀØÈÐÈÁÄЕÍ – ØÀÀÌ АØÈÐÈÁ АÎ ÈÓÍ АðАÆÛØÙ

«Олуюга эки дүйнө бир қадам» – дегендей, Маашириб алланын амиринен болгон өз керемети менен Меккеге барып, шайтан галаба қылып жаткан азизке дуба окуп, анын алдында калма айтып, узатат. Жаназасына катышып ошол күнү Кашкарга жетип, Аппак кожого салам айтып кирип келет.

Аппак кожо анын саламын алик алып кубанып тосот. Азизди шайтан галабасынан куткарыйп, қыйналбай жан беришке себепкөр болгонуна ыраазы болуп дубаналардын алдында чон ишеним айтып, Мааширибке Шаамашириб деген ат коёт. Ошол күндөн баштап аппак кожо Шаамашириби касиети зор, кереметтүү олуюдай сезе баштайт.

Алик алып саламын,
Айтты кожо мындай деп.
Азиз сага ыраазы,
Айткан сөздө турдуң бек.

Байымдал менин сөзүмдү,
Меккени көздөй ынтылдын.
Онтогон азизди узатып,
Олуюдай иш қылдын.

Дубана молдо жыйылса,
Жол айтуу сиздин акыныз.
Шапааты тийип алланын,
Шаамашириб болсун атыныз.

Ошондон баштап Маашириб,
Шаамашириб болуп аталды.
Аталган ысмында жүрүүгө,
Ак кожодон бата алды.

Шаамашириб сени байкадым,
Узакка талбас дулдулсун.
Жааматың тыңшап сөзүндү,
Жан кубантар булбулсун.

Түгөнбөс сөзүң кен болот,
Ооруга дары әм болот.
Улама, молдо әшпендер,
Устатына дем болот.

Бир айткан сөзүм аткардын,
Меккеге учуп тез бардын.
Кашында сага сүйлөгөн,
Календары Кашкардын.

А҆ І І А҆ Е̄ І А҆ І О́ О́ А҆ А҆ А҆ А҆ А҆ А҆
Е̄ І О́ А҆ А҆ А҆ У́ А҆ А҆ А҆

Эмки сөздү угуп тур,
Көнүлдү мага буруп тур.
Шаамашириби көрсөк деп,
Калың калк күтүп туруптур.

Талас деген бир жер бар,
Таалайлуу, малдуу элдер бар.
Кылымдал жашап келаткан,
Кылдат уста, зергер бар.

Ошол жерди жердеген,
Контаажы деген адам бар.
Мал, байлыгы жагынан,
Султанга, ханга барабар.

Урматы бийик улуктай,
Ак жүздүү, аппак булуттай.

Ошону издең сен барғын,
Мен айткан сөзду унуптай.

Контаажы байдын үйүндө,
Гүлгаакы кызы акылман.
Билими күчтүү сүйлөшсөн,
Эшен, молдо сакыдан.

Контаажынын төөлөрү,
Эсеп жеткис көбөйгөн.
Ачыган байлык ошондо,
Айтылуу Талас өрөөндөн.

Мал багар болуп кирсем дейм,
Контаажы сырын билсен дейм.
Байырлап ошол адамга,
Бала болуп жүрсөн дейм.

Жакшылап кайтар төөлөрүн,
Каракчы менен уурудан.
Гүлгаакы кыздын никеси,
Бир өзүнө буйурган.

Контаажы ата деп,
Алды артына түшөсүн.
Ак әмгек жумшап малына,
Абдан жакшы күтөсүн.

Гүлгаакы сени жактырат,
Алдына тулпар ат кылат.
Эч нерсе дебей жүрө бер,
Эскини кийип самтырап.

Гүлгаакы кызды аларсын,
Бүлөлүү болуп каларсын.
Мусулман динге бурууга,
Айласын өзүң табасын.

Мусулман болсо Гулгаакы,
Көп тиет сага жардамы.
Кызынан кийин Контаажы,
Исламды кабыл алганы.

Контаажы шаман дининде,
Абайлап амал издейсин.
Чок басып алба кокустан,
Чочутпай сүйлөп сиз дейсин.

Контаажы динге кирди деп,
Калкы да угат буларды.
Байынын дилин байкашып,
Башкасы карап турабы?!

Аларды динге киргизсен,
Арбындуу сеп аларсын.
Он жолго салып элдерин,
Олуя болуп каларсын.

Сөздөрүн бүтүп ак кожо,
Шаамаширибди карады.
Сабырын күтүп, акырын,
Сакалын сылап, тарады.

Шаамашириб кожого,
Макулмун – деди токтолбой.
Эки олужа кайыпты,
Тенирим өзү кошкондой.

ØÀÀ! ÀØÈÐÈÅÄÈÍ ØÀÆÀÑÈÀ ÈÅÈÈØÈ

Аппак кожонун айттуусу менен Шаамашириб Таластагы Контаажы байга жупуну кийими менен жүдөгөн кейипте көрүнөт деп анын: «мен бир кедей

дубана, күнүмдүк оокат үчүн үйүнүздө жүрүп, ма-
лынызды багып, тиричилигиңизге жардамдаш-
сам» – дейт.

Мындай арзан күч, өзү келген кызматкерди та-
балбай жүргөн Контаажы бай айтканына ошол зам-
мат макул болот. Шаамашириб байдын үй тиричи-
лигине ак дили, бардык күч аракетин жумшап, жар-
дам көрсөтүп, эң оболу Гүлгаакы менен таанышат.

Дубана кейпин кийинип,
Шаамашириб келди Таласка.
Чыгынып келет калың эл,
Чырайлуу жүзүн карашка.

Контаажы менен таанышып,
Малдарын бага баштады.
Жактыrbай калды малдуу бай,
Шаамаширибден башканы.

Басса, турса Шаамашириб,
Чарчамыш болуп чайпалат.
Самтырап жүдөп жүрсө да,
Сулуулук жүзү байкалат.

Алыстан келген Мааширибке,
Адепсиз басып барбады.
Күйүту бардай кишиге,
Гүлгаакы сулуу тан калды.

Акылы терең адамдын,
Динин билбейт Гүлгаакы.
Ак кожо айткан сөздөрдүн,
Бирин билбейт Гүлгаакы.

Эшигинде жүрсө да,
Экчеп сөздү сүйлөбөйт.

Этек, жени жыртыкка,
Эч нерсе айтпайт, үндөбөйт.

Самтыраган малчынын,
Дилин билбейт Гүлгаакы.
Аалим кылып окуткан,
Пирин билбейт Гүлгаакы.

Түйүн сырды чече албай,
Түндө уктабайт Гүлгаакы.
Күйүттүү болуп ал кезде,
Күндө уктабайт Гүлгаакы.

Женелерин ээрчитип,
Жандап чыгат Гүлгаакы.
Тентуштардын эстүүсүн,
Тандап чыгат Гүлгаакы.

Ойлогон ой түбүнө,
Жете албады Гүлгаакы.
Шаамаширибден алыстан,
Кете албады Гүлгаакы.

Анын ою жакшылык,
Күткөн динин билсем дейт.
Таза болсо диндери,
Таазим кылып кирсем дейт.

Күткөн динин кайсы деп,
Сурап калды Гүлгаакы.
Шаамашириб сезүнө,
Кулак салды Гүлгаакы.

Диним – ислам ак дин деп,
Айтты шашпай Маashiриб.
Мухаммаддан сөз кылып,
Жатты эми Маashiриб.

24000 мин пайгамбар,
Откөн ушул дүйнөдөн.
Алла досу Мухаммад,
Ислам жолун сүйлөгөн.

Алла өзү жалгыз деп,
Аны да айтты Маашириб.
Периште көп көктө деп,
Баарын айтты Маашириб.

Асман жерди жараткан,
Алла деди Маашириб.
Айткан сөздү көнүлгө,
Карма деди Маашириб.

Мухаммад күткөн бул ислам,
Аалам билет таза дин.
Айтып өттүм билип ал,
Алланын досун, шеригин.

ГҮЛГААҚЫНЫН МУСУЛМАН БОЛУШУ

Гүлгаакыга атасынын күткөн шаман дини анча жакпагандай сезилген. Шаамашириб келгенден кийин анын ак ниет менен иш кылганынан сырткары, сырдуу жүрүш-турушу, артык баш сөз сүйлөбөгөнү жана кереметтүү көрүнүштөрү Гүлгаакы кызды ойго салат. Анын сырын сурап билгенге чейин бир нече убакыт өтүп, ақыры бир күнү жолугуп, кайсы динде экенин сурап калат.

Ошондо Шаамашириб ааламды жараткан алла тааланын шериги жок, өзү жалгыз экенин, жердеги досу Мухаммад пайгамбар экенин анын ислам дининде болгондугун, ал дин куранда айтылгандыгын, асмандалғы периштелердин бардыгын, ж.б.

ушул сыйктуу жоболорун исламдын дүйнөдөгү ак дин экендин толук түшүндүрөт. Өзү да ислам дининде экендин далил көрсөтүп айттып берет. Ошентип, Шаамаширибдин айтканына көнүл буруп, Гүлгаакы кыз мусулман болот.

Ошол замат Гүлгаакы,
Каламан айтты дилинен.
Ислам ак дин экен деп,
Алланы айтты дилинен.

«Лааилааха Иллалооху
мухаммадур росуулуллоох» –
деп намазды окуду.
Алла өзүн колдо деп,
зикир салып отурду.

«Ашхадуаллаилааха иллоллооху
Ва ашхадуанна Мухаммадан,
Авдуху ва росуулух» –
Шахадатты айтты Гүлгаакы.
Шаман динин жактырбай,
Исламга кайтты Гүлгаакы.

Эки дүйнө аватын,
Ойлонуп жүрдү Гүлгаакы.
Урматы өсүп элине,
Зор болуп жүрдү Гүлгаакы.

Отуз күн кармап орозо,
Тараба тартты Гүлгаакы.
Үйдөгү ишти ирээттеп,
Ата-эне бакты Гүлгаакы.

Гүлгаакы динге киргенде,
Гүлмүндөдү Маашириб.

Гүлүнө багбан болоюн,
Билгин деди Машириб.

Машириб терен сөз айтып,
Көздөгөн максат айтылды.
Гүлпөттүү сөздү укканда,
Гүлгаакы гүлдөй ачылды.

Эшигиндин алдында,
Төө бактым Гүлгаакы.
Төөлөр жүзгө жеткенче,
Жөө бактым Гүлгаакы.

Гүлгаакыга жакшы сөз,
Улап айтты Машириб,
Ичке каткан сырларын,
Чубап айтты Машириб.

Кашкардан келип Таласка,
Сени издеген Машириб.
Мухаммад динин жаюуга,
Эл издеген Машириб.

Контаажыга кул болуп,
Сени издеген Машириб.
Ислам динин курандан,
Кен издеген Машириб.

Бир себеби бул болсо,
Бир себеби башкада.
Кусасы тараф кубанат,
Гүлгаакы кызга какшаса.

Машириб күткөн максаттар,
Гүлгаакы кызга айтылган.
Сыр сактап мурда күн өттү.
Суйкайган кыздын артынан.

Исламды кабыл алганда,
Жүрөктө сырын бир айткан.
Төө багып үйүндө,
Төмөнкүдөй ыр айткан.

Комузун күллөп Маашириб,
Кой четине барганы,
Комузга коштоп обонун,
Гүлгаакы кызга арнады.
Жандык бактым Гүлгаакы,
Жайың-кышың асырап,
Андып бактым Гүлгаакы.

Койлорунуз эгизден,
Төлдөп берди Гүлгаакы.
Кара-Сайга кар түшпөй,
Өрдөп келди Гүлгаакы.

Гүлгаакы сөзүн укканда,
Маашириб дилден кубанды.
Аппак кожо аткандай,
Кудай кошкон буларды.

Жылкы бактым Гүлгаакы,
Жылкың минге жетсин деп,
Былтыр бактым Гүлгаакы.
Жылкыларың жылдыздуу,
Багылды го Гүлгаакы.
Максат оюң ичтеги,
Табылды го Гүлгаакы.

Сыйыр бактым Гүлгаакы.
Ийри таяк колго алышп,
Быйыл бактым Гүлгаакы.
Сыйырларың чакалап,
Сүт берди го Гүлгаакы.

Жыртык чапан Маашириб,
Күч берди го Гүлгаакы.

Гүлгаакы мусулман болду деп,
Контаажы угуп калды эми.
Алдына кызын чакырып.
Каарына алды эми.

Чекеси байдын тырышты,
Кызын тилдеп урушту.
Мааширибден сурان деп,
Айтышты калкы сунушту.

Бааларсың мени бул жерде,
Байбол деймин Гүлгаакы.
Шаман динден исламга,
Кайрыл деймин Гүлгаакы.
Мааширибдин көңүлүн,
Жай кыл деймин Гүлгаакы.

Наманган, Талас шаарына,
Жеке кайтып бара албайм.
Ақылдаш болчу Гүлгаакы.
Аalamдан сендей таба албайм.

Наманган турак жайыма,
Байланыш түзүп коёлу.
Барып келип турушсун,
Бектер менен оёну.

Калмак, өзбек калктарын,
Куда-сөөк кылалы.
Келечек күнгө көңүл бур.
Контаажы байдын чырагы.

Гүлгаакы эми кеп айтат,
Келиштирип эп айтат.

Ишеним болуп ортодо,
Ички сырды бек айтат.
Аярлап чебер тил менен,
Атама сөздү айтыңыз.
Айтылуу Талас элине,
Жөзде болуп кайтыңыз.

Маashiрибди чакыртып,
Диндин жайын сурады.
Аллага зикир кылган жан,
Айтпай карап турабы.

Маashiриб сөздү иреттейт,
Ар кимде жакшы тилек дейт.
Ааламда таза исламга,
Ар пенде өзү кирет дейт.

Ааламдагы диндердин,
Эң тазасы биздики.
Каарыныздан коркпоймун,
Кандай экен сиздики?

Он сегиз мин ааламда,
Адилет дин биздики.
Каргаша кылбай ойлонун,
Кандай экен сиздики.

Мусулман билген адамга,
Мухаммеддин дини бар.
Көпчүлүк элге ушактайт,
Көрө албаган ичи тар.

Таза динге ишенип,
Гүлгаакы болду мусулман.
Кайтканды динден уктуңбу?
Карып кылып туз урган.

Бир аллага ишенген,
Түшүнөт ак дин экенин.
Жактырып өзү кирбесе,
Жалынып ага нетемин.

Жазаласаң кел мына,
Жазаны алчу мен мына.
Катуулансаң эрк сенде,
Калыстық кылчу эл мына.

Бул сөздү угуп Контаажы,
Өзүнчө пикир ойлонду.
Суз карады Маширибке,
Сынайт окшойт болжолу.

КОНТААЖЫНЫН МААШИРИБКЕ КОЙ БАКТЫРГАНЫ

Гүлгаакынын ислам динине киргенин угуп, Контаажы кызына ачууланганды калыс адамдар орто-го түшүшүп, «сиз кызынызга өтө каарланбай эшигинизде мал багып жүргөн Шаамширибден сура-ныз. Диндин кандай экенин ошодон билинiz, ага жараша иш кылыныз? Контаажы бай – кызда күнөө жок» – дешип кызын жамандыктан сактап калышат.

Калыс адамдардын сөзүнө макул болуп Шаамшириби чакырып эң оболу кайсы динде экендигин сурайт. Шаамшириб тартынбастан ислам дининин маанисин Контаажыга кыскача түшүндүрөт. Буга Контаажынын ачуусу келип – «ислам дининдеги кереметин менен быйыл чон сайга кыштап мин койду эгизден төлдөтүп бирөөсүн да чыгашага учуратпай жазында айдал келесин», – деп койлорду алдына салып берип, кар көп түшө турган Чон-Сайга

кууп жиберет. Шаамашириб байдын айтканына макул болуп мин баш койду қыштатып келүүгө алып чыгат. Ошол жылы жерге кар түшпөй жер капкара бойдон жаз чыгат. Ошондон бери жер Кара-Сай деп аталып келе жатат.

КОНТААЖЫНЫН АЙТКАНЫ

Таза болсо исламың,
Чон-Сайга барып қыштагын.
Мин койду баккын өлтүрбөй,
Билесин, анда қыш жайын.

Кереметин бар болсо,
Ал сайга койду өрдөткүн.
Мин койдон бирин калтыrbай,
Баарын эгиз төлдөткүн.

Кары калың ал жердин,
Карап бак, малды сен келдин.
Быйылкы қышта эч кандай,
Бычак, эт сага бербеймин.

Керемет болсо исламың,
Айтылган сайга қыштагын.
Эгиздүү койду семиртип,
Эч жакка бир күн чыкпагын.

Жалтандабай көч деди,
Жазында көрөм силерди.
Корсулдал сүйлөп Контаажы,
Кой менен кууп жиберди.

Шашылбай айдал Маашириб,
Койду өргөгө чыгарды.

Тоо чөптөрүн жедирип,
Тойгуза жайып сугарды.

Чон-Сайга барган ал жылда,
Кар жаабай жаз чыкты.
Эгизди жыйнайт Маashiриб,
Мойнуна асып баштыкты.

Чон-Сайдан башка жактары,
Калың карга канталды.
Эгемден назар болду эле,
Койлору толук сакталды.

Кар түшпөгөн ал Чон-Сай,
Ошондон бери малга жай.
Ар кышта жери капкара,
Аталып калды Кара-Сай.

Андагы койдун бардыгы,
Эгизден төлдөп көбөйдү.
Үч мин кой айдал келгенде,
Маashiриб алды мөрөйдү.

КОНТААЖЫНЫН МААШИРИБКЕ ИШЕНИП, ИСЛАМ ДИНИНЕ КИРИШИ

Шаамаширибдин мин баш койду эгизден төлдөтүп, чыгашасыз үч мин кой кылып жазда эшик алдына айдал келгендигине Контаажы таң калат. Шаамаширибдин дининде бир керемет бар окшойт деп нары ойлонуп, бери ойлонуп, анан өзү чыныгы дили менен ислам динине кирет.

Аны уккан эл да ислам динин кабыл алыш, беш убак намаз окуп, ар жылы рамазан айында отуз күн орозо кармашат. Контаажынын малына, мұл-

күнө байлыгына береке кирип, жерге батпай көбөйүп Шаамашириб менен жылуу сүйлөшө баштыйт. Ошондо Контаажынын айтканы:

Койлордун үч мин болгонун,
Көз менен көрдү Контаажы.
Оройлук кылган пейлинен,
Ойлонуп бир аз жумшады.

Кара-Сайга кар жаабай,
Койлорум түгөл чыгыптыр.
Келген жылы Маашириб,
Керемет ишин кылыптыр.

Арык болбой семирип,
Аман келди койлорум.
Кантип аны жазамын,
Катуу урушуп койгонмун.

Шаман динин Контаажы,
Колдонуп келген илгертен.
Исламдын ак дин экенин,
Укпаган жана билбеген.

Шаманды таштап Контаажы,
Исламды кабыл алды эми.
Калкынын баары жыйылып,
Контаажыга барды эми.

КОНТААЖЫНЫН КАЛКЫНЫН ИСЛАМ ДИНИН КАБЫЛ АЛЫШЫ

Кызынан, Контаажыдан кийин элдери Контаажыга келип: силер ислам динине өттүнөр, биз кайсы динде болобуз деп сурапканда Контаажы ислам

дининин актыгын, адилеттигин айтып толук түшүн-дүрдү. Муну уккандан кийин калкынын көпчүлүгү бул диндин ак жана адилет экендигине чыныгы дилдеринен ишенишип, ислам динин кабыл алышат.

Ошондогу элдин сөзү

Ислам динге сыйындын,
Биз эмне кылабыз?
Алдында турган әлиң биз,
Айт эми сөзүн угабыз.

Контаажы буга кубанып,
Элинин баарын үндөдү.
Ак экен ислам динибиз,
Артыман менин жүр деди.

Ак динге дилден ишенип,
Исламга кирди баарысы.
Жанатта намаз окушту,
Жашы менен карысы.

Ыраактан билди бир алла,
Ыймандуу бардык инсанды.
Таластын калкы жыйылып,
Кабыл алды исламды.

Кен Таластын элдери,
Маashiриб сакы адам дейт.
Булгабай жүрсүн исламды,
Бузуку менен сараң дейт.

Олуюсы эки элдин,
Азирет ата Маashiриб.
Керемети көп болгон,
Кээ бирде ишин жашырып.

ШААМАШИРИБДИН ГҮЛГААҚЫГА ҮЙЛӨНҮШҮ

Бири бирине дили, мүнөзү жүрүш-турушу жана сулуулугу жағып калган Намангандык Шаамашиб менен Таластык кыз Гүлгаакы бири бирин сүйүп калышты. Алардын өзүнчө таанышып жүрүп, Гүлгаакынын да ислам динине киргенин анык билген Контаажы Шаамашибке нике кыйып, өз элинде аземдүү той өткөрөт.

Контаажы менен Маашибиб,
Акылдаш жакын болду әми.
Маашибиб жана Гүлгаакы,
Акылга жетик толду әми.

Гүлгаакы Шаамашибиб,
Гүлпөттүү тойдо болушту.
«Бактылуу болсун» – булар деп,
Никесин кыйып коюшту.

Гүлгаакы кыздын атасы,
Адилет жакка өттү әми.
Нике тойго аянбай,
Оокатын элге төктү әми.

Ыраазы болуп бул байга,
Ырчы, акындар сайрады.
Ымандуу күйөө Маашибиб,
Ыраакта турат жайдары.

Күн саналып күн өттү,
Жыл артынан жыл өттү.
Контаажы сыйлап күйөөсүн,
Ак сарайга түнөттү.

Өзбек-кыргыз сөздөрүн,
Тен түшүнгөн Маashiриб.
Шарият жолун қурандан,
Кен түшүнгөн Маashiриб.

Намангандык Маashiриб,
Олужа сакы киши экен.
Береке кирип Таласка,
Бейили, дили түз экен.

Гүлгаакы кызга Маashiриб,
Адилет сөздөн сүйлөгөн.
Бейли сыйлык календар,
Бейчеки карап күлбөгөн.

Контаажы байдын малдары,
Жайыкка батпай жайылды.
Бечара бейбак жетимге,
Берип турду кайырды.

Кайын журту Маashiрибди,
Кадыр урмат кылышкан.
Чын кайнилер чогулуп,
Чыныдан кымыз сунушкан.

Женелери жыйналып,
Жен этегин тазалайт.
Ким ага орой сүйлөсө,
Киргизип үйгө жазалайт.

Тамашасын кабылдап,
Таалайлуу болгун деп коёт.
Багың гүлдөн ачылсын,
Балалуу бол деп коёт.

Кайни, балдыз жаштарга,
Катуу айтпайт Маashiриб.

Ата-энеге тигилип,
Ачuu айтпайт Маашириб.
Мына ошентип Таласта,
Сыйда жүрдү Маашириб.
Малда иштеп, кыз алып,
Кыйла жүрдү Маашириб.

ТАЛАС ЭЛИНИН ШААМАШИРИБ МЕНЕН ГҮЛГААКЫНЫ МЕККЕ-ҚААВАГА АЖЫГА ЖӨНӨТҮШҮ

Бир күндөрү Маашириб,
Атага мындай кеп айтты.
Уруксат берсөң чын дилден,
Ажыга барсам деп айтты.

Ал сөзүн угуп Контаажы,
Агайын элин чакырды.
Аксакал, билгич ошондо,
Айтышты мындай акылды.

Шаамаширибдэй асылды,
Меккеде күтүп алышат.
Ардактап, сыйлап ал жерде,
Алдына килем салышат.

Жөнөй турган болгондо,
Гүлгаакы мен да барсам дейт.
Зыярат кылып Каавага,
Мен дагы бата алсам дейт.

Атасы макул болгондо,
Эл чогулуп жыйналды.
Ажыга жөнөп турганда,
Тапканын берип ыйгарды.

Бирөөлөр берди койлорун,
Бирөөлөр берди уйларын.
Жолуңар жакшы болсун деп,
Бирөөлөр берди пулдарын.

Бирөөлөр жылкы мингизди,
Малдуулугун билгизди.
Кәэ бирлери коштошуп,
Кымкаптан чапан кийгизди.

Ажылыктын жолуна,
Абдан көп мал жыйналды.
Кийгизсе байга чак келген,
Кийимдер менен сыйлады.

Маш келди кымкап чепкендер,
Шаамаширибдег асылга.
Гүлгаакы кийген камзалдар,
Гүлгө окшоп кетти жазында.

Кайнатасы Контаажы
Казына оозун ачты эми.
Кызыл дилде, пулдардан,
Куржунга толо басты эми.

Аксакалдар кол жыйып,
Ажыга жакшы узатты.
Гүлгаакы менен Мааширибке,
Аябай кылды ызаатты.

Ак түстүү бээни сойдуруп,
Азэмдеп тамак болтуруп.
Аман бар деп коштошту эл,
Ак боз атка кондуруп.

Чогулган малды, пулдарды,
Маашириб жеке алган жок.

Кайната, ата, энеси,
Каймана андан калган жок.

Кенешип әлге Маashiриб,
Мал-мұлкту санап көрүштү.
Тегиз көрөм баарын деп,
Тепетең үчкө бөлүштү.

Бир бөлүгүн айдатып,
Ата-энеге жиберди.
Бир бөлүгүн Таласта,
Кайнатага имерди.

Бир бөлүгүн Маashiриб,
Жесир-жетимге арнады.
Ақылдуу әкен карачы,
Азамат дыйкан ардагы.

Кайната берген дилделер,
Карк кылат бизге болот дейт.
Жок болбойт биздин каржыбыз,
Жол-жолдон чөнтөк толот дейт.

Таластын эли жарданып,
Келбей калсанқ кош дешти.
Кабыл болсун ажынар,
Оомийин, жолун бол дешти».


Аксакал жана атанын,
Айтылган тилек батасы.
Жарандар өзүн кечиргин,
Жазуудан кетсе катасы.

Айтылып жаткан Маashiриб,
Акыркы кайып, олуя.

Чындыктан бүткөн поэмалын,
Чыгалы дедик соңуна.

Шаамашириб, Гүлгаакы,
Экөөсү кетти Каавага.
Жол жүргүп эсен жеткенде,
Жолукту ажы, саавага.

Керемет күчүн байкашат,
Кезиккен әлдер жолдон дейт.
Ак динде жүргөн экөөнүн,
Ажысы кабыл болгон дейт.





ГҮЛГААКЫ

(*O. Урмамбетовдун варианты*)

Илгери бир жоокерчилик замандарда калың калмак биригип камсыз жаткан кыргызды талашип, жерлеринен кууп чыгышат. Көп жылдар бою кыргыз – калмак жоолашыш, өткөн кекти доолашып, бирде алышип, бирде чабышып турушат. Барган сайын калмактардын күчү азайып кыргыз-казактын бирдиги көбөйө берет. Аны көрүп туруп кыргыз казактар менен эпке келишет. Казактар Сары-Арка, Челекке, кыргыздар Ат-Башы, Нарын, Таласка кайра келишет. Кыргыздардын бир уругу өз тынчтыгын көздөп, Жылдыз, Текесте калат. Ошенткен менен Ысық-Көл, Соң-Көл, Кемин, Чүйдү дагы эле калмак ээлеп калат. Бирок көп жылдар бою кагышпай, бирин-бири чабышпай кошуна конуп жердешип, урушу жок әлдешип, ко-нокко үйгө кел дешип, ынтымактуу жашап турушат. Ошол кезде калмактар бир канча кандарга бөлүнүп турган. Көпчүлүк калмак үрүмчү, Капракта болот. Мындағы элин Карпык деген кан чыгып баарын баш коштуруп, өзү баш болуп көп жылдар бою сурап турат. Карпык өлөрдө әнчисин эки уулуна бөлүп берет. Улуусу Контаажы, кичүүсү Бакаманжы экөө тен әр болуп, эч кимге тийгизбей, элине душман киргизбей баатыр болуп атанат. Бакаманжынын кыздан тогуз, уулдан беш баласы болот, булардан мыктысы болгон эмес, ал эми Контаажынын эч

баласы болбайт. Акыры жүрүп кыргыз аялынан Гүлгаакы аттуу кыздзуу болот. Гүлгаакы жөнөкөй кыз болбостон он төрт жашынан калмакка дүн болот. Кичине кезинен окуу үйрөнүп, сабаттуу болуп чыгат. Өзүнө окшош кыздан кыркты тандатып алышп, жоо жарагын жасатып, аларга да өнөр үйрөтүп аябаган уз кылат. Жоо жаракты мол камдатып дайыма душманга каршы даяр турат. Жанында курдаштары Мисгаакы, Апал, Упөл, ж.б. кыздар болуп тең өсүп өзү жеке иш кылбай эл журту менен кенешип калкына алынган кадырлуу каныша болот. Ошол кездеги узун кулактардан түрлүү жомок, чындыктарды айттырып угат. Алар Кытайда, Индияда салынган шаарды, жер алдынан казылып алынган кенди, дениздин суусун бурганын, эгин әгип жана башка өнөрлөрдү айтып берип, канышаны, ошол жерлерди өз көзү менен көрүүгө кызыктырат. Өзү дагы кээ бир жазылган жазмаларды окуп элге әмгек кылууга шыктана баштайт. Акыры Гүлгаакы ал оюна жетип жанына кырк кыз жана көп киши алышп кытайга чейин кыдырып барат. Бул жерлерди көргөндө Гүлгаакы менен кыздар мурун эч нерсе көрбөй кур талаада жүргөндөй сезет. Бара жаткан жолунда катагандын Турсун деген ханына жолугуп достошуп өтөт. Кашкар ханы Калдар хан менен да жакшы мамиледе болуп калат. Калдар хан Гүлгаакыга кандай хандык кылып эл башкаруунун жолун үйрөтүп, эгин әгип, соода кылуунун дагы чоң пайдасы бар экенин айтып берет. Кытайга барган кезинде Кылчан хандын кызы Лисин менен достошуп көп өнөр үйрөнөт. Айрыкча Гүлгаакыны салынган сепили, курулган шаарлар кызыктырат. Акыл менен айландырып кытайдан алтымыш уста алышп ошол эле замат шашып жери-не келип, сепил қуруп шаар салышп, эгин әгип жер айдалап тазалап шалбаа ачып, ашуу бузуп

жол салып, суусу жок жерлерге суу буруп, эмгекке бай кылып, бай жардысын төң кылат. Далай эл жер көрүп, ал элдин салт-санаасын билип баштагыдан Гүлгаакынын кыял жоругу өзгөрүлө баштайт. Кытай төрөлөрүн, зобулдарын көрүп, алардын адамга, кулдарга, малайларына айбандан жаман мамиле кылганына өтө нааразы болуп келет, бирок ачык айтып кийлигише албайт. Гүлгаакы өтө боорукер ханыша болот, ал эми душманы, элге зыян тийчүүлөрдү аяган эмес. Ар кандай кыйынчылыктарды акылдуулук менен жайгаштырып жөнгө салуучу. Мурдагы жоолошкан элдерге бут бойдон жакшы пикирлер менен мамиле кылып, эл тынчтыгын жолго салат. Ханышанын кадырлуу акылдаш адамдары дайыма бирге кенеш курушуп, акылдаш болуп турушат. Алар Аргын, Төкө чечен, Дожу, Долондор болгон. Андан башка ханышаны көрө албай жүргөн Таргын деген куу адам болот. Дайыма ханышага болуучу кырсык-душмандыктардын кырдаалын издеپ жүрөт. Гүлгаакыны аялдыкка алууга аракет кылат, ханыша эч кимисине макулдугун бербейт. Элге «карыйган кыздар» деген атка коно баштайт. Ага ханыша моюн бербейт. Ошол кезде Көйкапты жердеген кыргыздарда Байдуулат аттуу хан болуп, анын Гүлжигит аттуу жалгыз уулу болот, кичине кезинде кытай хандарынан өнөр үйрөтүп келип хан көтөрөт. Ал аябаган эр болот. Гүлгаакынын кабарын угуп, жашынып жылкы тийип, артынан кууп келген Гүлгаакы, кырк kız менен таанышат. Ошондон баштап Гүлгаакы Гүлжигитти жактырып өзүнө жакындашып үчүн Көйкаптан Көлгө көчүрүп келип, калмак менен айылдаш ко-нуп, бирге малы жайылып, бирге эгин айдашып, бири-бирине душмандыгы жок эл болуп жашап турушат. Барган сайын Гүлжигит менен Гүлгаакынын ашыкчылыгы күчөйт, бирок дароо эле баш ко-

шуп алуудан айбыгышат. Акыры жүрүп элге билинип, эч ким каршы болбой жактоочулар көп болот. Таргын деген куу булардын сүйүсүн бузууга жол табат. Ал Гүлгаакы багып алган иниси Таранды вазир кылып, өзүнө чон сепил куруп, калмак элинин тою деп той берип ага казак, кыргыз, кытайдан эл келет. Ошол тойдо калмактын белгилүү баатыры Догонду Гүлжигит эр сайышта женип кеттет. Ошондон баштап Догонду Гүлжигитке каршы бүлөп, куу Таргын экөөнү душман кыла баштайт. Таргын менен Догон жашыруун барыш Капкактагы калмактын Долухан деген ханын калың кол менен алып келип Гүлжигит менен Гүлгаакыны кыз-жигиттери менен Сон-Көлдөн кырып элди кайрадан азапка салат. Калмакка Таргынды хан деп жарыялап, Төрт-Күлдө жаткан жеринен, шашылып кабар угуп Таластан Намыр, Темир, казактан Албан келип ташын талкан кылат. Калмактар түн ичинде көчүп, корккон бойдон Капкакка кире качат.

Эл, Гүлжигит менен Гүлгаакы, кыз-жигиттерди ардактап көмүшүп эстелик кылып, күмбөз салдырыш кыргыз өз жерин ээлеп жатып калат.

I

Улуулардан келаткан,
Уламалуу кеп экен,
Улуту калмак эл экен.
Бакаманжы – Контаажы,
Хан болуп эл башкарган,
Бир тууган чыккан, бек-экен.
Баатырлыгы башкача,
Элине коргон чеп экен,
Мына ушул кандардын,
Атасы Карпык дээр экен.
Баатыр Бакаманжынын,

Контаажы экен агасы.
Жердеген жери ошонун,
Тогуз-Торо талаасы.
Ошол Бакаманжынын
Болгон экен өзүндө,
Кыздан тогуз, уул-бешөө,
Баарлыгы он төрт баласы.
Балдарынын жок экен,
Хандык кылыш, эл бийлеп,
Бул кызматка жарачу.
Контаажы баатырын,
Алтымыш алты жашта экен,
Бала көрбөй карганча,
Арманы күчтүү башка экен.
Кыйлага жашы толуптур,
Калк ичине таралыш,
Куу баш атка конуптур.
Тогуз аял алыштыр.
Бала көрбөй мында да,
Томсоргон бойдон калыштыр.
«Касиеттүү» жерлерге,
Койбой тегиз түнөптур.
Кошо келип карылык,
Башкача жаман жүдөптур.
Барбаган жери калбады,
Бир баланын айынан.
Кыздуу болду бир күнү,
Кыргыздан алган зайдынан.
Кыркка чыккан кезинде,
Байбичеси Айымдан.
Калмактын эли ырымчыл,
Төрөлгөндө баланы,
«Эти чыйрак болсун» деп,
Киринтишип чай менен.
Оозантышып май менен.
Орошуп жибек шай менен.

Жети күнгө толгончо,
Көргөзгөн жок бир жанга,
Айткан жок бир да адамга.
Жети күнгө толгондо,
Эмчи Бұбұй байбиче,
Көргөзгөнү баланы,
Ороп колго алыптыр.
Хан келгенче бетин жаап,
Көрүндүк сурап калыптыр.
Жетимишке чыкканда,
Балалуу болдуң ханыбыз.
Аман эсен кыз тапты,
Айымкан асыл жарыныз.
Канакей каным келициз,
Көрүндүгүн бериниз?
Көрүндүгүн берген соң,
Карганда көргөн персентин,
Анан кийин көрүнүз.
Баланы көзүн көргөндө,
Ачылаар ханым көзүнүз.
Сүйүнчүмдү чон бергин,
Сүлөөсүн ичик тон бергин.
Кубанчымды чон бергин,
Карышкыр ичик тон бергин.
Токтобостон эр Таажы,
Капчыкка колун салды эми,
Канча бир жамбы алды эми.
Сүйүнчү менен көрүндүк,
Чогуу берип салды эми.
Балбайып басып барды эми,
Баланы колго алды эми.
Айдай жүзүн көргөндө,
Анылдал ыйлай бергенде,
Жыпардай жыты баланын,
Мурунду өрдөп келгенде,
Мәэрими түшүп аталык.

Бетине басып бек жыттап,
Кубаныч басып жүрөгүн,
Көөдөндөн чыкты капалык.
Кыз болсо да кудурет,
«Бергени» – деп буюруп,
Сүйүнгөндөн аккан жаш,
Сакал ылдый куюлуп,
Кубангандан хан ыйлап,
Кошулушуп ханына,
Олтурган жандын баары ыйлап,
Байбичеси дагы ыйлап.
Бир аздан кийин басылды,
Жаркылдан кабак ачылды.
Антсе дагы эр Таажы,
Ар түркүн ишти ойлонот.
Түбүн байқап олтурса,
Түнөрүп кайра толгонот.
Жүрөгүн кайгы мун чалып,
Бузулуп өнү кумсарып,
Кубанчын ичтен кайгы жууп,
Токтобойт санаа тынч алып.
Эр Таажы анда кеп айтат,
Ичиндеги кайгысын,
Чыгарып элге эми айтат:
Энеден тегиз туулуп,
Экөөбүз бирдей эр болдук.
Эл башкарып хан болуп,
Эр уулу менен тен болдук.
Ээр токуп атка мингени,
Эмнеден кем болдук.
Калмак элин кор кылбай,
Намысты кату талаштык.
Казак-кыргыз биригип,
Тартып алган жерлерди,
Калмакка кайра караттык.
Эрдик менен жоолашпай,

Эл болуп кайра жараштык.
Кызматты журтка тийгиздик,
Текши жорго мингиздик.
Душман колун сала албай,
Жылкы тийип ала албай,
Талаанын баары мал болду.
Байыганын калмактын,
Көргөн адам таң болду.
Короо толгон кой болду,
Калмак уулу зор болду.
Түтөгөн калмак эл болдум,
Төрт түлүгүм бүт түгөл,
Бирок, бир түяктан кем болдум.
Карыганда кур койбой,
Бала берди кудайым,
Күү баш аттан кутулуп,
Чыркыраган баланын,
Үнүн укту кулагым.
Таарынам неге тенирге,
Карганда көргөн чырагым.
Эркек болсо эмине,
Ордумду басып эл бийлеп,
Турбайт беле элимде.
Канчалық кыйын болсо да,
Кыздан чыкпайт демилге.
Менин көзүм өткөнчө,
Чырпыгына калмактын,
Чыдап эч ким тие албайт.
Менин көзүм өткөн сон,
Ким болсо да хан болсо,
Чындыгы мендей биле албайт.
Мына ошондо Контаажы,
Айтып сөзүн бүткөнү,
Кайгы аралаш, сырды айтты,
Катылып жаткан ичтеги,
Каңырык түтөп муңду айтты.

Анда Бұбұ кеп айтат,
Токтой тур ханым деп айтат:
Денинен чыккан баласын,
«Кыз» – деп чанган оңобу?
Сенин, кыйрына жакшы болобу.
А, дегенде кыз берет,
Кыз берген кудай қур койбойт,
Аркасынан уул келет.
Кыйла жашка барсан да,
Ақыл менен әл бийлеп,
Хандық атак алсан да,
Эмдигиche баласын,
«Кыз» – деп аны чанасын.
Бербей койсо кудурет,
«Кызыл бит» кайдан табасын.
Эркектен кыйын эр болуп,
Ургаачы жолборс чыкпайбы?
Урушсан жоону жыкпайбы?
Төрөлгөн ушул кызыныз,
Ургаачынын сулуусу,
Адамзаттын нурдуусу.
Байқап көрчү кызыңды,
Маңдайында айы бар.
Оң бетинде калы бар.
Бала арстан сүрөттүү,
Аркасында жалы бар.
Татынакай өнү бар.
Таноосунда мени бар.
Куйругундай күшүндүн,
Кара тармал чачы бар.
Чекесинде уюлу,
Ченеми жок башы бар.
Баланда жолборс сүрү бар,
Баркырап туруп ыйласа,
Баатыр эрдин үнү бар.
Бұбұ катын айтканын,

Байкап бегим билип ал.
Бул Бүбүнүн айтканы,
Ханыңызга сыр болду.
Көп имерип караса,
Көрсөтө айткан белгинин,
Көпчүлүгү чын болду.
Көрүп туруп буларды,
Эми Таажы кубанды,
Маңдайы жайнап ачылып,
Жадырап күлкү чыгарды.
Көтөрүп алыш жыттады,
Баладан көзүн айыrbай,
Жанынан басып чыкпады.
Канакей Бүбү эмесе,
Ордодон чыкпай жат деди,
Өз колун менен аш берип,
Сен чоңойтуп бак деди.
Мына ошонда Эр Таажы,
Калкына кабар салғызды,
Кен Соң-Көлдүн боюна,
Кашка суунун оюна,
Түгөл жыйып алғызды.
Күнү түнү жети күн,
Күпүлдөтүп той кылып,
Түрдүү малдан жарғызды,
Кымызды көлдөй ағызды.
Жөө күрөш менен эр сайыш,
Күлүктөрүн чабышты.
Эрлер чыгып эңишип,
Эчендин колу карышты.
Жар чакырды Контаажы,
Топтогон элдин учуна,
Улуу кичүү чогулуп,
Ат коюп бер деп, кызыма.
Олтурган элдин баарысы,
Кандай ат коюп берсек деп,

Ойлонуша калышты.
Оюна түшкөн атты айтып,
Чуулдашып калышты.
Баарына Таажы көнгөн жок,
Минге жакын атты айты,
Бирөө ылайық келген жок.
Ак сакалчан бир адам,
Калктан чыкты сууруулуп,
Оозунан чыккан сөздөрү,
Сүйлөсө нечен кубулуп.
Тебетейин колго алып,
Уруксат сурал буруулуп:
«Кандай дейсин ханыбыз,
Эл катары мен дагы,
Бир ат айтып кайтайын.
Уруксат десе баарыңыз».
«Уруксаат» – деп ошондо,
А, дегенде хан айтты,
Чуулдашып түш-түштан,
Олтурган элдин баары айтты.
Карыганда жаныдан,
Кыздуу болду ханыбыз.
Калайык эл чогулуп,
Кубандык ага баарыбыз.
Улуу кичүү жыйналып,
Ат койгону жатабыз.
Ылайыктап ат тапсак,
Ушул Таажы падыша,
Санаасын бир жолу басабыз.
Уламадан улагам,
Улуулардан сурагам.
«Гаакы» – деген гүл болгон,
Эч бир өнү бурулбай,
Жайы кыши гүлдөгөн.
Өнү кызыл гүл деген,
Сабагы сайма түр деген.

Кыйлалардан кеп уккам,
Жыты жыпар деп уккам.
Казып алса тамыры,
Сары болот деп уккам.
Кулак уккан ооруга,
Дары болот деп уккам.
Жалбырагы көк деген,
Жай-кышы жап-жашил,
Улам жаны көктөгөн,
Бир кудурет артыкча,
Жаратып койгон чөп деген.
Кайғы-капа билбесин,
Туулган кызың падышам,
Ошол гүлдөй гүлдөсүн.
Баатыр болсун башкача,
Сулуу болсун артыкча,
Тендеши жок бир дагы,
Урматтуу ханым кызыныз,
Аты болсун – Гүлгаакы.
Карыя айткан бул ысым,
Ханы менен баарына,
Калети жок жарады.
Чогулган эл бүт бойдон,
«Өмүрү узун болсун» – деп,
Дуба окушуп тарады.
Ушул тойгоabyдан,
Эл котолоп толуптур.
Ачып көздү жумганча,
Ак сакалчан карыя,
Көздөн кайым болуптур.

II

Хандын кызы Гүлгаакы,
Он әкиге келгенде,
Арка чачы узарды,

Алмадай бети қызарды.
Чекесине ийилип,
Карлыгачтай каш чыкты,
Ченеми жок чубалып,
Кундуздай кара чач чыкты.
Карагаттай эки көз,
Жайнап чыкты мөлтүрөп.
Кирпиги кара берметтей,
Сулууга көркөм келтириет.
Кындей бели қыналып,
Жарк этип күлсө жаш сулуу,
Кыраанда айдай суналып.
Соккон желге үлпүлдөп,
Саңоору болду чүрөктүн.
Таралып желге созулган,
Тал жиби болду жибектин.
Сүйлөгөн сөзү жөн эле,
Шекер менен бал болду.
Таң қалтырган көргөндү,
Перидей асыл жан болду.
Келишимдүү уз болду,
Артык туулган энеден,
Бир башкача кыз болду.
Зоболосу артылып,
Гүлгаакыга бак конду.
Он төрт жашка келгенде,
Мингени алтын «так» болду.
«Жашым өтүп кетти» деп,
Алтын таажы кийгизди.
Артык сулуу Гүлгаакы,
Атакеси әр Таажы,
Алтын такка мингизди.
«Тизгинди колго ал» – деди,
«Мындан ары әлинди,
Кыз да болсон караптыйм,
Өзүн баштап бар» – деди.

«Акырет жайдан доо келди,
Балам ажал деген жоо келди.
Чон дайра агат күрүлдөп,
Көзүм өтөт дүйнөдөн,
Көз кырың салып әл сакта,
Көңүлүң толбосон,
Балам, көчпөсүн калмак бириндеп.
Ордунан жылып күн калат,
Ажал жетсе токтоосуз,
Ордунан таппай ким калат.
Оюмда жатат көп санат.
Балам, улуу болсоң жатык бол,
Өзгөдөн башың зор кылба.
Өзгөгө кетип сатылып,
Өз элинди кор кылба.
Алдында минген тагың бар,
Алдадан жазган багың бар.
Ак жибек боонду чалып ал,
Акылың менен жактырып,
Азамат эрге барып ал.
Тенинди өзүң терип ал,
Тентушун байкап көрүп ал,
Көп акыл айттым көнүлгө ал.
Менин көзүм барында,
Эл башкарый көнүп ал.
Тоорумай салып атанды,
Томкоргон турат шум ажал.
Айтайын балам тилимди ал,
Кимдин көөнү ак экен,
Кимдин көөнү кара экен,
Кимдин ичи ала экен,
Ушул айткан кебимдин,
Ак карасын билип ал.
Доржу-Долон әки аган,
Эрлер аскер башкарған.
Адал кызмат кылышат,

Ар убакта кишиге,
Арамы жок ичинде.
Ала Таргын – деген бар,
Көзүн барда бирди айтып,
Көзүн жокто бирди айтып,
Көп ыйманын жеген бар.
Чын айтпаган бир кебин,
Акыл кошуп сүйлөшүп,
Айтканына кирбегин.
Аргын – деген бир аган,
Ал байкуш элге белгилүү,
Аргымак аттын кашкасы,
Калыстык сөзүн сүйлөсө,
Тең келбейт ага башкасы.
Айтканыма туна көр.
Акыл салып кенешип,
Аргындын сөзүн уга көр.
Ай кыраандан баткызба,
Айлындагы бектерди,
Акыл сурап жыя бер,
Айына тынчып жаткызба,
Күн кыраандан баткызба,
Күлүк ойлуу адамдан,
Көбүрөөк акыл сөз сурап,
Күнүгө тынчып жаткызба.
Акылсыз кылыш алдырып,
Азапка башың түшпөсүн,
Ашуудан кароол үзбөгүн.
Тозокко башың түшпөсүн,
Тоо-тоодон кароол үзбөгүн.
Күнү-түнү чечилбей,
Аргымак турсун кермеде.
Камынтпай жоо келет деп,
Кабарлаш болгун эрлерге.
Калкында катуу кам болсун,
Калк үчүн камкор хан болгун.

Кирдепей, балам, сактагын,
Алтын таажы тагынды.
Бата берди Контаажы,
«Ачсын деп кудай багынды».
Оозунан балын тамызды,
Осуятын агызды.
Ошол сулуу Гүлгаакы:
Жети жашка келгенде,
Арабдан молдо алдырып,
Алипеден үйрөткөн,
Араб тилин сүйлөткөн.
Кыргызчалап кат билген,
Кыргыз тшган жат билген.
Он экиге келгенде,
Бүт жоюлган сабаты.
Китең окуп тааныган,
Шондогу кээ бир кабарды.
Китеңтен окуп үйрөнгөн,
Илгертен калган дастанды.
Артыкча сүйүп оқуган,
Баатыр Қангор арстанды.
Калмактар үчүн өч алып,
Мангулду барьш чапканды.
Жерин таштап калмактар,
Чегине чыга качканды.
Бар әле анын тилмечи,
Ар улуттан тил билген.
Кыз да болсо Гүлгаакы,
Кабар алган болучу,
Кытай менен индицен.
Кээде сулуу Гүлгаакы,
Билерманга келүүчү,
Көргөн менен билгенин,
Алар да айтып берүүчү.
Жаңылык айткан кишини,
Гүлгаакы жакшы көрүүчү.

Бээжин-кытай жеринен,
Кабар айтып түшүнүп,
Кытай-инди элинен.
Өзгөчө сонун жерди айтып,
Өнөрү укмуш элди айтып,
Гүлгаакыны кубантчу,
Курчаган түпсүз көлдү айтып,
Салтанаты барды айтып.
Согуш болгон калайман,
Эчен-эчен чууну айтып,
Кызыктырып ханшаны,
Денизден бурган сууну айтып,
Жер алдында кенди айтып,
Эгин эккен элди айтып.
Жердин түбү желпиниш,
Андан да ары жер бар деп,
Дүнүйөнү курчаган,
Санат жеткис әл бар деп.
Ушул уккан сөздөрүн,
Жазмачыга тапшырчу,
Калтыrbай түгөл жаздырчу.
Анан дагы Гүлгаакы,
Эр өнөрүн сүйүүчү,
Мылтык атып, жаа тартып,
Найза сайып, кылыш чаап,
Жоо өнөрүн сүйүүчү.
Эркекче кийим кийинген,
Өзүндөй болгон кырк баатыр,
Кыздан болчу жигити.
Кайран сулуу Гүлгаакы,
Калкындағы кыздардын,
Өзү тендүү сулуудан,
Кыркты тандап алгызды,
Саамайын бештен өргүздү,
Өзү окуган дарстардан,
Үйрөтүп өнөр билгизди.

Болот ийне, жез оймок,
Ойротто жок уз кылып,
Иштин жайын билгизди.
Машыктырды кыздарды,
Жаа тартып мылтык атышка,
Шыктандырып үрөтүп,
«Шылк этпей тур» – деп намыска.
Окшоштуруп баарына,
Кара жорго тандады.
Усталарга жасатып,
Ат жарагын камдады,
Минип чыкса шарактап,
Түлөнөт аттын жабдыгы,
Ай тийгендей жаркылдан,
Күмүштөн болду бардыгы.
Калмактарда бар эле,
Белгилүү уста Кара эле,
Колунан көөрү төгүлгөн,
Артык туулган жан эле.
Акыл ойлоп жай гана,
Салмак менен сүйлөгөн,
Алты киши басычу,
Ак кайыштан чон көөрүк,
Аркырап чокту үйлөгөн.
Кызыл темир ширенди,
Камырдай жууруп ийлеген.
Касиеттүү жан экен,
Отто жаткан темирди,
Кармаса колу күйбөгөн.
Калмакка ошол тутка эле,
Анык дөөтү колдогон,
Аябаган уста эле.
Мына ушуга Гүлгаакы,
Кырк бир кызга жасатты,
Келиширип жаракты.
Кийгендин көөнүн тындырып,

Алты кабат кылдырып,
Ак чопкут соот соктурду,
Ичине темир уютуп,
Ширетип күмүш калайга,
Эмчектин ордун ойдуктап,
Ай көмкөрө салдырып,
Төшүнө такты чарайна.
Такыянын сыртынан,
Кийгизди башка туулга,
Мандайына күмүштөн,
Ай сүрөтүн чаптырып.
Чокусуна жибектен,
Кызыл чок жасап тактырып.
Сары булгары зымпочтон,
Жаптырма кылып жасатып,
Жаканын үстүн бастырып.
Наакери өңкөй булгары,
Колу менен Кара уста,
Куп келтирди буларды.
Найза, кылыч, ай балта,
Камсыз болду куралы,
Тийишүүчү жоо болсо,
Чыгуучудай талканы.
Кийгенинин баарысы,
Сары сайма шым болду.
Он алтыга чыккыча,
Гүлгаакынын курагы,
Усталарды жыйдышып,
Соктура берди куралды.
Үй башына кур койбой,
Таркаттырды буларды.
Жасаттырган жаракты,
Эрмин деп жүргөн элдеги,
Жан кур койбой таратты.
Акылмандар ойлонуп,
Эл камы деп буларды.

Өз ичинен жаратты.
Кайран сулуу Гүлгаакы,
Минтип турган себеби.
Жомок башы калмактан,
Откөндү айта кетели,
Аз жыл болду калмактын,
Жоо көрбөй тынчып жатканы.
Эсинен чыгып кете элек,
Олжо кылып калмакты,
Туш-туштан ар ким чапканы.
Бакаманжы, Контаажы,
Ушулар такка келгени,
Казак менен кармашты,
Кыргыз жерин талашты.
Жоо болушуп эчен жыл,
Эл болуп кайра жарашты.
Жердеди кыргыз ошондо,
Ат-Башы, Нарын, Таласты.
Бытырап кыргыз бөлүнүп,
Кол кайтарар баатыр жок,
Туш-туш жакка тарашты.
Качып кеткен токтобой,
Кадимки көлдүн кыргызы.
Мекен кылып калышкан,
Көйкап, Текес, Жылдызды.
Жылдар өтүп сандаган,
Калмак менен кыргыздар,
Аралаш конгон кайрадан.
Откөн кекти жоктошуп,
Кыз алышып, достошкон,
Казактар жердеп турушкан,
Сары-Арка менен Челекти.
Малга жайлуюу, данга бай,
Жер сонунун ээлешти.
Антсе дагы бул элдин,
Ичтеринде ала бар,

Бир-биринде өч калган,
Душмандык жери жана бар.
Калмактын ханы ошондо,
Жерди бөлүп чек койгон,
Энчилеп берип атайын,
Башкарууга бек койгон.
Аркы чети Каркыра,
Берки чети Улакол.
Құнгей тескей эки жол,
Ысық-Қөлду жердешип,
Ысық малын төлдөтүп,
Бай-Сорунду жай кылып,
Ичкени кызыл чай кылып,
Сорун деген билчү экен.
Илгертен аты жат экен,
Үч бир тууган жан экен.
Үч бай – Соорун деген жер,
Ошондон калган ат экен.
Қөлдүн ээлеп тескейин,
Койдуу, Каба жатчу экен,
Өрүшкө малын бакчу экен.
Кароол коюп туш-тушкан,
Жоо кабарын алчу экен,
Чек арасы бузулса,
Токтобой киши чаптырып,
Баатырга кабар салчу экен.
Айтылуу Тогуз-Торону,
Контаажы өзү жердеген,
Жылкысы жорго желбеген,
Беттешип өч ким жеңбеген.
Калмактардын тынары,
Бакаманжы кырааны,
Жайкысын чыгып Соң-Қөлгө,
Кыштачу экен Жумгалды.
Былк эткизбей калмакты,
Баарына жеткен сурагы.

Карылык жетип башына,
Сексенден ашты курагы.
Келечек ишти ойлонуп,
Жоо жарагын камданып,
Сарамжал күткөн Гүлгаакы.
Көзү өтсө атамын,
Өчү бар душман укпайбы!
Көк чокморун колго алыш,
Көтөрүлүп чыкпайбы.
Көккө тийген желбиреп,
Калмактын туусун жыкпайбы.
Атам өлсө калмактын,
Арасын ала чалбайбы,
Абыдан өчү бар душман,
Ачынып колун салбайбы.
Жылкыны алар өрүштөн,
Элимди алар эништен,
Элди колго албасам,
Эч кайрат болбос челишсем,
Деп ойлонуп Гүлгаакы,
Элдин камын келечек,
Жеп ойлонот Гүлгаакы.
Камылгасын күчөтүп,
Көп ойлонот Гүлгаакы.
Ал ангыча кыш болду,
Контаажы баатырга,
Капилет ажал туш болду.
Калмактын ханы өлдү деп,
Туу көтөрдү башына,
Кыямат көздөй жол тартып.
Сексен эки жашында.
Хан өлгөндө калайман,
Жети күнү кар жаады,
Жыйналып келди туш-туштан,
Жетимиш уруу калмагы.
Көп ырым бар калмакта,

Тирүүдөн артык сый қылат,
Өлүп калган арбакка.
Калк чогулуп келишти,
Ханы менен мұрзөгө,
Эңчисинде өзүнүн,
Ат тонун кошо көмүштү.
Кошо койду жанына,
Жоого кирчү жаракты,
Баш жагына койгузуп,
Табакка салып тамакты.
Жана шарты бар әкен,
Эркек аял дебестен,
Көмөргө жакын келчү әкен,
Канча адам жыйылса,
Колуна бирден таш алып,
Мұрзөсүнүн үстүнө,
Таштап өтмөй алпарып.
Контаажы өлгөндө,
Жеке калмак дейсинби,
Ар кайсы элден келишип,
Эл кыжылдаپ толуптур.
Баары бирден таш алып,
Баары таштап өткендө,
Тоодой дәбө болуптур.
Илгерки элдин айтуунда,
Ушундай әкен ангеме,
Азырка чейин белгилүү,
Атальып калган «хан-дәбө».
Чогулушкан калмактар,
Ханды ушинтип жайлашты.
«Арты жакшы болсун» – деп,
Хандын тагын майлашты.
Гүлгаакыдай сулууну,
Жалпы калмак элине,
Хан көтөрүп шайлашты.

III

Алты жүз баштуу чоң ак үй,
Гүлгаакынын ордосу.
Ошондо сулуу турчу экен,
Хандык сурак кылчу экен.
Тегеренип жатпаган,
Күн-түнү сакчы сактаган.
Ордосуна кирбegen,
Орою бузук башка адам.
Төрт жагына ордонун,
Күмүштөн кылган ай экен,
Кара желек, кара туу,
Хан белгиси ал экен.
Кошо конуп конуучу,
Гүлгаакынын айлында,
Мин түтүн калмак бар экен.
Жайынкысын жайллоолоп,
Сон-Көлгө барып турчу экен,
Кыштын күнү ордону,
Кен Жумгалга курчу экен.
Кычырап жаткан кар эрип,
Түрлүү чөп өсүп гүл жайнап,
Түркүн күш безеп тил кайрап,
Кара тилден жылкы өтүп,
Жаңы туулган кулундар,
Кара кулак болгондо,
Күн төбөдөн тийгенде,
Тушарды шибер чийгенде,
Шаан-шөкөт менен Гүлгаакы,
Көчүп чыкты Сон-Көлгө.
Ак жорго минип балпайып,
Айымкан көчтү баштады.
Кызыл Нарын жетелеп,
Чубашып учкан турнадай,
Бул көчтүн катарлашканы.

Конгуроолор канғырап,
Кошуулуп кыздар ыр ырдап,
Жигиттер суусар бөрк менен.
Бир өзүнчө көрк менен.
Салтанаты артылып,
Кызыктырып көргөндү,
Каткырышып күлгөнү,
Каз катарлап жүргөнү.
Өзгөчө кызык булардын,
Тегиз жорго мингени.
Көчтүн түшүп соңуна,
Аттанып чыкты Гүлгаакы,
Минип Кара-Долуга.
Чайпалбаган жорго ошол,
Суу токтогон жонуна.
Бармак басым ағы бар,
Аттанар жакы сооруда.
Кулагында шамы бар,
Төрт түякта ағы бар,
Куткарбаган кууганды,
Куюндай учкан жаныбар.
Аттанып чыккан тегиз кыз,
Желбекен жорго минишкен,
Женилдеп кийим кийишкен.
Чү коюп атка жүрүшү,
Кем көрүнбөйт жигиттен.
Мына ушул кыздардын,
Падышасы Гүлгаакы.
Башкарганы булардын,
Вазирдин кызы Мисгаакы.
Гүлгаакы менен тең экен,
Өзгөсүнөн токтоорок,
Акыл эстүү неме экен.
Бир чоноюп бирге ёскөн,
Бир сөздү бирге кенешкен,
Терен акыл бир сырдуу,

Тендеши жок мин қырдуу,
Сөзгө женил неме эмес.
Жүрүш менен турушу,
Журтуна кылган жумушу,
Гүлгаакыдан кем эмес.
Аттанып чыккан тегиз кыз,
Арасында бар экен,
Апал-Үпөл әгиз кыз.
Шайыры ошол кыздардын,
Тамашаны курчу экен,
Тангалдырган адамды,
Талыкпаган бийчи экен.
Күлдүргүчү Күмүш бар,
Шаңкылдап күлүп жарышып,
Көчтөн өттү бул кыздар.
Көп буйдалбай Гүлгаакы,
Кечип өттү Жумгалды,
Чаар арчаны өрдөшүп,
Көк-Белди басып өтүшүп,
Жете келди Соң-Көлгө,
Күлүктөрүн тердетип.
Бастырышып жанаша,
Айтканы күлкү тамаша,
Чөйчөккө куйган сууга окшоп,
Ченемдүү толкуп көл турат,
Белеске чыгып караса.
Көгөрүп көлдүн тунугу,
Сымалтай болуп жылтырап,
Жылжып өзөн шылдырап.
Туташ тулан бетеге,
Тукабадай кулпунат.
Аныры учуп анкылдап,
Каз-өрдөк учуп каркылдап.
Аркар-кулжа адырдан,
Үркүп качып бышкырып,
Суурлары дөбөттөй,

Ийинден чыгып ышкырып.
Жаткан экен Соң-Көл,
Телегейи тен болуп,
Тоо башында булут жок,
Текшилеп соккон жел болуп.
Кече келген жигиттер,
Жер жайпаган жылкыны,
Көл боюна салыптыр.
Кара желек, кара туу,
Хан ордосу кончу жер,
Көкөлөтө сайыптыр,
Көрк бөрү тартып ойношуп,
Тамашага каныптыр.

IV

Кулундарын ээрчитип,
Кучак күйрук бээ жатат.
Моюндарын койкойтуп,
Боз талаанын бетинде,
Нар аралаш төө жатат.
Жыбыраган қалың мал,
Өрүшүнө толуптур.
Гүлгаакынын айылы,
Кен Соң-Көлдүн жээгине,
Өйүз-бөйүз конуптур.
Айыл мында келгени,
Алты күнчө болуптур.
Акылман сулуу Гүлгаакы,
Алыска жигит чаптырып,
Агаларын чакырды,
Калбай бири келсин деп,
Акылманы баатыры.
Доржу менен Долонду,
Дорбо менен Догонду,
Аргын менен Таргынды,

Атайылап буларды,
Кат жиберип алдырды.
Чакырган бектер калbastan,
Чогулушуп келишти.
Чонмун дебей ханышага,
Таазим кылып ийилип,
Ызаат менен көрүштү.
Кайран сулуу Гүлгаакы,
Калмактагы бектерди,
Калтыrbай бирин жыйнады.
Эки күнү, күнү-түн,
Конок кылып сыйлады.
Эртесинде Гүлгаакы,
Олтургузуп коногун,
Кашка суунун түзүнө,
Көк шибердин үстүнө.
Басып келди Гүлгаакы,
Алтын таажы башында,
Туура он алты жашында,
Кырк кызы бар кашында.
Кундуздан кийген бөркү бар,
Кубулжуган көркү бар.
Далысы жазы ийиндүү,
Салам берди калкына,
Табылгыдай ийилип,
Таазим кылып бүгүлүп.
Ак бетинен нур чыгып,
Акырын сүйлөп унчугуп:
Агалар сени жыйганым.
Акыл сурап турганым,
Жарым жылга толо элек,
Менин хандык кылганым.
Жакшы билбейм агалар,
Жалпы журт, жердин сырларын.
Илгертең элдин салты экен,
Алдыма минип турганым,

Атадан калган так экен.
Баласы калса хан болмок,
Эзелден элде шарт экен.
Менин тилим алсаңар,
Мен айткан жакка барсаңар,
Айтканым көнгүлө,
Улуу кичүүн турасын,
Бир убуда бергиле.
Баш иемин дегенин,
Чын сырынды айттыла.
Баш ийбейм сага дегенин,
Ат тизгинин тарттыла.
Зордук менен зомбу жок,
Айлынарга кайттыла.
Деп ошондо Гулгаакы,
Акылды катуу курду эле,
Акылмандын баарысын,
Алапайын тапкызбай,
Жарга камап турду эле.
Калкын карап Гүлгаакы,
Кабак түйүп кумсарып,
Карап турду сумсайып.
Калктан чыгат нечени,
Гүлгаакы балам деп сүйлөп.
Төкө деген чечени:
Уктук балам сөзүндү,
Улук кылышп шайлады,
Ушул эл сенин өзүндү.
Карыдан чыгат не акыл,
Жаштан чыгат сезимдүү.
Айтып турган сөзүндүн,
Адилдиги сезилди.
Ушул сенин өзүндү,
Ургаачы деген онобу,
Акыл эси жарапса,
Аялдан пааша болбойбу.

Башкаруучу кыз болду,
О, калайык сөзүмдү ук,
Балада болсо Гүлгаакы,
Бактыбызга туш болду.
Атанын жолун жолдоду,
Алтымыш уруу калмактын,
Сен болгун балам коргону.
Өл десен азыр өлөбүз.
Не айтсан балам көнөбүз,
Тур десен турабыз,
Туура сүйлөп калыс бол,
Намысы үчүн калмактын,
Туу түбүндө турабыз.
Акыл сөзүн угабыз,
Айтканыңды кылабыз,
Арбак уруп, кетпейби,
Антты кайдан танабыз.
Ата болду журтума,
Гүлгаакы биздин балабыз.
Көлдө болсон Гүлгаакы,
Көлдө бирге болобуз.
Чөлдө болсон Гүлгаакы,
Чөлдө бирге болобуз.
Узун өмүр бак болсо,
Элде бирге болобуз.
Тоода болсон Гүлгаакы,
Тоода бирге болобуз.
Найза сайып кылыш чаяп,
Жоодо болсон Гүлгаакы,
Жоода бирге болобуз.
Балам ушул элдин тагдырын,
Өзүндөн башка чече албайт.
Бөлүнгөндү бөрү жейт,
Бөлүнүп эч ким кете албайт.
Айткан сөзүн терең сөз,
Мааниси бар билебиз.

Сурагың балам кыла бер,
Кынқ әтпей башты иебиз.
О, калайык сөзүмдү ук,
Каз-өрдөк болбой көл болбойт,
Башчысы болбой эл болбойт.
Кийиги болбой төр болбойт.
Калктан чыккан қыраанды,
Эл колдобой эр болбойт.
Тоодон аккан дайранын,
Куяр жери көл деген.
Хан кадыры артылат,
Калайык калың эл менен.
Абадан учкан ак булут,
Жерден чыгат турбайбы,
Акылмандар тандалып,
Элден чыгат турбайбы.
Көкөлөп учкан канаттуу,
Тирчилиги жер менен,
Көп өнөр жатат үйрөнгүн,
Көнүлдөш болуп эл менен.
Жалгыздан чыкпайт эч нерсе,
Көп толкуса көл деген.
Жакшы болсо Гүлгаакы,
Улуу кичүү чогулуп,
Ар акылын табалык,
Бала да болсо ханышанын,
Айтканына макул деп,
Жакшы күтүп алалык.
Кана әмесе калайык,
Кереметтүү ханышанын,
Айтканына көнөлүк,
Улуу кичүү баарынар,
Төрт көзүң түгөл турганда,
Баш иебиз ханым деп,
Бүт убуда берелик.
Деп ошентип әлине,

Олтурушкан бегине,
Төкө сөзүн бүттү эми,
Оюндағы өзүнүн,
Жеке сөзүн бүттү эми,
Калганыңар айтқын деп,
Олтурған әлден құттү эми.
О, туугандар деп айтып,
Арбын чыкты арбайып,
Сүрү укмуштуу жан экен,
Ач буурадай калжайып.
Калмактын чойгон бир жагын,
Кайраты ашкан калкы бар.
Ката сөздү сүйбөгөн,
Калайыкка баркы бар.
Эрди башы калбайып,
Сүйлөй турған эби бар,
Кубулжуган кеби бар.
Уккандын көөнүн уютуп,
Ар сөзүндө эми бар.
Окторулса баатырдын,
Опол тоодой деми бар.
Туугандар угуп тур деди,
Төкө чечен айтканы,
Түгөлү менен чын деди.
Калмак уулу болгонун,
Гүлгаакыдай ханшага,
Түгөл моюн сун деди.
Көп сүйлөөдөн пайда жок,
Айтаарым менин бул деди.
Бурканын барып кучактап,
Ишенимин кыл деди.
Арбын айтып токтолду,
Башын ийкеп баарысы,
Башка сөз айткан жок болду.
Жарк этип құлуп Гүлгаакы,
Көзүнөн оту жайнады,

Жактырып турат айтканы,
Жалпы журуту калмагы.
Олтурган эл жыйылып,
Бурканына жыгылып,
Ханша мындаш шарт кылды,
Калайык эми ант кылды.
Андан кийин Гүлгаакы,
Олтурган элге кеп айтат,
Оюнда сырды эми айтат,
Ыраазымын баарына,
Ушу турган жалпына,
Жабыла берген антына.
Эми мен убада берейин,
Урматтап турган калкыма.
Акылман келсе тозомун,
Ар убакта жашыrbай,
Акылым бирге кошомун.
Көсөмүн келсе тозомун,
Көбүн менен бир болуп,
Көңүлдө сырым кошомун.
Баатырың болсо мактаймын,
Башкага атым сатпаймын.
Силер үчүн кам көрүп,
Эл ишенчин актаймын.
Дайым бизди колдосун,
Ата-баба арбагы,
Чогуун менен бир болгун,
Түбү калмак балдары.
Эми агаин мен десен,
Айтканым жаман көрбөсөн.
Аман-эсен баарыңар,
Аттанып үйгө баргыла,
Гүлгаакынын айтканын,
Эсинерге алгыла.
Он алты күн өткөндө,
Күлүктөн тандап мингиле,

Жаракты жанга илгиле,
Атын атап айткандар,
Ушул жерге келгиле.
Эчендерден кеп уксам,
Эл сонуну бар дешет,
Эл аралап көрөмүн.
Адам атын билбegen,
Жер сонуну бар дешет,
Жер аралап көрөмүн.
Төгөрөктүн төрт бурчун,
Түгөл койбой барысын,
Бир аралап келемин.
Кыйла жерди кыдырып,
Кытайга чейин барамын.
Калкы менен таанышып,
Ханынан таалим аламын.
Таанышам элде турмушка,
Саламдаша кетемин,
Жол боюнда кыргызга.
Ашылуу тоону ашуучу,
Алысцы жолду басуучу,
Агын суу жатса буйдалбай,
Агымын туура жаруучу,
Ат сонунун мингиле.
Ак бороон чыкса сезбеген,
Алты күн катар күн жааса,
Чып этип тамчы өтпөгөн,
Тон сонунун кийгиле.
Айтылуу Тогуз-Тородо,
Чотор деген карыя,
Биз баруучу жерлердин,
Коён жатак жерлерин,
Катыrbай тегиз билет дейт,
Ошону ала жүргүлө.
Макул болду айтканы,
Келген әлдин баарысы.

Гүлгаакыдай сулуунун,
Кенешин угуп таркады.
Он алты күн болгондо,
Болжолуна толгондо.
Гүлгаакыны курчашып,
Адам толду ордого.
Аманат айтып кудайга,
Айлы менен коштошуп,
Гүлгаакы минип жоргого.
Жалпы калкы чуу салып,
Кара желек туу алыш,
Атак, төөсүн коштотуп,
Аркан жибин ондотуп,
Каркырадай тизилип,
Чубады кырка тартылып.
Бара турган жерине,
Баалуу белек арттырып.
Башчы кылыш бул элге,
Эр Доржуну калтырып,
Карыя Чотор жол баштап,
Баатыр Долон кол баштап,
Баш айланат тим эле,
Каз катар элдин тобунан.
Аттанып кырк кыз жөнөдү,
Гүлгаакынын сонунан.
Кызыл-Саздан өтүшүп,
Көл-Кечүүнү кечишип,
Каз-Уяны айланып,
Тескейинде Соң-Көлдүн.
Кырка конгон айылда,
Текши қулун байланып.
Боз-Айгырды ашышып,
Боз-Бөлтектү басышып,
Катуу жүрдү Гүлгаакы,
Жоо куугандай шашылтып.
Кара-Долу жаныбар,

Жал куйругу жайкалып,
Жоргосун жазбай чайпалып,
Таноосунан буу чыкпай.
Такымынан суу чыкпай,
Буудандыгы байкалып.
Кызга жигит жанашып,
Кубалашып ойношуп,
Колдон чылбыр талашып,
Каткырышып күлүшсө,
Баатырлар аны байкашып.
Ак сакалдар алдыртан,
Сакалын сылап жайкашып.
Алар келет жарышып,
Откөндөн кепти салышып.
Кәэде жөнөп калышат,
Ат тизгинин жайышып.
Кәэ бир жерге келгенде,
Акырындал калышып.
Гүлгаакы кырк бир кыз экен,
Ушул кызык иш экен,
Аттанышып чыкканы,
Эки жүз жыйырма уч киши экен.
Кара-Тоого келгенде,
Ат тизгинин жыйиды эми.
Кайран сулуу Гүлгаакы,
Дүрбү салып турду эми.
Тескей бети Нарындын,
Карагайлуу чер экен.
Кайыңы бар талы бар,
Канча түрлүү аны бар,
Касиеттүү жер экен.
Көк дайранын боюна,
Кырка тартып конушкан,
Кадимки кыргыз эл экен.
Ата жөнүн уругун,
Эр катаган дээр экен.

Төрт түлүк малы жайнаган,
Өрүшү бай кең экен.
Катагандын хан Турсун,
Ушул әлге бек экен.
Кайран сулуу Гүлгаакы,
Кыргыз әлге жээн экен.
Турсундун кызы Канымжан,
Энелери бир тууган,
Ушул экөө бөлө экен.
Баатыр Чотор карыя,
Акырын сүйлөп аярдал.
Элдин жердин дайынын,
Айтып берип баяндап.
Мына ошондо Гүлгаакы,
Колуна кат тапшырды.
Катагандын канынын,
Айлына жигит чаптырды.
Кең Нарындын бою экен,
Баланын бешик тою экен.
Чогулган кыйла жан экен,
Той берип жаткан хан экен.
Жигит келди шашыльш,
Суудан кечип ашыгып.
Карап калды калың эл,
Кайдан жүргөн эме деп,
Тамашасы басылып.
Көк жорго минип, ал жигит,
Тик бастырып барды эми,
Салам айтса калайык,
Баш ийкеп алик алды эми.
Олтурган ханды көрдү эми,
Жакын басып келди эми.
Гүлгаакынын аманат,
Көк тумар катын берди эми.
Ошол кезде Турсундун,
Элүү экиде курагы,

Элине мыкты сурагы,
Эрдиги журтка таралып,
Белгилүү болгон убагы.
Жан жагында олтурат,
Жан жөкөрү жолдошу,
Кат окуучу Молдосу,
Көк тумар катты ачты да,
Арыбын терип окууду:
«Колума алып кат жаздым.
Болот учту каламды,
Кыргыз элдин паашасы,
Таяке Турсун аманбы.
Данкынызды урматтап,
Гүлгаакы жазат саламды.
Ай кыядан кесемби,
Таяжем Бегим эсенби.
Канымжан бөлөм аманбы,
Түшүнтөйүн таяке,
Мендеги болгон кабарды.
Ағын сууңан кечемин,
Айлынды басып өтөмүн.
Өрүүн болуп кичине,
Андан ары кетемин.
Кыйла жолду чаламын,
Кытайга чейин барамын,
Эл жер көрүп келемин,
Ордунан чыкса талабым.
Кыскача кабыл алып кой,
Гүлгаакынын саламын».
«Тилегимди бир кудай,
Берип салган көрүнөт.
Тилегеним асмандан,
Келип калган көрүнөт.
Кубанычым толду ичиме,
Гүлгаакы өзү келгенге.
Кыздан чыккан сулууну,

Кумар элем көргөнгө.
Периден туулган жан деген,
Сүйлөгөн сөзү тим эле,
Шекер менен бал деген.
Бакаманжы өлгөн сон,
Калмактарга хан деген.
Өзүнө окшоп жанында,
Туура кырк кыз бар деген.
Кана эмесе жигиттер,
Айтканымды уккула,
Токтобостон аттанып,
Алдын тозуп чыккыла.
Касиеттүү хан экен,
Той үстүнө келаткан,
Нээти дурус жан экен».
Аттанышып жарышты,
Аран турган жигиттер,
Алдын тозо чабышты,
Айдындан тозуп калышты.
Бир оокумда коктудан,
Чыга түштү кыйла жан.
Кызыл-тазыл түр менен,
Кызыктырган сүр менен.
Бүт калайык танданып,
Гүлгаакынын келгенин,
Карап калды жарданып.
Келип түштү Гүлгаакы,
Ат тизгинин кайыrbай.
Карап турган калың эл,
Башкага көнүл бурбастан,
Ханшадан көзүн айыrbай.
Кичүлүгүн билгизип,
Катагандын ханына,
Салам берди ийилип.
Чолпондой көзү жайнады,

Эсенби деп таяке,
Чечен тили сайдады.
Ханы менен ханыша,
Кол кармашып көрүштү.
Бегим, Канымжан менен,
Кучакташып өбүштү.
Кайран сулуу Гүлгаакы,
Кундуздай чачын чубалтты.
Салам айтып ийилип,
Олтурган әлди кубантты.
Ат алынды байланып,
Ак сакал, кырк кызы, жигиттер,
Олтурушту жайланаңып.
Аз аңгеме курашты,
Чай кайнамдай чалықбай,
Ал абалын сурашты.
Баатыр Турсун ошондо,
Бал чайкаган кымыздан,
Сыр аякка куйгузду.
Чанкап келген меймандын,
Башынан катар сунгузду.
Бүгүнкүсүн хан Турсун,
Бүт союшун кой кылды,
Той үстүнө той кылды.
Ушул жерге жайланаңып,
Жатып калды Гүлгаакы,
Эки күнгө айланып.
Ичкени кымыз, жеген эт,
Чанкаганда чайланаңып.
Сурап билди Гүлгаакы,
Катагандан Турсундан.
Кандай хандык кылганын,
Баш ийдирип кыргызды,
Кандай кармап турганын.
Алымын кандай алганын,

Салымын кандай салганын,
Жоого кандай барганын.
Жоолашып калган душманды,
Кантип женип алганын.
Калайман калың жут болсо,
Төрт түлүк малын коротпой,
Кантип сактап калганын.
Ачарчылық туш болсо,
Калкына көргөн камдыгын,
Жакшы билди Гүлгаакы,
Турсун хандын жардыгын.
Билип турат Гүлгаакы,
Эгин айдап нан жебес,
Бул кемчилик бардыгын.
Аттанарда Гүлгаакы,
Атан төөнү чөктүрүп,
Ак куржунду сөктүрүп,
Таякеси Турсунга,
Ак болот кылыш тактырды.
Бул кылышын калайык,
Көрүп туруп жактырды.
Асыл буюм суп* чапан,
Бегимжанга кийгизди.
Ыраазы болуп көнүлү,
Акырын күлүп билгизди.
Канымжандай сулууга,
Кундуздан кылган бөрк берди,
Кийгенде сулуу көрктөндү.
Гүлгаакыга белек деп,
Качанда болсо керек деп,
Көк милтеден чогу бар,
Көк коргошун огу бар,
Күмүш ооз, алма баш,
Тийген жери болгон таш,
Алты сай салып сүргүзгөн,

Кундагы бугу мүйүзүнөн,
Бекер адам атпаган,
Белек кылды ак баран.
Кырк кызга берди кырк кымкан,
Алдына жорго мингизди,
Артына чепкен кийгизди.
Катагандын хан Турсун,
Март экенин билгизди.
Дос тамырдын ичинде,
Жака агартып чыгармак.
Кыргыз элде келаткан,
Шарт экенин билгизди.
Асмандан жылдыз козголду,
Кыргыз-калмак дос болду.
Капыстан кирип кол салып,
Карангыда жол чалып,
Жылкы тиймей жок болду.
Жол тартууга камынып,
Көтөрүлдү асманга,
Гүлгаакынын байрагы.
Ханы менен бегинин,
Коштошуп колун кармады.
Кайран сулуу Гүлгаакы,
Элдин эсен болушун,
Муну ушинтип жайлады.
Жакшы санаа жаш тилек,
Жалындал согуп жаш журөк.
Тамылжып бети нурданып,
Жаркылдал құлұп кубанып,
Гүлгаакы кырк кыз шаттанды.
Жорголор туура тартылып,
Бар келбети артылып,
Узатып чыгып кыз, жигит,
Салтанат менен аттанды.

V

Токтобостон Гүлгаакы,
Толгон жерди басыптыр,
Торгарттын белин ашыптыр.
Ат сергитип жай албай,
Токтолбой жүрүп кетиптири.
Айтылуу Кашкар жерине,
Тогуз күндө жетиптири.
Ағыны катуу суу болуп,
Адыр-адыр суу болуп,
Көз кайкыган зоо болуп,
Чек арага келгенде,
Тоо түгөнүп коо болуп,
Айтыңыз Чотор карыя.
Эми эмине кыларды,
Ақылман сөздөн айтыңыз,
Адаштыrbай кыздарды.
Өзүнүздөн башкалар,
Аттанып үйдөн чыкпаган.
Ойдо жокту билесиз,
Адам атын укпаган.
Азап болуп жүрбөсүн,
Араласак Кашкарды.
Кайкып өтсөк деп ойлойм,
Узак жол менен бурулуп,
Эс алдырып сергитип,
Арытпастан аттарды.
Ақылын аба айтыңыз,
Айла таптай турабыз,
Адашкандай жалпыбыз.
Кандай кылсак онолот,
Кыстоодо турган шартыбыз.
Жакшылык менен бүтөбү,
Жаман ат болбой артыбыз.
Карыя Чотор кеп айтат:

Туура айттың балам деп айтат.
Адаштыңаң азыраак,
Акылын болгон ичтеги,
Агаңар кайдан жашырат.
Сөзүбүздү айтталык,
Силерден балам кеткен жок,
Бир кылайган каталык.
Күнөөлүү буга жашчылык.
Айыл көрбөй, жер көрбөй,
Аттанып чыкпай бастырып.
Азыр айылда жүргөн учур жок,
Тамаша салыш каткырып.
Балдарым азыр силерге,
Айта турган сөз турат.
Атайлап әлдин кызматын,
Аткара турган кез турат.
Хан кабары күч болсо,
Ченине киши жолойбу.
Чек арасын бирөөнүн,
Аралап кирмек онойбу.
Эми айтайын силерге,
Жердин жайын билгизип,
Элдин жайын үйрөтүп.
Аралап кириүү кыйын да,
Койбосок мурда сүйлөшүп.
Мынабу жаткан боз талаа,
Айтылуу Кашкар талаасы.
Бир азыраак жол журмөк,
Ар жагында калаасы.
Айтылуу уйгур эли бар,
Эр Оркондун тукуму,
Калдархан деген беги бар.
Айтканында эби бар,
Атан менен замандаш,
Үзөнгү жолдош болучу,
Жаман жакка кыйбачу,

Кичүүлүгүн билгизип,
Сенин атаң Таажыны,
Капыр дебей сыйлачу.
Жакын көргөн туугандан,
Атандын болчу курдашы.
Ак желек башын ие кет,
Амандашып жай сурап,
Атайын балам тие кет.
Айтылуу уйгур ханынын,
Адилетин билем кет.
Жөн эле чыкпай эрмекке,
Атай элден чыкканбыз,
Түрлүү жер, эл журт көрмөккө.
Кытайга чейин бармакка,
Хандардан таалим алмакка.
Сыпайы сырын жашыrbайт,
Балам чындыкты айтып баралы,
Анында күчтүү чамасы,
Калдардын бар колунда,
Тогуз эркек баласы.
Аскери сансыз батпаган,
Алдыrbай башка душманга,
Айылын аман сактаган.
Айтайын балам иш ушул,
Издеп барып атайлап,
Дос болучу киши ушул.
Калаанын ичин чалалы,
Кашкарга кирип баралы.
Жамандык келбейт колунан,
Атайы жигит чаптыrsак,
Урмат менен сени да,
Тозуп чыгат жолундан.
Түбү сыйлуу эл болот,
Мейман келсе сыйлаган,
Досмун деген адамды,
Жамандыкка кыйбаган.

Айтарым ушул балдарга,
Кытайга чейин барабыз,
Достошуп алыш Калдарга.
Айтканым ушул карынын,
Макул тапты баарысы,
Жашы менен карысы.
Алты жигит аткарып,
Эс алыш жатып калышты.
Түгөнгөн тоонун бийиги,
Чочуркабайт адамдан,
Түздө жүргөн кийиги.
Гүлгаакы кырк kız болушуп,
Тамашага батышты.
Семизин тандап атышты.
Жаткан жери жай болду,
Коломто жәэги май болду.

VI

Келии түштү кечинде,
Кең Кашкарга Гүлгаакы.
Тозуп алды Калдар хан,
Урмат менен буларды.
Учурашып көрүшүп,
Жай сурашып далайга,
Аты-тонун баарысын,
Жайлаштырды сарайга.
Конокторго чай берди,
Күрүч басып май берди,
Калган сөз эртен болсун деп,
Конок үйдөн жай берди.
Туулганы Гүлгаакы,
Ушул жерге келгенде,
Салынган төрт бурч там көрдү,
Кырка көчө шаар көрдү.

Тигилген дарак бак көрдү.
Эртең менен Калдархан,
Гүлгаакыны чакырды.
Түрлүү жемиш шак өскен,
Гүл бакчанын ичине,
Жалпы келген баарысын,
Конок кылып күтүүгө.
Кашаа кылып кармаган,
Айланасы черде* экен.
Аяк башы бир далай,
Алтымыш теше жерде экен.
Барып калса Гүлгаакы,
Текши килем салыптыр.
Түрлүү даамды жайнатып,
Дасторконун жайыптыр.
Гүлдүн жыты буркурап,
Түркүн күш сайрап чуркурап.
Коон дарбыз аралаш,
Коногуна союптур,
Түнү менен баарысын,
Бүт даярдап коюптур.
Көрүп туруп буларды,
Көзүнүн таркап кумары,
Кайран сулуу Гүлгаакы.
Сылыктык менен ииилип,
Кашкардын Калдар ханынан,
Далай сыпат сурады.
Сөзүнө көөнү бөлүнүп,
Атасын көргөн Калдарга,
Барган сайын Гүлгаакы,
Өз кызындай көрүнүп.
Балам деди Калдар хан,
Букара биздин элибиз,
Боз талаа болот жерибиз,
Кетмен түшпөйт жонунан,
Барлык иш келет колунан.

Манабы бар, байы бар,
Эч нерсеге жетпеген,
Кембагалы дагы бар.
Дыйкан келет барысы,
Томкоргонго келе алат,
Тоо көргөзсөң каруусу.
Кана балам Гүлгаакы,
Тамак-аш ичкин жайланып,
Анан чыксан бастырып,
Эчен кызык көрөсүн,
Калааны келсен айланып.
Сурай бер балам ошондо,
Оюндуң бир жак башынан,
Садагасы жаш ханша,
Билгеним кайдан жашырам.
Тамак ичиp жайланып,
Жасанып чыкты Гүлгаакы,
Жанына жолдош алганы,
Вазирдин кызы Мисгаакы.
Чакырган жерге барышса,
Эчак даяр болуптур,
Коёндон окшош келишкен,
Эки аргымак карала.
Минери менен жөнөдү,
Аралап Кашкар калаага.
Булгаарынын зоотун,
Барып көрдү Гүлгаакы.
Аябаган укмуштуу,
Анык көрдү Гүлгаакы.
Кездеменин токулган,
Жерин көрдү Гүлгаакы.
Эмгек кылган көпчүлүк,
Элин көрдү Гүлгаакы.
Текши чыгып баш алган,
Эгин көрдү Гүлгаакы.
Селдеси бар казандай,

Молдо көрдү Гүлгаакы.
Суу куюлса чайпалбас,
Жорго көрдү Гүлгаакы.
Күрүчү бышкан көлмөгө,
Салын көрдү Гүлгаакы.
Төгөрөктө төрт түлүк,
Малын көрдү Гүлгаакы.
Көз жетпеген мунарык,
Талаа көрдү Гүлгаакы.
Бак-дарагы жайнаган,
Калаа көрдү Гүлгаакы.
Бир башкача баарына,
Назарын бөлдү Гүлгаакы.
Түркүн дүйнө сатылган,
Базарын көрдү Гүлгаакы.
Качыр, эшек, төө менен,
Кербен көрдү Гүлгаакы.
Улут тили бир башка,
Окшобогон бул калкка,
Элден көрдү Гүлгаакы.
Аралап ушул Кашкардын,
Шаарын көрдү Гүлгаакы.
Өзөн бойлоп аккан суу,
Шарын көрдү Гүлгаакы.
Оюнда жок көп кызык,
Баарын көрдү Гүлгаакы.
Көргөнүнүн баарысын,
Көңүлүнө жат кылып,
Түйүп алды Гүлгаакы.
Билбегенин билгенден,
Сурамалап дааналап,
Билип алды Гүлгаакы.
Кокусунан унутуп,
Каламбы деп кагазга,
Чийип алды Гүлгаакы.
Эл өнөрүн абыдан,

Сүйүп калды Гүлгаакы.
Жаралган жакшы шык менен,
Жаны калбай үйрөнүп,
Жанында жүрөт Мисгаакы.
Дүкөнүндө жайнаган,
Булун көрдү Гүлгаакы.
Асыл буюм эң кымбат,
Буюм көрдү Гүлгаакы.
Кичи пейил элинин,
Сыйын көрдү Гүлгаакы.
Кара капитал мамили*,
Чайын көрдү Гүлгаакы.
Кызыл тазыл түрлөнгөн,
Шайын көрдү Гүлгаакы.
Жемиш ескөн ар түркүн,
Багын көрдү Гүлгаакы.
Калдархан сурак жүргүзгөн,
Касабалуу алтындан,
Тагын көрдү Гүлгаакы.
Эчен сонун жаңылык,
Көрүп келди Гүлгаакы.
Бир сөз менен айтканда,
Ангеме курду кечинде,
Калдархан менен узакка,
Сейилдеп кайра кайтканда.
Суроо берет Калдарга,
Мамилениз кандай деп,
Коншулаш жаткан хандарга.
Кандайча каттап турасыз,
Кай жол менен сүйлөшүп,
Сооданы кандай кыласыз.
Мен кызыгып турамын,
Көптөн көп сизден сурарым.
Калайык калың элине,
Түшүнтүп айтып койсонуз,
Кандардын жетчү сурагын?

Кечетен бери Кашкардын,
Кадырлуу болдук коногу.
Керегине мал берип,
Керектүүнү сиз жактан,
Алып турсак болобу?
Кербендергө копчулуп,
Сиз баручу көп жерге,
Барып турсак болобу? –
Сурадын балам Гүлгаакы,
Далай сырды чыгарып,
Жүрөктүү козгоп сөздөрүн,
Угуп турдум кубанып.
Мамилениз кандай деп,
Хандардын жайын сурадын,
Айтып бер деп турагын.
Чектешмин кытай элине,
Соода кылышп дайыма,
Барып турам жерине.
Кытайдан барып Индиге,
Соода кылат кербени,
Асыл буюм, пил сөөгүн,
Ал жактан алышп келгени.
Керектүүсүн Кылчандын,
Биз дагы алышп барабыз,
Эчен сонун буюмду,
Ошол жактан алабыз.
Кыргыз, казак, калмактар,
Эски досум ушулар,
Айдал барып малдарын,
Анжиянга сатышат.
Кербен башчым Керимхан,
Ал жерде кербен сарайда,
Эпсиз малды алышат,
Мата берип мал алышп,
Эки жак бирдей байышат.
Жайлаташп ошол малдарын,

Төр оттотуп жатышат.
Алып барып кытайга,
Эки эсе баага сатышат.
Мына балам Гүлгаакы,
Байлыктын ушул бир жагы,
Түнкү байлык жерде экен,
Иштете билген элде экен.
Сууну буруп алыш чаап,
Эгин эгип элди бак.
Жер ақынды жебеген,
Сээп койгон тукумун,
Он эсе кылып төлөгөн.
Дагы байлык малда бар,
Байкап көрүп баарысын,
Керектүүсүн тандап ал.
Сен айткан жакка ыктайын,
Балам айтканыңан чыкпайын.
Берген малың алайын,
Не сурасан бүт даяр,
Кызматыңа жарайын.
Аман болсок айылда,
Көрөбүз иштин далайын.
Жана балам Гүлгаакы,
Дагы менден сурадың,
Кандайын айтып берейин,
Калкыма кылган сурагым.
Менден кийин вазир бар,
Анын бар кырк жигити,
Жарыялайт калкыма,
Хандагы болгон ар ишти.
Ар бир шаарга бек кылып,
Аттайын койгон киши бар.
Берилсе буйрук мен жактан,
Аткара турган иши бар.
Соодага кербен башчы бар,
Тартип менен башкарып,

Аскерди жөнгө салчу бар.
Эл ичинде элчи бар,
Ортобузга сөз ташып,
Чындыкты айтып келчү бар.
Казы менен мупту бар,
Андан башка бий деген,
Эл арызын укчу бар.
Жакшы билет элибиз,
Жардыгын хандын кабарын,
Каршылық кылса пираме,
Жигитимдин бирине,
Токтоосуз башын аламын.
Аткарам менда дайыма,
Айрыкча элдин талабын.
Кызда болсо Гүлгаакы,
Кол кармашып ант кылды,
Убаданы бекемдеп,
Унутушуп кетпеске,
Алакандай кат кылды.
Жай сүйлөшүп олтуруп,
Сырын тартты тымызын.
Акыл менен бүтүрдү,
Оюнда жаткан жумушун.
Эртесинде Гүлгаакы,
Ханы менен бегинин,
Калайык калың элинин,
Баары менен коштошту.
Токтобостон Кытайга,
Жол тарта турган окшоду.
Гүлгаакынын кошуну,
Жөнөп қалды жабыла.
Жолун баштап барууга,
Жигит алды жанына.
Белек берип, алышып,
Ханы менен ханыша.
Атка минип чуу коюп,

Кыз, жигит жүрдү жарыша.
Белес-белес белди ашты,
Мелтирең жаткан төрдү ашты.
Он эки күнү жол басты,
Тоо көрүнбөй түз болду,
Гүлгаакынын өзүнө,
Эми кыйын иш болду.
Кыргыз менен уйгурдан,
Кысталууну билбестен,
Ханы менен бегине,
Тилмечи жок сүйлөшкөн.
Айтып турат Гүлгаакы,
Аттанып азыр жөнөдү.
Ала келген тилмечтин,
Тиет деп эми кереги.
Кытайдын ханы Кылчанға,
Жетип кабар берерди.
Айтканымды ук деди,
Карган тилмеч баш болгон,
Алты жигит чык деди.
Ак байрак тууну ал деди.
Атамдын досу пашаага,
Аттанып бүгүн бар деди.
Калмак кызы Гүлгаакы,
Келди деп кабар сал деди.
Азыркысын биз болсок,
Сергип аттан түшөбүз,
Улуксат жок айылын,
Аралабай бейбашча,
Бул жерден кабар күтөбүз.
Ушул кытай элиниң,
Душмандан көөнү ток бекен,
Канча жерге биз келдик,
Чек арасын кайтарган,
Кароолчусу жок бекен.
Душман басбас жер бекен,

Эч нерседен камы жок,
Бейкут жаткан эл бекен.
Асмандан булут сөгүлбөйт,
Айдай болгон талаада,
Адам уулу дегенден,
Абайласам көрүнбөйт.
Шаарынан түтүн булабайт,
Калаадан чыгып бир адам,
Сен кимсин деп сурабайт.
Узун жолдон чыккан жок,
Туура жолдон тозгон жок,
Уч кыйыр жок талаада,
Же, азган менен бозгон жок,
Созулуп аккан өзөн жок,
Сөз сурал чыккан чечен жок.
Аттанып чыккан киши жок,
Абайласам талаада,
Адамзаттын изи жок.
Тобун жазып бөлүнбөйт,
Тоо түзүнүн баарында,
Кийиктен башка көрүнбөйт.
Көк бетеге түркүн чөп,
Көйкөлүп жаткан төрүндө,
Көкөлөп учкан карга жок.
Калайык сөзүм уккула,
Кытайга киши чаптырып,
Күткөндөн башка арга жок.
...Катуу кеткен кабарчы,
Кылчаңга кабар салыптыр.
Алтымыш черүү жанында,
Алты кытай төрөсү,
Гүлгаакыдай сулууну,
Алдынан тозуп алыштыр.
Бара турган калаасы,
Шың-Ша деген шаар экен.
Бийиктиги он беш кез,

Туурасы жазы алты кез,
Бышкан кыштан уюткан,
Айлантма сепил там экен.
Төрт жеринде дарбаза,
Кырында турат сакчысы,
Кылайтып бир жан киргизбей,
Күнү-түнү бакчусу.
Салынган үйлөр тайкы экен,
Чатыры башка кайкы экен.
Чубалжып жиги билинбейт,
Кырка салган тамынын,
Туш-туш жактан эшиги,
Уюгундай аарынын.
Көрүнүшү өзгөчө,
Адам батпайт топурап,
Ийри-муйру тар көчө.
Учурашты Гүлгаакы,
Барып Кылчаң ханына.
Түшүнүшпөй тилдерин,
Тилмеч алыш жанына.
Таазим кылды ийилип,
Ызаат менен ханыша.
Төкпөй-чачпай Гүлгаакы,
Максатын айтты баяндап,
Ала келген айылдан,
Белегин сунду даярдап.
Гүлгаакыдай сулуунун,
Ким экенин түшүндү,
Киргизип мейман жанына,
Конок кылып күтүндү.
Көрүп келген Гүлгаакы,
Уйгур менен кыргызды,
Ушул жерге келгенде,
Көрдү башка турмушту.
Бир-бирине окшобойт,
Салты менен адаты.

Ар кандай экен ар жерде,
Жашаган адам баласы.
Ар түрлүүгө бай экен,
Аралап көрсө калаасы.
Ат көтөрбөс дөө көрдү,
Азганактай жөө көрдү,
Качыр минген алп көрдү,
Аралашма ар түркүн,
Бир башкача калк көрдү.
Жана көрдү Гүлгаакы,
Төрөлөрдүн түрлөрүн.
Айбандан жаман кор кылып,
Адамды токуп мингенин.
Көрүп алыш Гүлгаакы,
Иренжиди көнүлү,
Замбилге салып залкайтып,
Оорудай ташып жүргөнүн.
Аралап көрдү Гүлгаакы,
Жакшы жагын начарын,
Жактырды барып базарын.
Көргөнүн жазып кат кылып,
Көнүлүнө жат кылып,
Көрүп туруп Гүлгаакы,
Көп буюм алды жактырып.
Дарчысын көрүп таңгалды,
Кызыктырды Ханшаны,
Чыпалактай зымдардан,
Жыгылбай чуркап басканы.
Санаты жок жарактуу,
Черүү көрдү Гүлгаакы.
Тегерек сепил коргонуч,
Чебин көрдү Гүлгаакы.
Эмгекке шыктуу таланттуу,
Элин көрдү Гүлгаакы.
Эчен сонун кызыкка,
Аралап жүрүп кез келди.

Улам өсүп кыялы,
Баштагыдан өзгөрдү.
Жаны эл, жаны жер көрүп,
Көтөрүлдү көнүлү.
Усталарын көргөндө,
Ишине катуу берилди.
Үйрөнсөм дейт Гүлгаакы,
Кытайлардын өнөрүн,
«Гүлдөтөр элем элимди».
Акыл ойлоп Гүлгаакы,
Көнүлү кандай тим турат.
Артыкча элдин камы учүн,
Келечек ишке умтулат.
Айлымга эрте жетсем деп,
Ар өнөр ала кетсем деп,
Таланттуу ишке кол сунат.
Талабыма жетсем деп,
Чынданат күндө бой чынап.
Олтурса кәэде Гүлгаакы,
Улам жаны ой чыгат.
Уктабай кәэде түндөрдө,
Мисгаакы менен сүйлөшүп,
Акыл куруп олтурат:
— Кана синдим Мисгаакы,
Сөздөнбашта кыраакы,
Айыл калып алыста,
Элге келдик ыраакы.
Ханы менен бегинен,
Олтуруп пикир алыштык.
Ойдо жок сонун олжо алышп,
Дос болушуп калыштык.
Кырк төөнүн алдым күрүчүн,
Жарайбы элге бул ишим.
Эл кызматын аткарып,
Чуркап жүрөм күнү-түн.
Жан тынбаса мейли эле,

Орундалса болгону,
Оюмда жаткан үмүтүм.
Кытайдын шаарын карачы,
Аралап жүрүп кубандым.
Жибек менен шайыдан,
Алтымыш төөгө бул алдым.
Кытайдын Кылчан ханынан,
Байкап туруп тамырын,
Алты жүз уста сурасам,
Жетеби деймин кадырым.
Эми синдим Мисгаакы,
Аз күндө кош айтсак дейм.
Кыш ченеми жакын го,
Айылга эсен кайтсак дейм.
Ашуунун баары бекисе,
Камалган бойдон калабыз.
Ушунча мал-баш менен,
Кычыраган кыш келсе,
Кандай арга табабыз.
Башка журт, бөтөн шаарга,
Жан багып кыштап калганда,
Кыйын болор чамабыз.
Керектүү жумуш табылса,
Кийин каттап турабыз,
Жакын болду арабыз.
Буюруп кудай жол ачса,
Токтобостон жол жүрсөк,
Бир айда жетип барабыз.
Мурункудай адаш жок,
Шыдыр жолго салабыз.
Олжо буйла көп болот,
Кашкардан белек алабыз.
Аман барсак айылга,
Кыш өткөрүп камынып,
Иш баштайт элек жазында.
Эл кызматы зорго дейм,

Эртенден баштап камынып,
Кайра тартсак онго дейм.
Бұтсө биздин камылга,
Жону сергип эс алып,
Аттар да келди табына.
Анда туруп Мисгаакы,
Ырас, деди әжеке.
Учуру келип иш бұтсө,
Тарталық кайра әмесе.
Башка иштер бұттың так болуп,
Усталарын қытайдын,
Бере албаймын дебесе.
Аны да жөнгө салабыз,
Ақылдашып кенеше.
Акысын бычып сүйлөшүп,
Бололу бир жол бересе.
Бересе бизге кеп әмес,
Кутуладыз мал менен.
Жакшы кетсек айылга,
Ат көлүк аман шан менен.
Гүлгаакы менен Мисгаакы,
Сырларын жакшы билишет,
Бир жашынан тен өсүп,
Ишти сонун жайлашты,
Кеп келечин кенешип.
Ойлошуп ата конушту,
Алты күнү камданып,
Жетинчи күнү болгондо,
Кайра тартмак болушту.
Барып айтты бул сырды,
Карыя Чотор карыга.
Бул акылы ханшанын,
Түгөл жакты баарына.
Ошол күндөн башташып,
Кетүү түшүп оюна,
Камданышты жабыла.

Конок болду Гүлгаакы,
Кытайдын Кылчан ҳанына.
Жалгыз барбай ал жерге,
Кыздардан алды жанына.
Откөндөн кепти салышты,
Ар түркүн сөздөн сүйлөшүп,
Чоң кумардан канышты.
Көп сүйлөбөйт Гүлгаакы,
Ызаат менен аярдап,
Ханга акырын билгизип,
Кетерин айтты баяндап.
Аңгеменин моюнун,
Өз жагына бурады.
Абыдан деп кереги,
Алты жүз уста сурады.
Ушуну сиз берсениз,
Максатыма жетем деп,
Эки жылга чек коюп,
Элиме ала кетем деп.
Эки жылдык устанын,
Акысын айтты бекемдеп.
Ойлонуп Кылчан турабы,
Төп келсе иштин убагы.
Укчу балам Гүлгаакы,
Ушул сенин өзүндөн,
Аяйын кантип устанын.
Бүт жарагын камдап ал,
Кыйынынан тандап ал.
Не кааласаң баарын ал,
Керек десен шаарымды ал.
Сурайм десен қытайды,
Алдымда алтын тагымды ал.
Каалашы ушул Гүлгаакы,
Мендей кары атандын,
Кытайларга хан болуп,
Кыйла жашты жашадым.

Кылтылдатпай эл кармап,
Кыйлага кеткен атагым.
Кыямат көздөй кетүүгө,
Менин да жетти катарым.
Кылчайып кайра келбейт да,
Гүлдөгөн жаштык базарым.
Алыс әмес аз калды,
Белгилүү белес ашарым.
Сен дагы бирдин бирисин,
Кыздардын анык гүлүсүн.
Кытайга әми хан болот,
Өзүндөй кызым Лилисин.
Байкасам менин кызыма,
Окшошот сенин жүрүшүн.
Менин бар жакшы тилегим,
Кызым менен өзүндү,
Дос кылам деп жүрөмүн.
Сен келгенде бул жерге,
Көргөзбө дегем анда мен.
Эшиктен менен дайынын,
Көрө элексин аны сен.
Жаа тарткандан жан жетбейт,
Жазбай аткан чоң мерген.
Эчен кыйын мергенден,
Ушул кытай элинен,
Чыга элек буга тең келген.
Менин оюм ушундай,
Эмне дейсин бул сөзгө,
О, Гулгаакы берекем.
Мандай терин сылады,
Айдай бети нурданыш,
Жакшы сөз угуп кубанды.
Ызаат менен ийилип,
Ыракмат айтты сүйүнүп.
Бир сүйүнчү укчудай,
Алып учкан жүрөгүм.

Достошуп кайтсам деген сөз,
Менин болчу тилегим.
Алып кел ата Лилисинди,
Көзүм менен көрөйүн,
Кучактап алып өбөйүн.
Чачынан кармап сылайын,
Саналаш жолдош кылайын.
Тилегимди орундаپ,
Берген экен кудайым.
Алып келди Лилисинди,
Эки сулуу коштошуп.
Ажырагыс келбети,
Кийинишип окшошуп.
Бою чарчы жапалдаш,
Жалтырак кою кара чач.
Конур кой көз, саал иймек,
Осмо тарткан кара каш.
Жалпак таноо, жайык бет,
Кынама бел кайкыча,
Суналган бойдо бар келбет.
Башында кийген таажы бар,
Көз уялтып жалтылдайт,
Акак шуру, ак бермет.
Кем эмес мындан Гүлгаакы,
Лисиндин келишин,
Чыдабай күткөн бул дагы.
Кучакташып көрүштү,
Эки беттен өбүштү.
Чыдашып антка барышты,
Ооздорунан шимирип,
Шилекейин алышты.
Баардыгына көрүнөө,
Колтукташып экөө тен,
Олтурду үйдүн төрүнө.
Сүйлөшүп көңүл ачылды,
Дасторконго толтура,

Достуктун даамы чачылды.
Олтурган ушул ханшалар,
Ар акылы табылды.
Бир бирине белек деп,
Сый тондору жабылды.
Өз атаңдан кеп уқтум,
Көзгө атар мерген деп уктум.
Кандай болот курдашым,
Жаа тарткан сендей чебердин,
Көрүп кетсек өнерүн.
Деп сүйлөдү тааныша,
Ханышага ханыша.
Жылма күлүп Лиисин,
«Мен макул» – деди анына.
Эл топурап толуптур.
Мелдеш болчу жерине.
Аткычтар келди тандалып,
Саадагын байлап белине.
Эл күтүшөт чыдабай,
Лиисиндин мында келерин.
Көзгө атар мерген сулуунун,
Көрсөк дешет өнөрүн.
Көтөрүштү ангыча,
Хан желдети асманга,
Мелдештин жашыл желегин.
Оюн башчы бакылдап,
Жар чакырды жалпыга.
Боло турган мелдештин,
Түшүндүрүп шартына:
Бутанын эки түрү бар,
Аткычтар жакшы билип ал.
Биринчиси бутанын,
Жүз кадам артка коюлат.
Ортосунан тактайдын,
Топчудай тешик оюлат;
Ким атып огун өткөрсө,

Ханышадан сый алат.
Экинчи түрүн бутанын,
Жалпы шартын дагы айтты:
Учурулат канаттуу,
Кезек менен асманга,
Жети чымчык таранчы.
Атып алган азamat,
Арбын алат байгени.
Тандалып эми чыккыла,
Мергенмин деген әлдеги.
Лилисин менен Гүлгаакы,
Олтурду келип ордуна.
Калыстар туруп башына,
Башталды эми оюн да.
Оюлган кара чекитти,
Өлчөмдү жерге бекитти.
Калктан чыккан мергендер,
Ар кай жактан келгендер,
Керели кечке атышып,
Тийгизе албай турду эми.
Атып көр сен да курдаш деп,
Алып келип Лилисин,
Гаакыга жебе сунду эми.
Атايын деп Гүлгаакы,
Ордунан ыргып турду эми.
Жебени колго алды эми,
Эл аткан жерден алыска,
Акырын басып барды эми.
Жым-жырт болуп турган эл,
Тангалып карап калды эми.
Чалмага жебе чалыштыр,
Чое түшүп Гүлгаакы,
Тартып келип калыштыр.
Жаанын жаагы кайышты,
Желдей учкан сыр жебе,
Чийип койгон чекиттен,

Өтүп барып тешиктен,
Дубалга барып жабышты.
Аталбай жаткан мергендер,
Аңқыйып карап калышты.
Көрүп турган калайык,
Куттукташ колун чабышты.
Калмактан келген сулууга,
«Кыз болбосон кое кал».
Деп ошентип кытайлар,
Ыраазы сөзүн айтышты.
Анда сулуу Гүлгаакы,
Курдашынан сурады:
Кезек сага келди деп,
Бутаны атып тергин деп,
Артык деген өнөрүн,
Олтурган журтуң көрсүн деп.
Басып келип Лилисин,
Жааны колго алды эми.
Жоолук алыш колуна,
Эки көзүн танды эми.
Болжоп атып бутаны,
Мергендигин билгизди.
Топчудай кара чекитке,
Жаңылбастан тийгизди.
Көрүп турган Гүлгаакы,
Кубанычы батпай койнуна,
Кучактап алыш өпкүлөп,
Колун артып мойнуна.
Куткарбай жанды көзгө аткан,
Кыйын мерген мен десем,
Өнөрүн артык эки эсе,
Мергендик салмак сенде экен.
Мен билбепмин эмгиче,
Күлүктөн күлүк бар экен.
Каалаган жерге жабышкан,
Аткан огуң даана экен.

Калктан чыгып бир адам,
Аталбайбыз биз деди.
Учурулган чымчыкты,
Атып бер Лилисин сиз деди.
Мына ошондо Лилисин,
Көргөзмөк болду өнөрүн.
Карап турду калың эл,
Жаш сулуунун чеберин.
Туура жети таранчы,
Учурулду асманга.
Кутулуп бирөө кеткен жок,
Бирден терип буларды,
Жаа менен Лилисин атканда.
Ушундай мерген болобу,
Тиктегенин жазбаган.
Калк таңгалат мындай деп,
Башын чайкап Лилисинге,
«Жаралып калган башка адам».
Гүлгаакыдай чеберди,
Жанына алыш күнү-түн.
Жаа аткызып тынгызбай,
Машыктырып Лилисин,
Атуунун жолун үйрөттү,
Машыгып жакшы билгизе.
Тиктегенге түз барып,
Жаңылбай огу тийгиче.
Белгилеген мезгилден,
Өткөрүп кыйла күндердү,
Кайран сулуу Гүлгаакы,
Кызык өнөр үйрөндү.
Туура бир ай ичинде,
Кызыгып кытай тилине,
Чала була сүлөдү.
Мына бүгүн Гүлгаакы,
Сарамжал бүтүп камынып,
Жол тарта турган баштады.

Коштошуучу кез келди,
Токуп бүтүп аттарды.
Келгенден бери ханышаны,
Кадырлап қытай сыйлады.
Кетеринде Гүлгаакы,
Үйүр алышкан Лилисинди,
Кучактап айтып турганы;
Аттанып үйдөн чыгалы.
Алыста жатат биздин жол,
Аттанарда өзүнө,
Акыркы жолу сундум кол.
Айлына кайра келгиче,
Айдай жүзүн көргүчө,
Тентушум эркем эсен бол.
Ат арытып жол жүрүп,
Алыс жактан мен келдим,
Өнөрү артык элди издең,
Аман болсом келермин,
Тентушум Лилисин сени издең.
Калмак-қытай биригип,
Өрүшү бирге консочу.
Акылдашып ар убак,
Айлында бирге болсомчу.
Ажырашты биздин жол,
Ачык жүздүү акылман,
Айдайым Лилисин эсен бол.
Алдында алтын так болсун,
Башына кетпес бак консун.
Иштеген ишин шар болсун,
Көрө албас душман зар болсун.
Коштошуп Лилисин кеп айтат:
Аман бар сен да деп айтат.
Басар жолун бош болсун,
Алдынан душман тозбосун.
Калмактардын сулуусу,
Гүлгаакы курдаш кош болгун.

Шыдыр жолго сал курдаш,
Эсине мени ал курдаш.
Сагынып калдын жеринди,
Саламат эсен бар курдаш.
Мына эми Гүлгаакы,
Кош айтышып баарына,
Анык болду кайтары,
Тизгин кайрып жигиттер,
Туура тартты аттарды.
Кол баштап Чоро карыя,
Гүлгаакы кырк кыз аттанды.
Арт жакта Шын-Ша шаар калды,
Лилисин-Кылчан хан калды.
Калың кытай эл калды,
Укмуштай алыс жер калды.
Өрүүн кылып аттарды,
Конуп өттү Кашкарга.
Учурашты Гүлгаакы,
Көргөнүн айтып Калдарга.
Кашкардан келип олжо алып,
Кайра түштү жолуна.
Кайран сулуу Гүлгаакы,
Салтанат менен келатат,
Намызы тийип колуна.
Келип жетти Нарынга,
Кезигишип өтүүгө,
Келбеттүү сулуу Канымга.
Жакшы учурда келиптир,
Күйөө күтүп той берип,
Каадалап хандын кызына,
Салтанат курган маалында.
Боз кыроо басып жер бетин,
Жай өтүп кеч күз болгондо,
Барыш менен келиши,
Туура уч айга толгондо,
Келип түштү Гүлгаакы,

Ата-Конуш коргонго.
Кабары жетип жалпыга,
Уккандар түгөл келишти,
Учурашты калкына.
Айтып берди Гүлгаакы,
Укканы менен көргөнүн,
Башынан айтты баянда,
Кытайга барып келгенин.
Кыйла сөз менен бүтүрдү,
Кең Кашкарда болгонун.
Бара жаткан жолунда,
Кыргыз элге конгонун.
Кашкардын ханы Калдардын,
Аябай сыйын көргөнүн.
Белек кылып өзүнө,
Баалуу буюм бергенин.
Анан барып кытайга,
Алты жүз уста Кылчандан,
Сурап алыш келгенин.
Туш-туш жактан келген эл,
Учурашты ханына.
Куру койбой Гүлгаакы,
Ала келген Кытайдан,
Кешик берди баарына.
Кээ бирөөнө сый кылып,
Жорго берди Гүлгаакы.
Тону жокко кийгин деп,
Торко берди Гүлгаакы.
Саяпкерге чапкын деп,
Күлүк берди Гүлгаакы.
Ашы жокко ичкин деп,
Күрүч берди Гүлгаакы.
Кыздзуу үйгө кызылдан,
Шайы берди Гүлгаакы.
Кемпир менен чалдарга,
Кара капитал-мамили,

Чайын барди Гүлгаакы.
Өз колунда болгондун,
Баарын берди Гүлгаакы.
Хан айлына келгендер,
Учурашып кайтышты.
Гүлгаакынын иштерин,
Апрылтып беш эсе,
Жомок кылып айтышты.
Эл ичине таралып,
Артыла берди салмагы.
Кыйла жерге угулуп,
Көтөрүлдү арбагы.
Гүлгаакынын ишине,
Раазы болдуabyдан,
Көңкү журту калмагы.
Алыс жактан айлына,
Аман-эсен келген сон.
Аралап келип элинин,
Амандыгын көргөн сон.
Андан кийин Гүлгаакы,
Кышты бошко кетирбей,
Бекер карап турбады.
Калмакта болгон устаны,
Калтыrbай тегиз жыйнады.
Каада менен алдырды,
Белгилүү уста Кааны,
Жети төөгө жүк болду,
Узануучу жарагы.
Ага келип кошулду,
Ала келген кытайдан,
Алты жүз уста баягы.
Токсон жерге орнотту,
Ак кайыштан көрүктү.
Кара чоюн темирди,
Кактап чокко эритти.
Балта, керки, чукулдук,

Жасаганы зом болду.
Эсеби жок мол болду.
Атайлап кетмен-күрөкту,
Как жыгачка аштатып.
Ар башка жайды буларды,
Тартипке салып баштатып.
Укмушту кылды Гүлгаакы,
Уругу калмак элине,
Көрбөгөн ишти баштатып.
Калмак-кытай устасы,
Кышы менен узанды.
Жан бекер койгон жок,
Кызматында кыздарды.
Бул жакшысын тандады,
Токой кесип, таш кеспес,
Бышык кийим камдады.
Жыл айланып кыш жылып,
Жакын калды жаз дагы.
Керегинче усталар,
Жасап буттү жаракты.
Азырынча барғын деп,
Кытайлардан башкасын,
Үйлөрүнө таратты,
Анан дагы Гүлгаакы,
Тез келсин деп чакыртты,
Жети-Сууда манапты,
Хан буйругу бекерби,
Дүрбөп жетип келишти,
Кабар алган бектери.
Баштагыдай манаптар,
Гүлгаакынын жанына,
Жакын басып келе албай.
Сүрү укмуштай болуптур,
Жалтанып салам бере албай.
Абалкыдан Гүлгаакы,
Калган экен токтолуп,

Балалык кыял жок болуп.
Тик караган адамга,
Көзү жайнап от болуп.
Сүрдөгөндү билбegen,
Жалтайлабай адамдан,
Буйрук бере сүйлөгөн.
Ишенимдүү айтканы,
Жалгандыкты сүйбөгөн.
Кытайга барган кезинде,
Кыйналган кээ бир эл көргөн.
Арасын бөлбөй адамдын,
Жарды, байын тен көргөн.
Ачкасына нан берген,
Абдан калыс хан болду,
Жардылар үчүн кам көргөн.
Мындан мурун өткөндөр,
Кедейди көрсө жериген.
Кең пейилдүү Гүлгаакы,
Кембагал үчүн кейиген.
Күнү-түнү ойлонуп,
Басып жүрөт Гүлгаакы.
Кызыл өнү боз болуп,
Азып жүрөт Гүлгаакы.
Ойлонгонун кагазга,
Жазып жүрөт Гүлгаакы.
Өзүнөн башка бу оюн,
Адам билбейт бир дагы.
Чакыртып келген баягы,
Жети-Суунун манабы,
Не айтат деп Гүлгаакы,
Жалдырап оозун карады.
Уккула деди тагалар,
Атамдай көргөн агалар.
Жай алган жери калмактын,
Тоосу бар, талаа түздө экен.
Көз жүгүртүп карасам,

Жер сонуну бизде экен.
Аралап көрсөм бастырып,
Алтыны жатат катылып.
Кылымдар бою кара жер,
Кыртышына жашырып.
Ошо, алтынды жыйнап алсак дейм,
Талаада жаткан чачылып.
Силерге айттар жардыгым,
Тазалайсың ташынан,
Жаз чыкканда жарышып,
Түз талаанын бардыгын.
Жасап койгом белендеп,
Калайыкка жеткидей,
Керектелчү жабдыгын.
Ач кылбай әлди асырап,
Жер болот бизди байытчу.
Алды менен тазалап,
Кенеитебиз көп кылып,
Мал жайылчу жайытты.
Жолсуз жерге жол салам,
Адам барбас жерлерге,
Мал жайлаташ алпарам.
Жакын кылам алысты,
Арбын чабам алышты.
Кышкысын малга чөп үчүн,
Шалбаа кылам жайытты.
Кош арттырып өгүзгө,
Эгин эгем тегизге.
Кыштан коргон бек курам,
Алтымыш жерге чеп курам.
Жана угуп тургула,
Айтканыма көнөсүн.
Баарың менен айлына,
Әлди төрткө бөлөсүн.
Кемпир менен чалдарды,
Катын менен балдарды,

Аралаш кошуп балбанды.
Ден-соолугу бар адам,
Таш теришсин талаадан.
Эр азamat дегенди,
Дагы үчкө бөлөсүн.
Бир бөлүгү ошонун,
Жол салууга жөнөсүн.
Калганы менен алардын,
Кыш уютул чеп куруп,
Талаадан эгин эгесин.
Баарың менен айлына,
Курал жабдык алганы,
Унаанды алыш келесин.
Үйрөтүп элди турууга,
Иштин жайын билүүчү,
Өнөрпөз бар беремин.
Айткан сөзүн угасың,
Кыл дегенин кыласың.
Кезек менен кыдырып,
Өзүм да барып турамын.
Кетмен, күрөк, зом алыш,
Мен дагы кызмат кыламын.
Ашуудан барып жол салыш,
Аска зоону бузамын.
Букара көөнү бузулат,
Байлары карап турушса.
Манап баймын дебестен,
Текши чыксын жумушка.
Адам эмес макулук,
Жан талашып ысыкта,
Тамак камдап, үй салыш,
Жан багат экен кумурска.
Көп толкуса көл деген,
Дайра агызып тоо бузам,
Талабым коюп эл менен.
Куру бекер камчы чаап,

Зордук жакка барбагын.
Ач кылбас жагын ойлонуп,
Азыгын арбын камдагын.
Айран, кымыз мол болуп,
Арбын кыл союш ченемин.
Кең салсан пейлин табылат,
Жок эле менде дебегин.
Акка аралаш болгонго,
Дан жагын өзүм беремин.
Кабарлап айтып турасын,
Колунда жок керегин.
Жана айтайын дегеним,
Кашкар, кытай ханына,
Убада кылыш келгемин.
Кездеме, күрүч, нан алам,
Ал үчүн көп мал беремин.
Эки жүз жылкы, бир мин кой,
Мен чыгарам жаныман.
Ушунчадан силер да,
Чыгаргыла жанынан.
Жайкысын жайллоо жайлратам,
Күз айында аларды,
Анжиянга айдатам.
Аман-эсен өлбөсөм,
Баарына ак нан чайнатам.
Эки уч жылдар көрөсүн,
Эл турмушу онолот.
Достошом чектеш эл менен,
Уруш-чабыш жоголот.
Өз мойнума аламын,
Түз милдеттүү жумушту.
Калганы болсо айткыла,
Дагы эмне иш кылышты.
Сорун, Дүрхан жарышып,
Гүлгаакы балам айтканын,
Сонун ақыл деп айтат.

Айтканынды угабыз,
Аттанып ишке чыгабыз.
Жалпы калмак болгону,
Бир кошолу тилекти,
Чымырканып иштейли,
Түрүнүп салып билекти.
Жеребиз биздин кең деди,
Телегейи тең деди.
Топурагы кап кара,
Аштык чыкчу жер деди,
Кең Чүй, Ысык-Көл деди.
Жаралгандан сонун жер,
Атайын барып көр деди.
Арбын кийик, илбесин,
Ит агытып күш салып,
Көңүл ачып кел деди.
Сепил куруп, чеп салам,
Устандан арбын бер деди.
Кайдуу, Каба кеп айтат:
Чырганак кыйып жер ачам,
Балта бергин деп айтат.
Долон туруп ошондо,
Тоо бузамын бергин деп,
Зом темир жагын көп айтат.
Доржу, Дорбо, Догондор,
Баш ийкешип токтолду,
Башка сөз айткан жок болду.
Айтканын угуп баатырлар,
Керектүүсүн суралып,
Жымың этип ичинен,
Гүлгаакы турат кубанып.
Макул болду Гүлгаакы,
Не сураса баарына.
Келген мейман тарашты,
Убада берип ханына.
Эми кызык иш болду,

Башка жумуш токтолду.
Калмактардын айлында,
Күндө жыйын топ болду.
Гүлгаакынын айтканын,
Түшүнтүп элдин баарына,
Тирүү пенде болгону,
Иштейбиз деп жабыла.
Баш тартканын пашаанын,
Каласын деп каарына.
Ал ангыча кар эрип.
Келгин күш учуп асмандан,
Жадыраган жаз келип.
Жер кыртыши көпкөндө,
Ишке кирди калмактар,
Чымыраган көктөмдө.
Калган жок үйдө жан адам,
Таш теришип талаадан.
Чымдуу жерди союшуп,
Былкылдата сугарып,
Текши аштык себишти,
Жердин майын чыгарып.
Кембагал кедей болгону,
Жанын сабап иш кылып,
Тоебуз деп кубанып.
Балбандар жүрдү балкалап,
Үйдөй ташты жок кылып,
Таруудайдан талкалап.
Бай-манап жүрөт чалкалап,
Эптеп колун тийгизип,
Өзүнүн жанын калкалап.
Иш билбеген чоркоктор,
Күрөктөн күрөк тандашып,
Жан аяшып байлары,
Бирден кедей жандашып.
Алаканы жооруса,
Жан ачынып ооруса,

Гүлгаакыны каргашып.
Талаанын ташын жыйыптыр,
Жал-жал кылып кыркалап,
Дөбө кылып үйүптүр.
Санатты мындай кылыптыр,
Айдалган жердин баарына,
Сайдан сууну буруптур.
Аштуунун жолун чалыптыр,
Атайын барып калмактар,
Аштууга жолду салыптыр.
Күжүрмөн күчүн чачыптыр,
Күч жетпейт деген жерлерди,
Көпчүлүк менен ачыптыр.
Кыйла ашууга барыптыр,
Калмактар жолду салыптыр.
Сон-Көлдө Калмак-Ашуу бар,
Ошондо аты калыптыр.
Жаңы алыш чаап чыгыптыр,
Аштуунун суусун атайын,
Чон-Дөбө көздөй жыгыптыр,
Гүлгаакы өзү жыккан суу,
Азыркы аты Бурган-Суу.
Ал Сон-Көлдүн өзүндө,
Көл-Кечүү менен Таш-Кечүү,
Тайыздап суусу аз экен,
Эки ейүзү саз экен.
Төөгө жүктөп Гүлгаакы,
Таш жүктөтүп алпарган.
Көч тыгылып калбаска,
Таш төшөтүп жол салган.
Ушул күнгө сакталып,
Кыр-Жол деген ат калган.
Керилип жаткан төр экен,
Кийиги ээн сулаган.
Улар учса козголуп,
Бийиктен ташы кулаган.

Сандық менен Құндықту,
Алыш чаап Гүлгаакы,
Эки тоону улаган.
Бул қылганы Жумгалда,
Азыркы аты Улама.
Алыштан сусу аккан дейт,
Ширесин жерге чачкан дейт.
Кызыллын қырдай қырдашып,
Аштыктан түшүм арткан дейт.
Толгон жерге Гүлгаакы,
Тоонун сусун жыгыптыр.
Далай жерге Гүлгаакы,
Занкайтып сепил куруптур.
Құнгөйдөгү Төрт-Құлдү,
Сорун курган деп айтат.
Үч катар сепил орнотуп,
Сонун курган деп айтат.
Жомок қыльга карылар,
Әмдигиче кеп айтат.
Кең чүйгө сепил курган дейт,
Баш калкалап душмандан,
Паана қылышып турған дейт.
Гүлгаакынын иши үчүн,
Толуп жатат ангеме.
Ар кай жерге әстелик,
Таштап кеткен ар неме.
Әлде калды дастаны.
Уругу калмак элине,
Жаны өрнөк баштады.
Эки жылды Гүлгаакы,
Эринбей иш қылды эле,
Токочун жеген тоюнду,
Жаман көргөн жактады.
Жармасын ичкен арпанын,
Жатып алыш мактады.
Жайыты кенен ачылды,

Малынын саны артылды.
Жашынып жаткан эчен жыл,
Жерден тапты алтынды.
Акыл менен эл багып,
Аты чыгып элине,
Баркы баасы артылды.
Мына быйыл Гүлгаакы,
Бар мүчөсү теп тегиз,
Жашы болду он сегиз.
Өн үстүдөн тен келбес,
Сулуу болуп Гүлгаакы,
Улам бойго жеткени,
Башка келбет жарадалды.
Калмактын ханы сулуу деп,
Атагы кетип алыска,
Кыйла жерге таралды.
Кабар алган бул кыздан,
Аламын деп ханышаны,
Келип жатты туш-туштан.
Калмак эле дейсинбى,
Сандап келген көп болду,
Казак менен кыргыздан.
Гүлгаакыны таанышкан,
Тандайынан чаң чыккан,
Акын келди алыстан.
Зор атагы жер жарган,
Баатыр келди алыстан.
Мергени келди терилип,
Кыйла жан келди керилип.
Сүйүп келди кәэ бирөө,
Чын көөнүндө берилип.
Ат арытып алам деп,
Хандар келди алыстан.
Калайыктан ар түркүн,
Жандар келди алыстан.
Көңүлүндө сүйгөн жок,

Эч бирөөнү жактырып,
Гүлгаакы сулуу тийген жок.
Абыдан болуп убара,
Жана ашык болуптур,
Шаамашрап дубана.
Кандай да болсо жагам деп,
Гүлгаакыны алам деп,
Айлына келип конуптур.
Зикир чалып келме айтып,
Касиеттүү жанмын деп,
Сыйкыр салып тооруптур.
Байкайын деп Гүлгаакы,
Таягын берип колуна,
Төө кайтартып коюптур.
Болгондо да байкүшту,
Жөө кайтартып коюптур.
Таманы жооруп чор болуп,
Бир кыз үчүн кор болуп,
Төө кайтартып жүргөнү,
Эки жылга толуптур.
Мал көргөнү бир күнү,
Аттанып чыкты Гүлгаакы,
Минип Кара Долуга.
Кундуздай болгон кара чач,
Кубулуп түшкөн сооруга.
Женцилдеп кийим кийинип,
Жебедей бели ийилип,
Көргөндү эстен тандырып.
Өзү баштап кырк бир кыз,
Өнкөй жорго салдырып.
Эсенби деп жылкычым,
Чалып өттү Гүлгаакы,
Көк-Белде жаткан жылкысын.
Кайра тартып бөкөөлөп,
Суур атып сулатып,
Каптал ылдый кулатып.

Тамашаны салышып,
Не кезиксе атышып,
Түшө келди бир паста,
Жаман-эчки оюна,
Кең Сон-Көлдүн боюна.
Жайылып жүргөн ал жерде,
Гүлгаакынын төөсү бар,
Төө ичинде кызыл нар,
Көрүп коюп ошону,
Кайтмак болду бул кыздар.
Андан башка бул жерде,
Боло турган кызык бар.
Жылан-айлак, жылан баш,
Көптөн бери убара,
Төө кайтарып талаада,
Шаамашрап дубана.
Тандайынан чан чыгып,
Гүлгаакыны көргөндө,
Тура калды ак уруп:
Саламатбы эсенби,
Хандын кызы Гүлгаакы,
Көптөн бери бул жакка,
Келбедин го бир дагы.
Бир сен үчүн талаада,
Төө кайтардым Гүлгаакы,
Таяк алып колума,
Жөө кайтардым Гүлгаакы.
Жыланайлак таман чор болду,
Чымындай жаным кор болду,
Көрбөйсүнбү Гүлгаакы.
Көөнүм кошпой өзүнө,
Өлөмүнбү Гүлгаакы.
Касиетим барлыгын,
Билесинби Гүлгаакы.
Каалап турам өзүмө,
Тийесинби Гүлгаакы.

Кыялышында өзүмдү,
Сүйөсүнбү Гүлгаакы.
Кыйла жылга какшатып,
Жүрөсүнбү Гүлгаакы.
Динин кайыр дин эле,
Саласынбы Гүлгаакы.
Мусулмандын баласын,
Чанасынбы Гүлгаакы.
Ичимдеги кайгымды,
Табасынбы Гүлгаакы.
Бу дүйнөдө так болуп,
Каласынбы Гүлгаакы.
Калмагынан курдаш таап,
Барасынбы Гүлгаакы.
Бул айтканым оюна,
Аласынбы Гүлгаакы.
Бир жакшылык өзүндөн,
Көрөмүнбү Гүлгаакы.
Күндөй болгон бетинден,
Обөмүнбү Гүлгаакы.
Анан кийин көздү жуумп,
Өлөмүнбү Гүлгаакы.
Жаркыратып кабагым,
Ачамынбы Гүлгаакы.
Алкымындан кучактап,
Жатамынбы Гүлгаакы.
Самаган оюм бир жолу,
Басып кетчи Гүлгаакы.
Бир огунду аябай,
Көңүлүндө сүйбөсөн,
Атып кетчи Гүлгаакы.
Дубана турду ак уруп,
Гүлгаакыга жалынып.
Жанындағы жалпы қыз,
Карап турду жабылып.
Эки сөзүн бириnde,

Гүлгаакы деп сүйлөйсүн,
Кандай жансың деп айтат.
Дакылдайсың жөн эле,
Жанында бирге конгонсуп,
Убада сөзүн болгонсуп,
Унтушуп кетпестей,
Ант кылышып койгонсуп.
Безеленип сүйлөйсүн,
Беридей болгон Гүлгаакы,
Пейилинде ким дейсин.
Төө кайтарып талаада,
Дайның менен жүрбөйсүн.
Сакалына ак кирип,
Чал экениң билбейсин.
Кызындай болгон Гүлгаакы,
Бала экенин билбейсин.
Калмак элин башкарған,
Хан экенин билбейсин.
Кандай жарлық колунда,
Бар экенин билбейсин.
Кабырга сөөгүң калжайып,
Кажыганың билбейсин.
Акылыңдан адашьш,
Алжыганың билбейсин.
Кызындай болгон қыздарга,
Калжандап сүйлөйсүн.
Бети жок сендей чал барбы,
Гүлгаакыны алам деп,
Дубана сенде ар барбы.
Кара тоо башы жол бекен,
Хандың қызы Гүлгаакы,
Карыган чалга тең бекен.
Билбейсиң жашың улууну,
Сүйөм дейсин сулууну.
Самаган оюм бир жолу,
Басып кет деп сүйлөйсүн.

Бир огунду аябай,
Көнүлүндө сүйбөсөн,
Атып кет деп сүйлөйсүн.
Санааган оюн бир жолу,
Басалыбы әжеке.
Кызыл канын жайнатып,
Чачалыбы әжеке.
Сүйөм деп әже сени айтат,
Алжыган чалың нени айтат.
Кыздар күлдү шынкылдаап,
Угуп туруп дубана,
Жойпуланып кылтылдаап:
— Эрке кыздар сүйлөйсүн,
Эчтемени билбейсин.
Гүлгаакыны хан дейсин,
Артык туулган жан дейсин.
Шаамашрап дубана,
Алжып калган чал дейсин.
Төрөлгөндө Гүлгаакы,
Аты мага угулган.
Туура келип напсиме,
Никеси кошо буюрган.
Курулай өкүм сеники,
Түбүндө сулуу меники.
Касиетим барында,
Бар кыялың табамын.
Гүлгаакы сенин өзүндү,
Буюрсада аламын,
Гүлгаакы анда кеп айтат,
Келген сөздү эми айтат:
Шаамашрап дубана,
Бир өзүндү башкача,
Туулуп калган жан дедин.
Керемети башкача,
Касиетим бар дедин,
Кызыктыrbайт әч кандай,

Кыздарга айткан ал кебин.
Адам башын чанам деп,
Кесирине каламын.
Угуп турчу дубана,
Атамдай болгон жашын бар,
Уялбай кантип барамын.
Сага окшогон менин да,
Бар чыгар тилек талабым.
Туура келген оюма,
Өз тенимди табамын.
Бети жокчо кеп айттын,
Ушунуна капамын.
Атамдай болгон чал менен,
Төшөкө кантип батамын.
Кызындан кичүү жашым бар,
Жанында кантип жатамын.
Шарактап кыздар күлөсүн,
Жазыгы жок кишини,
Жаа менен кантип атамын.
Туура әмес кыздар силердин,
Айтканынар жанагы.
Ар бир адам баласы,
Өрдө болот талабы.
Кыз кызыл гүл, гүлдөгөн.
Кимдин көөнү түшпөсүн,
Кызыл гүл турса бүрдөгөн.
Өзүнө туштук мунунда,
Тени бар булбул үндөгөн.
Тентуштук күнүң өтүптур,
Мен өндөгөн гүл менен.
Кыздан чыккан шумкармын,
Башка жерде түнөгүм.
Башыма кылыш кармаган,
Башым туюк әмесмин,
Баамдашып таап сүйөмүн.
Улутуна карабай,

Барамын өзүм жар болуп,
Жактырса кимди жүрегүм.
Каалап келдин дубана,
Көнүлүн менде бар үчүн.
Далалатың чоң экен,
Түбү мендэй жар үчүн.
Жаш өмүрүм кор кылбайм,
Үксүйгөн сендей чал үчүн.
Сүйбөдү деп Гүлгаакы,
Капа болбо ал үчүн.
Бул сөздү угуп дубана,
Гүлгаакыдан женилип,
Кумсарып өнү кубара.
Муну дагы Гүлгаакы,
Жаман сөз айтпай ийилип,
Акыл менен жайлады.
Дубананы тайгылтты,
Айтылган сөздүн салмагы.
Бура тартты тизгинин,
Айтылуу Кара-Долунун.
Ченемин байкап чuu койду,
Баса турган жолунун.
Жоргодон чыккан күү менен,
Жайкалып жердин туланы.
Аркасынан жалпы кыз,
Атырылып чубады.
Жал куйругу жайылып,
Жөнөп кетти жорголор,
Жапырылып кулагы.
Арт жагында кыздардын,
Ак шагылдуу сай калды,
Сакалын сыйпап жалдырап,
Сакалдуу Машрап чал калды.
Ээрчий карап кыздарды,
Аттин деп оозун кармады.
Бир кездерде мен дагы,

Кызыл чийкил бала элем.
Жигиттик кездин барында,
Келин-кыз сүйгөн жан элем.
Ачып көздү жумганча,
Кыйлага жашым жетиптири.
Шаамашрап атанган,
Касиетим кетиптири.
Жашчылык күнүм зор экен,
Карганда башың кор экен.
Таалайга жазган бакты жок,
Мандайым толгон шор экен.
Башкадан жолум болсо да,
Кыздан жолум жок экен.
Минтип куурал жүргөнчө,
Өлүп алсам он экен.
Ушуну айтып дубана,
Өрүштө жаткан төөлөрдү,
Немесин койбой жыйыптыр.
Айбандар менен коштошуп,
Боюн таштап аскадан,
Өзүнүн жанын кыйыптыр.
Дубананын зоосу деп,
Эмдигиче туруптур.
Ал ангыча болгон жок,
Гүлгаакыдай сулууга,
Дагы бир күйөө чыгыптыр.
Калмактан чыккан дөө экен,
Ажым улук дегени.
Кунан койдуң эти экен,
Күнү-түнү жегени.
Карагай талды қайышбай,
Тамыры менен жулчу экен.
Жалпы калмак коркушуп,
Келатканда тамагын,
Белен кылып турчу экен,
Кутула жадап калмактар,

Донуз мұнәз, корс қыял,
Ақылы жок көдектү,
Көптүрүп башын буруптур.
Айла таап чочкону,
Жок қыла албай көпчүлүк,
Чогулушуп туруптур.
Гүлгаакыга барғын деп,
Аялдықа алғын деп,
Жалпы калмак элине,
Хан болуп жатып калғын деп,
Көкүтүп койсок барат деп,
Анан кийин Гүлгаакы,
Айласын өзү табат деп,
Колтука сууну бүркүптур,
Козутуп Ажым улукту,
Гүлгаакы көздөй түртүптур.
Күүлөнгөн бойдон ал ургур,
Гүлгаакыга барыптыр.
Сылыхын сыпаа сөзү жок,
Катындыкка алам деп,
Катуулап чырды салыптыр.
Гүлгаакы анда ойлоду,
Жок қылар жагын болжоду.
Башын алсам жазыксыз,
Канкор атка коном деп.
Калмак әмес башка әлге,
Жаман атты болом деп.
Хан бийлиги менде деп,
Өкүмдүккө салбайын.
Өз ажалы өзүнөн,
Болор жагын камдайын.
Макул деди Гүлгаакы,
Айтканыңа көнөйүн.
Мен айткан сөздү аткарсан,
Убадамдан жазбай мен,
Аял болуп берейин.

Аткарып кетсөн сен өзүн,
Үч жолку хандын мөрөйүн.
Бирден айтып берейин,
Бириңчиси мөрөйдүн,
Сандыктай таштан жыйасын,
Сан жылкы кирсе баткыдай,
Сары-Журтка короо курасын.
Экинчиси мөрөйдүн,
Мени алыш калсан той болот,
Карагай, арча кыйасын,
Тоодой отун жыйасын.
Үчүнчүсү мөрөйдүн,
Сон-Көлдөн барып кечесин.
Аркы өйүзү менен берки өйүзү,
Кулач уруп өтөсүн.
Буюрган мөрөй меники,
Аткарып кетсөн буларды,
Алтын башым сеники.
Кынырылып кылчайбай,
Орон-бураң сөз менен,
Макул деди улугу.
Аткарып берип айтканын,
Аламын дейт сулууну.
Тур десен сулуу турам дейт,
Айтканынды кылам дейт.
Өл десен сулуу өлөм дейт,
Мөрөйүндүн баарысын,
Бүт орундал берем дейт.
Ушул сөздү угуптур,
Түгөл калмак айылы.
Уга элек элдин учуна,
Түнү менен жайылды.
Айтканынан качпады,
Мойнундагы мөрөйдүн,
Бир башынан баштады.
Ооздон чыккан иш үчүн,

Убададан таныш жок.
Же, ортого койгон калыс жок.
Сары энгилчек, көк бодур,
Сандыктай таштан жыйыптыр.
Көргөзүп берген жерине,
Сан жылкы салса сыйғыдай,
Сары журтка короо куруптур.
Бир мөрөйдүн беш күндө,
Акырына чыгыптыр.
Андагы аты Таш-Короо,
Алигиче туруптур.
Экинчиси мөрөйдүн,
Аткарам деп жулунуп,
Улуу тоого чыгыптыр.
Карагай көрсө кыйыптыр.
Балаты четин, тал көрсө,
Тамыры менен жулуптур.
Жыйинап алыш буларды,
Тоодой кылышп жыйыптыр.
Бадал көрсө мотоптур,
Тамырын койбой отоптур.
Токоюн Ажым кескен дейт,
Туташ тулаң өскөн дейт.
Карылар жомок кылышат,
Эмдигиче Соң-Көлгө,
Карагай өсүп жетпейт деп,
Тоосуна жыгач өспөйт деп.
Экинчисин мөрөйдүн,
Аныда улук алыштыр.
Аркы өйүзүндө Соң-Көлдүн,
Кечмек болуп барыптыр.
Берки өйүзүндө Гүлгаакы.
Кантип кечер экен деп,
Калайык эл чогулуп,
Көз салыш карап калыштыр.
Гүлгаакы турат ичинен,

Ажалга айдал шордууну,
Мен күнөөлү болдум деп.
Акылы жок ақмакты,
Күнөөсүз жерден сойдум деп.
Мындан кийин мындай иш,
Баштаганды койдум деп.
Тенине жетпей өлөр деп,
Көл түбүнө чөгөр деп.
Аталашы, тууганы.
Баары бир менден көрөр деп,
Араз болуп өзүмө,
Ага-инини бөлөр деп,
Намызын алса жоолашып,
Кун доолашып келер деп.
Дагы ойлонот Гүлгаакы,
Агада арга табармын.
Аны да жолго салармын.
Ажым улук көөдөгүн,
Өлөрүң билбей ошондо,
Көлдүн суусун жарыптыр,
Көп жерине барыптыр.
Орто чендер келгенде,
Ичи көөп дардайып,
Шайы кетип шалдайып,
Чалкасынан түшүптур,
Гүлгаакыны алам деп,
Тирүүлөй кордук көрүптур.
Жардамсыз көлдө балыктай,
Суу түбүнө чөгүптур.
Акылсыз көөдөк өзү әле.
Ошентип арам өлүптур.
Башка түшкөн кыйын иш,
Байкал туруп Гүлгаакы,
Акылы менен жениптири.
Көкүтүп койсо көөдөктү,
Көлден коркпой кечет деп,

Мактап койсо ақмакты.
Жардан алыс кетет деп,
Шылдыңдап ар ким күлүптүр.
Айды алам деп асмандан,
Арстан буту тайды деп.
Ажал айдал тер қыстап,
Абыдан шайтан сайды деп,
Эл кыжылда басылды,
Ар кими айтып ар кыл кеп.

VIII

Да бир күнү Гүлгаакы,
Калкын койбой жыйыптыр,
Чоң масылат куруптур,
Туулган адам баласы.
Баары бирдей тен деди.
Карачы киши кишиден,
Эмнеси менен кем деди.
Мен ханыша кезимде,
Чекбейт деп эч ким азапты.
Байларга башы байлануу,
Кулдарга берди азатты,
Айтканын эч ким бузган жок,
Бура тартып, моюлжуп,
Тетир айткан чыккан жок.
Камылга кылып Гүлгаакы,
Жатканды билбейт чалкалап.
Дуушар кылбай кырсыкка,
Асырап элин қалкалап.
Дүркүрөп өстү мал жагы,
Түшүмдүү болду дан жагы.
Кийим менен кечекти,
Жөнөтүп турду мал алып,
Кашкар, Шың-Ша хандары.

Күндөн-күнгө калмактын,
Арта берди шайманы.
Гүлгаакы турак кылган жер,
Сон-Көлдүн жайык түзү эле.
Ошол мезгил күзү эле,
Түн ортосу кез эле,
Кырк кызы жок кашында,
Олтурган жалгыз өзү эле.
Ой кыялдын түбү жок,
Барган сайын денеси,
Салмактанат жүргү жок.
Дакылдалп согуп жүрөгү,
Артып ысык табы бар,
Дененин жалын илеби.
Кундуздай чачы чубалып,
Өзүнчө тартып санааны.
Кызыл өнү кубарып.
Уктай албайт тынч алып,
Түнсүз ойго курчалып.
Хандын кызы Гүлгаакы,
Кана әмесе ачалык,
Кыйналат неге мынчалык.
Күндөн күнгө күч алды,
Саргарып санаа басканы,
Сараракап өндүн асканы.
Кылдай болуп кылмыйып,
Тамака көөнү тартпады.
Шайырлыгы жоголуп,
Аздан бери Гүлгаакы.
Өзгөрүлө баштады.
Жашы болсо белгилүү,
Он сегиздин кырында.
Бышып турган убагы,
Бойго жетип чынында.
Калмак әлге хан туруп,
Бой жүрүшү кыйын да.

Элден ушак кеп угат,
Гүлгаакы биздин ханыбыз,
Кыйла жашка барды деп,
Кыйындарды чанды деп,
Чанган менен өз башы,
Карыйын деп калды деп.
Башчыбыз түгөл бойдок деп,
Эрге чыгар ой жок деп.
Гүлгаакы кандай хан дешип,
Күйө десе качат дейт,
Не бузугу бар дешип.
Ойлоп көрсө Гүлгаакы,
Бой жүрүш кыйын иш экен,
Чындыгы жанга күч экен.
Атадан жалгыз кыз болуп,
Эркектен түяк калган жок.
Бир туугандан тагдырым.
Мандайыма жазган жок.
Бараары башка турак деп.
Кызды айтпайт экен түяк деп.
Тажы абамды карачы,
Он бештен ашык баласы,
Ичинен бирөө чыккан жок,
Бычака сапка жарапчу.
Кишидей болсо ошолор,
Ээлебейт беле хандыкты,
Ушул калмак элине,
Жасабайт беле жардыкты.
Эч кимиси тарткан жок,
Чоң атам баатыр Карпыкты.
Бир короо кылып бериптири,
Билими жок тантыкты.
Топ жиндини бергиче,
Элине кудай берген жок,
Жаратып жалгыз артыкты.
Арман кылып Гүлгаакы,

Аябай жашып ыйласа,
Жаш әмес көздөн кан чыкты.
Көп ыйлады Гүлгаакы,
Көздүн жашын коротуп,
Кайраттанды бир кезде,
Өзүн өзү сооротуп.
Жатындашым болбосо,
Жалгыздыгым ким билет.
Кайгысын кошуп байкуш деп,
Капалансам ким күйөт.
Калмак элдин ханы деп,
Кайгысы жок деп эл айтар.
Билбегендер сырымды,
Бактылуу деп мени айтар.
Жан күйөр тууган такыр жок,
Мага окшош шордуу кайда бар.
Кол менен жасап ал албас,
Кордукту башты куткаар,
Кошумча кандай айла бар.
Кырк кызы бойдок мен бойдок,
Кыркыбыз бирдей тен бойдок,
Аларда мендей күндөдүр,
Айта албай ичте сырларын,
Амалсыздан жүргөндүр.
Кыздарды бүгүн жыйнайын,
Олтуруп кенеш курайын.
Уругу калмак болгондур,
Бир аралап чыгайын.
Элдеги болгон азамат,
Бир башынан сынайын,
Кырк кызга курдаш табайын.
Баргын деп жолун бошотуп,
Буубайын бакты таалайын.
Өзүмө тентуш жар болсо,
Курдаш кылып алайын.
Көңүлүм туура көрбесө,

Калмак әмес башка әлден,
Аралап издең барайын.
Деп ошентип Гүлгаакы,
Акыры буга токтолду.
Чакырар замат турбастан,
Жыйналып қырк қыз топтолду.
Токугун деп аттарды,
Турбай буйруқ бергени,
Жол тарта турган окшоду.
Мына ошондо Гүлгаакы,
Өткөзбө деп эч адам,
Сакчыга буйруқ бериптири.
Мисгаакы баштап қырк қызды,
Ээндетип алып кетиптири.
Уккула қыздар деп айтат,
Гүлгаакы анда кеп айтат:
Бойго жетип баарыбыз,
Бойдок жүрүп карыдык.
Жигит жандап жүрбөдүк,
Жаштыктын гүлү бар кезде,
Жайдары ачык күлбөдүк.
Келечек әлдин камы үчүн,
Издең таптык айланы,
Камылгасъга мол кылыш.
Калк үчүн қылдык пайданы.
Ушу турган калмакты,
Былк эткизбей башкардык.
Түрүнүп салып эрлерче,
Эл милдетин аткардык.
Жолоочу бирге аттандык,
Арам, адал дебестен,
Бирге туз даам татканбыз.
Келечегин көрөрбүз,
Келе турган бактыдан.
Кутулалык курдаштар,
«Гүлгаакы қырк қыз бойдок» – деп,

Элдеги жаман аттыдан.
Кыдырсак әлден табылар,
Кыздарга түштүк жаш улан.
Бир жаштан бери тен өскөн,
Барлыгың бирдей курдашсын,
Силерден қантип жашырам.
Кәэде олтуруп санаанын,
Түбүнө жетпей ашыган.
Силерде қандай пикир бар,
Айтқыла қыздар башынан.
Муну укканда қыздардан,
Чын айтат деп әжекем,
Кәэ бирөө болду жашыган.
Апал анда кеп айтат:
Гүлгаакы әже чынды айттын,
Чукугандай таап туруп,
Биздеги жаткан сырды айттын.
Чыныгы эле жалпы қыз,
Жалаң бойдок турбайбы,
Ким көрүптүр мындайды.
Калмакта болгон жигиттин,
Немесин койбой сындайлы.
Калкты аралап баралык,
Карап туруп жактырып,
Эжеме курдаш табалык.
Ичибизде биздин да,
Толуп жаткан сыр жатат,
Айтылбай жүргөн камалып.
Эжекем жаман көрбесө,
Эми ортого салалык.
Эжеме қызмат қылган қыз,
Қырк әкенбиз жалпыбыз.
Сыр башын өзүң баштадын,
Келди окшойт биз да мүдөөнү,
Айта турган шартыбыз.
Азыркысын әжеке,

Ушул калмак әлине,
Артылып турат баркыбыз.
Кыркыбызды кырк жерден,
Алып келип жыйнадын,
Акыл өнөр үйрөтүп,
Ар убакта сыйладын.
Жаман айтып какпадын,
Баарыбызды кастарлап,
Канаттуу күштай таптадын.
Кийбекенди кийгиздин,
Биз билбекен өнөрдү,
Үйрөтүп жүрүп билгиздин.
Жеке гана биз эмес,
Жалпы калмак әлине,
Катуу таасир тийгиздин.
Кулак уккан жерлерди,
Жалпы бардык көз көрдү.
Мурункудан он эсе,
Эл турмушу өзгөрдү.
Азыр эже мынакей,
Ар кимибиз бир баатыр,
Жигиттен кыйын кыз болдук.
Чоноюп бойго жеткени,
Калың бойдок аталып,
Капилет сөзгө түш болдук.
Ойлонушуп оңолуп,
Бул жүрүштү коёлук.
Ар кимибиз курдаш таап,
Жаман атты жоёлук.
Ак суунун башы кар әкен,
Сиз айткандай эжеке,
Ар нерсенин өзүнчө,
Өз мезгили бар әкен,
Суу жүргөн өзөн сай әкен,
Гүл мезгили жай әкен.
Күбүлүп гүлү соолчу учур,

Кезектүү күздүн айы экен.
Күнгөйгө баккан кой семиз,
Кыз мезгили он сегиз.
Ушул жаштын өзүндө,
Жайлоодо кызыл гүлдөйбүз.
Жарыгы айлуу түндөйбүз,
Алышып ойноп күн-түнү,
Чарчаганды билбейбиз.
Дарыянын суусундай,
Таңшып турган кезибиз.
Далалат кылып ар ишке,
Шашып турган кезибиз.
Кен жылганын желиндей,
Жүрүп турган кезибиз.
Кайратыбыз жалындап,
Күйүп турган кезибиз.
Сиз Гүлгаакы эжеке,
Калмак элге күн болуп,
Тийип турган кезиниз.
Байкагын эже өзүнүз.
Күн эңкейип батпайбы,
Мезгил учса токтосуз,
Өмүр өтүп жатпайбы.
Күн эңкейсе төбөдөн,
Мезгил бешим болбойбу.
Кече ачылган кызыл гүл,
Бүгүн өнү солбойбу.
Мийзам учат жел менен,
Жаралгандан бер жака,
Өмүр эки келбegen.
Араласаң баары бир,
Ойдо бар кызык табылар.
Кендин кени эл деген,
Даража таптын хан болуп,
Калың калмак эл менен.
Араласаң элинди,

Кембагал бар, бакыр бар,
Керилген эчен баатыр бар.
Көнүлүнө албагын,
Он эсе сенден асыл бар.
Жаралган жалгыз сен эмес,
Тең болчу сага табылар.
Ар бир адам баласы,
Өз алдынча багы бар.
Ханбы, байбы, жардыйбы,
Ар кимдин туштук тени бар.
Жаш өмүр барда эжеке,
Жаштарча ойноп күлөлү,
Жашоонун дагы чеги бар.
Айтарым ушул эжеке,
Кыздардан дагы сүйлөсүн,
Кимдин кандай кеби бар.
Катылган сырлар армансыз,
Айтыла турган эби бар.
Гүлгаакыга жалпы кыз,
Айтыңыз эже сиз деди.
Не айтабыз биз деди.
Апалдын сөзү чын деди,
Акылын таап иш кылар,
Айланы өзүн кыл деди.
Карап туруп кыздарды,
Мындай деди Гүлгаакы,
Айтканың Апал чын деди.
Ашып кетти артыкча,
Айтканыңдын бир жери.
Гүлгаакыны хан дедин,
Артык туулган жан дедин.
Эл ичинде ар түрлүү,
Сенден да асыл бар дедин.
Көнүлүмдү оорутат,
Артыкча тийип ал кебин,
Мен эмине башымды,

Элден артык дедимби.
Жаралып калган бир жерим,
Сенден артык дедимби.
Жергем менен жермин да,
Элим менен элмин да.
Кандайча мага бул ойду,
Айтканың таң болом.
Эл болбосо курулай,
Эминеге хан болом.
Кол салып душман көз артса,
Курманы болом жеримдин.
Садагасы боломун,
Сандаган калмак элимдин.
Кармашып жатып кан төгөм,
Жан алгыч жаным алса да,
Эл журт деп жатып жан берем.
Элим үчүн кам көрөм.
Көгөрүп өсүп узардым,
Көпчүлүк ушул эл менен.
Өз башым менен калкымдын,
Ар бир башын тен көрөм.
Эрге тийбей жүргөнүм,
Эрдин башын кем көрүп,
Чанып жүрөт дебегин.
Эмесе айтып берейин,
Билесинер беш колдой,
Анын дагы себебин.
Эрге тийип мен кетсем,
Айтпайт беле наалатты,
Нааразы болуп өз әлим.
Жерге кирген Гүлгаакы,
Ата наамын тута албай,
Эрге тийип алды деп,
Эси кеткен эселек,
Жерге кирип калды деп.
Эркек туяқ жок болсо,

Кыз ушуну кылат деп,
Айтпайт беле кыйла кеп.
Эрге тийбей мен жүрдүм,
Элиме болом уят деп.
Өлөрүндө осуят,
Өз атамдын айтканын,
Көнүлүмө сактадым.
Он экиден бер жака,
Олтуруп такка хан болуп,
Эл милдетин аткардым.
Акыл менен имерип,
Алты сан элди колго алдым,
Кара жерди кантарып,
Катылган сырын аңтарып,
Жерден таптым алтынды.
Текши токоч жедирип,
Асырадым калкымды.
Эмгегим баалап ашыра,
Көтөрдү әлим баркымды.
Атымды угуп туш-туштан,
Көрүнгөн көзү артылды.
Аламын деп асылды.
Акылы жок нечендер,
Билишпей менин дартымды.
Көнүлүндө сырларын,
Кээ бирөө келип айтышты.
Жообу менен жөн айтсам,
Жолуна түшүп кайтышты.
Кээ бирөөлөр асылды,
Айландырып башымды.
Мен да болбой көгөрүп,
Чындал белим байладым.
Кырсыгыма тийгенди,
Амал менен жайладым.
Чон милдет болуп мойнумда,
Ойлогом элдин убалын,

Күйөө деп бирөө кеп айтса,
Денем чочуп дүр этип,
Уккусун келбей кулагым.
Ал мезгил өттү айланыш,
Санаа тынчып эл менен,
Менин да көөнүм жайланып.
Көп сөздү айтып кетелик,
Баарыбызда бир максат,
Эртерээк ага жетелик.
Арабызыда кемчилик,
Өйдө ылдый бар болсо,
Күнөө койбой кечелик.
Эмесе кыздар биз бүтүн,
Кара-Коо жакты чалалык.
Анжыянга айдалчу,
Тобу менен мал келет,
Андан кабар алалык.
Окшоштуруп баарынар,
Кызыл-тазыл турлөнтүп,
Кызча кийим кийгиле.
Жалантып кансыз кылышты,
Жаныңарга илгиле.
Жебеси менен жаа алып,
Жоого кийчү жаракты,
Жигиттерге арттырып,
Таштабай ала жүргүлө.
Деп ошентип Гүлгаакы,
Буйрук берди кыздарга.
Жылмайышып шаттанып,
Жагалданып кыздар да.
Аттанып кырк кыз жөнөшүп,
Жер-коонун чыкты жонуна.
Гүлгаакы сулуу келатат.
Минип Кара-Долуга.
Көз жиберип караса,
Үюлгуган чан чыкты,

Бара жаткан жолунда.
Чан ичинде көп караан,
Жоо куугандай ашыгып,
Жарыша чапкан топ адам.
Жакындал қыздар келгенде,
Ат тизгинин бурушту,
Гүлгаакынын алдына,
Энтигип келип турушту.
– Эмнеге чаптынар,
Эмнеге мынча шаштынар.
Алды кийинин карабай,
Эминеден качтынар.
Кыздар сурап мындай кеп,
Ичинен бирөө кеп айтат,
Энтигип сүйлөп мындай деп:
Кароолчудан кеп уктук,
Көлдүн баарын көп бурут,
Чаап алды деп уктук.
Жан аябай кырды дейт,
Көлдө жаткан калмакты,
Тукум курут кылды дейт.
Барын байлас сойду дейт.
Канына мыктап тойду дейт.
Мал бүткөндүн баарысын,
Немесин койбой алды дейт.
Уука минип калын эл,
Ит улуп журтта калды дейт.
Аны угуп қыздар түрлөндү,
Үрпөйшүп калышты.
Карыш түшүп кабагы,
Бүркөлшүп калышты.
Кайран сулуу Гүлгаакы
Түрүн көрүп қыздардын,
Келе түштү намысы.
Жоо кабарын укканда,
Эмине қыздар шашасын.

Эч нерсенин дайны жок,
Эмнени көрүп жатасын.
Көп жылдан бери калмакка,
Кол салып душман келбegen.
Жоолашпаска ант кылып,
Койдум эле мен эчак,
Кошуна жаткан эл менен.
Антты бузуп, шерт таюу,
Адамга болчу жол бекен.
Келген душман кыргыздын,
Кайсы уругу болду экен.
Кимиси болсо ал болсун,
Кара-Долу алдымда,
Асынган жаам далымда.
Эч душмандан коркбаймун,
Силер барда жанымда.
Жоо дегенде шылкыйбай,
Жагалданып жанында.
Намысын жанга алдыrbайт,
Эжекең эсен барында.
Кана кыздар токтоосуз,
Силер менен барамын,
Чабылган әлди азаптан,
Ажыратып аламын.
Жоо дегенде Гүлгаакы,
Күлүп турат сүйүнүп.
Даяр болду жалпы кыз,
Жоо жарагын кийинип.
Чабармандар эмесе,
Биздин жакты чалып өт.
Жоо кабарын туюнтуп,
Жалпы әлге кабар салып өт.
Кырк кыз менен Гүлгаакы,
Кара-Коодон өттү де.
Калмакты чапкан душмандын,
Артынан кууп кетти де.

Токтобой кабар салгыла,
Доржу менен Дорбого,
Немесин койбой калмакты,
Жыйын дегин ордого.
Бекер карап турбасын.
Калың кошун қурасын,
Жоо жарагын кийинип,
Артыман қалбай чубасын.
Токтобостон мен өзүм,
Илгерилеп барамын.
Жоонун байкап ченемин,
Байкоо салып сыртынан.
Өңүп жатып ақмалап,
Жолдон күтүп аламын.
Жашырын чалғын чаламын,
Кол эсебин аламын.
Кандай кыйын болсо да,
Бизге келген душмандын,
Бир эсебин табамын.
Деди дагы Гүлгаакы,
Жөнөп калды шарт коюп,
Ээрчитип алыш кыздарды.
Үюлгутуп жөнөдү,
Жорголорун салдырып,
Жолду артына калтырып.
Көлгө чейин Гүлгаакы,
Жоо кабарын уккан жок.
Алдынан эч жан чыккан жок.
Көт-Малдыга келгенде,
Көк иirim болуп көл жатат.
Мандайлашып жанаша,
Күнгөй-тескей жер жатат.
Чокусу аппак тоо жатат,
Салаа-салаа кoo жатат.
Көнүлүнде жок балыры,
Секирип ойноп балыгы.

Жәэги жекен саз болуп,
Көлдүн бети карала.
Өрдөк менен каз толуп.
Қырка жәэги тұз болуп,
Калган әкен бул кезде,
Чөп саргарып құз болуп.
Көз чаптырып караса,
Көл жәэгинде айыл жок.
Каргалар учуп каркылдаپ,
Жору, кузгун салпылдаپ,
Сагызған учуп-шакылдаپ,
Адам заттан дайын жок.
Жүрту калып өзү жок.
Шамал уруп билинбей,
Кай кеткени изи жок.
Жарышып қыздар келатса,
Көрүп көөнү бөлүнөт,
Жарығынан кемердин,
Тұтұн чыгып көрүнөт.
Жабыла чаап келишсе,
Жерден үнкүр казыптыр.
Ичинде жатат бир адам,
Тезектен отту жагыптыр.
Конурук тартып коркурап,
Козголбой уктап калыптыр.
Ойготуп алып сураса,
Он алты жашта бала әкен.
Эмдигиче баспаган,
Буту-колу шал әкен.
Эл үрккөндө үнкүргө,
Артынып алып жүре албай,
Таштап кеткен жан әкен.
Түнкүсүн байқушту,
Карышқыр улуп камаптыр.
Жаткан жери сыз болуп,
Курт-кумурска талаптыр.

Алды катуу таш экен,
Эки көзү үнүлүп,
Үч күндөн бери ач экен.
Аны көрүп Гүлгаакы,
Көтөрүп чыгып үнкүрдөн.
Тамак сунуп ме деди,
Тойгонунча же деди.
Көргөн менен укканын,
Түгөл айтып бер деди.
Тамак татып тоюнуп,
Такылдал бала кеп айтат,
Гүлгаакы сизби деп айтат.
Жанындағы қырк қыздын,
Атын түгөл билем дейт.
Айт десен айтып берем дейт.
Гүлгаакы әже силерди,
Абыдан жакыш көрөм дейт.
Көлдөгү жаткан калмактар,
Гүлгаакы әже хан дешет,
Ақылман туулган жан дешет.
Өзүндөй қыздан жанында,
Қырк жолдошу бар дешет.
Эл оозунан түшүрбөй,
Гүлгаакы әже сен дешет.
Эзелтеден карды толбогон,
Тоюнду калмак эл дешет.
Үч күн болду кеп уктум,
Душман келип Сорундан,
Тескейде элдин тобунан,
Жылкы тийип алды деп.
Гүлгаакынын өзүнө.
Кабар тийбей калды деп.
Амалдуу жоо көрүнөт,
Камынтай кол салды деп,
Кабар укса Гүлгаакы,
Токтобостон келет деп,

Сазайын колго берет деп,
Артынан кууп барат деп.
Айдатып ийген жылкысын,
Ажыратып алат деп.
Кокус душман келет деп,
Тынч жаткан айыл шашты деп,
Тоого чыга качты деп.
Бала айтып бүтүрдү,
Мындан башка айылдан,
Укпадым деп эч бир кеп.
Баланын сөзүн байкады.
Гүлгаакы башын чайкады.
Кара нээт душман карачы,
Капыстан элди камынтай,
Басып кеткен экен деп.
Жылкыны айдал токтобой,
Качып кеткен экен деп.
Кана кыздар турбайлы,
Артынан издең баралы.
Жерге түшүп кетпесе,
Кайда да болсо табалы,
Ичмегинен кыздардын,
Жүкалап кесип алгызып.
Шал баланы жаткызды,
Үңкүргө төшөк салгызып.
Кыздарга тезек тергизип,
Үңкүрүнө үйгүзүп,
От тутантып күйгүзүп.
Ит күш келсе жак деди,
Тамак коюп жанына,
Аздан жеп жаның бак деди.
Эсен келсек кайра биз,
Табыппарга саламын,
Айыктырып аламын.
Деп ошентип Гүлгаакы,
Кубандырды байкушту.

Кылган ишин карагын.
Ушул сөздү укканда,
Денеси ысып чымырап,
Буту-колу аз-аzdан,
Кыймылга кирди баланын.
Үнкүрдөн чыгып боортоктоп,
Карап турду кыздардын,
Үзүлгөнчө караанын.
Бир заматта карабы,
Кырсык чыгып шордуудан.
Жар таянып сөйрөктөп,
Өйдө турду ордунан.
Жаш балача каз-каздан,
Кадам шилтеп аз-аzdан,
Ошол бойдон ал бала,
Туруп басып кетиптири.
Тоодо жаткан айлына.
Эптеп араң жетиптири.
Аз эле жолго ал бала,
Эки күндө келиптири.
Гүлгаакы сулуу келди деп,
Жоо кубалап кетти деп,
Калкына кабар бериптири.
Журт жыйылып жарданып,
Өлсүн деп журтка таштаган.
Жарым жандуу баланын,
Келгенине таң калып.
Угуп алыш баарысын,
Боз үйдүн уугун чечиптири.
Тоодогу эл токтобой,
Эски журтка көчүптүр.
Ким экенин баланын,
Кичине айта кетели.
Бир заматта айыккан,
Көп жылдан бери кесели.
Ошол экен илгерки,

Калмактын кара-бечели.
Аттанган бойдон Гүлгаакы,
Байсорунга келгенде,
Таап алды Сорунду.
Көргөздү сулуу сонунду.
Жаткан экен ошолор,
Эч нерсе менен иши жок.
Алдырып ийип жылкыны,
Артынан кууган киши жок.
«Сорун төрө сиз жака,
Кыздар айтат саламды.
Келе жатып бул жака,
Жолдон уктук кабарды.
Чочугандай түрүн бар,
Мал башың түгөл аманбы?
Айдаган даның быштыбы.
Аштыгың арбын чыктыбы.
Көлүндүн түбү теренби.
Калкындын пейли кененби?
Жериндин бети тегизби,
Жайылган малың семизби?
Турабы журтурун кубаттуу,
Буларды айтып кубантчы?
Мына ошентип Гүлгаакы,
Салам айтып имерди.
«Жылдырма» какшык жиберди.
Сүйлөбөй Сорун былк этип,
Жер тиктеди шылк этип.
Келтирген жок Гүлгаакы,
Ачуусун сыртка чыгарып,
Сөгөйүн дейт Сорунду.
Ыйба кылат уялыш.
Ал жагына бара албай,
Эч аргасын таба албай.
«Жок дегенде душмандын,
Тегинен кабар албапсын.

Кай уруктан болду экен,
Аны сурап калбасын.
Короонон малың алдырып,
Сени кудай каргаптыр».
Шылкыйбай тез аттанып,
Кол кошуңду жыйасын.
Ат жарагын камданып,
Даяр кылып турасын.
Менден кабар болгондо,
Арт жагыман чубасын.
Азыркысын бир адам,
Жол баштоого бересин.
Кошун алыш, кол алыш,
Өзүң да кошо келесин.
Деди дагы Гүлгаакы,
Андан ары жөнөдү.
Басып өттү бир паста,
Жер-Быдыр, Желе-Дөбөнү.
Гүлгаакы кырк кызы жол чалыш,
Бүлгүнгө салды буларды,
Капыстан душман кол салыш.
Мындан мурун бул кыздар,
Жоо каранын көрбөгөн.
Келатышат тизилип,
Көзгө чоочун жер менен.
Тоо этектеп түз менен,
Жер кыртышын сойдуруп,
Жылкы айдал өткөн из менен.
Капысынан жаздырып,
Колдон жылкы алдырып.
Дайынсыз жоону качырып,
Күлкүлөрү басылып.
Келди Бөйрөк-Токойго,
Тизеден ылдый кар жаады,
Түнү менен ошондо.
Эртең менен айланы,

Тунжураган чак болуп,
Тоо-талаанын баарысы,
Жумурткадай ак болуп,
Жол чыйыры билинбейт,
Эч бир жандын карааны.
Эч жерден көзгө илинбейт.
Кыздар жүрдү ылдамдал,
Желдей сыйзып зыпылдал.
Кардан болгон данканы,
Төрт аяктап буртулдал.
Чагылышип күн менен,
Кардын үстү жалтылдал.
Жол жүрүшүп бир паста,
Жете келди бул кыздар,
Каркыра менен Сан-Ташка.
Күн мезгили түш экен,
Жарыктык ушул Каркыра,
Мелтиреген түз экен.
Аяк башы көз жетпейт,
Жерге түшүп мунарык,
Өзөнүнөн шаркырап.
Күрпүлдөп дайра суу ағып.
Мелтиреген талаада,
Бастырып чыккан киши жок.
Жаны кардын үстүнөн,
Түлкү жойлоп өтпөсө,
Башка жандын изи жок.
Кыялап чыкты Гүлгаакы,
Чаар-Кудуктун жонуна.
Дүрбү салып отурду,
Каркыранын оюна,
Кара-Суунун боюна.
Абайласа талааны,
Келе түштү көзүнө.
Көп жылкынын ларааны,
Дааналап кайра карады.

Тұз талаага жайыптыр,
Жыбыратып жылкыны,
Түгөл камап алыптыр.
Созулуп тұтұн көрүнөт,
Чатыр тигип, ат байлас,
Маамы орнотуп салыптыр.
Укуругу корондоп,
Жылкычысы мол әкен.
Туш-туш жакта сорондоп.
Дагы абайлап караса,
Ар жагында адырда,
Кара суулу шабырда,
Көрүнүп калды көп караан.
Санап көрсө қырқ адам.
Туш-туш жакка чапқылап,
Ит ағытып күш салган.
Жалан буудан мингени,
Ойду тоону ылгабай,
Жагалмай күштай жүргөнү.
Күнгө тийсе жарқ этип,
Чагылышат кийгени.
Аны көрүп Гүлгаакы,
Аттай туйлап жүрөгү.
Издеген жогу табылып,
Ордунан чыгып тилеги.
Туш-туш жагын караса,
Каролго чыккан киши жок.
Бейкүт жаткан көрүнөт.
Әч нерсе менен иши жок.
Аттан түшө калышып,
Ар биринде бир дурбү,
Абайлап кыздар салышып.
Жоо караанын көргөндө,
Коркогу эстен танышып,
Баатырлары шашылып,
Бол әжеке Гүлгаакы,

Баралы деп ашыгып.
Гүлгаакы анда кеп айтат,
Токтой тур кыздар деп айтат.
Шашканда жанга күч келет,
Жоо амалын табууга!
Толуп жаткан иш керек.
Эки күндө арт жактан,
Жер жайнаган кол келет.
Ыңын таап душмандын,
Бара турган жол керек.
Токтоп турбай бекерге,
Бирибиз бүгүн баралы.
Кайдан келген жоо экен,
Барып кабар алалы.
Кана жолду ким чалат,
Кыргызга калмак элиниен,
Тилчи болуп ким барат.
Аттанып анда барганын,
Жалтанбастан жай сурап,
Чатырына киргиле,
Ким экенин билгиле.
Эртенден калбай жылкыны,
Түгөл кайрып бер дегин.
Айткан сөзгө көнбөсө,
Каркыранын оюна,
Чон дайранын боюна,
Хандын кызы Гүлгаакы,
Күтүп турат кел дегин.
Адамынын барына,
Абыдан назар салгыла.
Байкап көрүп мүчөсүн,
Баатырын билип калгыла.
Кадимкideй баш уруп,
Салам айтып баргыла.
Андан кичүү болбойсун,

Илгертең әлдин салты бар.
Душмансың деп жектебе,
Ызаат керек жалпыга.
Көп көңүл бөл бегине,
Оозунан чыккан кебине.
Жана сага айтарым,
Сыр алдыrbай жай сурап,
Тұп максатын байқагын.
Жарышып қыздар кеп айтат,
Мен барамын деп айтат.
Байқап туруп Гүлгаакы,
Ичинен бириң ылгады.
Вазирдин қызы Мисгаакы,
Барсын дешип чыгарды.
Саламат эсен кел дешип,
Кучактап өөп бетинен.
Кош айтышса жалпы қыз,
Конгуродой үндөрү,
Шанқ этсе тоону жаңыртып,
Шаракташып құлғөнү.
Атка минсе Мисгаакы,
Эр жигиттей жүргөнү.
Анық буудан Чал-Қара,
Алдындағы мингени.
Қолдо калкан сыр найза.
Билегинде ай балта,
Башына кийип туулға.
Төшүнө таккан чарайна,
Болот қылыч қынында.
Эр жигиттин сұру бар,
Келбетинде, сынында.
Жолборстой кайраты,
Жолго чыкты жалтанбай,
Баатыр әкен чынында.
Бара берсін Мисгаакы,

Чаар-Кудуктун жонуна.
Тура турсун Гүлгаакы.
Жоодон кабар алалы,
Ким экенин баяндап,
Аз ангеме салалы.

IX

Калмака келип камынтай,
Жылкы тийген талаадан.
Эми кабар алалы,
Эр Гүлжигит баладан.
Абалкы бир заманда,
Калың калмак биригип,
Каптап келип кыргызды,
Олжо кылып чапкан дейт.
Чил учкандай бөлүнүп,
Туш-тушка кыргыз качкан дейт.
Түшүп алып ар сайга,
Кеткен дейт кыргыз кап кайда.
Катуу кысым түшкөн дейт.
Бейкут жаткан кыргызга,
Кээ бирөө кире качыптыр,
Кейкап менен Жылдызга.
Камап жатып кыргызды,
Кара калмак чаап алган.
Жан калкалап качкандар,
Туш келген жерге камалган.
Сымалтай толкуп көл калган,
Кен Ала-Тоо жер калган.
Зобулдары калмактын,
Зордук менен кыргыздын,
Жерин тартып алыптыр.
Ысык-Көл, Сон-Көл сонун жер,
Ошондо ээлеп калыптыр.

Жаңы журт, жаңы конушка,
Жатып алып байыптыр.
Бирин-бири көралбай,
Жеринен кыргыз адашкан,
Көп жылдан кийин баш кошуп,
Өз конушун талапкан.
Калмактын мизин кайтарып,
Орун тапкан кайрадан,
Ат-Башы, Нарын, Таластан.
Андан ары жоолашпай,
Кыргыз-калмак тарашкан.
Орун болуп кыргызга,
Көчпөй жердеп калыптыр,
Кәэ бир кыргыз Жылдызга.
Кыйласы жайлап Турпанды,
Кыртыши жок жер экен,
Асманга учуп турпагы.
Көйкап менен Жылдыздын,
Айланасы тоо экен,
Көз кайкыган зоо экен.
Өгүз жыгар суу ағып,
Жылгасынан сайынан.
Кайберени кайыбы,
Короодо койдой жайылган.
Тоосу толгон карагай,
Шамал жүрсө шуулдап,
Бир коктудан мин булак,
Жылып ағып шылдырап.
Токою жыгач толтура,
Тұрлұлөргө мол тура.
Каманы бар, аюу бар,
Карышкыры кабышып,
Тұлқұлөр жүргөн сайы бар.
Бұркұтү зоодо шаншыган,
Чакырып күкүк таңшыган.
Булбулу сайрап гүлүнөн,

Уккандын чери жазылган.
Түркүн күштүн үнүнөн,
Баш адашат тим эле,
Сан жеткис чөптүн түрүнөн.
Кескелдирик жыланы,
Кезеп чыгат алдынан.
Ар кайсы чөптүн түбүнөн.
Мөмө бышып шагынан,
Ушунусу бул жердин,
Кызык экен баарыдан.
Туташ тулаң бетеге,
Түз талаасы көп экен,
Малга жайыт жер экен,
Жердеген кыргыз эл экен.
Бар болгону ал жерде,
Отуз миң түтүн бар экен,
Байдуулат батыр хан экен.
Бириндеген кыргыздан,
Ордо куруп журт курап,
Хандык кылып эл сурап,
Кыйла жашка чыгыптыр.
Ак сакалдуу карт экен,
Аябаган алп экен.
Атчан жүрүп алышса,
Эч бир жанды койбогон.
Эки кунан ирикти,
Чакмак алыш ойногон.
Катылган душман сойлогон.
Аман журтун асырап,
Бөөдесүнөн жоолашпай,
Эл тынчтыгын ойлонгон.
Он сегизге чыгыптыр,
Жалгыз уулу Гүлжигит.
Хан жумушун үйрөтүп,
Курап берип кырк жигит.
Жоо кийимин кийгизип,

Жоонун жайын билгизип.
Эки жыл кытай ханына,
Жигиттикке бериптири.
Толгон өнөр үйретүп,
Бой жеткенде баланы,
Быйыл алыш келиптири.
Хан көтөрүп кыргызга,
Эки тизгин бир чылбыр,
Эми колго бериптири.
Эки көзү жайнаган,
Кайраты ташып кайнаган.
Кызыл чийкил өңү бар.
Мурунунун кырында,
Корголчолук мени бар.
Жазы далы кең көөдөн,
Узун бойлуу шадылуу,
Бар мүчөсү тен келген.
Катылгандан жан чыгып,
Кармаган жерден кан чыгып.
Бала баатыр ирбити,
Жүрүп турган убакта.
Хандык доордон калкына,
Сүрүп турган убакта.
Былк эткизбей кыргызды,
Билип турган убакта.
Бир жигитин чакырып,
Байдуулат баатыр кеп айтат.
Бойдок жүрбөй Гүлжигит,
Колукту алсын деп айтат.
Араласын кыргызды,
Көйкап, Турпан, Жылдызды.
Өзүм алыш беремин,
Салтанат менен той кылыш,
Жактырып келсе бир кызды.
Гүлжигитке токтоосуз,
Айтып барды баарысын.

Баатыр Дуулат хан айткан,
Мойнундагы карызын.
Анда туруп Гүлжигит,
Уккула деди кырк жигит.
Ар кимдерден кеп уктум,
Калмактын ханы Гүлгаакы,
Укмуштай сулуу деп уктум.
Периден туулган жан дешет,
Кем калышпайт өзүнөн,
Жанында кырк кыз бар дешет.
Ургаачыдан уз деди,
Ушу кезде Гүлгаакы,
Он сегизде кыз деди.
Балдай ширин сөзү дейт,
Баатырлыгы башкача,
Көзгө атар мерген өзү дейт.
Жанындагы кыздардын,
Жалпы жашы тен дешет.
Ошол сулуу Гүлгаакы,
Кыргыз элге жээн дешет.
Бир көргөн адам тан дешет,
Калкына камкор хан дешет.
Тобокел деп жигиттер,
Бул жакка жолду чалайын.
Атамдан бата алып бер,
Гүлгаакыдай сулууну,
Бактыма жазса алайын.
Атым болсо Гүлжигит,
Жанымда болсо кырк жигит.
Атыбыз буудан алкынган,
Азамат болуп биз чыктык,
Аз урук кыргыз калкымдан.
Табында турган шумкарбыз,
Канатын күүлөп талпынган.
Гүлгаакыны ойлосом,
Тамак өтпөйт алкымдан.

Кырк жигитим уккула,
Атам берсе батасын,
Кылчайбай жолду басалы.
Кызык жумуш ал жакта,
Буюрса келип аларбыз,
Кыргыздын кызы качабы.
Башкача ойго кабылтты,
Гүлгаакынын кабары.
Бул кылыгым сilerге,
Кырк жигит айтчи жагабы.
Аран турган жигиттер,
Күлкүсү чыгып шаттанып.
Мындай ишке токтоосуз,
Барабыз дейт аттанып.
Жигит башчы Күлүстөн,
Байдуулат ханга барыптыр,
Кабар салып бул иштен.
Байдуулаттын алдына,
Батынып бир жан келчү әмес.
Эмне түшсө оюна,
Талашып жанга берчү әмес.
Бирде күлүп ханыбыз,
Бирде ачуусун чыгарды.
Каттуу кысталп жигитти,
Тамырын тескер бурады.
Алтымыш кырлуу сөз айтып,
Гүлгаакынын кабарын,
Ким айтты деп сурады.
Жигит башы Күлүстөн,
Жалган айтып көрбөгөн,
Жашынан ага көнбөгөн.
Айтканынан кайткан жок,
Гүлжигит өзү айтты деп,
Башка сөз жаман айткан жок.
Чындыгына жеткен сон,
Карыя Дуулат алдырап,

Мууну бошоп шалдырап,
Жооп күтүп Құлустөн,
Карап турат жалдырап.
Көптөн кийин Дуулат хан,
Мындай деди жигитке,
Сүйлесө башы қалтырап:
Азаматсың Құлустөн,
Акылың бар эсин бар.
Башкадан көрө дээрин бар.
Кана отурчу әкөөбүз,
Ойлонушуп көрөлү.
Гүлжигиттин бул иши,
Көпкө ылайык келеби.
Абдан чатак иш болор,
Анык болсо жөнөрү,
Карыганда башымды,
Как талаага таштайбы.
Акылы жок немече,
Жаман жорук баштайбы.
Капырдан аял алам деп,
Кыргыздан кыз жакпайбы.
Ал Гүлгаакы пачагар*,
Калмак элге хан деген.
Туулгандан дайындуу,
Калмакта кайны бар деген.
Кандай жан барып ала алат,
Кыздан чыккан төрөнү,
Улуту бөлөк башка элге,
Кызын калмак береби.
Угушума карасам,
Уқмуш деген өнөрү.
Кыз аламын деп барып,
Кызталак калмактын,
Кыйыгына тийсенер,
Талкан кылат тийсенер,
Талкан кылат ташынды.

Карман алыш калыстан,
Алмадай кесет башынды.
Билесин өзүң Гүлжигит,
Кагуу жебей эч кимден,
Эркин өсүп чонойду.
Эч нерсе билбейт ал азыр,
Эне сүтү оозунда,
Үюктуу журтка кол салып,
Ордо бузмак онойбу.
Кыз алам деп калмактан,
Бөөдө өлүм таппасын,
Көрүнөө ажал капканы,
Көөдөсүнөн чаппасын.
Дагы бир жолу айтып көр,
Эч жакка уулум барбасын,
Азапка башым салбасын.
Жалгызынан айрылып,
Чалгыны сынып кайрылып,
Кемпир чал өксүп калбасын.
Андан көрө айылдан,
Аралап сулуу тандасын.
Кыйла күнгө соузлуп,
Кыргызга чоң той камдасын.
Айтканыма көнбөсө,
Тириүлөй көргө көмсүн де,
Тириүмдө ашым берсин де.
Түбүмө менин жетсин де,
Анан аял алганы,
Каалаган жака кетсин де.
Токтобой башы калтылдал,
Ачуусу келип балаага,
Байдуулат турду калчылдал.
Күлүстөн туруп кеп айтат,
Угунуз ата деп айтат.
Айтканың баары чын,
Жана байкап көрүнүз,

Гүлжигиттин намызын.
Аттанам деп калмакка,
Балдарга койгон сөз берип.
Барбай калса кокустан,
Өз сөзүндө турбайт деп,
Уят болот абыдан.
Тентуштан катуу сөз келип.
Ажал жетсе алладан,
Ата, үйдө да жатса өлбөйбү.
Барамын дейт Гүлжигит,
Токтотуп жолун буубаныз,
Бактысынан көрбөйбү.
Угушумда Гүлгаакы,
Кыздан чыккан асыл дейт.
Буюрса алыш келбейби,
Андай кылбай атаке,
Батанызды бериңиз.
Жаман жагын ойлобой,
Жакшы акылга келинiz.
Токтобостон жол тартып,
Чогубуз менен барабыз.
Гүлгаакынын өзүнө,
Чоң ангеме салабыз.
Эл журтка жаман сөз болуп,
Калмактан коркуп уялбай,
Кантеп барбай калабыз.
Жаштык бизде калган жок,
Ар бирибиз бир баатыр,
Баладай көрбөй баалаңыз.
Эсендин баланын,
Мен мойнума алайын.
Жаман жолго баргызбай,
Акылдашып дайыма,
Он жолго өзүм салайын.
Күлүстөндү Дуулат хан,
Акырая карады.

Баштагыдан жазылып,
Аз ачуусу тарады.
Чогуу-чаран бул жерге,
Чакыр деди баланы.
Ойлоп көрсө Дуулат хан,
Токтото турган көрүнбөйт,
Анык экен баары.
Ээлэнген уулум барсын деп,
Өзүнө кордук тапсын деп,
Баатырынан калмактын,
Таяк жеп кайра кайтсын деп.
Андан кийин эч жакка,
Аттанганын койсун деп,
Калмактан көргөн кордугу,
Эсинен калгыс болсун деп.
Салам айтып Гүлжигит,
Кирип келди кырк жигит.
Келгендеге Дуулат хан,
Сөз айтпастан кылайып,
Жолун болсун балам деп.
Дуба окуду кол жайып:
Барам десен бар балам,
Каалаган жолду чал балам,
Күлүстөн тилин ал балам.
Көзү каткан баладан,
Ата-энен шордуу кары адам.
Олтурабыз күнү-түнү,
Өмүрүн тилеп алладан.
Балам сага айтарым,
Алды, артынды байкагын.
Улуу сенден ага жок,
Кичүү сенден ини жок.
Келгениңче кайрылып,
Убара тартып жол карайм,
Ата-энен сенсиз күнү жок.
Өз акылын өзүндө,

Эмне бар менин өзүмдө,
Ар убак көнүл бөлө жүр.
Атандын айткан сөзүнө.
Кыңдыр болсун жолдошун.
Баарыңды арбак колдосун.
Саламат барып эсен кел,
Садагасы кетейин,
Жалаң баатыр жолборсум.
Каршы чыгып жолундан,
Кара чаар жылан тозбосун,
Өзүндүн денин сак келгин,
Карыған ата-эненди,
Сагындыrbай бат келгин.
Мүшкүл түшсө башына,
Абайлап жолун таптыргын,
Айылга жигит чаптыргын.
Башка айттар сөзүм жок,
Барлыгың әл башкарған,
Бала әмессин эсин жок.
Баатыр бала Гүлжигит,
Бала жолборс сүрлөнгөн.
Байдуулатка карады,
Бир башқача түр менен.
Эми сөзүн баштады.
Көтөрүнкү үн менен:
Э, жарыктык атаке,
Эр жигит көркү әл менен,
Әлдин көркү жер менен.
Азамат болуп чонойдум,
Аз гана кыргыз жергемен.
Ар кимден угуп кыйналдым,
Башкы атам кордук көргөнүн.
Кыргызды калмак чаап алыш,
Канча миң адам елгөнүн.
Чилчесинен таратып,
Туш-туш жака бөлгөнүн.

Тартып алган деп уктуум,
Ала-Тоо турак жерлерин.
Эгиз кыздай аты уйкаш,
Ысык-Кел, Сөн-Көл көлдөрүн,
Кенен Чүй, Кемин жерлерин.
Угуп туруп ушуну,
Кантип чыдал жатамын.
Айланайын атаке,
Куру бекер кайғы жеп,
Турганына қапамын.
Эр азamat ар дайым,
Эли учүн туулбайбы,
Элине кызмат кылбайбы.
Эрдигим элге билгизем,
Ээлеп алган душмандан,
Энчимди колго тийгизем.
Бара турган себебим,
Ойлонуп ата карасан.
Эл журт учүн намыстуу,
Опсуз иш учүн баратам.
Кызын алыш калмактын,
Кыргызга бүтүн каратам.
Анык мени эл айттар,
Гүлжигит деп ошондо.
Ушул ишке жарасам.
Аткарууга ант кылам,
Намысты катуу талашам.
Тынчым кетти күндөн-күн,
Жатып алыш санасам.
Кана эмесе жигиттер,
Күлүктөн тандап мингиле,
Күрөөкө^{*} тонду кийгиле.
Карууга найза илгиле,
Кошо барам дегенин,
Мени менен жүргүлө.
Аттанарда Гүлжигит,

Калк чогулуп дүркүрөп,
Бата кылып чуркурап.
Дуулат хан баштап кемпир чал,
Ыйлап турду буркурап.
Кудай, арбак колдо деп,
Балдардын ишин ондо деп,
Бара турган жолдо деп,
Кайып каскак* болбо деп.
Бала баатыр Гүлжигит,
Минди Бүргө-Торуга.
Құлустөн баатыр аттанды,
Айтылуу Ақ-Сарууга.
Барлыгы болуп жүз жигит:
Түшкөн әкен сонуна.
Тайгандарын ээрчитип,
Шумкарларын баатырлар,
Кондура чыкты колуна.
Бара жаткан балдардын,
Эр Гүлжигит башында,
Құлустөн бала кашында.
Эки баатыр күлүндөп,
Кайғырбайт колдун азына.
Баатырлардын ар бири,
Жолборстой билектүү.
Алп көкүрөк, жоон моюн,
Арстандай жүрөктү.
Бет келишкен душманга,
Салучудай дүмекчү*.
Найзанын учу жылтылдал,
Катарлашып кылкылдал.
Кылыш жанда кыңгырап,
Чу коюшса буудандар,
Желдей учат зымырап.
Көпчүлүгү жол жүрүп,
Кетип барат жигиттер,
Эс алышып ар убак.

Кээ жерлерден кадулап.
Жол жүрүшү булардын,
Барган сайын катуулап.
Улуу ашуудан ашышып,
Тал-Чокуну басышып,
Көк-Жайыктан етүшүп,
Күрпүлдөк суусун кечишип.
Басып Көк-Жар, Турукту,
Бир күн турак кылышты,
Туз чыгуучу Кудукту.
Жыландуу, Жыланач,
Чыкпайт экен бул жерге,
Карагай менен арчадан.
Аркар, кулжа түзүндө,
Тоо эчки ойноп аскадан.
Өзүнчө ээн жер экен,
Көп адамзат баспаган.
Адаштыrbай балдарды,
Ак сакал Жолон карыя,
Алдына түшүп баштаган.
Отүштү Уч-Суу куйгандан,
Каркыра суусун бойлошуп,
Катар жүрүп жигиттер,
Каткырышып ойношуп.
Өйүз жагын караса,
Жыш карагай, чер экен.
Бугу менен маралдын,
Мекен кылган жери экен.
Багыш менен элиги,
Андан да арбын көп экен.
Бугунун кирген кези экен,
Будурдан чыгып ышкырып.
Жытын алып адамдын,
Үркүп чыгып ышкырып.
Жай бугудан атышты,
Жая кактап, жилик чаап,

Жарым күнү жатышты.
Күзгө тарткан жаңыдан,
Чөп саргарып катыптыр.
Суур менен кашкулак,
Чээнине эбак жатыптыр.
Жай сайраган түркүн күш,
Унчукбай жаагын басыптыр.
Ташып аккан өзөндөр,
Жайдын күнү көбүрүп,
Денгээлинен бөксөрүп,
Түбүнөн ташы көрүнүп.
Мал семирип ык болуп,
Түнүчүндө аз-аздан,
Кыроолонуп суук болуп.
Эрте аттанган жигиттер,
Кулама-Таштан өтүштү,
Күүгүм кирип күн бата,
Каркырага келишти.
Жолдон сонун кызыкты,
Жолоочу балдар көрүштү.
Туулганы көрбөгөн,
Укмуштай түп-түз талаага,
Эми келип кезикти.
Жылдызы жок, айы жок,
Түн түнөрүп кап кара,
Көзгө илешбей ой, талаа.
Жайлланышып жигиттер,
Жалпы уйкуга киришти,
Кишен салып аттарга.
Эр Гүлжигит, Күлүстөн,
Чырм этип уйку алган жок,
Тынч алып бир аз жактан жок.
Көктөн булут ачылбай,
Туш-түш жактан улушуп.
Бөрүнүн үнү басылбай,
Үкү үнүлдөп чакырып.

Карагайдын ичинен,
Коркон элик бакырып.
Дайранын үнү шуулдап,
Түн ортосу ооганда,
Шамал жүрдү шуулдап.
Асмандағы булатту,
Айдал өтүп зуулдап.
Таң алдында басылды,
Шаңкайып асман ачылды.
Жарық тийип, айланы,
Күн шооласы чачылды.
Уктаған жандар ойгонуп,
Түн тұндұгү тартылды.
Баш көтөрүп баатырлар,
Эки жагын караса,
Көз тайғылткан тұз әкен,
Көк жайық өзөн ичи әкен.
Топ-топ болуп кийиги,
Тобун жазбай туш-тушта,
Тоюту канбай ачыгып,
Карышкыры күч әкен.
Күз аяктап келгенде,
Желе боосун чечиптир.
Жайлоолоп келген казактар,
Каркырадан эништеп.
Тұргөнду көздөй көчүптүр.
Жакага малын жайыптыр,
Ар кай жерде саргайып,
Айылдын журту калыптыр.
Ат токуп балдар лыпылдап,
Табына келген кыргыйдай,
Жагалданып кыпымдап.
Таз карды чөпкө толуптур,
Чаалыгып келген буудандар,
Чарчаганы басылыш,
Чарадай болуп тоюптур.

Чү койсо жетпес күш дагы,
Төрт аягы тыбырап,
Ооздугун чайнап кемирип,
Араң турат учканы.
Аттанышып жабыла,
Түз эле көлдү бет алыш,
Оозун буруп тулпардын,
Камчы басып санына.
Жал-куйругу жайкалып,
Алып учту буудандар,
Жоргосун жазбай чайпалыш.
Келе жатыш жарышып,
Күлүстөн менен Гүлжигит,
Жолонго кенеш салышып,
Эми акыл курушту,
Келгенде Бөйрөк токойго,
Лып этип токтой калышып.
Карыя Жолон кеп айтат,
Ат чалдырып азыраак,
Ушундай токтой тургула.
Аз калдык калмак элине,
Акылды катуу кургула.
Кыш чукулдап келатат,
Эртерээк иш кылгыла.
Жол жүргөндөн бер жака,
Он беш күн отту саналыш.
Жүрө берсек илелеп,
Ашуунун баарын кар алыш,
Калабыз бөөдө камалыш.
Абдан жаман күн болор,
Калмака калсак таланыш.
Эми чукул иш болду,
Кана балдар айткыла,
Гүлгаакыгы баруунун,
Бир айласын табалык.
Ат чалдырып жигиттер,

Дүрбү салып туш-тушка.
Жолукчудай сезилет,
Жолунан чыгып укмушка.
Олтурган жигит баарысы,
Ар ақылды салышты.
Бирөө туруп кеп айтат,
Гүлгаакыга түз әле,
Ылайык деп барышты.
Бири туруп кеп айтат,
Камынтай туруп калмактан,
Жылкы тийип алышты.
Калмактар кабар берет деп,
Жылкынын изин кубалап,
Гүлгаакы өзү келет деп.
Акырында баарысы.
Мына ушуга токтолду,
Башка кенеш жок болду.
Калмактан жылкы тийүүнүн,
Акылын Жолон чал айтты.
Бул айтканың туура деп,
Олтурган жигит баары айтты.
Уккула балдар эмесе,
Түптүн суусун бойлойбуз.
Караганга жашынып,
Калмактар менен биз эми,
Түн жашынмак ойнойбуз.
Түлкүдөй болуп кылтылдап,
Түнкүсүн чыгып жойлойбуз.
Күндүзү бекип жатабыз,
Түш-түшкә дүрбү салабыз,
Тал аралап көрүнбөй,
Чатка чейин барабыз.
Байкап калмак айылын,
Жер өлчөмүн алабыз.
Адис мерген андыса,
Жер өлтүрөт кийикти,

Баарын жакшы байкап жүр,
Жылкы тийип кайтканда,
Басар жолду кийинки.
Жайлоонун чөбү саргайып,
Сары сойлок баскандыр.
Жылкысын айдап жылкычы,
Жакага түшө качкандыр.
Көл кылаата салгандыр,
Көп кайтарбай жылкыны,
Көшүлүп уктап жылкычы,
Көнүмүш тартып калгандыр.
Аңдып жүрүп жылкынын,
Жаткан жерин билелик.
Карангыда камынтбай,
Капыстан барып тиелелик.
Калмак айылы төш жакта,
Көл бойлото айдайбыз.
Киши өлтүрүп, жан кыйып,
Ал жагына барбайбыз,
Анда жаман чыр болот,
Түгөнгүс жомок ыр болот.
Аралап калмак айылын,
Тескейден алсак жылкысын,
Атактуу манап Кайдуунун,
Күнгөйдөн алсак Сорунду.
Ошон үчүн кишини,
Эки бөлсөк орундуу.
Айдап барып жылкыны,
Каркырага жатабыз.
Эңсеген сулуу Гүлгаакы,
Жолун тосуп жатабыз.
Карыя Жолон айтканы,
Балдарга кабыл алышып.
Эртен жылкы тиймеке,
Көлгө куйган илмекте,
Баарысы турду камынып.

Күндүз байкап туш-тушун,
Түгөл кабар алышып,
Жолборстай жигит жол чалып,
Караңғы тұнду жамынып.
Аттанышты жигиттер,
Туура әкіге бөлүнүп.
Караган шакка бата албай.
Бекер карап жата албай,
Калган жигит зеригип.
Кәэ жерине келгенде,
Какыраган таш болуп.
Кәэ жерине туш келсе,
Чылпылдаган саз болуп.
Кәэде жүрүп күм менен,
Кәэде жүрүп калышат,
Көк шибер қыртыш чым менен.
Камалышып черлерге,
Капысынан кез кезде,
Ункул чункул жерлерге,
Жекен, камыш аралаш,
Туура аккан суулардан,
Кечип өтүп баратат.
Таң сөгүлүп атканда,
Чолпон нурун чакканда,
Өйүз-бүйүз баатырлар,
Каалаган жерге келишти.
Казганактап тигилген,
Жұумуртқадай ак боз үй,
Калмактын айылын көрүштү.
Туш-туш жакта жыбырап,
Толтура малга өрүшү.
Кызыгышып тиктешет,
Көлдүн бетин баатырлар,
Биринчи жолу көрүшү,
Түбү жоктой сезилет,
Көк кашка тунук суусу бар,

Толкунун жарып ойногон,
Каз-өрдөгү аралаш,
Узун моюн куусу бар.
Жәэги жекен, шабырлуу,
Секирип ойноп бетине,
Каңылтыр көк чаар балыгы.
Ак чардак учуп чаркылдал,
Анқылдал учуп аңыры.
Тескейи ыктоо малга жай,
Күнгөйүү күнөс адырлуу.
Жаны журтка жабылып,
Калмактын айылы конуптур.
Күнгөй менен тескейге,
Төрт түлүк малы толуптур.
Жылкысы жатат түзүндө,
Жыргаландын ичинде,
Сан жеткис жылкы Шалбаада,
Жыбырашып ой талаа.
Аймагы ошол Койдунун,
Манабы калмак айлынын,
Сорун баатыр жылкысын,
Салыптыр Кара-Молого.
Кезек менен жылкычы
Кайтарат келип коноого*.
Тамашага абыдан,
Батып жатып жигиттер.
Токойго боюн жашырып,
Катып жатып жигиттер.
Андып жүрүп калмактын,
Толук сырын билиптири,
Эл жатканда жылкыны,
Жигиттер келип тийиптири.
Уктап калган жылкычы,
Жоо келгенин билиптири.
Катыла албай бирине,
Кайсалап чапты үйүнө.

Жылкы тийген азамат,
Тал укурук кыйыптыр.
Талаада жаткан жылкынын,
Немесин койбай жыйыптыр.
Жылкынын алды жөнөдү.
Жолго салып дыркырап,
Кишенешип туш-туштан,
Кулун тайлар чуркурап.
Жолдо жаткан жылкыны,
Жолдон кошуп алышып,
Сүрөө кууп жөнөдү,
Жонго укурук салышып.
Уйкуда элди дүрбөтүп,
Жылкы айдашып түндөшүп,
Айылдын итин чуулдатып,
Танга маал болгондо,
Айдал жетип келишти,
Эки тарап зуулдатып.
Алдындағы аттарын,
Ак көбүк чыга тердетип,
Токтобостон жөнөштү,
Түптүн суусун өрдөтүп.
Санат жеткис караса,
Аяк башы чубалып,
Алдына түшүп көп жылкы,
Азаматтар кубанып.
Кайдан чыга калды деп,
Ким келип малды алды деп,
Калмактар калды таң болуп.
Көптүгүнөн жылкынын,
Кыртыштуу жерлер чан болуп.
Артынан кууган адам жок,
Кылчайып артын караса,
Алыстан чыккан караан жок.
Жете келди бешимде,
Каркыранын боюна.

Каптага салды жылкыны,
Бетегелүү оюна.
Баатырлар аттан түшүшүп,
Кууп келчүү куугунду,
Эми жатты күтүшүп.
Гүлжигиттин чатырын.
Көк жайыкка жайыптыр,
Төбөсүнө алпарып,
Хан желегин сайыптыр.
Көз айыrbай баатырлар,
Кароол карап жатканы,
Туура алты күн болду,
Туура алты түн болду.
Жол тиктешип зерикти,
Жолдоштору бүт бойdon,
Гүлжигит бала эрикти.
Тизеден жааган кар болуп,
Көптөн бери байдалуу,
Шумкарлар учпай зар болуп.
Жигитине ошондо,
Току деди тулпарды.
Тайгандарды ээрчитип,
Кондур деди шумкарды.
Аттанышып барышты,
Кара суулуу Шабырга,
Казга шумкар салышты.
Тайган салып түлкүгө,
Канжыгасы толтура,
Канча илбээсин алышты.
Кумары канып жигиттер,
Тамашага канышты.
Калмак келчү жол жакты,
Унутушуп калышты.
Жалгыз Жолон карыя,
Чатырда жалгыз калыптыр,
Уктап уйку каныптыр.

Бешим убак болгондо,
Карайын деп негедир,
Жолго дүрбү салыптыр.
Кара жорго мингени.
Кара чопкут кийгени.
Жерге тийбей аягы,
Канаттуу күштай жүргөнү.
Жакын жерге келиптири,
Тай чабымдай калганда,
Ошондо Жолон көрүптур.
Көрө коюп аптыгып,
Карыядан жан чыгып,
Жүрөгү оозго тыгылып.
Бир кишинин карааны,
Коркуп кеткен чалына,
Тиктесе сексен кубулуп.
Күлүстөн деп бакырып,
Жандын баарын дүрбөттү,
Гүлжигит деп чакырып.
Жигиттер да сонорлоп,*
Кайра тарткан убагы,
Чарчаган аттын бизге да,
Болот деп убалы.
Эриkkени басылып,
Таркап бүтүп кумары.
Чатырга келип жетишти.
Шашылып кабар угары.
Удаа келди чатырга,
Үюлгутуп кыз дагы.
Хан кызынын жөөкөрү,
Кайран сулуу Мисгаакы.
Жигиттин баары жымыйып,
Сугун салып турганы.
Сулуу келди шашкансып,
Мингени жорго энтелең.
Үрүп чыкчу тайгандар,

Ээсин көргөн немедей,
Алдынан чыкты әркелеп.
Жигиттерди көргөндө,
Жалт ачылып қабагы.
Седептей тиши жарк этип,
Бүлк дей түшүп тамагы,
Сөзүндө какшык аралаш,
Күйдүрө айтты саламды:
Бурушу жок бир қылка,
Өңкөй жигит эсенби?
Кайгуул чалып элиnen,
Келген жигит эсенби?
Ит агытып күш салган,
Мерген жигит эсенби?
Әч бир шегин билгизбей,
Әлден барып мал уурдал,
Көнгөн жигит эсенби?
Караңгылап жылкыны,
Алган жигит эсенби?
Әч нерсени тоотбос,
Балбан жигит эсенби?
Кызыл жүздүү кой көздүү,
Сулуу жигит эсенби?
Жашырынып жылкы алган,
Ууру жигит эсенби?
Соот кийген союлган,
Жарактуу жигит эсенби?
Капысынан калк чапкан,
Каракчы жигит эсенби?
Бекер жандан көрүнбөйт,
Келбетинер көркүнөр.
Бар түспөлүн байкасам,
Баарың түгөл эрсинер.
Әл жеринди сурайын,
Кайсы жактан келдинер?
Аты жөнүн кимсинер,

Таанытайын өзүмдү,
Анык келет билгинер.
Менин атым Мисгаакы,
Кабарчылап жиберди,
Калмақтын ханы Гүлгаакы.
Ким болсо да жылкыны,
Эртең кайрып берсин дейт.
Эгер ага көнбөсө,
Жарактанып шайланып,
Кармашар жерге келсин дейт.
Ушул деди силерге,
Хандын айткан саламы.
Бурушу жок кыргыздан,
Укмуштай сөздү табышы.
Ордунаң туруп Гүлжигит,
Өзү басып барды эми.
Түшүрмөкө сулууну,
Ат суулуктап алды эми.
Мисгаакы аттан түш деди,
Жигиттердин колунан,
Ооз тийип, тамак ич деди.
Элчи келген экенсин,
Зыян кылышп езүнө,
Катылбайбыз биз деди.
Талаада болсо кичине,
Олтурган мына төр деди.
Каракчы ууру болсок да,
Биздин сыйды көр деди.
Түбүм кыргыз эл деди,
Байдуулат хандын баласы,
Гүлжигит деген мен деди.
Жанымда досум Күлүстөн,
Жай олтуруп Мисгаакы,
Кабар ал биздей жигиттен.
Учурашып кол созо,
Баары менен жигиттин,

Олтурду сулуу ортого.
Канаттай кашы керилип.
Бетинин нуру төгүлүп.
Мөлтүрөгөн бейбагын,
Жигиттердин көзүнө,
Периштедей көрүнүп.
Бал аралаш уу болуп,
Сүйлөгөн сөзү себилип.
Гүлжигит анда кеп айтат,
Мисгаакы сөздү баштайлы.
Калыс болуп өзүн тур,
Жалгандыкты таштайлы.
Уурусун деп мени айтсан,
Аган капа болбоймун,
Каракчы деп сени айтсам,
Акыйкатка келерсиң.
Мойнуңа салып жөн айтсам,
А, дегенде Мисгаакы,
Сенден чыккан каракчы.
Калмак келип талаган,
Кыргыз менен казакты.
Тынч жаткан әлди кыйратып,
Салган экен азапты.
Туш келген жака таратып,
Жерин тартып алыштыр.
Сенин атаң кыргыздын,
Келүн тартып алыштыр.
Көрүнгөн жерге кыргыздар,
Эмгиче тентип калыштыр.
Башталган сенден кол салган,
Ошондон ушул жол калган.
Кандай айып болмокчу,
Ал учүн бир аз жылкы алсам.
Эл намызын сактоочу,
Эр азамат туулбайбы?
Эчен жылдар өтсө да,

Эрлердин куну куулбайбы?
Откөн өч, кеткен кек болсо,
Эр жигиттин мойнунда,
Чын карызы турбайбы.
Сенин эжен Гүлгаакы,
Акылы бар хан болсо,
Алдыма күлдүк урбайбы.
Куугун салбай кайра маа.
Башын тартуу кылбайбы?
Жаралган адам уулунан,
Ким көрүптүр мындайды.
Өз башында төө турса,
Кишиде чөптү көрөбү,
Бизди адамча санабай,
Зомбулук кыла береби.
Күч болсо ууру ээси өлүп,
Зордук кыла береби.
Качанга чейин камалат,
Көйкап менен Жылдызга.
Жылкы алганды унутуп,
Ысык-Көл менен Сон-Көлдү,
Кайрып берсин кыргызга.
Ушулардын баарысын,
Төкпөй чачпай айтып бар.
Гүлгаакы менен кырк кызга,
Аттанып әми кайта бар,
Мындай деп дагы айта бар,
Эртен эрте мен өзүм,
Кырк жигит менен барамын,
Кылыштын мизин курчутуп,
Кыйын болсо Гүлгаакы,
Камдал турсун жарагын.
Көңүл бөлүп Мисгаакы,
Байкап чыкты баарысын,
Сөз жагынан жигитке,
Алдырчудай көрүнбөйт,

Ал дагы ойлоп намысын.
Сөз кезеги келгенде,
Мин қубулуп күлгөнү,
Жана мындай деп айтты,
Болбостон сүрдөп ийменүү:
Айттың мага Гүлжигит,
Атанын кунун кууймун деп.
Абыдан катуу мактандың,
Намыска туулган уулмун деп.
Ошон учүн сен келип,
Көлдүн жээгин чалыпсын.
Алжып калган эки чал,
Адырдан малын алышын.
Анык туулган эр болсон,
Картайган чалга катылбай,
Хан ордосун баспайбы.
Кемпир чалда не жазык,
Хандын өзүн чаппайбы?
Улук туулган уул болсо,
Уурдал келип мал албай,
Көрүнөө доону салбайбы.
Эки айгыр үйрү жылкыны,
Четинен калмак айлынан,
Сурап барса албайбы?
Сен келипсин Гүлжигит,
Әчакы өткөн доону издең,
Гүлгаакы баштап биз келдик,
Жылкы издебей силердей,
Жылма келген жоону издең.
Андай болсо болуптур,
Чыдагын жигит намыска.
Азаматтын силердей,
Атагы болсо алыста.
Мезгил эми жетти окшойт,
Конушума кайра барышка.
Бизде да бардыр кудурет,

Силерди тозуп алышка.
Вазирдин кызы Мисгаакы,
Жигиттерди сүйлөтбөй,
Жаман жерге кыстады.
Угуп чыдап тура албай,
Кайран жигит Күлүстөн,
Бир жагынан чыкканы:
Укчу досум Гүлжигит,
Эминеге мактанат,
Калмактын карган кыздары.
Какшык айтып биздерди,
Шылдың кылат эби жок,
Жада калса булардын,
Энчилеп тийген эри жок.
Кыргыздын турат жеринде,
Кыйынсынып бир кезде,
Өтүп алыш төрүнө,
Эмне деген турушат,
Конушун кыргыз бер десе,
Атам-бабам жайлаган,
Түбү биздин жер десе,
Ошондо да калмактар,
Док урунуп болбойбу.
Коломтосу турган жер,
Кыргыздыкы экенин,
Кәэ кезде элин ойлойбу?
Кызда уят жок бекен,
Карындашым Мисгаакы,
Кызарып койсоң болбойбу.
Деп ошентип Күлүстөн,
Мисгаакыга жармашты.
Айыбын таап айтышып,
Кыз жигиттер кармашты.
Туш-тушунан жаалашып,
Ыза кыла жаздашты.
«Карыган» деген сөзүнө,

Саал теригип Мисгаакы,
Мындај деген жооп айтты:
Чачым куудай болгончо,
Эл үчүн кылам кызматты.
Мекеним үчүн энчилип,
Сайып койгом бул башты.
Эрлердей жумуш бүтүрөм,
Болсо да атым ургаачы.
Айткандарын Гүлжигит,
Бүтабайлап турду эми,
Айтылган сөздүн баарысын.
Башка жака бурду эми.
Тамаша сөздү айтылган,
Көнүлгө алба Мисгаакы.
Сый керек эки тарапка,
Жүз көрүшүп сүйлөшкөн,
Сиз, биз деген сөз жакшы.
Колдон келсе дайыма,
Сыйлаган жакшы кыздарды.
Катуу айттың сен дагы,
Катуу кеттим мен дагы,
Кеп келгенде биз жака.
Ачуум келип кичине,
Боло түшкөм мен капа.
Анан кеттик экөөбүз,
Өткөндөн кепти козгошуп,
Орой сөзгө барыштык,
Ойдо жокту болжошуп.
Бизден кетти каталык,
Тааныбас жанды сыйлабай.
Эми сыр алышип калыштык,
Ангеме салып бир далай.
Байкадым сенин мүнөзүн,
Балдай тилин татытып,
Жаркылдан ачык күлөсүн.
Айтып турган сөзүндөн,

Карап туруп көзүндөн,
Жаман пикир таппадым,
Жаракөр сулуу өзүндөн,
Жакшы шайыр өсүпсүн,
Арасында жаштардын.
Тыш келбетин көргөн жан,
Түшүнчүдөй ичинди.
Мактагым келет Мисгаакы,
Тарбия берген кишинди.
Чоңойгон чөйрөң жакшы экен,
Кичи пейил, сылык сөз,
Таасириң жанга башка экен.
Ачайын эми сырымды,
Жашырсам чыкпас эч пайда,
Айтайын сага сырымды.
Алышкы жерден калмакка,
Келген жокмун кун издең.
Ат арытып мен келдим,
Гүлгаакыдай сулуу издең,
Боосу күмүш күш издең.
Кубалап арттан келипсин,
Душман го деп мени издең.
Биз жүрөбүз мал уурдал,
Гүлгаакы менен сени издең.
Сонун жерден кезиктик,
Эки тарарап тең издең.
Ушундай түпкү шартыбыз,
Чындыгына келишсек.
Мисгаакы сага айтаарым,
Тамаша сөздүн барысын,
Оюна албай таштагын.
Ката кетсе кечелик,
Каалап келген тилеке,
Кандайча кылсак жетебиз,
Гүлгаакыдан мурдарак,
Таанышыштык экөөбүз.

Эч кимдин этин орутпай,
Кенешип бармак кеселик.
Алам десе жылкысын,
Аман эсен туягы.
Азыр карды ачкан жок,
Жегени түздүн туланды.
Арып, азып кеткен жок,
Онолбосо ыраны,
Мисгаакы анда кеп айтат,
Түшүндүм баарын деп айтат,
Коштошуп сөзүн эми айтат:
Таарынайын мен кантип,
Тамаша айткан оунга.
Түп максатын ушундай,
Менин да болчу оюмда.
Мезгил жетти кайтайын,
Гүлжигиттен салам деп,
Гүлгаакыга айтайын.
Андай болсо жигиттер,
Эртен эрте баргыла,
Өзүнө сөздү салгыла,
Жай олтуруп сүйлөшүп,
Өзүнөр жообун алгыла.
Кана эмесе кайыр кош,
Саламат эсен калгыла.
Эт бышымда энтелеп,
Жетип келди Мисгаакы,
Тосуп алды алдынан,
Топтошуп тентуш кыздары.
Ким э肯 деп чуулдашып,
Туш-тушунан сурады.
Айланайын эжеke,
Баштайын сөзду эмесе,
Айтылуу кыргыз эл көрдүм,
Арыстандай эр көрдүм.
Арасында бар эken,

Баарынан сүрдүү бир жигит,
Ошол экен сурасам,
Байдуулат хандын Гүлжигит.
Жашы келип жыйырмага,
Толуп турган кези экен.
Эч жеринде өөнү жок,
Жигиттин анык өзү экен.
Кайраты жандан башкача,
Кабыландај эр экен.
Оной менен адамга,
Кабылбаган шер экен.
Түгөл сырын мага айтты,
Каалаганы сен экен.
Ат арытып алыстан,
Атайын келген неме экен.
Жанында досу Күлүстөн,
Жүз жолдошу бар экен,
Өзү курлуу жигиттен.
А, дегенде экөөбүз,
Өйдө ылдый челиштик,
Жай сурашып олтуруп,
Жаңқыдай сөзгө келиштик.
Ишенип кой дейт сөзүмө,
Жоолашканды билбейм дейт.
Токтобой кабар берер деп,
Гүлгаакы издеп келер деп,
Жылкысын барып тийгем дейт.
Укмуш экен эжеке,
Арстандай сүрлөрү,
Колуна шумкар кондуруп.
Тулпар экен мингени.
Найза тешип, ок отпөс,
Олпок экен кийгени.
Жал куйругу чубалып,
Биздикинен башкача,
Аттарынын түрлөрү.

Салам айтты Гүлжигит,
Асыл әже сага арнап,
Улам-улам көп сурайт,
Турабы деп саламат.
Кырк жигит менен Гүлжигит,
Эртең эрте келем дейт.
Эсендешип кезигип,
Әжеке жұзұн көрөм дейт.
Көргөн менен билгенин,
Айтып берди Мисгаакы.
Жакшы кабар сөз угуп,
Санаасы тынды Гүлгаакы:
Жоо дегенде ашыгып,
Келипбиз бөөдө шашылып,
Алыс жерден карачы,
Ақылдуунун белгисин,
Алдан алды чакырып.
Әч бир шегин билгизбей,
Жатып алыш жашынып,
Алар келчү жол экен,
Алдыбызга баш уруп.
Байкабай туруп алдырып,
Өзүбүз бардык катылып.
Мактап келген жигитти,
Эртең келсе көрөмүн,
Найзалашып сайшынып.
Ат үстүндө алышып,
Байкал көрөм өнөрүн.
Жолун тозуп турамын,
Качырып найза сунамын.
Кыргыздан келген кыйынга,
Кызык санат кыламын.
Деп ошентип Гүлгаакы,
Тамашага батышты,
Күнөстөн күнгөй этектеп,
Түзгө түшүп жатышты.

Күн бүркөгү басылып,
Каарып жерлер ачылып,
Мезгилсиз жааган кар кетип,
Буурул тартып күз айы.
Саргарып талаа ыраны,
Сууктун токтоп илеби,
Жылымык аба ырайы.
Бирдин айы деп қоёт,
Илгеркиче бул айды.
Гүлгаакы қыздар камынып,
Эрте ордунан турушту.
Токуп минип жоргого,
Жарышып дөңгө чыгышты.
Кыргыздын тентек уулуна,
Көргөзөм деп қызыкты.
Кыз алганы келишкен,
Кымбаттуу күйөө балага,
Баштайын деп урушту.
Ал ангыча талаадан,
Чаң созулуп бөлүнүп,
Кырк жигиттин карааны,
Чыга түштү көрүнүп.
Байкап турса қыздарга,
Сүрү қыйын окшоду,
Бута атымдай жакындап,
Жетпей келип токтоду.
Жигиттер жакын келгенде,
Кайран сулуу Гүлгаакы,
Гүлжигитти көргөндө,
Жалжылдап көзү жайнады.
Аттай туйлап жүрөгү,
Баатырдан көзүн албады.
Негедир ичи элжирип,
Шакардай оргуп кайнады.
Бастырышып келишип,
Баш ийип салам беришип.

Бет алышып көрүшүп,
Кол берип колун кармады.
Жай ангеме курашты,
Жарым апта бул экөө.
Алы жайын сурашты.
Жай сурашып болгондо,
Гүлгаакы айтат ошондо:
Кана баатыр ук деди,
Кезек менен кыздарга,
Бирден жигит чык деди,
Эр болсоң аттан жык деди.
Женилгенин кыздардан,
Байлап алып кетемин.
Баш оту менен калмакка,
Айдал алып кетемин.
Жыгып алсан ал деди,
Убадаман танбаган,
Ушул жагым бар деди.
Гүлжигит менен Гүлгаакы,
Чукул жерден салышты.
Убаданы бекитип,
Бекемдеп колго алышты.
Оной менен Гүлгаакы,
Бере койбос намысты.
Эки тарап жарданып,
Бир бириң тиктеп калышты.
Жигиттер турат эрбиз деп,
Женилсек кыздан өлдүк деп.
Канчалык кыйын болсо да,
Келе албас бизге теңдик деп.
Кайран сулуу Гүлгаакы,
Жылкыдан кабар алган жок.
Башка сөздөн салган жок.
А, дегенде качырды,
Азаматтын баарысын,
Ар кандай ойго батырды.

Токтоп турбай айындал,
Чыга турган жекеге,
Баатырын жүрөт дайындал.
Жоо кийимин кийгизди,
Вазирдин кызы Мисгаакы,
Чал-Карага мингизди.
Туулганы башка салды ошол.
Чарайна төштө жаркылдал,
Найзаны колго алды ошол.
Кылышты кынга илди ошол,
Кыңай кармап найзаны,
Кызы жекеге кирди ошол.
Мындан мурун Мисгаакы,
Мындай жерге келбegen,
Найза алышип жоо менен,
Бет алышип көрбөгөн.
Жөндө ойнор сайышып,
Жай кездерде машыккан.
Жакшы үйрөтүп Гүлгаакы,
Жаш кезинен дасыккан.
Найза кармап сунду ошол,
Кандай жигит чыгат деп,
Жалжылдал карап турду ошол.
Кыздардан кыйын мыкты ошол,
Гүлгаакы коштоп чыкты ошол,
Көргөндүн көөнү бөлүнүп.
Карап турса карааны,
Көк жолборстой көрүнүп,
Кабар алсак жигиттен,
Ак-Чопкут менен чыгыптыр,
Айбаттуу бала Құлустөн.
Бирин бири көргөндө,
Найзаны колго алды ошол.
Камчы салып аттарга,
Качырышип калды ошол.
Алдындағы буудандар,

Куюндай жерди сапырып,
Кулактарын жапырып.
Мандай тескей кыз жигит,
Карап калды буларды,
Кобурлары басылып.
Мынакей эми жетет деп,
Беттешкен эки баатырды,
Эмине болуп кетет деп.
Бир беттешип калган сон,
Кыз экен деп ылгайбы,
Ким көрүптүр мындайды.
Болжоп келет Кулутай,
Так эмчектин тушу деп,
Талуу жерин ушу деп.
Таамай сайсам жанылбай,
Томолотом кызды деп.
Гүлжигит деп бакырып,
Көтерүп ураан чакырып.
Кыз баатыры Мисгаакы,
Оной эмес бул дагы,
Табарсыктын тушу деп,
Талуу жерин ушу деп.
Качырышып жетишти,
Болот учтуу сур найза,
Карс коюшуп өтүштү.
Найза тийген жеринен,
Ширенди учуп жалт этип.
Беш алтыга бөлүнүп,
Найза сынды карс этип.
Кайра баштап барышты,
Кайра найза алышты.
Найза тийип эти ооруп,
Ачынышып калышты.
Арстандай айкырып,
Баштагыдан беш эсе,
Качырышып калышты.

Кайран сулуу Мисгаакы,
Эр Кулутай баланын,
Ыгын алып калыптыр.
Бир беттешип өткөндө,
Сырын алып калыптыр.
Жакын келип жетиптири,
Мисгаакыны карагын,
Кагып өтүп найзасын,
Капталга муштап өтүптур.
Эңгиреп бала турганда,
Буудандын оозун бурду ошол,
Жана найза сунду ошол.
Капталынан качырып.
Бөйрөкө найза урду ошол.
Эбегейсиз Мисгаакы,
Эрдикти эпсиз кылды ошол.
Эп Кулутай баланы,
Ак-Чопкуттан кулатты,
Дардайтып жерге сулатты.
Көрүп туруп ушуну,
Гүлжигит өнү кубарды,
Кыз жигитти жыгарбы.
Шайыр күлүп шанқылдал,
Шарактап кыздар кубанды.
Жана турат келгин деп,
Чекесин сүртүп Мисгаакы.
Эр Күлүстөн ошондо,
Жана жигит чыгарды.
Ачуусу келип ич күйүп,
Карай албай кыздарды,
Андан жаман Гүлжигит,
Эки бети кызарды.
Буйдамга келбей анысы,
Жана аттан кулады.
Удаа барган беш жигит,
Мисгаакынын колунан,

Катары менен сулады.
Ага чыдап туралбай,
Бала баатыр Күлүстөн,
Өзү чыккан убагы.
Коркуп калган жигиттер,
Үмүт үзүп коюшту,
Жыгылат деп бу дагы.
Бала баатыр Күлүстөн,
Минген аты Ак-Сору,
Байқап көрсө Мисгаакы,
Түрүн көрүп чочулап,
Алдырчудай бул жолу.
Кен көкүрөк далылуу,
Узун бойлуу шадылуу,
Булчуну темир карылуу.
Күлүстөн менен Мисгаакы,
Тогуз жолу беттешти,
Тогуз найза кездешти.
Найзалар сынып быркырап,
Аягында экөө тен,
Энишели кел дешти.
Билектерин беришип,
Бир аз турду энишип,
Булчундары карышып,
Ат үстүндө алышып,
Баатыр бала Күлүстөн,
Кыйшайбайт ээрден кыйшайып,
Кадагандай жабышып.
Кайраттанып көтөрүп,
Жүлуп алышп атынан,
Алдына туура өнөрүп,
Эрдикти бала баштады.
Калмактардын сулуусун,
Жигиттердин алдына,
Өнөрүп барып таштады.
Ал Гүлгаакы сулуунуз,

Муну көрүп туруптур.
Бул кордука чыдабай,
Камчы уруп Кара-Долуга,
Күлүстөн көздөй сыр найза,
Күркүретө сунуптур.
Кара-Долу жаныбар,
Санга камчы басканда,
Түлкүдөн жаман түйүлүп,
Көргөн жандан түнүлүп.
Калмак ээр сыр канкы,
Өз атасы эр Манжы.
Ургаачынын жолборсу,
Кызы төрөсү Гүлгаакы.
Кабыландай качырып,
Шашып калды Күлүстөн,
Кете түшүп акылы.
Ал да найза алыштыр,
А, дегиче эки шер,
Бет келишип калыштыр.
Ушундайда Гүлгаакы,
Табат экен айланы,
Чочубастан карачы,
Чолок карманп найзаны.
Сабы кара моюлдан.
Сыртына мүйүз койдурган,
Кара кылдан түнөгү,
Кайран сулуу Гүлгаакы,
Бар акылы күчөдү.
Кош колдоп найза сунуптур,
Жакын келип калганда,
Коё берип найзаны,
Карууга түздөп уруптур.
Шак дей түштү сыр найза,
Он колунун карууга.
Эңгирей түштү Күлүстөн,
Колу артына чабыла.

Кайыбынан кабылып.
Күлүстөн турду ошондо,
Акылынан жаңылып.
Кайран сулуу Гүлгаакы,
Эңип алышпайтасын,
Кайра келди баланы,
Аркасынан качырып.
Көргөндө жигит шашты эми,
Токтоп каруу кыла албай,
Токтоп турган кыздардын,
Тобуна кире качты эми.
Муну көрүп Гүлгаакы,
Ат тизгинин бурду ошол,
Эр Гүлжигит баатырды,
Жекеге сурал турду ошол.
Жаман жумуш карачы,
Илгерки әлдин жоругу.
Барган сайын күчөдү,
Эр сайышып жекеде,
Кыз жигиттин оюну.
Арстан болсон Гүлжигит,
Кезегинди ал деди,
Кыймылдабай турамын,
Качырып найза сай деди.
Салт кубалап келгендө,
Эр кезеги меники,
Экинчи кезек сеники.
Хан кезеги меники,
Сонку кезек сеники.
Муну укканда Гүлжигит,
Сыр найзасын өнөрүп,
Кайраттанып көгөрүп,
Кыз айткан шартты кылды ошол.
Кыймылдабай турду ошол.
Караса кыйын иш болду,
Канышага, хан чыгып.

Аттан түшкөн эрлерди,
Кыз жигит болуп барылап,
Чечиндирип кийимин,
Эс алдырып дарылап.
Кыз жигиттин бир учу,
Аралашып кетишти,
Намызын кара булардын,
Талкалашкан турушат,
Кара жандан кечишип.
Гүлгаакы найза сунду ошол,
Күлүндөп жигит турду ошол.
Болжоп келип найзасын,
Алтын кемер того деп.
Аркыратып Долуну,
Жайлар жерим ошо деп.
Күүлөнгөн бойдон жеткени,
Каптай сайып кемерди,
Ким көрдү мындай чеберди,
Курсака коюп өткөнү.
Колундагы найзасы,
Беш бөлүнүп кеткени.
Найза келип тийгенде,
Боконо сөөгү болк этти,
Бүткөн бою солк этти.
Найзанын күчтүү сокмогу,
Ат-маты менен Гүлжигит,
Ала салып кетчүдөй,
Аран барып токтоду.
Гүлгаакы келди буралып,
Эр Гүлжигит баланын,
Эрдигине кубанып.
Жандап келди бастырып,
Жалтанбаган эрдигин,
Жаш сулуу ичен жактырып:
Кана баатыр Гүлжигит,
Кезегин келди бар деди,

Керилип туруп берейин,
Кезеп найза сал деди.
Найзадан жеген токмоктун,
Өчүн кайра ал деди.
Кыргыз эле Гүлжигит,
Хан экениң чын экен.
Эпсиз эрдик өзүндө,
Бар экениң чын экен.
Найза тийсе солк этпес,
Таш экениң чын экен,
Кыргыз элге Гүлжигит,
Башчы экениң чын экен.
Сага найза урганда,
Колтук этим чоюлуп,
Бүткөн бойдо доо калды.
Болот найза тийгенде,
Э, Гүлжигит кырааным,
Кантип жаның соо калды.
Ачуум менен өзүнө,
Жолуктумбу Гүлжигит.
Катуу сайып этинди,
Ооруттумбу Гүлжигит.
Эрдигин көрүп берилдим,
Кабагың аччы Гүлжигит,
Эми сенден женилдим.
Бактыма менин туш болдун,
Кыргыздын кыраан баласы,
Байкабай этиң оорутуп,
Байкуш жаным карачы.
Аlam десен баш мына,
Төгөм десен кан мына.
Айыпкермин Гүлжигит.
Азыр сенин алдында.
Сүйөм десен кыз мына,
Сүйлөшөм десен биз мына.
Сурайм десен эл мына,

Атымды угуп алыстан,
Сұктанып жүрсөң мен мына.
Жердейм десен жер мына,
Каз өрдөк сұзгөн көл мына,
Чалкайып жаткан көл мына.
Деп ошенти Гұлгаакы,
Жәнелигенин билгизип,
Башын ийип әнкейип,
Ат жалына тийгизип.
Гұлжигит турду алдырап,
Бөз жыттанып мурдуна,
Башы ооруп қанғырап.
Жыйып алыш акылын,
Боюн түзөп болкоюп.
Шек чыгарбай акырын.
Сулуудан муну укканда,
Ооруган жери басылып,
Умачтай көзү ачылып,
Бұт абиири жабылып,
Издеген жогу табылып.
Гұлжигит бала кеп айтат.
Тамашалап әми айтат:
Омурткамды сыздатып,
Соолто жазды сокмогун.
Ат-матым менен аз жерден,
Жыгылып барып токтодум.
Ушул болсун Гұлгаакы,
Кыз ойнунда өзүмө,
Ура турган токмогун.
Өзүндөн сулуу сөз угуп,
Ооруган жерим басылды,
Ал жагынан коркпогун.
Далысын сылап баланын,
Күлө карап жүзүнө,
Колтуктап аттан түшүрүп,
Колунан суусун ичирип,

Сыйлаганын карагын,
Чагылып жүзү жүзүнө,
Барган сайын Гүлгаакы,
Жалын түшүп ичине.
Тұтұнсұз отко кабылды,
Жанында туруп кичине.
Жатындаштай жакындал,
Тааныш болуп баратат,
Өзөгүн жалын аралап.
Гүлгаакыдай сулуунун,
Соо жүрөгүн жааралап.
Кол кармашып кыз жигит,
Дос болушкан жер ушул.
Жүрөк туйласп ордунан,
Козголушкан жер ушул.
Жалындаған жалынга,
Күйүп калган жер ушул.
Бирин бири эки жаш,
Сүйүп калган жер ушул.
Ашыктық оту жалындал,
Жанып чыккан жер ушул.
Жалганда жанга табылбас,
Анық кымбат кез ушул.
Гүлгаакы менен Гүлжигит,
Экөөндө болгон сүйүдөн,
Калып калган кез ушул.
Кызық болду ангеме,
Кыз жигит кол алышип.
Аты жөнүн сурашьш,
Олтурушту таанышып.
Ордо кылышп атышты,
Гүлжигиттин чатырын,
Көңүлү ачык күлүндөп,
Кыргыздан келген баатырын.
Гүлгаакынын жүзүнө,
Күлө карап акырын.

Күлүстөн келип кеп айтат.
Гүлгаакы әже деп айтат.
Кыздан качып корголоп,
Эркек деп мени неге айтат.
Гүлжигит менен сени айтат.
Угуп қалса буларды,
Өлгөнчө аны унұтпай,
Шылдың қылыш әл айтат.
Байқап турса Гүлгаакы,
Чөгүп турған күнү бар.
Эр Күлүстөн баланын,
Ыза болгон түрү бар.
Баарысын көрүп байқады,
Кыз жигиттин көңүлүн,
Минтип айтып жайкады:
Эр әкенсін баарынар,
Эркек қызмын дебестен,
Эрдик атак алдынар.
Унұтулбай әч качан,
Элде айтылып калдынар.
Гүлгаакы менен Гүлжигит,
Олтурушту кенешип.
Мындан аркы жумуштун,
Не болорун ченешип.
Сырын айтып жайнатып,
Жайылып жаткан жылкыны,
Калмакка кайра айдатып.
Кыздын тенин жиберди,
Жылкынын салып сонуна.
Калмактан келчү кошундун,
Барғын деди жолуна.
Апал менен Үпөлгө,
Кезиккен жерден айткын деп,
Жайланаштық жоо менен,
Келаткан әрлер бул жерге,
Убара болбой кайтсын деп,

Айдап алыш жылкыны,
Кайра айылга барсын деп.
Колго тииди мал аман,
Жалпы элге кабар салгыла,
Кайтты дегин хан аман.
Келип калса бул жерге,
Кайра чатак башталып,
Болбосун бекер иш жаман.
Деп ошентип Гүлгаакы,
Аны да салды жөнүнө.
Кыздардан башка бул ишти,
Билгизбей калмак элине.
Чочулаган ханшанын,
Эми көөнү жайланаңп,
Кайра жылкы айдалып.
Чатырдын сыртка чыгышса,
Күндүзгүдөй ай жарык.
Сүйлөшө берип чатырда,
Экөө эле жалгыз калыптыр.
Ээн коюшуп буларды,
Алышып ойноп кыз жигит,
Алыс кетип калыптыр.
Күлкүсү чыгат көрүнбөйт,
Кыз жигиттин карааны.
Жаштардын үнү аралап,
Жаныртып жансыз талааны.
Не айтат деп Гүлгаакы,
Жалжылдап тиктейт баланы.
Гүлжигит туруп ошондо,
Жүргүн айым басалы.
Аба жутуп суу бойлоп,
Биз дагы көңүл ачалы.
Андан сулуу качабы.
Колтукташып кыналып,
Айдай бетин нур алыш,
Жарашышты суналып.

Жанаша басса сууулар,
Жымындал жылдыз кубанып.
Кичине сөзгө шыңк этип,
Толкундал күлкү чыгарып.
Жүрөк толкуп берилип,
Сыйкырлаган немедей,
Сымбаты артык көрүнүп.
Көркү чыгып тааланын,
Көркө келди карагын.
Беттен сылап жел сулуу,
Бетегелүү жер сулуу.
Гүлжигит, Гаакы тен сулуу.
Асмандан тийген ай сулуу,
Суу аккан өзөн сай сулуу.
Барган сайын эки жаш,
Бир бирине тартылып,
Моюндан ие кучактап,
Ийиндең колу артылып.
Ай нуру көктөн төгүлүп,
Көрүнбөс сыйкыр сулуунун,
Данакер оту себилип.
Оюнда жок жигитке,
Кайыбынан кабылып.
Канчалык кыйын болсо да,
Торуна түштү чалынып.
Кутулгус сөздүн көлүнө,
Этегинен малынып.
Гүлжигиттин карашы,
Бүт денесин уулады.
Бойго синген сүйүнү,
Бордоп жууса чыгабы.
Өчкүс болуп жалындал,
Жашчылык оту күйдү эми.
Бекем кысып бооруна,
Айдай болгон сулууну,
Бетинен жигит сүйдү эми.

Каткырышып ойношуп,
Каркыранын боюнда.
Канча күнү жүрсө да,
Канаар әмес оюнга.
Әки жаш батып кызыкка,
Узун түн кыска сезилип,
Әт жүрөгү эзилип.
Кумардан кана сүйлөштү,
Курбулар бүтүн кезигип.
Толгон сырын айтышты,
Түн ортосу болгондо,
Түнөгүнө кайтышты.
Түйүндү сырды чечиши,
Кол алышып антташып,
Убадасын бекитти.
Мындей деген ақыры,
Жыйынтыкка келишти:
Гүлжигитке Гаакы айтат.
Илгертен ата-бабабыз,
Жоолашып жүргөн әл әкен.
Азыркы калмак турагы,
Түбү кыргыз жер әкен.
Кайнаса каны кошулбас,
Кыргыз-калмак калкы бар.
Әлге сиңген әчактан,
Әки бөлөк салты бар.
Окшош жери булардын,
Өн түспөлү бир әкен.
Бир бирине каршылаш,
Келишпеген дин әкен.
Сүйлөшүп калдык әкөебүз,
Мындан аркы тилеке,
Кандай кылсак жетебиз.
Хан баласы болсок да,
Каалаган ишти кылалбай,
Катуу карып әкенбиз.

Мындай ақыл куралы,
Эч бир жанга билгизбей,
Тымызын ишти қылалы.
Катуу сөз айтып ант алыш,
Кыз жигит оозун тыялыш.
А, дегенде момундай,
Кыргыз калмак эки эл,
Аралаш келип конушсун.
Акырындап таанышып,
Агаин тууган болушсун.
Короосу жатсын короолош,
Жылкысы жатсын жайытташ.
Жайлоону бирге жайлашсын,
Желени бирге байлашсын.
Дыйкандары биригип,
Жер бузуп эгин айдашсын.
Аралаш конуп айылы,
Элдин жыты синишсе.
Кыргыз менен калмагы,
Түп атасын таанышып,
Ким экенин билишсе.
Жалпыга сонун иш болор,
Кыргыз калмак жоо калса.
Унутулуп булардан,
Илгертен берки доо калса.
Ушундай санаа салт менен,
Элди бирге топтосок.
Эч ким болбос нааразы,
Элге салып жарыя,
Ачык чыгып баш кошсок.
Же болбосо ушул сөз,
Азыр тараап жетпейби.
Кыргызга башын сатты деп,
Кырылып калмак кетпейби.
Ойлогон ойго болбосо,
Эч убакта жетпейбиз.

Эки жылы күтүшүп,
Ак тилемкин күнү деп,
Келерки күздү чектейбиз.
Гүлгаакы жана кеп айтат:
Кыш өткөрүп бул жака,
Көчүп келгин деп айтат.
Баш кошуп алып әкөөбүз,
Эл башында турабыз.
Дайраны бирге бурабыз.
Кытайдан уста алдырып,
Ар кайсы жерге салдырып,
Шаарды бирге курабыз.
Кыргыз, казак, калмакты,
Баш коштуруп жыябыз.
Жоо деген сөздү унутуп,
Жаныча салтты кылабыз.
Иш онунан чыга албайт,
Өзүн бекем турбасан.
Кыз тилине кирдим деп,
Кырааным намыс кылбасан.
Бул айтканым баарысын,
Теренирээк ойлоочу.
Башкача кылчу арга жок,
Түбү жүрүп олтуруп,
Ушундай го болжолу.
Айткан сөзү баланын,
Бүт денесин козгоду.
Макул болуп баарына,
Айтканыңдиң баарысы,
Ырас деди Ханыша.
Кана әмесе Гүлгаакы,
Сен да эсен бар деди.
Чыр чатак жок элинди,
Жакшы жолго сал деди.
Кышты өткөрүп көчөмүн,
Убадалуу ант менен,

Өзүн тосуп ал деди.
Болочок иштин эки жаш,
Ар акылын табышты.
Эриккени жазылып,
Эркинче көнүл ачышты.
Таңгамаал чатырга,
Эс алганы жатышты.
Жүрөккө журөк тийишип,
Сүйүнүн калкып көлүнө,
Үйкүнүн кетти чөмүлүп,
Табылбас таттуу жерине.
Көлгө кыргыз толуптур,
Калмак менен аралаш,
Өйүз-бүйүз конуптур.
Көйкөлүп өсүп көк шибер,
Как тизеден болуптур.
Жылкысы жатат жылгалаш,
Койлору жатат короолош.
Болуптур эли олжолош.
Малды бирге жайышып,
Күш салса бирге салышып.
Күлгүн бирге чабышып,
Ордону бирге атышып.
Эгин эгип, кош артып,
Тукумун бирге чачышып.
Эчен жерге калмактар,
Сепил куруп шаар салып.
Көлгө келген кыргыздар,
Көрүп алыш таң калып.
Жерин көрсө суктанып,
Ондогон экен калмактар,
Корум таштан куткарып.
Мал баса албай жатчу эле,
Үйдөй таштар чачышып.
Байыган экен ушул эл,
Жайыты кенен ачылып.

Короосуна мал толуп,
Ороосуна дан толуп,
Жыргатып турган кези экен,
Кыздан чыккан ақылман,
Гүлгаакы сулуу хан болуп.
Азыр ушул калмактын,
Тегереги кен болуп.
Текши журту баарысы,
Бай жардысы тен болуп.
Келген кээ бир кыргыздын,
Жардылыгы жоголуп.
Жалгыз аты жок кедей,
Жармага жетип токоч жеп,
Жан сактоосу онолуп.
Келери менен билишти,
Гүлгаакы атын жат кылып.
Камкор экен Ханша деп,
Кары жашы жактырып.
Атын угуп жатташып,
Атагын угуп Ханшанын,
Ак калпак кыргыз мактاشып.
Гүлжигит өзү турган жер,
Кадимки тескей Тондо экен.
Кытайча салган ак сарай,
Хан туруучу ордо экен.
Кызыл кыш менен кынаптыр,
Кызыл күм менен шыбаптыр.
Чатырын кызыл сырдаптыр
Дубал салып айланта,
Тамынын үстүн кырдаптыр.
Кытайдан уста алдырган,
Гүлжигитке арнатып,
Гүлгаакы сулуу салдырган.
Тартуу кылган болучу,
Көлгө көчүп келгенде,
Тосуп чыгып алдынан.

Жаз алдында ордонун,
Жаны кышын коюптур.
Жабалактап усталар,
Кан буйругун аткарып,
Бир жарым айда болуптур.
Кайран сулуу Гүлгаакы,
Катуу ашык жан эле,
Эр Гүлжигит балага.
Айланып жүзүн көргөнчө,
Абыдан баткан санаага.
Кызыл жүзү кер болгон,
Кесел дарт менен тен болгон.
Сүйгөнү кетпей оюнан,
Ашыктыктын айынан,
Сары оору менен ооруган.
Аран чыдап жүрчү эле,
Амалынын жогунан.
Чалынып алыш чыга албай,
Сыйкырдай сүйүү торунан.
Гүлжигит берген эстелик,
Шакегин сылап колунан.
Эсинен кетбей элестеп,
Сүйүшкөн учур оозунан.
Гүлжигит баатыр жүрчү эле,
Эр сайышкан күндү эстеп.
Ээн баскан айлуу түндү эстеп.
Периштедей сулуунун,
Түспелүн кетпей элестеп.
Оозунан сүйгөн кезди эстеп,
Антташкан асыл сөздү эстеп.
Жаз чыгып качан көчөм деп,
Жарыма качан жетем деп.
Жайдары качан күлөм деп,
Кай күнү барып сүйөм деп.
Эки ашык жүргөн кыйналып,
Күн өтпөй жылдай сезилип.

Энсеген күнгө жетишип,
Учурашып кезигип.
Гүлжигит баатыр келгени,
Ал Гүлгаакы сулуунун,
Ач бәйрөгү толгонсуп,
Ак шумкар колго конгонсуп.
Саргарып санаа жоголуп,
Кызыл кирип бетине,
Сары оору дарттан онолуп.
Гүлжигит менен Гүлгаакы,
Бастырышып жанаша.
Шабырга көлдүн жәэгине,
Күш салып жасап тамаша.
Шек алдыrbай эч жанга,
Тымызын кетет сүйлөшүп.
Ашыктын оту күч алып,
Барган сайын күн өтүп.
Ошол кездे Гүлгаакы,
Эски журтун таштады.
Кан ордосун заңкайтып,
Жаныртып кура баштады.
Сарамжалын күтүндү,
Сан кишини жабылтып,
Жай чилдеде бүтүрдү.
Аймагын арбын курдурду,
Айланта соккон дубалын,
Алты катар кылдырды.
Болгон эле Гүлгаакы,
Өзү вазир өзү хан.
Эл башкарып турууга,
Он алтыда Таранды,
Вазир кылды жаңыдан.
Орун берип олчойтту,
Ордонун бир жагынан.
Кылган иши женилип,
Баштагыданabyдан.

Жаңы ордону бүткөндө,
Элине кабар салдырды.
Жети-Суунун бектерин,
Ақылманын, чеченин,
Койбай жыйып алдырды.
Иштелчү ишти кеңешип,
Иш өлчөмүн ченешип.
Олтургандар кеп айтып,
Эмгегин элге жакты деп,
Эл турмушу жакшы деп,
Эмне ой менен чакырдын,
Угалы деп биз келдик,
Канакей ханша айтчы деп.
Ошондо сулуу Гүлгаакы,
Он тогузда курагы.
Он эки мүчө тен болуп,
Толуп турган убагы.
Суналта кийим кийинип,
Кабагы ачык жайдары,
Сылык сүйлөйт ийилип.
Күлсө тиши кашкайып,
Көркөмүнөн сулуунун,
Көрө албайсың әч айып.
Сүлөөсүндөй керилген,
Сөзгө чечен бей талай,
Сүйлөсө бойду эриткен.
Ақактай аппак тамагы,
Айдай болуп жаркылдал.
Дайым ачык кабагы.
Көргөнгө тааныш кишидей,
Өзүнө тартып адамды,
Күлүп турат жамалы.
Жандан кичүү пейили,
Сылык сүйлөп сиз деген.
Жаш күнүнөн талыбай,
Калк үчүн таалай издеген.

Эл ичине таралып,
Гүлгаакыга бак конду.
Ушул быйыл сулууга,
Баатыр деген данк конду.
Улуу кичүү эже деп,
Атынан айтпас салт болду,
Калайыка шарт болду.
Гүлгаакы сүйлөп керилип,
Олтургандар тындашип,
Сөзүн укту берилип:
Айланайын тагалар,
Атамдай көргөн агалар,
Жылда жыйын кылабыз,
Жыйналышып турабыз.
Эмне кылсак баш кошуп,
Кенешип иш кылабыз.
Силер да мендей хансынар,
Эл ичинде атынар,
Алыс жүрөт данкынар,
Менин оюм ушундай,
Жети хан элин жыйисам дейм.
Жаңы ордону урматтап,
Гүлжигит башын куттуктап,
Калмака чоң той кылсам дейм.
Башка элдин адамы,
Конок болуп келсе дейм.
Иштеген ишин калмактын,
Өз көзү менен көрсө дейм.
Жерибиздин кендигин,
Элибиздин пейилин.
Ушул калмак баласы,
Абыдан ишке жарады.
Күчү менен калкымдын,
Кенин ачтым алтындын.
Ысык-Көл, Жумгал, Кен Чүйгө,
Токсон сепил салдырдым.

Мыкты устанын барысын,
Кытай жактан алдырдым,
Калмака ушул имарат,
Салынганын эл көрсүн.
Канғырап жаткан талаанын,
Жаңырганын эл көрсүн.
Ынтымагы калкымдын,
Бар экенин эл көрсүн.
Ақылманын айтқыла,
Бул оюма не дейсин.
Хандын сөзүн уккандар,
Дымый түшүп кичине,
Төкө чечен бар эле,
Олтурган элдин ичинде.
Чүйдү ээлеген Дүр хан бар,
Кеминден келген Күл хан бар.
Көлдөн Сорун, Корчу бар.
Дорбо менен Долон бар,
Тогуз-Торо тараптан,
Таргын менен Аргын бар.
Улуу кичүү болушуп,
Алтымыш эки киши бар.
Ар ким өзү чечен деп,
Биринен бири өтөм деп,
Күпүлдөшүп туш-туштан.
Ар ким айттар ақыл кеп,
Күжулдашып токтолду.
Ортого чыгып чечинип,
Төкө чечен ошондо,
Сүйлөй турган окшоду.
Кара тилин кайрады,
Хан алдында сайрады.
Карыса да чечендин,
Кадимкideй кайраты.
Жеткен эжен карылык,
Бырыш басып кайранды.

Гүлгаакыдай сулууну,
Күлдүү журтка мактады.
Бир сөзүнөн жаңылбай,
Безеленип какшады:
Олтурган бектер уккула,
Гүлгаакынын айтканын,
Калети жок туп-туура.
Кыз болсо да ханыбыз,
Ханыбыз эмес багыбыз.
Ханыша сендей адамдан,
Садага кетсин жаныбыз.
Жайыты жанга жарашып,
Сансыз өстү малыбыз.
Отузга жетип орообуз,
Опсуз болду даныбыз.
Калп әкен деп ким айтат,
Колубуз менен буларды,
Иштеп келдик барыбыз.
Хан болгону Гүлгаакы,
Эл ишеничин аткарды.
Элден өнөр үйрөтүп,
Өзү тендүү жаштарды,
Кытайга чейин алпарды.
Ашuu бузуп жол салды,
Айгышып жүргөн душмандын,
Акылын таап колго алды.
Кытай, Кашкар ханына,
Кара малды айдатыш,
Баалуу буюм олжо алды.
Эмгек кылышп жерди алды,
Былк эттиrbей колуна,
Бийлеп калмак әлди алды.
Башта бизге чоң душман,
Көчүп келип Жылдыздан.
Айыл конуп аралаш,
Тууган таптык кыргыздан.

Дос, тамыр таптық казактан,
Жоо көнүлүн жай қылып,
Кутултту әлди азаптан.
Жоо келет деп болбосо,
Тынчу әмес биздин санабыз.
Эми болсо қарачы,
Жыргал күнгө кез болдук,
Тынч уктап катын балабыз.
Жакын болуп келатат,
Барган сайын арабыз.
Кыскартайын сөзүмдү,
Гүлгаакы балам той берсен,
Жетет биздин чамабыз.
Кылымдын элин жыйисан да,
Кубанып күтүп алабыз.
Айтканыңа көнөбүз.
Акыркысын езүн айт,
Кандай шарт менен келебиз.
Болжогон күнүн кайсы күн,
Кай жерге тойду беребиз.
Бул айтканың чечендин,
Кубаттады баарысы.
Туура таап айтты деп,
Жашы менен карысы.
Анда туруп Гүлгаакы,
Той берсек анда биз деди.
Болжогон мезгил күз деди,
Кошумча тойго дегенин,
Өзүн билип бер деди.
Бир айдан кийин Соң-Қөлдө,
Кашка суунун боюна,
Токтобой көчүп кел деди.
Сый конокту күткөнгө,
Ошондо әлди бөл деди.
Арбын болот тамаша,
Берилет байге баарына,

Түрлүү оюнга жараша.
Ар улуттан эл келет.
Тамашасын көрүүгө,
Сон-Көлдөй түптүз жер керек.
Эртөлөп унаа бардырам,
Карагай, арча отундан,
Жүктөтүп арбын алдырам.
Конок болуп келгендер.
Сый көрүштөт калмактан.
Болжогон күндө келгиле,
Жөнгө салам баарысын,
Кам санабай ал жактан.
Андан кийин сөз сүйлөп,
Буруп айткан жок болду.
Убада жасап ант кылып,
Ушул сөзгө токтолду.
Өзү куюп Гүлгаакы,
Кеселеп сунду шарапты.
Келтире сыйлап кызытып,
Келген элди таратты.
Кен Сон-Көлдүн боюна,
Кашка-Суунун оюна,
Алтымыш уруу калмактын,
Айылы катар конуптур.
Алыстан келчү коноктун,
Келер маалы болуптур.
Ортосунда айылдын,
Гүлгаакынын ордосу.
Кыздан чыккан жолборсу,
Жанында кырк кыз жолдошу.
Калмактын эли алты сан,
Адам батпай топурап,
Айылдын ичи кара таан.
Хан белгиси кара туу,
Көкөлөтө аштаптыр.
Алыстан келчү меймандын.

Алды келе баштаптыр.
Бала баатыр Таранды,
Актан кийим кийгизип,
Ак жоргого мингизип.
Хан вазири экенин,
Калайықа билгизип.
Тосуп алыш мейманды,
Арнаган үйгө киргизип.
Гүлгаакынын тоюна,
Нарындан Турсун хан келди,
Бөлөсү Канымжан келди.
Күлүктөрүн байлатып,
Гүлгаакыга берем деп,
Канча малын айдатып.
Кылган иши ханшанын,
Кыйла жерге билинип.
Көлгө көчүп Кайкаптан,
Кыргыз келди дегенде,
Турсун хан жүргөн сүйүнүп.
Айтылуу Кен-Кол, Таластан,
Намыр, Темир хан келди.
Энеден эгиз туулган,
Коёндон окшош жан келди.
Эл айтышат ушуну,
Алмамбеттин жалғызы,
Күлчоронун тукуму.
Окшош тулпар сарала,
Алдындагы мингени,
Ок өтпөс тон кийгени.
Бала да болсо баатырлар,
Оңой әмес түрлөрү.
Туура бир жыл болуптур,
Хан болуп әлди билгени.
Келген эжен бул тойго,
Сары аркалық казактан.
Кынсыз кылыш байланып,

Кыйласы келди жаракчан.
Алыска кеткен аттары,
Ал кезекте казактын,
Бийлеп турган алптары.
Карабай менен Эр Матай,
Баатыр Албан, Агатай.
Ардактап тосуп алышты,
Илгертен казак салты экен,
Конок үйгө түшкөнчө,
Өлөндөн созуп барышты.
Чакырган экен бул тойго,
Кашкарлыктын Калдарын.
Ал киши өзү келе албай,
Жигит кошуп жанына,
Жибериптирип балдарын.
Шарип менен Шакирип,
Салтанат менен келишти.
Эки жүз качыр жүгү бар,
Болжай келген көрүнөт,
Кыргыз менен казака,
Соода кыла кетишти.
Көлдөн келди Гүлжигит,
Бүргө-Тору ат минип.
Жан жолдошу Құлустөн,
Жанындағы қырқ жигит.
Окшош кийим кийишкен,
Кары Даулат чал менен,
Калмактардын тоюна,
Айдаган калың мал менен.
Көз тайгылткан шаң менен.
Көргөндүн көөнү бөлүнүп,
Көпчүлүккө Гүлжигит,
Көк жолборстай көрүнүп.
Конок үйгө түшүптур,
Ханша менен көрүшүп,
Кабар берген ыраакы,

Кытайда досу Лисинге,
Жолунан чыгып утурлап,
Тосуп алды Мисгаакы.
Айылына жакын келгенде,
Айланта курчап кыздары,
Алдынан чыкты Гүлгаакы.
Ханшасы келди деп угуп,
Жаны калбай сүйүнүп,
Жабалактап барышты,
Жашаган кытай устасы.
Гүлгаакы Лисин ошондо,
Кол кармашып көрүшүп,
Кучакташып өбүшүп.
Улуу урматын билгизип,
Алып келип өзүнүн,
Ордосуна киргизип.
Олтургузуп жайлантып,
Тамактантып чайлантып.
Ангеме башын курады,
Алысцы кытай элинин,
Амандыгын сурады.
Лисин анда кеп айтат,
Эр экенсин Гүлгаакы,
Кантып барып Кытайга,
Кантып келдин деп айтат.
Бир жарым айда мен келдим,
Билбей турам мен өзүм,
Кайра кантып кетерим.
Түздөн бери өткөндө,
Ашуу-ашуу бел экен,
Аябаган ээн экен.
Айбанаты сансыз мал,
Адам баспас жер экен.
Тоосу коргул таш экен,
Тоо коюну ээн жатат,
Тоондо киши аз экен.

Эмгекти арбын кылышсын,
Ашшуунун белин бузупсун.
Алдыман киши чаптырып,
Атайын тосуп чыгышсын.
Күттүү болсун Гүлгаакы,
Калмак элге той берип,
Ар улутту жыйыпсын,
Баш коштуруп баарысын,
Кыргыз менен казакты,
Кытай менен калмакты,
Көрө электер таанысын.
Ушунча журтка той кылыш,
Ойлосом досум чон жумуш.
Келатып сонун жер көрдүм,
Көк кашка тунук көл көрдүм,
Тили башка эл көрдүм.
Кудайдан буйрук бар экен,
Туз даамдашыл олтуруп,
Айдай жүзүн мен көрдүм.
Гүлгаакы күлүп кеп айтат:
Эжеке Ли деп айтат.
Аркайган тоонун ичине,
Аз турсаң көнүп кетесин.
Айтылуу кытай элине,
Аман кайта кетесин.
Көп жерге чейин узатып,
Аман-эсен болушсак,
Өзүм барып келемин.
Алыскы жолдон сен келип,
Калбай түгөл эл келип,
Той башталды карагын.
Конок күтүп жатабыз,
Тойгуза берип тамагын.
Эртен менен баарысын,
Аттантып альш чыгамын.
Оюн салып ар түрлүү,

Тамашаны курамын.
Чарчадың го Лилисин,
Уктағын жатып әс алып.
Бир жарым ай жол басып,
Атчан жүрүп кыйналып.
Эшікке чыгып кичине,
Аба жутуп басышты.
Жолдоштору, Лилисин,
Әс алганы жатышты.
Өз алдынча калмактар,
Кеп кенешин бүтүшүп.
Бөлүнүшүп үй-үйгө,
Кечки конок күтүшүп.
Эртең менен эртелеп,
Тамактантып мейманды.
Ханы менен бектерин,
Кайран сулуу Гүлгаакы,
Ордосуна жыйнады.
Чакырган бектер келиши,
Кумар болгон көрүүгө,
Көрө электер көрүштү.
Бириң бири сурашып,
Ким экенин таанышып.
Тамак ичиp олтурду,
Жакшы пикир алышыш.
Ушул тойдун жумушун,
Гүлгаакы өзү бийледи.
Тамаша, шарттын баарысын,
Тааныштырып сүйлөдү.
Эр сайыш, эниш, күрөшкө,
Эки жаат кылышп әл бөлдү.
Аягында момундай,
Жыбыныңкка келиши.
Улутуна карабай,
Урук кууп санабай,
Жер кубалап бөлүштү.

Бир жагынан жааты,
Сырарка, Талас, Чүй болду.
Ысық-Көл, Жумгал,
Ат-Башы, Тогуз-Торо бир болду.
Ордого оюн башталып,
Ошол күн кызық күн болду.
Көкөлөдү асманга,
Гүлгаакынын байрагы.
Сон-Көлдүн салкын түзүнө,
Калк чогулуп жайнады.
Балбан күрөш, эр сайыш,
Эниш, тартыш, ат чабыш.
Байгесин айтып бакырып,
Баарысын жарчы сайрады.
Бириңчиси эр сайыш,
Эр тандашып камдады.
Тогуз-Торо, Жумгалдан,
Аралап келип әл ичин,
Гүлжигитти кармады.
Жаат курашып кары жаш,
Кыргыз менен калмагы,
Кайран баатыр Гүлжигит,
Жолунан кайра тартпады.
Токунуп Бүргө-Торуну,
Даярдана баштады.
Жакасын кармап кудайлап,
Карап турат жаш кары,
Чүй боорунда калмактар,
Таластық кыргыз, казактар,
Эр Догонду кармады.
Намыс алып берүүгө,
Жарайсын деп арнады.
Алдына минип чыкканы,
Дархандын чон Чабдары.
Эмине болор экен деп,
Боору ачып турат калмагы.

Гүлжигиттен кем эмес,
Мунун да опсуз салмагы.
Жүктүү төөдөй карааны,
Кыркта өндөнөт баралы.
Көргөндөрдөн жан чыгып,
Койбочудай баланы.
Эр сайышка анын да,
Ыксыз эжен айласы.
Карагайдай короет,
Колундагы найзасы.
Алп денеси суналып,
Аркасында айдары,
Сооруда жүрөт чубалып.
Болот калкан чарайна,
Эчен эр сайып кан төгүп,
Эрдиги кеткен далайга.
Арстандай бакырып,
Эми чыкты ортого,
Чон-Чабдарга камчы уруп.
Калучудай кез келди,
Бирин-бири качырып.
Эр Гүлжигит баланыз,
Бүргө-Тору ат менен,
Муну да байкап караныз.
Чу койгондо учкаяк,
Баакайы түктүү үкү аяк.
Тегерек төрт сан көркөмү,
Жалтанбаган балбан ат.
Оозун силкип какпаган,
Кулунунда үйрөтүп,
Башка камчы чаппаган.
Күндө суунуп таптаган.
Айлык жерге жол журсө,
Этинен түшүп азбаган.
Желдей жорго желбеген,
Туягын уруп жаныбар,

Мұдүрүлүп көрбөгөн.
Болот найза колго алып,
Әгиз жолборс окшошуп,
Чыгып калган кези экен,
Күлүстөнгө коштотуп.
Капыр менен мусулман,
Бата кылды чуркурап.
Баатыр Дуулат карыя,
Сакалдан жашы тамчылап,
Ыйлап турат буркурап.
Чыкканын көрүп Гүлгаакы,
Әч айласын таба албай,
Бузулуп өнү бул дагы.
Көзүн артып жалжылдал,
Әч кимге сырын билгизбей,
Муундары калчылдал.
Ичинен күйүп мунаійып,
Сыртынан күлүп жаркылдал.
Жанындагы Лиисин,
Гүлгаакыдан кеп сурап,
Аты жөнүн түшүнтчү,
Баатырлардын деп сурап.
Лисин жөнүн укканда,
Анық баатыр экен деп.
Адамда жок келбети,
Жигит эмес бекен деп.
Гүлжигит менен эр Догон,
Тулпар оозун бурду ошол.
Бирин-бирин көргөндө,
Найза кезеп турду ошол.
Ураан тартып бакырып,
Арстандай көк жалдар,
Бирин бири качырып.
Аябастан баатырлар,
Ат санына камчы уруп.
Эрдин тиштеп эрендер,

Намыстаныш жан күйүп.
Тозону тоодой буркурап,
Алдындагы буурандар,
Учуучудай дыркырап.
Найзанын учу жалтырап,
Көрүп турган адамдын,
Энөө бою қалтырап.
Былк этип койгон адам жок,
Тиктеп калды жалдырап.
Өлчөп кармап найзаны,
Эки берен жетишти.
Айбалка төштүн бети деп,
Карс коюшуп өтүштү.
Болотко болот тийгенде,
Жалын чыгып жаркырап.
Колундагы найзалар,
Күкүмдөйдөн биркырап.
Күрс деп келип тийгенде,
Намысынан жан чыдал.
Чөгөлөй түшүп аттары,
Солк дей түшүп бүткөн бой,
Зенгирей түшүп баштары.
Кайра онолуп барышып,
Кайра найза сайышып.
Эти ачынган эрендер,
Эргишип калышып.
Найза сынса белинен,
Сабы менен аябай,
Чокудан ары салышып.
Алты жолу беттешти,
Аянышпай баатырлар,
Аябай найза кездешти.
Аты алгара суу болуп,
Чекеден мончок тер кетти.
Бүргө тору жанынар,
Түлкүдөн бетер түйүлүп.

Көкүлү көккө шүйүлүп,
Чарчаганы билинбей,
Бир калыпта жұгұрұп.
Эр Догондун Чоң-Чабдар,
Кабыргасы кайышып,
Жалкоо тартып жаныбар,
Найзалашкан жерлерде,
Жата калып майышып.
Аны жигит көргөндө,
Тулпарына камчы уруп.
Эр Догонду шаштырып,
Чукул буруп қачырып.
Шаштысын катуу кетирди,
Шамдагайы ашынып.
Алты жолу найза жеп,
Аябай эти ачынып.
Тулпар оозун бурганча.
Капталынан жетти әми,
Карчыганын сүрбөгө,
Катуу коюп өттү әми.
Эр Догондун ок өтпөс.
Буласы чыгып сүзүлүп.
Кош басмайыл олону,
Кабаты менен үзүлүп.
Тизгин түшүп колунан,
Эр Догон аттан кулады.
Жерге барып бир тийип,
Узунунан сулады.
Жайдак челип Чоң-Чабдар,
Ойноп чыккан убагы.
Ордунан Догон турганча,
Эңип алды Гүлжигит.
Эрдик менен бул жолу,
Женип алы Гүлжигит.
Ал калыбын жазбады,
Калк алдына Догонду,

Калдайып барып таштады.
Чуулдашып көпчүлүк,
Көтөрүп алыш атынан.
Эр Гүлжигит баатырдын,
Эрдигин билген башынан.
Тоодой болгон Догонду,
Бала баатыр женгенде,
Бут калайык көргөндө,
Ченебеген эр дешип.
Бала баатыр атанган,
Кыргыздан чыккан шер дешип.
Куттуктап бала баатырды,
Лилисин менен Гүлгаакы,
Кубанып колун кармады.
Жеништүү бол деп баатырга,
Сулуулар алкыш арнады.
Мен менсиген далаидан,
Артып түшүп салмагы.
Тенсингбей жүргөн неченге,
Сокку болуп баатырдын,
Катуу тийди зардабы.
Күлүмсүрөп Гүлжигит,
Кубаныч бар жүзүндө,
Кытайча сүйлөйт Лилисинге.
Чала-була Гүлгаакы,
Түшүнөт кытай тилине.
Сүлөөсүндөй суналып,
Аркада чачы чубалып.
Кытай тилин Гүлжигит,
Суудай таза сүйлөсө,
Суктанат Лилисин кубанып.
Бир топ күндөн бер жакка,
Эригип калган убагы.
Эчен түркүн эл көрүп,
Жазылып сулуу кумары.
Сөз сүйлөшүп баатырдан,

Далайларды сурады.
Кытай тилин кандайча,
Үйрөнгөнү тууралу.
Андан кийин ханшалар,
Эр Догонго барышты.
Жайын сурап баатырдын,
Анын да көөнүн алышты.
Жаратын жакшы байлашып,
Түркүн макал сөз менен,
Түнөргөн көөнүн жайлашып.
Ханша баштап жалан кыз,
Тегеректеп баарылап.
Өнөрпоз Лилисин Догонду,
Дары ичирип дарылап.
Ооруган жери басылып,
Денеден дарты жазылып,
Эс алыш көзү ачылып.
Лилисин әмгек кылыштыр,
Эртесинде эр Догон,
Баш көтөрүп туруптур.
Эл менен оюн көргөнү,
Ал дагы сыртка чыгыштыр.
Ушул жерден башталып,
Толуп жаткан кеп калды.
Тоодой болуп Догондун,
Ичинде тонуп кек калды.
Тириү әмес әми өлдүм деп,
Кезегин өлдер бир күнү,
Түбүндө сенден көрдүм деп.
Тилегиме мен дагы,
Тириү жүрсөм жетем деп.
Жашатпайм акыр бул жерге,
Жан алгычың мен болуп,
Жанындан башың кесем деп.
Ичинен сызып тымызын,
Баатырга Догон кекенет.

Калайык көпкө күтөбү,
Андан аркы оюну,
Барган сайын күчөдү.
Эрлер чыгып эңишип,
Эргишип абыдан,
Эки тарап челишип.
Жанжал чыга жаздашып,
Чатака чейин келишип.
Балбаны чыгып алышып,
Баатырлар күчүн сынашып.
Батынып билек салышып.
Андан кийин кезекте,
Байгеге күлүк чабышып.
Калмактардан калың мал,
Чыкканы бөлүп алышып.
Аты чыкпай калганы,
Кайгырышып калышып.
Жамбы атышып эртеси,
Тийгизе албай чарчады.
Болгон мерген әлдеги,
Гүлгаакыга келишип,
Өзүң атып бер деди.
Анда сулуу кеп айтат,
Атып берсин Лилисин.
Каалап турам мен деди,
Кытайдан келген досумдун,
Ал өнөрүн көргөндү.
Анда Лилисин качабы,
Мергендигин билгизди.
Көзүң таңып жамбыга,
Көрбөй туруп тийгизди.
Атканына байге алып,
Эчендин ичин күйгүздү.
Данкы кетип, таш жарып,
Атканын көрүп турғандар,
Тамшанышат таң калып.

Кээ бирөөлөр кеп айтып,
Адамдан мындай чыгабы,
Көз боёчуго деп айтат.
Сонку күн болду көк бөрү,
Аягы ошол оюндуң,
Гүлгаакы тоюн өткөрдү.
Эл рахмат айтышты,
Раазы болуп көпчүлүк,
Келгендер эми кайтышты.
Так ошондо Гүлгаакы,
Жана мындай кылыптыр.
Мейман болуп келгендин,
Ханы менен бектерин,
Конок кылып жыйыптыр.
Акыркы жолу аларга,
Келгенине рахмат,
Кош айтканы туруптур.
Кичи пейил, кең акыл,
Кайран сулуу Гүлгаакы,
Күлө карап жайдары,
Айдай ачык мандайы.
Баатырлардын алдына,
Түрлүү даамын төгүптур,
Ажыраш аяк бериптири.
Ангеме салып сүйлөшүп,
Шарбын ичип күүлдөшүп,
Абыдан сыйын көрүптур.
Өз конушун бет алып,
Келгендин баары тарады,
Ханы, беги баягы.
Кайта турган коноқтун,
Лилисин болду аягы.
Ал Гүлгаакы ханшанын,
Коногу ушул урматтуу.
Ханы, беги чогулуп,
Кастарлап туруп узатты.

Кошо келип калмактар,
Ашуулардан ашырып,
Ағын суудан кечирип.
Кайра тартмак болушту,
Орто жолго жеткизип.
Коштошордо эки дос,
Кучактап беттен өбүштү,
Кыйыша албай курбулар,
Көзүнөн жашын төгүштү.
Саламат эсен Лилисин,
Айлына кайра кеткин деп.
Кырсыгы жок жаркылдап,
Конушуна жеткин деп.
Келеркide барамын,
Күтүп тур, курдаш сени издең.
Бетинен өөп кыздарды,
Кайра кысып бооруна.
Раазы болгон түр менен,
Лилисин түштү жолуна.
Жакшы узатты Гүлгаакы,
Кара жорго мингизип,
Кара торко кийгизип.
Андан башка жанына,
Кошуп берди кырк жигит,
Аларды бир жыл окутуп,
Кайра берет ханышага,
Канча өнөр билгизип.
Салтанаттуу барк кылып,
Аркан жибин тарттырып.
Алты мин түлүк, мин кундуз,
Жүз карышкыр, он жолборс.
Арбын илбирс терисин,
Жалаң төөгө арттырып.
Лилисин кайтып жерине,
Кайра келди Гүлгаакы,
Кадимки калмак элине.

Аштықа толуп аңызы,
Алты болду мамысы.
Бышкан кыштан сарайы,
Аты көпкө угулуп,
Көтөрүлдү маанайы.
Канчалық қырып жатса да,
Кашкарга көбүн сатса да,
Арбын экен мал жагы.
Эсеп менен Гүлгаакы,
Кыштан аман чыгарып,
Жакшы күттү чарбаны.
Жаш жүрөгүн сулуунун,
Жалындап сүйүү жаралап.
Ашыктық оту күндөн күн,
Арбын болуп баратат.
Жатып алыш ойлосо,
Уктабай кәэде таң атат.
Бала баатыр Гүлжигит,
Өзү билип калмактын,
Айылын жүрөт аралап.
Гүлгаакыдай сулууга,
Уруулу әлден айбыгып,
Бастырып ачык бара албай.
Ичтен сыйып ал жүрөт,
Ачык ойноп күлүүгө,
Эч айла ойлоп таба албай.
Толуп турат эки жаш,
Асманда айдай толукшуп.
Аргасыздан әрки жок,
Камоосуз туткун болушуп.
Санаада калды түбү жок,
Бирин бири көрбөсө,
Сары оору тартып жүүнү жок.
Әркин бийлеп күндөн күн,
Чыдатпады жашчылык.
Келчү болду Гүлжигит,

Гүлгаакыны көрмөккө,
Шылтоо таап баатырып.
Башка жака баатырды,
Буза албайт эч ким азгырып.
Улам улам үйүр алыш,
Көлип кетмей көп болду.
Аралап калмак айылын,
Таркаган ушак кеп болду.
Акыры жүрүп сулууну,
Гүлжигит кантсе алды деп.
Менменсиген калмактын,
Тенине келбей балдары,
Тентирешип калды деп.
Калмактардын ичинде,
Таргын деген бар экен.
Түлкүдөн бетер мант берген,
Түбү бузук жан экен.
Бир адамдын өзүнө,
Сүйлөсө эки сөздү экен.
Бир орунда турбаган,
Онбогурдун өзү экен.
Гүлжигитти көрө албай,
Гүлгаакыдан бөлө албай,
Араң жүргөн кези экен.
Коркконунан ханышадан,
Ачык айтып бара албай.
Жалгыздыктан арга жок,
Жанына жолдош таба албай.
Жүргөн кезде буулугуп,
Кудай берип салыптыр,
Калмактын баатыр Догону,
Гүлжигиттен жыгылып.
Мына ошондо Таргындын,
Кылган ишин карагын,
Догонго жетип келиптири,
Токтобостон арамын.

Сөзүн токсон бурду ошол,
Эр Догонду көкүтүп,
Бузул айтып турду ошол.
Калмак эли туу қылып,
Ишенген Догон сен элен.
Алакандай элиңе,
Аскар тоо менен тоо элен.
Эрдин эри атанган,
Кимден башың кем элен.
Караңғыда жол чалган,
Казакты чаап олжо алган.
Кажыбаган бөрү элен.
Кайратың ашкан баарынан,
Кара кулак шер элен.
Калаасына калмактын,
Калап койгон чеп элен.
Чайпалбаган көл элен,
Чалкалап жаткан төр элен.
Чарпышкан аман калбаган,
Чаар жолборстой эр элен.
Чаманды кудай алдыбы,
Чак түштө каман чалдыбы.
Жолунан жолборс чыктыбы,
Зонкайтуп аттан кулаткан,
Гүлжигит сенден мыктыбы.
Ажыдаар чыгып сордубу,
Батып турат сөөгүмө,
Буруттун кылган кордугу.
Баатырың башың женилип,
Арстан атың өчүптүр.
Баш көтөртпөй калмакты,
Бурут түпкө жетиптир.
Калаанын чеби кыйраптыр,
Ишенгеним сен элен,
Таянган тоом кулаптыр.
Тентип келген туш-туштан,

Жетиген, Көйкап, Жылдыздан.
Көрөбүзбү кордукту,
Түбү жүрүп кыргыздан.
Тирүү әмес Догон өлүпсүн,
А, дүйнө жүзүн көрүпсүн.
Намызың жок арың жок,
Өлбөй үйгө келипсин.
Күчүн болсо сенирдей,
Бул көрекчө өлсөнчү,
Калмактын баатыр Догону,
Чыканактай баладан,
Жыгылып калды дедирбей.
Сенден башка жан болсо,
Кармашып жатып өлбөйбү,
Намызың жанга жедирбей.
Жана әлден кеп уктум,
Гүлжигитке Гүлгаакы,
Тийип алат деп уктум.
Түбү жүрүп калмакты,
Түгөнгөн бурут тукуму,
Билип калат деп уктум.
Көйкап менен Жылдыздан,
Тентип аран келди эле,
Эми көрчү кутурду.
Ханышасын калмактын,
Аламын деп жутунду.
Калмак элин кор кылат,
Ушул кезде ығын таап,
Жок кылбасак ушуну.
Деп ошентип Догонду,
Бузуку чочкоң тукурду.
Эр сайышка келгенде,
Ойногон жерден от чыгып,
Ичинде толгон кек калган.
Алынбаган өч калган.
Эске түшүп баарысы,

Таргындан жаман сөз угуп,
Ала көөдөң арамдын,
Эми келди намысы.
Буурадан бетер буркулдап,
Ачууланып сүйлөсө,
Азuu тиши кырчылдап.
Догонду кудай урду ошол,
Сая турган бурутту,
Акылын таап бергин деп,
Таргындан сурап турду ошол.
Анда бузук шум айтат,
Кубулжутуп муну айтат:
Гүлгаакы менен Гүлжигит,
Беттешип алың келе албайт.
Бул жерде болгон эрлерди,
Баарын жыйисан жеңе албайт.
Мындан башка сенин да,
Сансыз калмак элиң бар.
Жарым айлык арасы, Үрүмчү,
Капкак жерин бар.
Ошол жердин төрөсү,
Долухан аттуу шерин бар.
Чындал баштайт бузукту,
Эптеп барып мен жетсем.
Көрөсүн анан кызыкты.
Токтобой жолду чалалы.
Долуханга баралы.
Коломолуу* кол алышп,
Кайра келип камынктай,
Анан дүрмөк* салалы.
Башын кесип қылыштап,
Кыргыздан өчтү алалы.
Жасабасак ал ишти,
Билесин таба канабы.
Ал Гүлгаакы бачагар,
Энеси кыргыз арамдын,

Тагын тартып алалы.
Башындағы чоң сыймық,
Багын тартып алалы.
Калмактын ханы сен болсон.
Кадимки төрөң мен болуп,
Бийлеп жатып қалалы.
Гүлгаакыны Долухан,
Токолдуқка албайбы.
Толгон калмак жергеси,
Экөөбүзгө түбөлүк,
Әнчи болуп қалбайбы.
Деп ошентип Догонду,
Калмак элге хан қылды.
Куру сөз менен байытып,
Баатырдын башын маң қылды.
Экөө ушундай кеп қылды.
Убаданы бек қылды.
Токтобой Тарғын ошондо,
Калмакты көздөй аттанды.
Көтөрүлүп маанайы,
Көнүлдө сырын так билет,
Құлұндөп Догон шаттанды.
Чү койгон бойдон жашынып,
Тұлқұлұгү ашынып.
Долуханга Тарғынын,
Жеткен экен ашығып.
Барган кезде ханына,
Долухандын алдына,
Әки көзүн жаштады,
Әпилдеп сөзүн баштады.
Таза сууну ылайлап,
Кордуқту катуу көрдүк деп,
Ыйлап ийди кудайлап.
Әсебин әлдин тапты деп,
Эли жерин Гүлгаакы,
Тентип келген қыргыздын,

Тентегине сатты деп.
Калмак элин башкарып,
Гүлжигит деген билем дейт.
Калмактардын жигитин,
Бир да бириң тенсингей,
Гүлгаакы ага тием дейт.
Ағын суусун кече албай,
Бастырып кенен жүрө албай,
Баштагыдай күлө албай.
Аңызга әгин себе албай,
Қыргызга жаман кор болдук,
Ары тургун дей албай.
Абдан жаман камалдық,
Адырга малды жая албай.
Аттанып чыкса талашып,
Кезиккенди сабатып,
Айлына калдық бара албай.
Ошон учүн мен келдим,
Куткарып әлди албасан,
Өзгөчө айла таба албай.
Кабыланым тилим ал,
Эки тизгин бир чылбыр,
Өзүн колго илип ал.
Алакандай калмакты,
Сен башкарып билип ал.
Атаңдын көрү қыргыздын,
Алтынын атка артып ал.
Алтын башың барында,
Гүлгаакыны алдыrbай,
Азамат болсон тартып ал.
Ал Гүлгаакы ханыша.
Кыздан чыккан буудайық,
Кыргызга барса кор болот,
Өзүндөй эрге ылайық.
Кырк бир кыздын улуусу,
Сулуулардын сулуусу,

Ургаачынын түздүүсү.
Мандайы айнек, бою алтын,
Азамат эрдин күзгүсү.
Аялдардын жолборсу,
Дөөлөткө шерик кең таалай,
Ырыстуу жандын жолдошу.
Ушул кезде Гүлжигит,
Айылда жүрөт чандатып.
Кандай да болсо Гүлгаакы,
Куу көрүнгөн ал жигит,
Аялдык кылды алдатып.
Аттанып эрте баатырым,
Аягын барып баспасан,
Айылын барып чаппасан.
Азып калган элиндин,
Эч кимден арга табылбайт,
Кабагын өзүн ачпасан,
Ал жумушка жок экен,
Сенден башка жароочу.
Өзөктө өчүм алыш бер,
Атанын болсон баласы.
Деп ошентип Таргынын,
Кыялында болгондун,
Терип айтты бардыгын.
А, дегенде Долухан,
Көнүлдөнбөй турду эле,
Уз кабарын укканда,
Гүлгаакыдай асыл жар,
Кыз кабарын укканда,
Жандан кечип таштады.
Эртенден калбай камынып,
Жөнөй турган баштады.
Коломолуу кол жыйып,
Токуп минип аттарды.
Таргын колду баштады.
Алдына түшүп кылтылдал,

Найзанын учу жылтылдап,
Адамдын башы былкылдап.
Ат тизгинин буарда,
Долухан жолго чыгарда,
Алган жары Дилдекан,
Эмчекте бала чыркырап,
Көзүнүн жашын көл кылып,
Байлан турду буркурап:
Арыстаным тура тур,
Атындын оозун бура тур.
Айта турган сөзүм бар,
Азыраак тыншап уга тур.
Ак көйнөгүм алты кат,
Алганың айтат далай дарт,
АЗапка салбай башымды,
Атындын оозун кайра тарт.
Көк көйнөгүм алты кат,
Күйүткө салбай башымды,
Күлүгүн оозун кайра тарт.
Күүлөндүрүп өзүндү,
Көпөлөк айдал баратат.
Аттанбачы падышам,
Эмчекте балан жаш калат.
Абыдан карып болорбуз,
Келет деп качан жол карап.
Жакшы эмес ушул жоругун,
Айнектей көздөн жаш тамат.
Алган жарың элем го,
Толгон дартым ичтеги,
Билип кетсөң болбойбу.
Эркелетип баланды,
Кош айтышып бетинен,
Сүйүп кетсөң болбойбу.
Бууданым укчу сөзүмдү,
Калмактан келген бузуку,
Бузуп кетти өзүндү.

Хандын кызы Гүлгаакы,
Гүлжигит анын тени ошол.
Экөө тен бирдей шер ошол.
Гүлгаакысы акылман,
Гүлжигит эпсиз баатырдан.
Күйругун бастың жыландын,
Соо калбайт ага катылган.
Акылсыз сендей чыгарбы,
Акмактын сөзүн угаарбы.
Көөдөнсүз сендей чыгарбы,
Көкүтүп койгон сөз үчүн,
Көбүрүп көөнүн бузарбы.
Тынч жаткан элди бүлүнтүп,
Кайдан келди акмагын,
Бузукуга кошуулуп,
Жаман жорук баштадын.
Ымыркай балаң әмчекте,
Чыркыратып таштадын.
Жарыкчылык көралбай,
Азапта калды жаш жаным.
Акырын келип сүйлөшүп,
Көрүнбөй кетти көзүмө,
Жойпу шайтан шек санап,
Жолукпай кетти өзүмө.
Жолуккан болсом ошого,
Мәэсин чагып жайнатып,
Башын кесип байлатып,
Жиберер элем сулууга.
Анымды укса ханыша,
Кубанар эле ушуга.
Кутулуп кетти карачы,
Жашабай жанын союлгур,
Кузгун көзүң чукугур.
Долуханың ошондо,
Аялы сөзүн бүткөнчө,
Аяр кылышп күткөн жок.

Мээрими жок кысталак,
Баласын беттен сүйгөн жок.
Атка камчы салды ошол,
Кылчайып артын карабай,
Дыр коюп кетип кады ошол.
Алган жары Дилдекан,
Ыйлаган бойдан ал калды.
Эр бүткөнүп аттанып,
Айылда кемпир чал калды,
Айыкпас кесел жан калды.
Бара жатат Долухан.
Кошууну онго бөлүнүп,
Жөр үстүнө бир адам,
Койбоочудай көрүнүп.
Арам тер кыстап эзилип,
Эмне экенин биле албай,
Ойдо жок нерсе кезигип.
Сулууну эңсеп арбыбайт,
Жарым күндүк жол жүрсө,
Жарым жылдай сезилип.
Долухан кетип баратат,
Адыр-адыр бел менен.
Чалкайган кенен төр менен.
Адам атын укпаган,
Нечен укмуш жер менен.
Колтукка Таргын суу бүркүп,
Салып койгон дем менен.
Үзөнгү бутта кагышып,
Катуу жүрүп келатат,
Бөрү желиш салышып.
Бөксөгө түшсө жарышып.
Жыл мезгили ал кезек,
Жай чилденин убагы.
Тукабадай кулпунгана,
Жайлоонун шибер, туланы.
Зоокасын оттоп кайберен.

Тоосунда сайрап улары.
Түзүндө малы жайылган,
Саймадай Соң-Көл кылаасы.
Кырка конгон айылдан,
Үстүндө толкуп термелип.
Жан сергитип авасы,
Сыдырым салкын жел келип.
Желеге кулун байлашып,
Гүлгаакынын мин түтүн,
Кошо жүргөн калмагы,
Тескейин Көлдүн жайлашып.
Айыл келип конгон жер,
Көз уянын жаны әкен.
Кадимки ханша айлы әкен.
Желеги желге желбиреп,
Касиеттүү Соң-Көлдүн,
Түз талаасы мелтирип.
Жаз алдында ханыша,
Кара жер менен кармашып,
Жайлоо маалы болгондо,
Аштыгын арбын айдатып.
Көчүп келип жаныдан,
Айылы конгон жанаша.
Күндө күлүк чабышып,
Кылганы күлкү тамаша.
Алты жүз баштуу чон ак үй,
Отурат сулуу тагында,
Апал-Үпөл, Мисгаакы,
Күмүшай бар жанында.
Үстүнө кирбей башка адам.
Тыншап угуп отурат,
Мисгаакы окуп жазмадан.
Болуп өткөн аныктап,
Жазылып калган тарыхтан,
Жомок менен ырларды.
Кайран сулуу Гүлгаакы,

Жаш күнүнөң бер жакка,
Сүйүп угуп буларды.
Ал ангыча болгон жок,
Гүлгаакы артык жан әкен.
Бала кезден чоңойткон,
Тоту күшү бар әкен.
Миң кубулган жүнү бар,
Сайманын эчен түрү бар.
Отуруп алыш сайраса,
Кадимки адам үнү бар.
Күйругу узун чубалжып,
Аземдеп кыздар багышып,
Ал сүйлөсө кубанып.
Эч нерсеге тийгизбей,
Ээн коюп бакчу әкен.
Моюнун кайрып текчеде,
Үргүлөп уктап жатты әле.
Чочугандай ойгонуп,
Учуп конду жаныбар,
Чамгарактын кырына.
Канатын кагып тараңып,
Эки жагын каранып,
Сыр айтчудай сулууга.
Бир нерсе сүйлөп Тотукуш,
Түшүнбөйт эч ким тилине,
Не айтканын Гүлгаакы,
Билип койду ичинде,
Арстаным жолду чалганбы.
Келәэр кези болду әле,
Жакын келип калганбы.
Атка минип бастырып,
Жолунан тосуп алсамбы.
Сагынып жүргөн жарымды,
Утурулап барсамбы.
Деп ошентип Гүлгаакы,
Ойго кетип турган кез.

Ордунан ошондо,
Учуп турду оттон тез.
Аттай түйлап токтобой,
Сүйүнчүдөй жүрөгү.
Ойдогудай болчудай,
Эңсеп жүргөн тилеги.
Кубангандай жүз менен,
Өзгөрүлүп ирени.
Ачык күлкү шынк этсе,
Айдай жүзү жарк этип.
Аз күндөн бери Гүлгаакы,
Гүлжигит келәэр бекен деп,
Ак эткенден так этип.
Не болгонун баатырдан,
Жакшы кабар ала албай.
Намыз кылып уялып,
Өзү издең бара албай.
Суналганы сулуунун,
Туура тарткан маралдай.
Бүйрук берди кыздарга,
Токугун деп аттарды.
Билинип турат сыртынан,
Эжесинин кыздарга.
Эмнегедир шашканы.
Кундуздай болгон кара чач,
Аркада жүрөт өрүлүп.
Форумдал кийим кийинип,
Боюн жасап керилип.
Эндигин сүртүп бетине,
Күзгүдөн өңүн көрүнүп.
Жоолугун ондоп салынып,
Шурусун илип мойнуна,
Кызылдан жагоо тагынып,
Аттанууга камынып.
Шаңкылдал күлүп сүйүнүп,
Апал, Үпөл эки кыз,

Үйгө кирди жүгүрп.
Эжекелеп кеп айтат,
Кырк жигити жанында,
Келатат жездем деп айтат.
Жаркылдап күлүп Гүлгаакы,
Жаны қалбай сүйүнүп,
Эркелетип беттен өөп,
Бооруна кысып кыздарды.
Эр Гүлжигит баланын,
Көрүнүп көзгө элеси.
Ордунан туйлап жүрөгү,
От болуп күйдү денеси.
Үйгө кирди шанқылдап,
Кыз болгондун баарысы,
Туурдукту түрүп шыкаалап.
Жабыктан карап калышты.
Эр Гүлжигит баатырын,
Жайллоолоп сыртка чыгыптыр.
Жакага әгин айдатып,
Ал дагы жумуш кылыптыр.
Уктай албай тынч алып,
Сулусун эстеп сагынып.
Кырк жигитин ээрчитип,
Атайын чыкты камынып.
Жакын жолго салыптыр,
Улаколду ашыптыр.
Аралап өттү баатырлар
Кара-Күжур талаасын,
Кен-Суу, Төлөк Чалайды,
Көк адыр менен Канайды.
Адырларын аралап,
Аркар кулжа атышты.
Күүгүм кире баатырлар,
Муз-Төргө келип жатышты.
Көөдөнүн сөкпөй кийиктин,
Таш кордо кылып кайнатып.

Ээрин алып аттардын,
Түнөп калган жайланып.
Эртең менен болгондо,
Баатырлар чыгыш Көк-Жонго.
Олтурушуп Муз-Төргө,
Дүрбү салды Соң-Көлгө.
Кырка конгон калмактын,
Айылын көрдү көлдөгү.
Бетинде сүзүп ойногон,
Каз аралаш өрдөгүн.
Гүлгаакы сулуу конуптур,
Көл-Кечүнүн кашына,
Каз-Уянын башына.
Кыздар чыкты суналып,
Кындай белин буунуп.
Гүлгаакы баштап кырк сулуу,
Көлгө бетин жуунуп.
Көйкөлө басып буралып,
Көргөндө жигит кубанып.
Кайран сулуу Гүлгаакы,
Тал чыбыктай ийилип.
Тамылжып жүзүн көргөндө,
Талаадан жигит сүйүнүп.
Кырка отуруп кырк сулуу,
Жибек чачын таранып,
Күзгүдөн өнүн каранып.
Көргөндө баатыр турабы,
Шашып бушуп аттаньтп,
Жөнөп калган убагы.
Ашыгын барып көрө албай,
Айдай беттен өбө албай.
Ашынып жүргөн кумары.
Жетип барды заматта,
Камчы салып жоргого.
Бурулбай барып түшүштү,
Гүлгаакынын ордого.

Гүлгаакы сулуу башында,
Кыздар чыкты жарышып.
Учурашып көрүшүп,
Мандайы жайнап сүйүнүп.
Жол жүрүп келген баланы,
Колтуктап үйгө кийирип,
Тартынбай барып олтурду,
Гүлгаакынын тагына.
Баса олтуруп тизесин,
Сулусу Гаакы жанында.
Сагынышып калыптыр,
Кучактап ооздон сүйүшүп,
Кусасы таркап жалжылдал,
Кубанышып күлүшүп.
Дасторкон салып, нан коюп,
Чай сунушуп, май коюп.
Жигитти кыздар сыйлады.
Суусап калган эрендер,
Кымыздан ичти кыйланы.
Кубалап ойноп жарышып.
Кыз жигиттер ошондо,
Коюн колтук алышып.
Эркинче кенен сүйлөшүп,
Гүлжигит менен Гүлгаакы,
Бөлүнүп жалгыз калышып.
Ичинде сырды чечишип,
Ортого салып экөөлөп,
Сулусун жигит сагынган.
Бир сөз айтса бир өбөт,
Эки сөз айтса эки өбөт.
Бир бирине бой созуп,
Кучакташып кыналып.
Кызга жигит жарашип,
Кош кайындай суналып.
Сыйкырдуу жандай сүйүдөн,
Көрүнбөс жалын чыгарып.

Соолубас сүйүү тамырын,
Көл, дайра буруп сугарып.
Уламдан улам баратат,
Тартылып кенен сүйүгө.
Жаштыктын жалын көлүнүн,
Барышып терең түбүнө,
Барган сайын эки жаш,
Берилип бири бирине.
Конуп булбул тургандай,
Энчилүү кызыл гүлүнө.
Бешим убак салкында,
Көл кылаалап басышты,
Көтөрүп көнүл ачышты.
Гүлдөрдөн тандап үзүштү,
Көк кашка көлдүн суусунан,
Кочуштап ууртап ичишти.
Караса көркөм айлана,
Гүлжигит карайт таңгала.
Көк шибери көйкөлүп,
Бетегеси жайкалып,
Мелтирип сонун көл турат,
Кез кезде коюп чайпалып.
Жел жүрсө камыш шуудурап,
Үнү кулак тундурат,
Каз, өрдөк көлдө чуулдап.
Асман ачык булутсуз,
Тоо башында караан жок.
Кокту менен түзүндө,
Топтошуп чыккан бадал жок.
Жылга өзөн бойлору,
Топоз тоосу аралаш,
Жылкы менен койлору.
Көкөлөп көккө тийгендей,
Көз жетпеген бийиги.
Топ-топ болуп жаныбар,
Көрүнөө оттоп кийиги.

Атчан жүрөт адамдар,
Кыдырып кымыз ичишип,
Бәэ сааган үйгө түшүшүп.
Тай минип балдар жарышып,
Тойпондотуп жаш балдар,
Торпок минип алышип.
Кары жашы баарысы,
Олтурушкан жеринде,
Баатырдан сөздү салышып.
Падышабыз Гүлгаакы,
Жаман эрге барбайт деп,
Гүлжигитке тийген сон,
Калмак менен кыргызды,
Былк эткизбей кармайт деп.
Гүлгаакыдан кем эмес,
Гүлжигит бекер балабы.
Орундалсын экөөнүн,
Эңсеп жүргөн талабы.
Ушул сонун кеп дешип,
Падышабыз Гүлгаакы,
Бул кылганы эп дешип.
Көрө алbastар кеп айтып,
Ага барса Гүлгаакы,
Арам өлдүк деп айтып.
Динден кетип бул бейбак,
Жаман өлдүк деп айтып.
Бир бирине эки жаш,
Ичтеги сырын айтышип,
Үйгө келип отурду,
Сейилдеп кеч кайтышип.
Гүлжигитке жааптыр,
Чаар жолборс ичигин.
Өзүнүкүн булгундан,
Өз колу менен Гүлгаакы,
Кереметтүү уз кылган.
Баш багып эч ким кирген жок,

Бала баатыр келгени.
Айымкан эне ошондо,
Басып кирди ордого,
Баатырды келип көргөнү.
Баш урунуп Гүлжигит,
Ордунаң турду ийилип,
Коштоп келди эки қыз,
Колтуктап үйгө кийирип.
Баланы көрүп Айымкан,
Балпылдаап байкуш сүйүнүп.
Бекем кармап колунан,
Бетинен басып бек жыттап,
Кучактап алышп мойнунан.
Кулунум менин Гүлжигит,
Эми көрдүм жүзүндү.
Зоболоңор артылып,
Балам, ондосун кудай ишинди.
Элден сурап кеп уксам,
Атадан жалгыз экенсин.
Атадан жалгыз Гүлгаакы,
Тагдыр жазса нетесин.
Гүлгаакы жалгыз сен жалгыз,
Жанына күйөөр мен жалгыз.
Кулундарым уккула,
Досундан көп душман бар.
Барлык киши эл әмес,
Жашынып жүргөн куулар бар.
Ар кандай болчу қырсыктан,
Сактаса болду тенирим.
Садагасы жалгыздар,
Башыңарга бак конуп,
Узун болсун өмүрүн.
Келип қайра кеткенде,
Сак болуп жүр садага.
Андып жүргөн душман бар,
Конбой жүр жалгыз талаага.

Кырсык болуп кокустан,
Учурайсың балаага.
Балдарына жарыктық,
Ичи эзилип жалынып.
Сөз айтканы Гүлжигит,
Турган эле камынып.
Жолборстон ичикти,
Жонуна салып жамынып:
Айтканың ырас энекем,
Айдың көлдөй берекем.
Жан алгыч жолдо турса да,
Атымдын оозун тарта албайт,
Гүлгаакыга ант бергем,
Антыймдан кайра кайта албайм.
Ажыдаар жолдо жатса да,
Айбыкпай барып арбашам.
Катылган душман бар болсо,
Катыгын берем, кармашам.
Касташкан душман какшасын,
Кырсыктан кудай сактасын.
Ашкере асыл ташта бар,
Атадан алтоо болсо да,
Ар жалгыздық башта бар.
Калмак кыргыз биригип,
Аралаш айыл конобуз.
Айланайын энеке,
Гүлкаакы, мен баш кошсок,
Кайдан жалгыз болобуз.
Башын ийкеп энекен,
Сүйүнгөндөн ыйлады.
Кучагында баладай,
Гүлжигит менен Гүлгаакы.
Не айтаарын баатырдын,
Билип турат Гүлгаакы.
Жаны тууган айга окшоп,
Күлүп турат Гүлгаакы.

Ичи әзилип баланы,
Сүйүп турат Гүлгаакы.
Не сүйлөсө көнүлү,
Үюп турат Гүлгаакы.
Апасынын ақылын,
Угуп турат Гүлгаакы.
Әгизиндей баатырды,
Көрүп турат Гүлгаакы.
Коргошундай балкылдап,
Эрип турат Гүлгаакы.
Құндөй болуп құлұндөп,
Жаркылдаган Гүлгаакы.
Қандан, бектен жалтанып,
Тартынбаган Гүлгаакы.
Бұткөн бою чылк алтын,
Анық сулуу Гүлгаакы.
Өмүрү қыска дүйнөдө,
Карып сулуу Гүлгаакы.
Тунуктугу күзгүдәй,
Көркөм сулуу Гүлгаакы.
Кичи пейил жайдары,
Өскөн сулуу Гүлгаакы.
Кенедейден тарбия,
Көргөн сулуу Гүлгаакы.
Кембагал көрсө кейиген,
Боорукер сулуу Гүлгаакы.
Азамат әрге чын жолдош,
Жаракөр сулуу Гүлгаакы.
Суудай таза кири жок,
Тунук сулуу Гүлгаакы.
Жанаша болгон қалмакка,
Улук сулуу Гүлгаакы.
Толуп турган қыранда,
Айдай сулуу Гүлгаакы.
Денеси жалын қүйгөн от,
Жайдай сулуу Гүлгаакы.

Өзүнөр байкап көргүлө,
Кылып берген кызматын,
Кандай сулуу Гүлгаакы.
Темгили жок бетинде,
Кандай сулуу Гүлгаакы.
Жайында єскөн кызгалдак,
Гүлдөй сулуу Гүлгаакы.
Акылы артык бул өндүү,
Аялда жок Гүлгаакы.
Кайгы капа билбegen,
Жаралганы бир дагы.
Конок кылып баатырды,
Күткөн турат Гүлгаакы.
Бүгүн түнү өмүрү,
Бүткөн турат Гүлгаакы.
Ажал уусун байкабай,
Ичкен турат Гүлгаакы.
Үстүндөгү булгунун,
Тозулбайт го Гүлгаакы.
Жар болуп сага Гүлжигит,
Кошулбайт го Гүлгаакы.
Бак таалайы башынан,
Качып турат Гүлгаакы.
Мандайга ажал тамгасын,
Жазып турат Гүлгаакы.
Гүлжигиттин жанында,
Басып турат Гүлгаакы.
Көк мончогун мойнуунан,
Чечип турат Гүлгаакы.
Аттай туйлап жүрөгү,
Эмне кырсык болорун,
Сезип турат Гүлгаакы.
Эмнегедир бир жери,
Ооруп турат Гүлгаакы.
Көзү тартса лыпылдал,
Жакшылыкка баарысын,

Жоруп турат Гүлгаакы.
Шек алдырбай өңүнөн,
Азып турат Гүлгаакы.
Эрте жатса экен деп,
Шашып турат Гүлгаакы.
Бала баатыр Гүлжигит,
Ымыр-чымыр бүткөн бой,
Апийим ичкен немедей,
Эч нерсе менен иши жок.
Атаганат дүнүйө,
Ал түндө болчу кырсыкты,
Айтып көёр киши жок.
Кайран энем Айымкан,
Балдардын сүйүп бетинен,
Бар ақылын айтты эми.
Эртерәк жатып эс ал деп,
Өз үйүнө кайтты эми.
Жыбырап жылдыз толгондо,
Жигиттердин баарысын,
Кыздар бөлүп алышты.
Гүлгаакы менен Гүлжигит,
Экөө эле жалгыз калышты.
Гүлгаакы сулуу ойлонуп,
Маалкатпастан толгонуп,
Атлас шайы жуурканды,
Антара бүктөп жайды ошол.
Кылыштанып турбастан,
Гүлжигит өзү экөөнө,
Керилте төшөк салды ошол.
Жараткан кудай жаштардын,
Күнөөсүн кой деп кечирип.
Гүлжигиттин жанына,
Жалтанбай жатты чечинип.
Боюна бою тийишип,
Бой кошуп жандай сүйүшүп.
Мойнуга колу артылып,

Сүйүгө терен тартылып.
Касиети башкача,
Кандай кызык жашчылык.
Энеден туума болушуп,
Эркелеп тилден сорушуп.
Коюн колтук алышып,
Каалаган оюн табышып.
Сулуу жатты суналып,
Кыз жигитке кыналып.
Көптөн бери көрүшпөй,
Калган жаштар эригип.
Каткырып ойноп күлүшүп,
Көптөн кийин уйкунун,
Кучагына берилип.
Кызга жигит жарашип,
Сулууга сулуу жанашип,
Тозоктуу күнгө туш кылбай,
Кетсе экен эрте таң атып.

XII

Калмактардын куу Догон,
Эр Гүлжигит баатырдын,
Сары изине чөп салып,
Кайда баар экен деп,
Багып жүрөт көз салып.
Билип жүргөн куу Догон,
Адырдан аркар атканын.
Муз-Төргө келип жатканын.
Гүлгаакыга кырк жигит,
Бүгүн конок болгонун.
Кайра кетпей аттанып,
Баатырлар мында конгонун.
Муну көрүп куу Догон,
Чу койгон бойдон кетиптири.

Кара-Үңкүрдө жашынып,
Жаткан Долу, Таргынга,
Ошол замат жетиптири.
Шашып бушуп кеп айтып,
Кудай берди деп айтып,
Гүлгаакынын Гүлжигит,
Төрүндө жатат деп уктуум.
Эч адамдан жазғанбай,
Көрүнөө жатат деп уктуум.
Гүлжигит баштап қырқ жигит,
Жыргап жатат деп уктуум.
Шапар тәэп шарактаап,
Ырдаап жатат деп уктуум.
Калмактын қызын қыргыздар,
Булгап жатат деп уктуум.
Айылында ээн жатат,
Кароолго койгон киши жок.
Гүлгаакы менен Гүлжигит,
Кучакташып бир жатат,
Эчтеме менен иши жок.
Муну укканда Долухан,
Ыргып туруп ордунан.
Шыпылдатып ат токуп,
Алдыга Таргын түшкөндө,
Кол козголуп соңунан.
Догон баатыр келатат,
Чыкты деп ишим онунан.
Аран чыдап жүрдү эле,
Амалынын жогунан.
Үстөккө босток камчы уруп,
Алдындағы Көк-Дөлөн,
Араандай оозун ачыйтыр,
Ак көбүгүн чачыптыр.
Аркасынан көп колду,
Айдал алыш шаштырып,
Биз жеткиче кокустан.

Таң сөгүлүп кетет деп.
Гүлжигит менен Гүлгаакы,
Анан түпкө жетет деп,
Энтикирип аттарын,
Адырлуу тоону этектеп.
Ашып түшүп Көк төргө,
Жете келди Соң-Көлгө.
Баарын билген куу Догон,
Аралатпай айылды,
Жолго салды дайындуу.
Кел-Кечүүдөн кечишип,
Чалпылдатпай абайлап,
Каз-Уяга өтүшүп.
Айыл тып-тынч жатыптыр,
Айылдын жүзүн асманда,
Ала булут басыптыр.
Кызыл-Сазга барганды,
Катуулашып жөнөдү,
Камчы салып аттарга.
Тобу менен каз өрдөк,
Чочуп кетип булардан.
Учуп чыкты асманга.
Туягынан аттардын,
Түркүн күш учуп бырпырап.
Үркүп учкан каз-өрдөк,
Тынчтыкты бузду куркулдап.
Ызгыт учуп ызылдап,
Каркыра-турна каркылдап,
Канаты нурга жаркылдап.
Жарыктык Соң-Көл мелтирең,
Толкунун чачып шарп этип,
Душманга ачuu келтирет.
Жабышкан чепкө шүүдүрүм,
Көз жаштай болуп тамчылап.
Боору калың кара жер,
Болукшуп турат кансырап.

Бооруна тартып жаштарды,
Боздотор өчү барчылап.
Гүлгаакы менен Гүлжигит,
Таттуу уйкуга батыптыр.
Кучакташкан боюнча,
Козголбой уктап жатыптыр.
Эмчектен колун артыптыр,
Боюна кынай тартыптыр.
Ханышанын койнунда,
Кайран баатыр Гүлжигит,
Каалагандай жатыптыр.
Сүйүнүн балын татыптыр.
Ошол кезде Гүлгаакы,
Уйкудан чочуп ойгонуп,
Он жагына толгонуп,
Эки жагын караса,
Жатышкан экен жанаша.
Гүлжигит бала койнунда,
Колу артылып мойнунда.
Акырын туруп ордунан,
Чамгарактан караса,
Түндүк тартпай жатыптыр,
Ай төбөдөн жаркырап.
Чочуп учкан каз-өрдөк,
Асманда жүрөт каркылдап.
Капшытта уктап жатты эле,
Гүлжигиттин тайганы.
Жойлоп кетет экен деп,
Келгенден бери байлануу.
Тынчы кетип кыңышылап,
Эшикти көздөй жулкунат.
Оттобой аттар бош туруп,
Окурунуп кошкуруп.
Эмнедир мууну калтырап,
Дел болгондой жалдырап,
От болуп күйүп илеби.

Экиленип эби жок,
Алып учат жүрөгү.
Басып барып тайгандын,
Мойнуна жибин түргөнү,
Сыртка агытып ийгени.
Чыга калып куу тайган,
Жаны алынча үргөнү.
Сыртка чыгып Гүлгаакы,
Ошол жакты карады.
Жылкы айдаган немедей,
Каптап жылып келатат,
Көп нерсенин карааны.
Чуркап кирип Гүлгаакы.
Колдон алышп тургун деп,
Тарткылады баланы.
Айылдын ити ошондо,
Үрүп чыкты ажылдал.
Кулакка жаман алыштан,
Үн угулду бажылдал.
Арстан болсон тур жигит,
Добулбасың ур жигит.
Алуучу кудай алыштыр,
Аябаган көп душман,
Каптап келип калыштыр,
Болуучу айлаң кыл жигит.
Муну укканда Гүлжигит.
Айгайлаган калайман,
Чууну укканда Гүлжигит.
Бүркүттөй кабак үнүлүп,
Кара жандан түнүлүп,
Тизеси жерге бүгүлүп,
Чуркап жетип жүгүрүп,
Алты кабат соотту,
Андай мындай дегиче,
Ала койду кийинип.
Жоо кабарын билди ошол,

Жаракты жанга илди ошол.
Ачып көзду жумганча,
Бүргө тору жаныбар,
Шашып токуп минди ошол.
Атынын оозун бурду эми,
Добулбасын урду эми.
Соотун кийип Гүлгаакы,
Ал да минип атына,
Эр Гүлжигит баланын,
Катарында турду ошол.
Бала баатыр ошондо,
Көз жиберип караса,
Болгон экен тамаша.
Аттарына камчы уруп,
Кара таандай качырып.
Каптап кирип келатат.
Айгай салып бакырып.
Кырк kız менен кырк жигит.
Уйкудан көзүн ачканча,
Баарынын шору катыптыр,
Камындыrbай басыптыр.
Уук сынып бадырап,
Кереге кыйрап шагырап.
Кишенеп жылкы чуркурап,
Катын бала чыркырап.
Капыстан душман кол салып,
Эмчектеги баланын,
Уйкусун бузуп ыйлатып.
Укмушту элге көргөзүп,
Эчтеме койбой кыйратып.
Бүргө-Тору жаныбар,
Жебедей болуп атылып.
Кара таандай тобуна.
Жетип барды качырып.
Болот найза сунду ошол,
Туш келгенин жалпайтып,

Төшкө болжол урду ошол.
Кыябына келгени,
Кылыштап башын алды ошол.
Кызыкты бала салды ошол.
Догон менен Долухан,
Таргын баштап далайы,
Тегеректеп калды ошол.
Ат үстүндө алышып,
Кайран сулуу Гүлгаакы,
Аянбастан салышып.
Төмөн жагы көл болду,
Тегеректеп курчаган,
Төрт айлантма эл болду.
Анык колго түшөрүн,
Абайлап бала билди ошол.
Жан жагына карабай,
Мандайына келгенин,
Тик качырып келди ошол.
Чын ачуусу келгенде,
Арстандай айкырып,
Алдында колду жапырып,
Кыргынды бала салды ошол.
Кыйындыгын карагын,
Курчаган колду жарды ошол.
Кол ортосу бөлүнүп,
Качырганда карааны,
Кабыландай көрүнүп.
Кылышынан баатырдын,
Кыйланын каны төгүлүп.
Курчаган колдон чыгууга,
Жакын калган убагы.
Жандай чаап баланын,
Жанында барат Гүлгаакы.
Кутулуп кетмек болду деп,
Долухан, Догон бакырып.
Жер жайнаган көп колду,

Айдал кирди жалырып.
Гүлжигит менен Гаакыны,
Өзү кирди качырып.
Калың кошун ошондо,
Жабалактап келгенде,
Койбочудай көрүндү.
Ортосун тосуп көп баатыр,
Гүлгаакы менен Гүлжигит,
Эки башка бөлүндү.
Катылганын Гүлжигит,
Кагып аттан түшүрүп.
Каршысына келгендин,
Кызыл канын ичирип.
Төш таянды Гүлжигит,
Курчаган колдон кутулуп.
Кылчайып артын караса,
Калыптыр сулуу тутулуп.
Туш-тушунан көп калмак,
Кармайбыз деп умтулуп.
Кайран сулуу Гүлгаакы,
Көрүп турат буларды,
Билем албай эмне кыларды.
Тааный коюп Догонду,
Ачууланып айкырып,
Айбатынан жан чыгып,
Кирип барды качырып.
Туш тушунан сулууга,
Калды көбү асылып:
Кара болот нар кескен,
Кармаган экен сабынан,
Суурган экен кабынан.
Кежигенин тушу деп,
Догонго кылыч жиберди.
Темир экен кийгени,
Болотко болот тийгени,
От чагылды окшоду.

Кылыштын кыйын сокмогу,
Көк шилинин тарамыш,
Кыйып барып ач албарс,
Сөөкө жетип токтоду.
Мына ошондо эр Догон,
Эки көзү тунарып.
Аттын жалын кучактап,
Каруусу калбай кылайып.
Кайран сулуу Гүлгаакы,
Кайра тартып ала албай,
Батып калган кылышын.
Кыз да болсо карагын,
Кылыш турган урушун.
Катту буруп алганда,
Белинен кылыш үзүлүп.
Анысы аз келгесип,
Беркисин колдон түшүрүп.
Тоодой болгон Догондун,
Эки көзү сүзүлүп.
Топ этип аттан кулады,
Кетичүүдөй үзүлүп.
Долухан эми жетиптири,
Чоюн баш менен сулууну,
Төбөгө коюп өтүптур.
Эси кетип алдырап,
Уюй түшүп бүткөн бой,
Устаканы шалдырап.
Көз тунарып турганда,
Жеткен экен Долухан.
Алып түштү сулууну,
Ажыратып атынан.
Көк бөрүдөн бетер сүйрөтүп,
Толгой кармап чачынан.
Жабалактап сулууну,
Туш-тушунан кармашып.
Туткун кылды заматта,

Эки колун байлашып.
Кайран бала Гүлжигит,
Буудандын оозун бурду эле,
Акыл ойлоп кичине,
Бурулуп карай турду эле:
Адырлуу мойнок ашсамбы,
Айылды көздөй качсамбы?
Андып келген каракчы,
Айласын анан тапсамбы?
Келгенди мындан көрсөмбү,
Кайсалап чаппай айылга,
Кармашып жатып өлсөмбү?
Салышып жатып буларга,
Алты кабат сооттун,
Ар жигинен сөксөмбү?
Кылчайып качпай коркокчо,
Каптап келген душмандын,
Кызыл канын төксөмбү?
Капыстан келип булардын,
Алганын кара алкымдан.
Качкан менен кубалап,
Калбайт го түбү артымдан.
Сонумдан түшсө создурбай,
Кармап алар белестен,
Канча чапсам оздурбай.
Кантип качам уялбай,
Алдымда атым аздырып,
Устүмдө тонум боздурбай.
Бул кордукка көнбөймүн,
Ал Гүлгаакы сулуумду,
Душмандардын колуна,
Жарым алта бербеймин.
Кууп келген душмандын,
Алдын тосуп турайын,
Атымдын оозун бурайын.
Бириндетип туш-тушка,

Көрбөгөн санат кылайын.
Күндөй болгон сулууну,
Тарттырып ийип колуман,
Душманга кантип кыйайын.
Деп ойлонуп Гүлжигит,
Атынын оозун бурду эми.
Кайра тартып качырып,
Колдун артын жапырып,
Арстандай айкырып,
Бала найза сунду эми.
Топтогон тобун бузду эми.
Улам алдап ээрчитип,
Таш-тулганын адырга,
Айгайлаган көп колду,
Азгырып алышып чыкты эми.
Тараза жылдыз батты эми,
Кез келгенин Гүлжигит,
Кызыл канын чачты эми.
Таң аткыча салышып,
Жалгыз уруш кылганда,
Найзасы сынып жок болду.
Болот кылыч, калканы,
Койгулашып жүргөндө,
Чыккан экен талканы.
Чарчаган экен Гүлжигит,
Өнү сары кер болуп,
Аты ак көбүк тер болуп.
Айгайлаган көп колго,
Жана калды кез болуп.
Айланасын караса,
Көп душмандын ичинде,
Өзү жалгыз калыптыр.
Айдай болгон талаада,
Баатыр бала Гүлжигит,
Түк буйдалып турган жок.
Качар жагын ойлонуп,

Буудандын оозун бурган жок.
Жай бастырып ошондо,
Көп өлүккө барды эми,
Кучактап кошо жыгылган,
Найзалардын ичинен,
Бирди тандап алды эми.
Ыргып минип атына,
Катуулап камчы салды эми.
Кайра баштан душманга,
Карсылдашып калды эми.
Жер жайнаган кол менен,
Беттешип жалғыз урушту.
Айбатына баатырдын,
Бир аз тоскоол кылышты.
Жабылган менен баарысы,
Жайыла качты талаага,
Баатырга келбей каруусу.
Кууп барды Гүлжигит,
Белестен, белес ашырып.
Барган сайын баланын,
Бар кайраты ашыныд.
Баланын келчү жолуна,
«Жакындал келсе атам» – деп,
Мергенден калган жашынып.
Жашынып жаткан мергени,
Барандан тұтұн булатты.
Бадыратып канча жол,
Барандан отту чубатты.
Атканда мерген атка атты.
Кар жилигин сындырып,
Бүргө-Тору жаныбар,
Бұқ тұшұруп аксатты.
Муну көрүп көп душман,
Качырышып турду эми.
Кармайбыз деп баланы,
Туш-туштан колун сунду эми.

Жакындал кирип келгенин,
Бала баатыр Гүлжигит,
Тизеге чаап түшүрүп,
Кызыл канын ичирип.
Көптөп кетсе болобу,
Атчан жөөнү коёбу.
Мойнана чылбыр салышты,
Эки колун артына.
Толгоп бекем таңшты.
Өлөрчө сабап баланы,
Долухандын алдына,
Желкелеп айдап барышты.
Аяк кармап тура албай,
Барган жерден жыгылды,
Кеткен экен каруусу.
Долухан турду күүлөнүп,
Кылышын кезеп баатырга.
Кекерленип сүйлөнүп:
Баш көтөрүп канакей,
Турбайсынбы Гүлжигит?
Чаман жетсе кылышты,
Кылбайсынбы Гүлжигит?
Калмактардын сулуусун,
Албайсынбы Гүлжигит?
Көтөрүлүп мактанып,
Көлдө жаткан элине,
Барбайсынбы Гүлжигит?
Сулууга колун суктанып,
Созбойсунбу Гүлжигит?
Гүлгаакыга жеткизбей,
Кылыштап кесем башынды,
Тозбойсунбу Гүлжигит?
Бөйрөгүндөн бөксөлөп,
Жарайынбы Гүлжигит?
Боорун тешип өтүндү,
Алайынбы Гүлжигит?

Калмактарды Долухан,
Бар экенин башынан,
Билдин беле Гүлжигит?
Байкоол алыш кичине,
Жұрдұн беле Гүлжигит?
Билбесен ошол мен жигит,
Ажал айдал қыз издеп,
Келиптирсің сен жигит.
Калам десен ажалдан,
Мени менен убада,
Кыласынбы Гүлжигит?
Гүлгаакыдай сулууну,
Катындықка аламын,
Кыясынбы Гүлжигит?
Баш урунуп мойнунду,
Сунасынбы Гүлжигит?
Муну айтканда Долухан,
Бала баатыр ошондо,
Іргып турду ордунан.
Көзүн ачып караса,
Чоочун әлдин тобунда.
Тарғын турат құлұндөп,
Найза, қылыч колунда.
Бузукуну көргөндө,
Амалсыз бала құлду эми.
Иш әмнеден болгонун,
Түшүнүп бала билди эми.
Бала баатыр кеп айтат,
Батыра сөздү эми айтат:
Баатырсынып Долухан,
Корсондобо деп айтат.
Чокчондойсун жөнү жок,
Чогултуп казак, қыргызды,
Чогуу чаап алгансып.
Эсиресің эби жок,
Эрлерче уруш салгансып.

Башымды кессен кесерсин,
Кесе албайсың тилимди.
Бар қылганың баш кесип,
Түгөтөрсүн күнүмдү.
Көп болсо өлөр амалсыз,
Қыргыздың жалгыз қулуну.
Толуп жатат азамат,
Башынды кесип балталап,
Кууп алчу кунумду.
Қыраан әрдин куну деп,
Сурачу бар жашынды.
Не қыларың аяба,
Суна албайм сага башымды.
Мойнумду тосуп ие албайм,
Сураксыз башым кессен да,
Сулууну сага кыя албайм.
Сени менен каракчы,
Ынтымака келе албайм.
Гүлгаакы деп оозанба,
Разы сөзүм бере албайм.
Баш ийип сенин өзүнө,
Көзүндү карал жүргөнчө,
А, дүйнө кетер бел жакшы.
Сага берип сулууну,
Сугумду артып жүргөндөн,
Карангы жайлуу көр жакшы.
Долухандын сөөгүнө,
Баланын сөзү жетти окшойт.
Өтпөгөн жерге өттү окшойт.
Андан ары угууга,
Түк чыдамы кетти окшойт.
Ачууланып чыннады,
Жайллагын деп баатырды,
Таргынга көзүн ымдады.
Тилеги ошол Таргындын,
Кыйылгансып турабы.

Жөө качырып барды эми,
Как жүрөктүн тушуна,
Таамайлап найза салды эми.
Күчтөп сайып жүрөккө,
Шықап найза батырып,
Сууруп алса ордунан,
Кызыл кан оргуп атылып.
Кайда жүргөн ким билет,
Гүлжигиттин күү тайган,
Тарғынды калды качырып.
Азуу тишин аркайтып,
Толорсукка асылып.
Сууруп ётту борбуюн*
Кокуйлатып Тарғындын,
Тилегин таштай катырып.
Ээсине болушкан,
Адамдай эстүү айбанды.
Долухан шилтеп кылышын,
Бөлө чапты тайганды.
Каарданып бакырып,
Калың элди жапырып.
Жигиттерин ошондо,
Бери кел деп чакырып.
Алып кел мында сулууну,
Өлгөнүн көзү көрсүн деп.
Бир жолу мындан түнүлүп,
Айтканыма көнсүн деп.
Эрдигим сулуу билсин деп,
Ичинен күлүп жактырып,
Айныбай мага тийсин деп.
Катуу кордоп сулууну,
Камчы менен сабатып.
Жигиттерге кайтартып,
Жалгыз койгон каматып.
Сулууну айдал келгенде,
Эр Гүлжигит баланын,

Өлгөнүн көзү көргөндө.
Жүрөгү жалын от болуп,
Ичи күйүп чок болуп,
Кайратын жыйып боюна.
Кайгысын сыртка чыгарбай,
Кайраның турду токтолуп.
Тиктеп туруп баланы,
Долухан менен Тарғынды,
Ақырая карады.
Жойпу Тарғын ошондо,
Гүлгаакыга кеп айтат.
Канышасы калмактын,
Үгүп турчу деп айтат:
Садагасы Гүлгаакы,
Аган сүйлөйт тындачы.
Ақылы жок немече,
Оюнду тетир бурбачы.
Атадан калган түяксын,
Болсо атын ургаачы.
Бышып калды ишибиз,
Бу тоскоолдуқ кылбачы.
Калмактан келген Долухан,
Баатыр экен абыдан.
Бой келбети башкача,
Кара чаар кабылан.
Башчы болуп калмактын,
Бактысына табылган.
Талканы чыгып жок болду,
Каршы чыгып кабылан.
Аттанып чыкса баатырга,
Алдынан каршы чыга албай,
Атагын уккан багынган.
Айткан тилди ал балам,
Ақылдуу жолго сал балам.
Адамдын алпы Долухан,
Аялдыка бар балам.

Долухан баатыр кан болот,
Өзүн болсо Гүлгаакы,
Каныша бойдон кал балам.
Сен жактырган Гүлжигит,
Азгырма шайтан болучу.
Кудайга жакпай қылганы,
Эр Долухан, Догондон,
Жер кучактап союлду.
Тийищем деген душмандын,
Тукуму калбай жоюлду.
Эси жокчо бузулбай,
Кайра ақылың жый балам.
Хан Долухан көсөлдүн,
Эркеси болуп жүр балам.
Эч нерсе билбес кишидей,
Сүйлөдү Таргын кымыйып.
Сонун айтты баатыр деп,
Долухан турат жымыйып.
Кайран сулуу Гүлгаакы,
Кайнаган ачуу ичинде,
Токтоолук менен чыдады.
Каны качып ичине,
Кызыл жүзү кубарды:
Акылдуу адам өндөнүп,
Сүйлөбө Таргын кишиге.
Суу сепсөң кайра жалындар,
Күйүтүм толду ичиме.
Токтолуп турам амалсыз,
Кесер элем тилинди,
Кылганың толду шишине.
Ак киши болуп сүйлөйсүн,
Жетип коюп түбүмө.
Кыргыздын кыраан балдары,
Чын намысын ойлосо,
Жеткизбей соёр үйүнө.
Жыпылдалап мактап ашкере,

Баатыр дейсин Ծолуну.
Каракчылык ишти иштеп,
Кайнатып турса шорумду.
Сүйгөнүм эрди өлтүрүп,
Максатыма жеткизбей,
Байлан турса колумду.
Жазыксыз жанды өлтүрүү,
Каракчы айтчи сонунбу.
Тилегине жеткирбей,
Байлагыр тагдыр жолунду.
Тарпка айланган кузгун чал,
Араны бузган бузук чал.
Угуп тургун Ծолухан,
Ала албайсын Гаакыны,
Ажыратып баатырдан.
Аксайган бузук Таргынды,
Кайната кылып бир жолу,
Айлына барып кызын ал.
Ала Таргын мен эмес,
Тузун таткан атамдын.
Аяп жүрүп өзүндү,
Тазалап койбой көзүндү,
Туткунунда жатамын.
Муну айтып Гүлгаакы,
Башка сөзгө келе албай,
Ал Гүлжигит кайрандын,
Жанына басып барды эми.
Эки көзгө ошондо,
Толтура жашты алды эми.
Үктагандай Гүлжигит,
Жаткан кези суналып.
Бой киричи* жазылыш,
Устукан сөөгү узарып.
Күлүмсүрөп көзүн жуумп,
Тирүүдөй жүзү кызарып.
Кайран сулуу Гүлгаакы,

Баатырдын башын көтөрүп,
Мандайынан сылады.
Күнөөлү сага менмин деп,
Кечирип койгун Гүлжигит,
Мен үчүн келип өлдүн деп.
Жашчылык қылыш байқабай,
Ушул күндү көрдүн деп.
Жанына кошо жатууга,
Сен үчүн мен да өлдүм деп.
Бетине басып бек жыттап,
Көзүнөн жашы куюлуп,
Береним баатыр деп жыттап.
Түнүндө сулуу Гүлгаакы,
Камалыш жалгыз жатыптыр.
Не болду деп баатырды,
Кайгыга терең батыптыр.
Издең жүрүп бейбагын,
Жабыктан канжар таап алыш,
Женине бекем катыптыр.
Мына ошондо Гүлгаакы,
Арка чачын жайды ошол,
Колуна канжар алды ошол.
Жигиттер жетип баргыча,
Колунан жулуп алгыча,
Как жүрөккө малды ошол.
Калмактардын Долухан,
Гүлгаакыдай сулууга,
Байқабай туруп алдатып,
Томсоруп туруп калды ошол.
Тарғын жүрөт бакырып,
Сак болбайсун иттер деп,
Жигиттин баарын жапырып.
Кайран сулуу Гүлгаакы,
Чолпондой жангандык эки көз,
Шоола чачып көрө албай.
Безеленген булбул тил,

Сөз айтууга келе албай.
Кундуздай болгон кара чач,
Кызыл канга жуулуп.
Боз топурак жууруулуп,
Кекиртеги кысылып,
Токтоду деми буулуп.
Кызыл өнү кубарып,
Кериле түшүп жан берди,
Султан бою суналып.
Эки көзү жаштанып,
А, дүйнө көздөй жол тартты,
Гүлжигитти жазданып.
Догон менен Долухан,
Кылышын канга майлаптыр.
Кырк жигит менен кыздарды,
Немесин койбой жайлаптыр.
Кылыштап башын кыйыптыр,
Чогултуп келип аларды,
Дөбө кылып жыйыптыр.
Жоо келгенде тура албай,
Камынып кайрат кыла албай,
Гүлжигит бала эр өлдү.
Гүлгаакы сулуу тен өлдү.
Кыз жигиттин тобу өлдү.
Байкабай туруп алдырып,
Курбулары чогуу өлдү.
Шордуу эне Айымкан,
Аралап жүрүп жетиптири,
Өлүгүнө балдардын,
Эт бетинен кетиптири.
Боздол ыйлап бышактап,
Өксүп ыйлап энекен,
Бооруна басып кучактап.
Көрүп туруп ушуну,
Ким чыдайт ага мунашибай.
Кандай пенде тура алат,

Көзүнөн жашын чыгарбай.
Угуп турган адамзат,
Кошо сыйзап сай сөөгү,
«Кулунум» деп ыйласа,
Жанына карап тура албай.
Томсоруп турган калайык,
Эч бир арга кылалбай.
Ак булут бетке чүмкөнүп,
Азапты кошо тарткандай,
Ачык асман бүркөлүп.
Булуттун жашы тамчылап,
Кошо жашып көк дагы.
Мунканган дарты барчылап,
Ачуусу келип удургуп,
Кошулуп ыйлап жел дагы.
Ачууланып толкундап,
Көбүгүн чачат көл дагы.
Оюнда жок жаштарга,
Капилемет ажал туш болду.
Жамғыр карга айланып,
Ак жайдан күнү кыш болду.
Гүлгаакыдай сулуунун,
Жел тийбеген жүзүнө,
Кар аралаш муз тонду.
Алтындай жаштык сап болду,
Азапты салып башына,
Мына ушундай чак болду.
Кан жутуп ыйлап энекен,
Каран түн түшүп кайгырып,
Чолпонунан айрылып.
Кызыталак Догондун,
Шилисин кылыш кесиптири.
Уусу өтүп болоттун,
Шишиги мәэгө жетиптири.
А, дүйнөнү бет алыш,
Шашкеге жетпей кетиптири.

Таргын әлди башкарып,
Көтөрүлүп чакчандап,
Көбүрүп сүйлөп асмандала.
Борбуюн сууртуп тайганга,
Баса албай жүрөт аксандала.
Сакалдары бириндеп,
Тоодой болгон Догондун,
Өлгөнүнө күлүндөп.
Алтын такка минем деп,
Калмакты жалғыз билем деп.
Ошол кезде Долухан,
Кез келгенин жекирип.
Баатырсынып ал турат,
Гүлгаакыны өлтүрүп.
Эңсеп келген оюна,
Билбестик кылып жете албай,
Өзү калды өкүнүп.
Байкабай туруп иш кылып,
Баш чайкап ката кетирип.
Таргынга Долу кеп айтат,
Душманың кайда бар деди.
Таап алыш аларды,
Түп атасын таанытып,
Түгөл өчүн ал деди.
Таргын айтып Таранды,
Ини кылып Гүлгаакы,
Багып алган баланы.
Жүргүн эрте табалы,
Аны кармап алалы,
Ушу кезде жок кылып,
Кар жилигин чагалы.
Таранды издең барыптыр,
Баатыр Догон көмүлбөй,
Өлгөнү итче көрүнбөй,
Как талаада калыштыр.
Таба албай чарчады,

Издеп жүрүп баланы,
Короо жайын бүт койбой,
Үйгө чейин карады.
Жата калып шыкаалап,
Ийинге чейин карады.
Карап турсаң Долухан,
Аскерин қөрсөң кара таан.
Уккандардан жан чыгып,
Кереге уугун чечиптири,
Тоо аралап көчүптүр.
Кай кеткени билинбей,
Житип-житип кетиптири.
Аралап келип Чүй жакты,
Басып кирип айылын,
Баш ийдирип калмакты.
Мына эми сен Таргын,
Өзүн сурак кыл деди.
Таргын анда кеп айтат,
Угуп тур анда деп айтат:
Байсорун деген жер деди,
Өзүн барып көр деди,
Кадимки Ысык-Көл деди.
Өйүз-бүйүз конушкан,
Кошуна кыргыз эл деди.
Аган акыл таппасан,
Айылын барып чаппасан,
Салбасын деп бузукту,
Көрүп калып жүрбөйлү,
Көлдүктөрдөн кызыкты.
Байсорунга курулган,
Төрт-Күл деген чеп деди.
Уч катар сепил салынган,
Айланасы бес деди.
Турак кылып ошону,
Баш ийдирип баарысын,
Анан кийин кет деди.


Тилин алып Долухан,
Аттанып жолго чыгыптыр,
Ангемесин угуптур.
Душман басып келди деп,
Гүлжигит, Гаакы өлдү деп,
Кырк жигит, кырк kız кырылып,
Кордукту катуу көрдү деп,
Аны укканда калмактар,
Тоо таянып көчүптур.
Болгон Көлдүн кыргызы,
Сыртка качып кетиптири.
Баласынын өлгөнүн,
Байдуулат шордуу угуптур.
Ботодой боздоп боортоктоп,
Карыганда куруптур,
Издел таппай калышты,
Доргу менен Долонду.
Төкө баштап дайынсыз,
Чечендери жоголду.
Долуханга даай албай,
Мен баатырмын дегендин,
Нечендери жоголду.
Барып жетти Сорунга
Эси чыгып анын да,
Баш урунуп Долуга.
Кыйды Таргын ошондо,
Ар нерседен шекшинип,
Төрт-Күлдөгү сепилге,
Кирип жатты бекинип.
Туш-тушун койду бактырып,
Он өгүзгө сүйрөтүп,
Дарбазасын жаптырып.
Мына ошондо Долухан,
Туш-тушка киши чаптырып.
Калмак уулу болгонун,
Кайра жыйды көчүрүп,

Кайда да болсо таптырып.
Булар жатты күүлдөшүп,
Тынч жаткан элди дүрбөтүп.
Байдуулат кары ошондо,
Азаматтан таптырып.
Казак менен кыргызга,
Жөнөттү киши чаптырып.
Намыр менен Темирге,
Казактардын Албанга,
Аябаган балбанга.
Жетип кабар бериптири,
Бул жорукту укканда,
Коломолуу кол алып,
Аз гана эмес мол алып,
Токтоосуз жетип келиптири.
Намыр, Темир, Албандар,
Чүйдөн келип табышты.
Долухандын жайынан,
Толук кабар алышты.
Кайда экенин билишип,
Басып эки Кеминди,
Тору-Айгырды ашыптыр.
Тоо аралап токтобой,
Баатырлар катуу шашыптыр.
Өлөмүн деп санабай, Гүлжигит,
Гаакы куну үчүн,
Өзүнүн жанын аябай.
Ак-Суунун суусун кечиптири,
Айтылуу Кароол-Дөбөгө,
Жашырынып жетиптири.
Кароолчусун кармашып,
Камынтай башын кесиптири.
Намыр, Темир, эр Албан,
Ошол Кароол-Дөбөнүн,
Чокусуна жатыптыр.
Терен чункур каздырып,

Көргөзбөй атын катыптыр.
Ат маты менен чункурга,
Он миң киши батыптыр.
Калмактар анда шекшинип,
Сыртка чыкпай сепилден,
Жатып алды бекинип.
Танга маал сепилге,
Кирген экен билгизбей,
Алты жигит секирип.
Дарбазаны кайтарган,
Кароолчусун өлтүрүп.
Өгүз кошуп ақырын,
Дарбазасын ачыптыр.
Анан кийин жигиттер,
Жетип кабар салыптыр.
Араң турган баатырлар,
Каптап кирип барышты,
Дүмөктү катуу салышты.
Капталында дарбаза,
Калмактар өзү ачыптыр,
Карабай артын качыптыр.
Кармап алыш Таргынды,
Тирүүлөй шишке сайыптыр.
Гүлгаакы менен Гүлжигит,
Эрлердин өчүн алыштыр.
Долуханды кармашып,
Токтобой башын кесиптири.
Айтылуу Сорун ошондо,
Карматпай качып кетиптири.
Карап туруп баатырлар,
Качкандын жолун бууган жок.
Көздөгөнүн тапкан сон,
Артынан түшүп кууган жок.
Калмактардын айлына,
Катуу ушак тарады.
Казак, кыргыз биригип,

Эми түпкө жетет деп,
Тукумун үзүп калмақтын,
Түгөл кырып кетет деп.
Ақылынан шашыптыр,
Аябай калмак качыптыр.
Токтобостон кетиптири,
Бир тұтұн қалбай көчүптыр,
Үрүмчү менен Қапқага,
Үркүп кирип кетиптири.
Гүлгаакы менен Гүлжигит,
Әкөө өлдү дегенде,
Адам қалбай ыйлады.
Әсинен такыр чыгарбай,
Әстелик қылыш арбагын,
Бұт қалайық сыйлады.
Төөгө жүктөп алпарып,
Жайын терең оюптур.
Гүлжигит менен қырк баатыр,
Тонго алпарып коюптур.
Чатырча салып қырдатып,
Көк қызыл қылыш сырдатып,
Салған әкен құмбөзүн.
Гүлгаакы менен қырк қызға,
Сон-Қөлгө күмбөз салыптыр,
Белгиси қылыш өзү жок,
Қылыш кеткен қызматы,
Айтылыш әлде қалыптыр.
Сон-Қөлдөгү Чон-Дөбө,
Гүлгаакынын мұрзесү,
Ал экени аныктыр.
Түштүгүндө жыйырма,
Түндүгүндө жыйырма,
Күмбөз урап эскирип,
Дөбө өндөнүп көп мұрзө,
Қырк қыздан қалған тарыхтыр.
Кубарып өнү дат болбойт,

Жатса да жерде денеси.
Элдин ичин аралап,
Тирүүдэй жашайт элеси.
Ашык болгон эки жаш,
Бирин бири сүйүшүп,
Дагы эле жашап жүргөнсүйт.
Кайгысы жок ичинде,
Каткырып ойноп күлгөнсүйт.
Ысык-Көл менен Сон-Көлдүн,
Сымалтай тунук суусуна,
Чабандын кызы жуунса,
Кошуулуп бирге жуунгансыйт.
Жаштар менен сүйгөнү,
Жанында карап тургансыйт.
Жарышып ойноп малчылар,
Көк бөрү тартып ойносо,
Тамаша бирге кургансыйт.
Кылымдар жерде жатса да,
Мүрзөсүн көк чым басса да,
Кыз, жигит бойдон картайбай,
Айтылып жүрөт дастанда.





«ГҮЛГААКЫ» ПОЭМАСЫНДАГЫ СӨЗДӨРГӨ ТҮШҮНДҮРМӨЛӨР

Сүп чапан – Ак кездемеден же ак төөнүн жүнүнөн токулган, кездемеден жасалган баалуу чапан.

Мамили – памил чай (кара чай).

Күрөөкө – кымбат кездемеден кооздолуп тигилген сарткийим, тон.

Дүрмөк – кол салуу, жанжал, чатаак.

Кирич – жаанын кергичи. Кээде жаа, саадак маанисинде да колдонулат.

Коломолуу – 1) жаанын огун салуучу баштык. 2) саадак дегенди да түшүндүрөт.



Í ÁÇÌ ÓÍ Ó

«Àéñàòéùí ì áí áí Éóëì Úðçà» – ì àðàáààò	
òðàáàáèýñû	3
Éóëì óðçà ì áí áí Àéñàòéùí	
(Áàðí û Àéñéóéíâäðí áéðóóñóí äà)	11
Øðøží áðí °	26
Àéñàòéùí ì áí áí Éóëì óðçà	
(Úíàé Úñì áí óðéðí óí áéðóóñóí äà)	28
Éóëì Úðçà ì áí áí Àéñàòéùí	
(xàë Ñàäñéíâäðí áéðóóñóí äà)	36
í óðçà óóé	
(Áí áðáé Òàæéàáâàí Úí áéðóóñóí äà)	44
Àéñàòéùí ì áí áí Éóëì Úðçà	
(Éàðàðåðèí áèé èñðåñçääðää áéðñéäàí áàðèàí Ò.	
Òàæéñòðàí, Áéðåðàé ðæéí ó)	49
Àé ì àéòùí	
«Àé ì àéòùí » æàí à éàëì àé áí ïðó	68
«Àé ì àéòùí »	
(í . Çóëí èåâäèí áéðóóñóí äà)	74
í àéòùí	
(P. Áíñòíí íâäðí áéðóóñóí äà)	86
Éàðåðóé áí ðíí	
«Éàðåðóé áí ðíí » æàí à ýëäèé ôëëíñí ôëëy	96
Éàðåðóé áí ðíí	
(Ñàðñéóí áí Áñééàí áðåðåðèí áéðóóñóí äà)	103
Éàðåðóé áí ðíí	
(Éàéñéäà Ðàëì àðíâ áéðóóñóí äà)	111
Éàðåðóé áí ðíí	
(Úáúðàé Áåéøåéâäðèí áéðóóñóí äà)	120

Ææàéàéûð æàéâûç	
Ææàéàéûð æàéâûç – æí i ̄ êòóí í åâèçéí àå ò¿ç¿éäºí ðôðî óðòóê i ̄ yí à 124	
Ææí àâéû æàéâûç (i . Çóëi èââäèí àéðóóñóí äà) 138	
Ææàéàéüæ æàéâûç (i ðóí Êæéâàð æâââí i ̄ rââí äûé éûðâûçääí æâçûéüí àéüí ââí) 168	
Ææéàéí óóéó Ææí àéééé (Oí e÷óáâé Äi ñâðàðí ââóí àéðóóñóí äà) 179	
 Àé áâðî àò. Êà÷éàí éûç. Àéââðî àò i áí áí Êà÷éàí éûç ðóðâñúí àââû òâðûðûé ûðéàð æºí ¿í àº ýéè i ̄ ç n°ç 192	
Àéââðî àò Êæðââðé èûçû (E. I èôðââéíâ æâçûí àéââí i àðâðèâé) 202	
Àéââðî àâðèí çâðû Êæðââðé °éäºí àº éûçû Àéââðî àâðèí éí ðéí i éí ðí åó (1911) 213	
Êà÷éâàí éûç (Oí ãíéí èí i ̄ rââí róéó) 216	
Êà÷éâàí èûçäúí áâýí û (i óðâæí Åæéââæí àâðèâí ðû) 220	
 Ã¿éââàéû «Ã¿éââàéû» – i ̄ yí àñú æâí à yí èéâæûê ñâæò 238	
Øàâi àððâi àðâââí à Ã¿éââàéû èûçäû àéââàí û (Oí ãíéí èí i ̄ rââí róí àéðóóñóí äà) 269	
Ã¿éââàéû (Aâðøâââââ Úáûðâæäúí àéðóóñóí äà) 281	
Ãóââí à i àððâi (Eâñúí áâé Ñâéââæí àðââæí æûéí àââàí) 285	
Øàâi àðèðeâá áâýí û (xí ðââé I àði ûðçâââæí àâðèâí ðû) 287	
Ã¿éââàéû (I ðôçââé Óði áí áâðââæí àâððâæí ðû) 319	
«Ã¿éââàéû» i ̄ yí àñúí áââû ñ°çäºðâº ò¿çí à¿ði °éºð 568	



Адабий-көркөм басылма

«Эл адабияты» сериясы

ЭЛДИК ПОЭМАЛАР:

**Аксатын менен Кулмырза, Ак Мактым,
Карагул ботом, Жалайыр жалгыз, Ак Бермет,
Качкан кызы, Гүлгаакы**

15-ТОМ

Т ү з г е н:

Гүлбара Орозова

Техн. редактору *Жусупбекова А.*

Корректору *Орозова Г.*

Компьютердик калыпта салган *Абдыкалыкова А.*

Терүүгө 04.05.2016-ж. берилди.
Басууга 10.08.2016-ж. кол коюлду.
Кагаздын форматы 84x108¹/₃₂*.
Көлөмү 34,75 б.т. Нускасы 500. Заказ № 011.

«Басма-полиграфиялык комплекс «Принт Экспресс» ЖЧК
басмаканасында басылды
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Профсоюз к. 49.